


74, 265, 7 (көр)

С 20

**Алым Саркулов**

# **Химиялық масолелорди чыгаруунун усулу**

**(Жалпы химия)**



ББК 544  
УДК 24.5  
С - 20

С - 20 Алым Саркулов, «Химиядан маселелер чыгаруунун усулу» Жалпы химия. –Ош; 2010. 282 бет.

Ой-пикир жазгандар:

Адахамжан Сопуев – КРдин инженердик Академиясынын мүчө-корреспонденти, физика-математика илимдеринин доктору, профессор, ОшТУнун окуу иштери бойонча проректору.

Топчубай Жапаров – КРге эмгек сицирген мугалим, Эл аgartуунун мыктысы, химия илимдеринин кандидаты, профессор.

Сабыр Козубаев – КРге эмгек сицирген мугалим. Эл аgartуунун мыктысы. Кадамжай лицейи.

(Жалпы жана органикалык эмес химия кафедрасы, №2; 13.10.2009-ж. ТТФ усулдук кеңеши. №1.10.2009-ж.; ТТФ окумуштуулар кеңеши. №2 31.10.2009-ж.)

ISBN 978-9967-03-530-0

Бул окуу китеbi бүгүнкү билim берүүнүн химиялык стандартына жана Мамлекеттик программага, химия илиминин өнүгүү деңгээлине жана ага коюлган бардык талаптарга жооп берет. Окуу китебине химия илиминин эң акыркы жетишкендиктери пайдаланылды.

ОшМУнун Окумуштуулар кеңеши массалык тираж менен басып чыгарууга, Министерстводон гриф алууга жана илимий эмгектердин, китептердин, окуу усулдук колдонмопордун ар кандай кароо-сынагына катышууга сунуш кылат. (№3 жыйын 11-ноябрь. 2009-ж. №840 1/12. 2009)

С 1708000000-09

ISBN 978-9967-03-530-0

ББК 544

УДК 24.5

© Саркулов А.  
2010-ж.

**Кымбаттуу окурманым!**  
«**Кылым карыткан кыргыз**  
**элинин көрөгине жараган**  
**азамат болсун!»** дөп сени да  
бир бактылуу эне төрөгөн!  
Эч качан унутпагын!

**Согушта мылтык кандай**  
керек болсо, жашоодо билим  
ошондой көрек  
**Н.Крупская**

### **Бардык окурмандарга**

Бүгүнку ММК-ларга карасак Адамзатты Ааламдашуудүйнөлешүү (глобализация) жана жакын арада боло турган экономикалык кризис-кыйроо курчап ала турган коркунуч каптоодо. Бул билимдүү, интеллигенттик деңгээли жогорку адам үчүн жаңылык деле эмес. Бул процесстер адам баласы маймылдык тектен бөлүнүп чыккандан жана адам баласынын аң-сезиминин алгачкы кадамынан башталган. Бул процесс болуп келген жана мындан кийин да мезгил-мезгили менен боло берет. Бирок адамзаттын аң-сезиминин жана социалдык экономикалык өнүгүү абалына жараша ар түрдүү деңгээлде болгон. Бүгүнку ааламдашуунун жана экономикалык кыйроонун өзгөчөлүгү дүйнөлүк алкакта болуп таасириinin күчтүүлүгүнөн «чоң-кичине» дебей бүт улуттарды жана мамлекеттерди киптасы. Демек биз каалайбызы же каалабайбызы? Ааламдашууга барабыз, экономикалык кыйроонун азап-тозогун тартабыз!

Биз буларга туруштук берип, Мамлекеттүүлүгүбүздү, улутубузду, кыргыздыгыбызды сактай алабызы? Сөзсүз сактай алабыз! Бул үчүн жаштарыбызга дүйнөлүк деңгээлде терең билим берип, алдыңкы илим жана маданияттын деңгээлине көтерүлүшүбүз керек. Бул милдетти бүгүнку билим берүү системасы аткарат. Бул үчүн мектепти жана ЖОЖдорду дүйнөлүк стандартка жооп берген окуу куралдары (китеп, окуулуктар, колдонмолов, кошумча адабияттар, справочниктер ж.б.) менен камсыз кылуубуз зарыл. Ааламдашууга жана экономикалык кыйроого туруштук берүүчү жаштарыбызга рух-кенч боло турган, мекенчил духтагы, окурманды Кыргызстандын жараны болгонуна сыймыктандырган, илимдин эң акыркы жетишкендиктери менен куралданырган, илимдин тилине

айланган, эне тилибиздеги китеңтерди жазышыбыз кечикирилгис милдет.

Бул китеңке киришип ар бир илимий маалыматты (теория, закон, ж.б.) жазып, жадыбал жана формуланы түзүп, чийме жана графики сызып жатып өтө ойлоном. Бул мен жазганды окурман кандай кабыл алат, түшүндүбү? Кандайдыр бир жаңы илимий маалымат ала алдыбы? Анын керектөөсүнө ылайык руханий азық барбы? Же окурманым сага жакладыбы?

Эмнеси жаклады, кемчилдиги каерде, ондосо болобу? Сага дагы кандай жаңы маалымат керек?-деген чырмалышкан сансыз карама-каршы ойлордун туткунунда калдым!

Же жазбай эле койсомбу? Жок! Сөзсүз жазышым керек! «Өлкөндү сүйсөң өз ишинди ийгилик жарат» деген немец макалындай. Мен кыргыз тилинин илимдин тилине айланышына салым кошуп, кыргыздардын эне тилинде илим үйрөнүшүнө шарт түзүшүм керек! Мен жазбасам, сен жазбасаң, ким жазат!

Акылдуу адам китең дүйнөсүнөн өзү окуу үчүн табитине, кызыгуусуна, талабына жана келечектеги кесибине ылайык эң керектүүсүн, сөзсүз эң жакшысын таңдайт.

Кылымдар етөт, доорлор алмашат, муундар жаңыланат, көз караш, дүйнө тааным, адеп-ахлак жана жашоонун нормалары өзгөрөт. Бирок бүгүнкү жазылган китеңтер сакталат, кийинки муундар бири болбосо бири алыш окуйт. Өзүнчө артка кайрылып өз дооруна ылайык бул китеңке баа берет. Өзү китеңти бир тилден экинчи тилге өз деңгээлинде которуунун өзү эрдик». Ал эми заман талабына ылайык жаңы китеңти жаратуу бул эмне? Буга кандай баа берүүгө болот?

Мектеп (ж.б. окуу жайлар) окуулугу (китең-учебник) талыкпай изденген оор эмгекти талагы кылган өтө татаал, ары жоопкерчиликтүү өзгөчө адабият. Мында жалаң гана илимий маалымат эмес, окурманга руханий азық, билим өздөштүруш үчүн курал, каражат, ой жүгүртүүсүн жана дүйнө таанымын калыптандыруучу образ, билимин системага салуучу жана илимий жыйынтыкка алыш келүүчү ыкма (прием) бүт шык-жөндөмүн, кызыгуусун, умтулуусун илим алууга жана үйрөнүүгө багыттоочу компас, кичинекей али

өрчүбөгөн талантын сууруп чыгып өнүктүрүүгө «азык» болушу керек.

Китеп кандай маалыматтар негизде жазылды? Бул химия китебин жазууга «Издательский дом Первая сентября» серия «Химия» (96) химия методика преподавания (4), журналдар «Химия в школе» (67); «Наука и жизнь» (4), илимий китечтер (16) жана «Химия» газеталарынын (16) сандары, «Күт билим», «Кыргыз туусу» пайдаланылды. Ар бир теманы жазууга 4-төн 10го чейинки авторлордун илимий маалыматтары колдонулду.

**Окурманым! Ой-пикириңизди күтөм, ачык жазыңыз!**

**Сиздерге алдын-ала чоң ырахмат!**

Дарегим: Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 77. каб.217. Моб.: 0777 78-80-55. ТТ жана география факультети. Тел: 5-46-65, 5-46-60. Алым Саркулов.

*Ата-апа сиздердин эң негизги жетишкендигиңер бизди жаратканыңар!*

*Жаныңар жаннатта болсун! Ушул китептен түшкен бардык сооп-алкыштар сиздерге болсун!*

## **ХИМИЯДАН МАСЕЛЕЛЕР ЧЫГАРУУНУН УСУЛУ**

1. Химиялык маселелердин ролу, орду жана мааниси жөнүндө. Химияны окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуунун эң негизги жолу бул маселелер чыгаруу. Бул үчүн химиялык маселелер баарынан мурда кызыктуу, илимий өндүрүштүк жана таанып-билиүүчүлүк мааниге ээ болсун. Окуучулар маселени окугаңдан кийин өзүнө-өзү «Эмне үчүн?» «Кандайча?» жана «Кантеп?» деген суроолорду коюп, ага жооп издең, маселени чыгарууга кызыгуу пайда болуп, маселени чыгарғандан кийин өзүнө-өзү канааттанып, өз билимине жана күчүнө ишенип, кандайдыр бир руханий ырахат канааттануу жана өзүнүн ички сезими үчүн азық алгандай болушсун. Ошондо гана маселе чыгарууга кызыгуу жана умтулуу пайда болот.

Окуучуларга бир эле маселени чыгаруунун бир нече жолдорун үйретүү керек, аларды салыштырып, маселе койгон максаттын ишке ашышын анализдең, талапка жооп беришін талкуулап, оңой, аз убакытты талап кылган, кыска жолду табуу керек.

Маселелер чыгаруу окуу материалды толук жана терең өздөштүрүүнү, алынган илим-билимдерди турмушта, практикада колдонууну пайда кылат. Окуучулар химиялык маселелерди чыгаруусуз билимин бекемдей албайт жана билими билгичтикке айланбайт.

Химиялык билим алуу үчүн химия илимдеринин негиздерин үйрөнүү менен бирге алдын жөнөкөй, оңой бара-бара татаал маселелерди чыгарышат, өз алдынча аракеттенет. Кийин химия курсун бүтөөрдө курс жана предмет аралык билимдерди камтыгандай, байланыштырган, бириктирген комплекстүү, комбинирленген маселелерди чыгарууну үйрөнүштөт. Мында бүт темаларды, курсту, предметти жана бир нече предметти байланыштырган,

бириктирген системалуулук, бирдиктүүлүк, жалпылык жана бир бүтүндүк ишке ашат.

Маселелерди чыгаруу окуучулардын акыл чыгармачылыгын өңүктүрөт, логикалык талкуулоону, пландаштырууну, анализдөөнү, жыйынтык жана корутунду жасоону, жазууну, эсептөп чыгарууну жана аларды теориялык, практикалык жактан негиздөөнү талап кылат. Маселелердин жообунан кийин белгилүү бир проблемалар чечилүүчү бүтүндөй бир натыйжага келет. Мында окуучулардын алган химиялык жана башка предметтик билими, ык-машыгуусу, көндүмдөрү, акылы такшалат, билими такталып окуучунун жаңыча ой-пикири, ой жүгүртүүсү калыптанат, б.а. окуучунун өзүнүн билимине айланат.

Маселелер чыгаруу менен окуучулар билим алат, машыгат, изденет, өз алдынча аракеттенип илимий кругозору көнөйт, ар түрдүү адабияттарды пайдаланууну ўйрөнет.

2. Химиялык маселелерди чыгаруунун этаптары жана ырааттуулугу

1) Маселенин текстин көңүл буруп, күнт кооп окуп, анын мазмунун жана маңызын түшүнүү. Маселенин шартына ылайык аны чыгарууга кандай билимдер, түшүнүктөр жана закондор керек экенин аныктоо. Аларды пайдалануу жөнүндө ойлонуу жана белгилүү бир системага келүү.

2) Маселенин шартына жарааша керектүү формулаларды, химиялык реакциялардың төндемелерин жазуу, реакциянын жүрүү шарттарын, бағытын жана кандай ырааттуулукта жүрөрүн аныктоо. Кошумча фактыларды жана цифраларды пайдалануу менен анализдөө.

3) Маселенин шартына жарааша берилген сандык маалыматтарды формулалардын, химиялык реакциялардын төндемелеринин астына, табылуучу жана изилденүүчү заттардын формуласынын дүстүнө белгисиздерди ( $x, y$  же  $z$  жана  $a, b$ ) жазуу керек. Формулалар же төндемелердеги заттардын формуласынын астына керегине жарааша заттын моль санын, салыштырмалуу молекулалык (же атомдук) молярдык массасын (көлөмүн) жазуу керек.

4) Цифралык маалыматтардын берилишин жазып, керектүү реакциялар жана процесстердин химиялык

теңдемелери негизинде пропорция, керек болсо бир же эки, үч белгисиздүү математикалык теңдемелерди түзүү, физикалык формулаларды жана фактыларды пайдалануу, жалпы кабыл алынган белгилерди (бирдиктерди) кыскарттуу менен зарыл болгон эсептөөлөрдү жүргүзүү керек. Эсептөө жүргүзүү алдында бардыгын бир системага бириктирип, бир түрдүү бирдикти пайдалануу керек. Керек болсо бир бирдиктер системасынан экинчисине өтүү, өзгөртүү формулаларды орду ордуна коюу керек.

5) Талап кылуучу физикалык жана химиялык чондуктарды справочникten таап, маселени чыгарууга киришүү керек. Чыгарып жообун аныктоо, аны талкуулоо, чыныгы жооп экенине ишенүү, аны далилдөө.

6) Алынган жыйынтыкты кайрадан текшерип көрүү керек, керек болсо маселени чыгаруунун башка вариантын пайдаланып бир жыйынтыкка келүү.

7) Окуучу тарабынан маселени кайрадан түздүрүп көрүү.

3. Бул окуулулукка эң жөнөкөй химиялык маселелерден тартып бара-бара татаал, эң аягында Москва жана Ленинград шаарларындагы жана Бүткүл Союздук олимпиадалык, ошондой эле ММУ (МГУ)нун кириү экзамендеринде колдонулган маселөлөр түшүндүрмөсү менен илимий ырааттуулукта берилди. Бул китеп маселелер жыйнагы гана эмес, бул китеп окурмандарды химиялык маселелерди чыгаруунун усулдары, ыкмалары, алгоритмдери жана билим менен куралданышырат. Ар бир алдыңкы теманын материалы, маселе чыгаруунун усулу сөзсүз кийинки теманы өздөштүрүү үчүн, ага ылайык маселелерди чыгаруу үчүн фундамент, өбөлгө болот.

Ар бир бөлүм теманын тибинө жараша маселени чыгарууну илимий түшүндүрүүдөн башталат. Ар бир теория, закон, эреже, түшүнүк, мазмун бир нече маселелер мисалында ачып берилген, алардын жайланишы «жөнөкөйдөн татаалды көздей» принцибинде илимий ырааттуулукта болду. Ар бир кийинки маселегө маселе чыгаруунун жаңы элементи, ыкмасы жана варианты киргизилген.

Окуулукта (китеpte) окуу процесси катылган, аны ар ким эле ачык түшүнө бербейт, ал үчүн да атайын билим-өбөлгө

керек. Бул оңой иш эмес. Бирок кемчилдигин табуу, сындоо оңой.

Окуулук-китеп илимий, усулдук жана психологиялык бағытта баалоону талап кылат.

а) Илимий бул окуулуктагы илимий маалыматтардын теория, закон, эреже принциптер, мыйзам ченемдүүлүктөр, цифралык жана статистикалык фактылардын илимий негизде берилиши, туура, так чагылдырылышы.

б) Усулдук – бул окуулуктагы илимий маалыматтардын жөнөкөйдөн татаалды белгилүүдөн белгисизди, билгенден билбегенди, мурдагы үйрөнгөндөрдөн жаңыны үйрөнүү бағытында так, анык, ырааттуу, белгилүү тартиптө берилиши, бирин-экинчиси улап кетиши, түшүнүктүү жазылышы жана системалуулугу.

в) Психологиялык – бул окуулуктагы илимий маалыматтардын жагымдуу, жугумдуу, окуучуну өзүнө тартып турган, зэрчите алган «сыйкырдуу»-денгээлде берилиши. Окуучу окуп чыккандан кийин өзүнө өзү ишенип, «мен билип алдым», «мен түшүндүм», «окуса-билсе, түшүнсө» болот экен деп руханий азық алышы. Китептин «сыйкырдуу» күчүнө байланып, колуна кайра-кайра алып азгырылып турушу. Окуучу жалаң гана билим албайт, руханий-духовный азық алат, окугандына ыраазы болот, өзүнүн ички күчүнө ишенич пайды болот. Авторду көргүсү келет, эңсейт.

Ошондо гана окуулуктагы максат ишке ашат. Автордун кадыр-баркы болот.

### Окурманым Сизге ак жол!

### Ооматтуу болуңуз!

Мен жазыш үчүн жашап,  
жашаш үчүн жазам.

**Сэмюэл Жонсон**

Канчалык сулуу болсоң да  
баарына жага бербейсін.

**Орус макалы**

## I Бөлүм

### Химиялық алгачкы түшүнүктөр

#### § 1. Химия илими. Зат жана анын касиеттери

1. «Химия сезүнүн келип чыгуу тарыхы. «Хеми»-Египет көпт тилинде «кара сыйкырдуу, кара жер», «Хюма»-байыркы грек тилинде «литье-кую, сок, металларды кую», «ким»-байыркы кытай тилинде «алтын, златоделие» дегенди түшүндүрөт.

2. Зат – физикалык (тело) денече эмнелерден турат? Зат дегенибиз эмне? Зат-материалдардан турат. «Материя – биздин аң сезимибизде элестетилген, чагылдырылган жана биздин аң-сезимибизге көз карандысыз жашаган объективдүү чындыкты белгилөөчү философиялык категория» деп В.И.Ленин аныктама берген. Жаратылышта материя эки: зат жана талаа түрүндө болот.

Зат тынч абалында массага жана өзүнө ылайык касиеттерге, белгилерге ээ болгон, өзүнөн майда бөлүкчөлөрдөн турган материалдык түзүлүш б.а. түзүлүштүн ар түрдүү стадиясындагы материя: элементардык бөлүкчөлөр, атом, молекулалар, иондук, молекулалык же атомдук агрегациядагы (катуу, суюк, газ, плазма) заттар. Заттар жаратылышта төрт түрдүү агрегациядагы абалда болот.

1) Катуу зат – белгилүү көлөмгө жана формага ээ болгон, башкалардан серпилгичтүүлүгү жана созулгучтугу менен айырмаланган, белгилүү ырааттуу же ыраатсыз структурадагы моно же поликристалл.

2) Суюктук – бул көлөмгө ээ болгон, өзүнчө формага ээ болбогон, дайыма жылуулук күйімілінде болуучу

молекулалардан турат. Кандай идишке күюлса ошонун формасын алат.

3) Газ абалы – өзүнүн туруктуу структурасы жана формасы, көлөмүнө ээ болбогон, өз ара бири-бирине начар таасир этишкен молекулалардан турган, хаотикалык кыймылдагы зат.

4) Плазма – толугу менен иондоштурулган газ. Жалаң иондордон турат. Заттар кандай агрегаттык абалда болбосун молекуладан, молекула атомдордон турат. Атомдордун белгилүү бир түрү химиялык элемент деп аталаат.

Химиялык элемент (лат-катар, ырааттуулук) денечени-телону түзгөн алгачкы эң кичинекей бөлүкчөлөр-атомдорду түшүндүрөт. Атомдор жаратылышта: эркин бири биринен обочолонгон, бөлүнгөн –инерттүү газдар, бирдей атомдор бири-бири менен бириккен – жөнөкөй заттар жана ар башка түрдөгү атомдор бири-бири менен байланышкан – татаал заттар абалында болот.

Бир эле элементтин атомдорунан турган заттар – **жөнөкөй заттар деп аталаат**. М: Кычкылтек, азот, құқұрт, фосфор, инерттүү газдар, металлдар: алюминий, темир, жез ж.б. Ар түрдүү элементтин атомдорунан турган заттар **татаал заттар деп аталаат**. М: Сүү-сүүтектин жана кычкылтектиң, кант-көмүртек, сүүтек жана кычкылтектиң, темир сульфиди темирдин жана құқұрттың атомдорунан турат. Демек, химиялык элементтер үч: эркин атомдор-инерттүү газдар, жөнөкөй жана татаал зат формасында болот.

Химиялык элемент кеңири түшүнүк, бирок аны жөнөкөй зат түшүнүгү менен чаташтырууга болбойт. М: Кислотанын курамында сүүтек бар десек – химиялык элемент жөнүндө сөз болот. Жөн эле сүүтек десек – бул экологиялык таза отундун түрү, газ, жөнөкөй зат, күйүүгө жөндөмдүү, ал эми кислотанын курамындағы сүүтек күйбөйт. Ар түрдүү заттар бири-биринен касиеттери жана белгилери боюнча айырмаланат.

1. Физикалык касиеттерге: заттардын агрегаттык абалы, түсү, жыты, даамы, жалтырактыгы, катуулугу, ийилгичтеги, борпондугу, жумшактыгы, сүуда (ж.б. эриткичтерде) эригичтеги, балкып эрүүсү, кайноо жана эрүү

температурасы, тыгыздыгы, жылуулук жана электр өткөрүмдүүлүгү кирет. Физикалык касиеттерди физикалык, усулдар менен ченөөгө болот. М: Таза суу суюктук, жыты жана даамы жок, 0°Cда суюк, 100°Cдан жогорку температурада газ жана 0°Cдан төмөнкү температурада катуу абалда болот. 4°Cда тыгыздыгы 1г/млге барабар. Көп заттар үчүн эриткич, муз абалынын тыгыздыгы төмөн болгондуктан суунун бетине калкып калат, жылуулук сыйымдуулугу өтө жогору, ошон үчүн акырындык менен жылыйт жана муздайт, дистирленген суу электр тогун өткөрбөйт.

2. Химиялык касиети – бир заттын экинчи бир жаңы затка айлануусу, заттардын бул же тигил зат менен реакцияга кириү жөндөмдүүлүгү, реакциянын жүрүү шарттары жана белгилери. Бир заттын экинчи затка айлануусу химиялык реакция деп аталат. М: Суу кадимки жана өзгөчө шарттарда металдар (натрий, кальций), металл эместер (хлор, фтор), жөнөкөй жана татаал заттар (кальций кычкылы, күкүрт кычкылы) менен реакцияга кирет. 2000°Cдан жогорку тепературада туруктуу электр тогунун таасиринде ажырайт. Демек заттын касиети бир затты экинчи заттан айырмаланган физикалык жана химиялык белгилери болот.

3.Химиянын предмети: жөнөкөй жана татаал заттар, алардын касиеттери; Химиялык элементтер жана алардын жашоо формалары:эркин атомдор, жөнекөй жана татаал заттын молекулалары.

4.Химия химиялык элементтер жана алар пайда кылган жөнекөй жана татаал заттар, алардын курамынын жана түзүлүшүнүн өзгөрүшү менен жүрүүчү заттардын айланышы жана касиеттери, ошондой эле колдонушун үүрөтүүчү илим.

Заттардын чоңдугу, агрегаттык абалы, формасы өзгөрүү менен жүргөн кубулуштар-физикалык деп аталат. М: Суусуюк, катуу- муз жана газ абалында-буу болот. Булардын баарынын төң курамы сүүтектин эки жаңа кычкылтектин бир атомунан турган суунун молекуласы Демек молекула өзгөрген жок. Эмне өзгөрдү? Агрегаттык абалы-кристаллдык торчодогу молекулалардын жайлансышу ыраатуулугу, орду өзгөрдү.

Бир заттын экинчи бир жаңы затка айлануусу менен жүргөн кубулуштар химиялык деп аталат. Химиялык

кубулуштар химиялық реакциялар деп аталац. Мында алгачкы химиялық реакцияга кирген зат менен реакцияда пайда болгон зат касиеттери боюнча бири-биринен кескин айырмаланат. Эмне өзгөрдү? Заттын химиялық курамы жана түзүлүшү, анын натыйжасында касиети өзгөрдү. Кантит өзгөрдү? Молекула өзгөрдү б.а реакцияга кирген заттын молекулаларын түзгөн атомдордодон жаңы заттын молекуласы пайда болду. Демек молекулалардагы атомдордун жайлансышуу ыраатуулугу жана орду өзгердү. Химиялық реакциянын жүргөндүгүн кантит билебиз? Белгиси барбы? Реакцияга кирген жана пайда болгон заттар бир катар белгилери боюнча айырмаланат. М: жыттын, түстүн өзгөрүшү, жарыктын, чөкмөнүн жана газдын пайда болушу, жылуулуктун бөлүнүп чыгышы жана сицирилиши.

## § 2. Атомдор жана химиялық элементтер – символикасы. Салыштырмалуу атомдук масса

1. Атом химиялық элементтердин бардык касиеттерин өзүндө сактаган, заттын эң бир кичинекей майда бөлүнбөгөн электронейтралдык бөлүкчөсү. Ядросунун заряды бирдей болгон атомдордун түрү химиялық элемент деп аталац. Ар бир химиялық элементтин белгиси –символу бар. Бул Швед химиги И.Берцелустун сунушу боюнча элементтин латынча аталышынын биринчи бир тамгасы же биринчи тамгасына кошо кошумча кийинки тамгалардын бирөө менен эки тамгадан белгиленет.

### Химиялық элементтердин белгилери

1-жадыбал

Кыргызча	Орусча	Латынча	Символу	Окулушу
Суутек	Водород	Hydrogenium	H	Аш
Кычкылтек	Кислород	Oxygenium	O	Оо
Жез	Медь	Cuprum	Cu	купрум
Темир	Железо	Ferrum	Fe	Феррум
Кальций	Кальций	Calcium	Ca	Кальций

Демек, химиялық элементтін символу бир же еки латынча тамгадан турат (жадыбал 1). Азыркы мезгилде 110дон ашық элемент (атомдун түрү) белгилүү, анын 92-си жаратылышта кездешет, калғандары жасалма жол менен – ядролук реакцияда алынган.

Кычкылтек кандай заттын? Суунун, кислотанын, кычкылтектин, кычкылдардын қурамына кирбесин, ал бириңиден ошол заттын қурамына кирген молекуласын түзгөн атом б.а. химиялық элемент. Демек, бардык атомдор химиялық элемент болот. «Жөнөкөй зат» жана «Химиялық элемент» түшүнүктөрү көпчүлүк учурда бири-бирине дал келгени, окшош болгону менен алар айырмаланат. Ошондуктан ар бир учурда «Кычкылтек», суутек, темир, азот» сөздөрүн жөнөкөй зат же химиялық элемент жөнүндө жүрөбү билишибиз керек. М: «Кычкылтек сууда эрийт, сууда эриген кычкылтек менен балыктар дем алат. Темир бул металл, ал магниттелет, магнитке тартылат, темирден мық жасалат» десек белгилүү касиеттерге ээ болгон жөнөкөй зат болот. Эгер биз «кычкылтек суунун, уксустун же майдын, темир гемоглобиндин, колчедандын же купоростун қурамына кирет» десек химиялық элемент жөнүндө сез болот.

Атомдор өтө жеңил, массасы өтө төмөнкү сан. М: суутектин атомунун массасы  $1,66 \cdot 10^{-27}$  кг, же  $1,66 \cdot 10^{-24}$  г, кычкылтектиki  $2,66 \cdot 10^{-27}$  кг болот. Мындаи сан менен химияда эсептөөлөрдү жүргүзүү мүмкүн эмес. Бул өтө кыйынчылыкты туудурат. Ошондуктан атомдун жана молекуланын массасын эсептөө массасын атомдук бирдиги (М.а.б.) үчүн атايын бирдик колдонулат. Эмнеге негизденип алынган? Ал кандай бирдик?

Бул үчүн аалымдар көмүртектин он эки (12) массадагы изотобун бирдей он эки бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн атомдун жана молекуланын массасын эсептөө үчүн бирдик катары кабыл алышкан б.а. көмүртектик бирдик (к.б.) деп көмүртектин массасынын (12 изотобу) он экиден бир бөлүгүн «бир» деп аталаат.

Көмүртектин атомунун массасы  $2,0 \cdot 10^{-26}$  кг же  $2,0 \cdot 10^{-23}$  г, ал эми бир атомдук массасынын бирдиги

$$\frac{2,0 \cdot 10^{-26} \text{ кг}}{12} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг же } 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ г} - \text{га барабар чондук болот.}$$

Элементтердин атомдорунун массасын массанын атомдук бир бирдиги менен салыштырсак чыккан сандық маани салыштырмалуу атомдук масса (с.а.м.) Ач деп аталац. А-атом, ал эми ч-анг. «relatige» салыштырмалуу» деген сөздүн биринчи тамгасы. Эмнеге салыштырганда? Көмүртектин атомунун массасынын он экиден бир бөлүгүнө б.а.  $1,66 \cdot 10^{-27}$  кг-га салыштырганда. М: Кычкылтек жана суутек үчүн бул эмнени түшүндүрөт.

$$Ar(o) = \frac{2,66 \cdot 10^{-26} \text{ кг}}{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}} = 16; Ar(H) = \frac{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}}{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}} = 1.$$

Демек, кычкылтектин атомунун массасы көмүртектин атомунун массасынын он экиден бир бөлүгүнө салыштырганда он алты ( $Ar(o)=16$ ) эсө оор дегенди түшүндүрөт. Демек ар кандай элементтин салыштырмалуу атомдук массасы көмүртектин атомунун массасынын он экиден бир бөлүгүнөн канча эсө оор экенин көрсөтүүчү сан болот. Салыштырмалуу атомдук масса чексиз чондук, ал Ar менен белгиленет. М: Ar(cu)-64: Ar(s)-32.

## 2-жадыбыл

Химиялык элемент	Атомдун массасы кг	Атомдун массасы м.а.б.	Ar	т. г.
Суутек	$1,66 \cdot 10^{-27}$	1	1	1
Кычкылtek	$2,66 \cdot 10^{-26}$	16	16	16
Көмүртек	$2,0 \cdot 10^{-26}$	12	12	12
Күкүрт	$5,32 \cdot 10^{-26}$	32	32	32
Темир	$9,30 \cdot 10^{-26}$	56	56	56

Салыштырмалуу атомдук масса (Ar) элементтин атомунун орточо массасынын көмүртек атомунун он эки изотобунун массасынын он экиден бир ( $1/12$ ) бөлүгүнө болгон катышына барабар чондук.

### § 3. Химиялык формула. Молекулалар жана салыштырмалуу молекулалык масса

1. Ар кандай зат-затка мүнөздүү болгон касиеттерди сактаган майда бөлүкчөлөр – молекулалардан турат. Молекула бузулса зат бузулат, ал башка затка айланат.

Молекула өз алдынча жашоого жөндөмдүү болгон жана заряды боюнча электронейтралдык, заттын химиялык касиеттерине ээ болгон атомдордун кичинекей жыйындысы. Заттын молекуласынын сапаттык жана сандык курамын химиялык элементтердин белгилери –символдору жана сандык, тамгалык ж.б. белгилер менен түүнчүү, чагылдыруу химиялык формула (лат. Formula-эреже, жобо, абал) деп аталат. Химиялык формула – заттын молекуласынын курамын жана атын латын алфавитинин тамгалары жана сандык-индекстер менен жазуунун шарты болот. М.:  $H_2SO_4$ ,  $2CuO$ ,  $Fe_2O_3$  ж.б. Молекуланын формуласындағы химиялык белгиден кийин төмөн жагына жазылған кичине цифра-сан-индекс деп аталат, ал ошол бир молекуладагы атомдун санын көрсөтөт. М.:  $Fe_2O_3$  формуладагы темирдин еки жана кычкылтектин үч атому бар деген сөз. Индекс бир эле белгидеги атомго тиешелүү. Формуланын алдына жазылған чоң цифра коэффициент деп аталат. Коэффициент өзүнөн кийинки бардык атомдордо тиешелүү, эгер индекс болсо ага көбөйтүлүп, ошол атомдун санын көрсөтөт. М.:  $3Al_2O_3$  мындағы үч коэффициент алюминийдеги «еки» менен көбөйтүлүп алты атом алюминийди жана кычкылтектеги «үч» индекс менен көбөйтүлүп «тогуз» атом кычкылтекти билдирет. Коэффициент молекуланын санын көрсөтөт. Химиялык формула заттын молекуласы кандай химиялык элементтин атомдорунан жана ал атомдордун саны канчадан экендигин, ал атомдор бири-бири менен кандай катышта бириккенин –байланышканын көрсөтөт.

2. Бир элементтин атомунун экинчи элементтин атомдорунун белгилүү санын кошуп алуу касиети-валенттүүлүк деп аталат. Валенттүүлүктүн бирдиги катары суутек атомунун валенттүүлүгү кабыл алынган. Ал бирге барабар. Валенттүүлүк рим цифрасы менен белгиленет. Молекулада бир элементтин атомдорунун валенттүүлүк бирдигинин жалпы саны экинчи элементтин атомдорунун

валенттүүлүк бирдигинин жалпы санына барабар болот. М:  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Алюминийдин валенттүүлүгү үчкө барабар, аны эки индекске көбөйтсөк жалпы валенттүүлүк алты болот. Кычкылтектин валенттүүлүгү эки аны үч индекске көбөйтсөк алты валенттүүлүк болот. Демек алюминий жана кычкылтектин жалпы валенттүүлүктөрү бири-бирине барабар, формула туура жазылган.

3. Салыштырмалуу молекулалык масса – Mr. Бул ушул молекуланын массасынын көмүртектин атомунун он эки (12) изотобунун массасынын он экиден бир бөлүгүнөн (1/12) канча эсе оор экенин көрсөтүүчү чондук.  $\text{Mr}(\text{CO}_2) = 44$  десек көмүр кычкыл газынын массасы көмүртек атомунун он эки изотобунун массасынын он экиден бир бөлүгүнө (1/12) салыштырганда 44 эсе оор дегенди түшүндүрөт. Демек салыштырмалуу молекулалык масса  $\text{Mr}$ -заттын молекуласынын орточо массасынын көмүртек атомунун он эки (12) изотобунун массасынын он экиден бир (1/12) бөлүгүнө болгон катышына барабар болгон чондук. М:  $\text{Mr}(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3)$  –темир (III) сульфатынын бир молекуласынын салыштырмалуу молекулалык массасы, бул молекуланын курамына кирген атомдордун салыштырмалуу атомдук массаларынын суммасына барабар.

$$\text{Mr}(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 56 \cdot 2 + (32 + 16 \cdot 4) \cdot 3 = 112 + (32 + 64) \cdot 3 =$$

$$112 + 96 \cdot 3 = 400 \text{ кыскача } \text{Mr}(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 400.$$

Химиялык формула эмнени түшүндүрөт? Эмнени эсептөп чыгарууга болот?

1) Заттын сапаттык жана сандык курамын М:  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$  – бул заттын молекуласы үч элементтин темир, күкүрт жана кычкылтектин атомдорунан турат. Бул заттын молекуласында темирдин эки, күкүрттүн үч жана кычкылтектин он эки атому бар.

2) Молекуладагы химиялык элементтердин массалык катышын б.а. молекуладагы химиялык элементтердин бирөөсүнүн эң кичине бүтүн массасына башка элементтердин канча массасы дал келет.

$$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 = 112:96:192 = 7:6:14$$

Бул эмнени түшүндүрөт? Темир (III) сульфатында темирдин жети массасына күкүрттүн алты жана кычкылтектин он төрт массасы да болуп келет.

3) Химиялык формула менен заттын курамындагы элементтердин массалық үлүшүн-процентин эсептөөгө болот. М:  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ . Мында бул заттын салыштырмалуу молекулалык массасын бир же жүз дегі кабыл алып, ага дал келген башка элементтердин үлүшүн же процентин табууга болот.

Пропорция түзүп чыгарабыз.

$$\text{а)} 400 \text{ масс. } \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 - 1 \text{ (же } 100\%)$$

$$112 \text{ масс. Fe} \quad - x \text{ (же } x\%)$$

$$x = \frac{112 \cdot 1}{400} = 0,28 \text{ же } 28\% \text{ Fe}$$

$$\text{б)} 400 \text{ масс. } \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 - 1 \text{ (же } 100\%)$$

$$96 \text{ масс. S} \quad - x \text{ (же } x\%)$$

$$x = \frac{96 \cdot 1}{400} = 0,24 \text{ же } 24\% \text{ S}$$

$$\text{в)} 400 \text{ масс. } \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 - 1 \text{ (же } 100\%)$$

$$192 \text{ масс. O}_2 \quad - x \text{ (же } x\%)$$

$$x = \frac{192 \cdot 1}{192} = 0,48 \text{ же } 48\% \text{ O}_2$$

$$\text{Жалпы} = 0,28 + 0,24 + 0,48 = 1,00$$

$$\text{Жалпы} = 28\% + 24\% + 48\% = 100\%$$

Демек темир (III) сульфатынын курамы.

28% темир, 24% күкүрт жана 48% кычкылтектен турат.

б.а. темир (III) сульфатын да элементтердин массалық үлүштөрү  $\text{Fe:S:O}=0,28:0,24:0,48$  болот. Массалық үлүш-ш, проценттик болсо - ш% менен белгиленет.

$$\varpi(\text{Fe})=0,28; \varpi(\text{S})=0,24 \quad \varpi(\text{O})=0,48 \text{ же}$$

$$\varpi\%(Fe)=28\%; \varpi\%(S)=24\% \quad \varpi\%(O)=48\% \text{ болот.}$$

**№1.** Жез (II) кычкылындағы жездин массалық үлүшүн тапкыла.

**Чыгарылышы:** а) Жез (II) кычкылынын жана жездин салыштырмалуу молекулалык жана атомдук массасын табабыз.

$$\text{Mr}(\text{CuO})=64+16=80; \quad \text{Mr}(\text{Cu})=64 \quad m(\text{CuO})=80\text{г}; \quad m(\text{Cu})=64\text{г.}$$

Б) Массалық үлүш-ш, масса-т(г) менен белгиленет.

**Берилди:**  
 $m(\text{CuO})=80\text{г}$        $\varpi(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{m(\text{CuO})} = \frac{64\text{г}}{80\text{г}} = 0,8$    же 80%

 $m(\text{Cu})=64$

ш?

Массалык үлүштү табуу үчүн жездин массасын жез (II) кычкылынын массасына бөлүү керек.

**№2.** Жездин (II) гидрокычкылындагы  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  элементтердин массалык үлүшүн жана процентин тапкыла.

**Чыгарылышы:** 1)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  нин салыштырмалуу молекулалык жана жез, кычкылтект, суутектин салыштырмалуу атомдук массасын жана массасын (г) табабыз.

$$M_r(\text{Cu}(\text{OH})_2)=98. \quad | \quad Ar(a)=16. \quad | \quad Ar(H)=1$$

2) Жездин (II) гидрокычкылындагы ар бир элементтин массасын табабыз.

$$m(o)=32\text{г} \quad m(H)=2\text{г} \quad m(\text{Cu})=64\text{ г.}$$

3) Бул массаларды  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  нин жалпы массасына бөлсөк массалык үлүш келип чыгат. Аны жүзгө көбөйтсек проценти келип чыгат.

$$\varpi(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{m(\text{Cu}(\text{OH})_2)} = \frac{64\text{г}}{98\text{г}} = 0,654 \quad \text{же } 65,4\%$$

$$\varpi(O) = \frac{m(o)}{m(\text{Cu}(\text{OH})_2)} = \frac{32\text{г}}{98\text{г}} = 0,327 \quad \text{же } 32,7\%$$

$$\varpi(H) = \frac{m(H)}{m(\text{Cu}(\text{OH})_2)} = \frac{2\text{г}}{98\text{г}} = 0,02 \quad \text{же } 2\%$$

**№3.** Кальций фосфатындагы элементтердин массалык үлүшүн тапкыла.

Жообу:  $\varpi(\text{Ca})=0,387$ ;  $\varpi(\text{P})=0,20$ ;  $\varpi(o)=0,413$

4) Заттардын массалык үлүшү белгилүү болсо, бирикменин жөнөкөй формуласын түзүүгө болот.

**№4.** Массалык үлүшү 27,9% фосфор жана 72,1% күкүрттөн турган бирикменин эң жөнөкөй формуласын түзгүле.

**Чыгарылышы:** а) Фосфор менен күкүрттүн салыштырмалуу атомдук массасын табабыз  $Ar(p)=31$ ;  $Ar(s)=32$

б) Бирикменин жалпы массасын 100 г. деп алып фосфор менен күкүрттүн массасын аныктайбыз.

$$m(\text{зат})=100 \text{ г.} \quad m(\text{P})=27,9 \text{ г.} \quad m(\text{s})=72,1 \text{ г.}$$

в) Бул массаларды фосфор менен күкүрттүн салыштырмалуу атомдук массасына бөлсөк, бирикмегедеги фосфор жана күкүрттүн атомунун ( $n$ ) саны чыгат.

$$n(\text{P}) : n(\text{s}) = \frac{27,9}{31} : \frac{72,1}{32} \approx 0,9 : 2,25$$

г) Бул катышты эң кичинесине бөлүп, бүтүн санга айландырысак  $\text{P}_x\text{S}_y$  атомдорунун саны чыгат.

$$n(\text{P}) : n(\text{s}) = \frac{0,9}{0,9} : \frac{2,25}{0,9} = 1 : 2,5^{(2)} = 2 : 5$$

Демек  $n(\text{P})=2$ ;  $n(\text{s})=5$ ;  $\text{P}_x\text{S}_y=\text{P}_2\text{O}_5$

№5. Натрий, күкүрт жана кычкылтектин массалык үлүштөрү 36,5; 25,4 жана 38,1% болгон заттын эң жәнөкөй формуласын аныктагыла.

Чыгарылыши: а) Формуладагы элементтердин атомдорунун санын  $x, y, z$  (индекс) менен белгилейбиз.  $\text{Na}_x\text{S}_y\text{O}_z$

б) Заттын молярдык массасы белгисиз болгондуктан аны 100 г деп алып, аны дагы ар бир элементтин массасын табабыз.

$$\varpi(\text{Na})=36,5\% \quad m(\text{Na})=36,5 \text{ г}$$

$$\varpi(\text{S})=25,4\% \quad m(\text{S})=25,4 \text{ г}$$

$$\varpi(\text{o})=38,1\% \quad m(\text{o})=38,1 \text{ г}$$

в) Ар бир элементтин моль ( $v$ ) санын табабыз. Ал элементтин массасын езүнүн молярдык массасына бөлгөнгө барабар

$$v(\text{Na})=36,5 \text{ г} / 23 \text{ (г/моль)} = 1,6 \text{ моль}$$

$$v(\text{S})=25,4 \text{ г} / 32 \text{ (г/моль)} = 0,8 \text{ моль}$$

$$v(\text{o})=38,1 \text{ г} / 16 \text{ (г/моль)} = 2,4 \text{ моль}$$

г) Бул молдук катыштарды эң кичинекей катышка бөлүп, аны формуласын түзөбүз.

$$v(\text{Na}) : v(\text{S}) : v(\text{o}) = 1,6 : 0,8 : 2,4$$

$$\text{Na}_x\text{S}_y\text{O}_z = \frac{1,6}{0,8} : \frac{0,8}{0,8} : \frac{2,4}{0,8} = 2 : 1 : 3; \quad \text{Na}_2\text{SO}_3$$

5) Заттын массасынан элементтин массасын жана элементтин массасы бойонча заттын массасын табууга болот.

№6. 150 г. темир колчеданынын курамындагы темирдин массасын тапкыла.

Чыгарылышы: а) Колчедандын салыштырмалуу молекулалык жана анын курамындагы изилденүүчүү элементтин салыштырмалуу атомдук массасын таап, аны грамм менен туюнтайбыз.

$$Mr(FeS)=120; \quad m(FeS_2)=120\text{г}$$

$$Ar(Fe^2)=56; \quad m(Fe)=56\text{г}$$

б) Пропорция түзүп темирдин массасын табабыз.

$$120 \text{ г. } FeS_2 \text{ же } 56 \text{ г. } Fe$$

$$150 \text{ г. } FeS_2 \text{ же } x \text{ г. } Fe \quad | \quad x = \frac{150 \cdot 56}{120} = 70 \text{ г. } Fe$$

№7. Кычкылтектин 12,8 г. массасы канча грамм натрий сульфатында болот?

Чыгарылышы: а) натрий сульфатынын салыштырмалуу молекулалык жана кычкылтектин салыштырмалуу атомдук массаларын таап, граммга айландырабыз.

$$Mr(Na_2SO_4)=142 \quad m(Na_2SO_4)=142 \text{ г.}$$

$$Ar(O) = 16 \quad m(O) = 64 \text{ г.}$$

Түздүн курамында төрт атом кычкылтек бар, ошондуктан  $m(O) = 64 \text{ г.}$  болду.

б) Пропорция түзүп, түздүн массасын табабыз.

$$142 \text{ г. } Na_2SO_4 \text{ тө- } 64 \text{ г. } O_2 \text{ бар}$$

$$x \text{ г. } Na_2SO_4 \text{ тө- } 12.8 \text{ г. } O_2 \text{ бар} \quad x = \frac{142 \cdot 12.8}{64} = 28.4 \text{ г.}$$

Жообу:  $x=28.4 \text{ г.}$  түзде  $12.8 \text{ г.}$  кычкылтек бар.

**Моль түшүнүгүн  
пайдаланбай маселе  
чыгаруу сабатсыздык**

**Элемент есть часть тела  
несостоящая из каких либо  
других меньших тел.**  
**М.В.Ломоносов**

#### **§ 4. Химиядагы атом-молекулалык окуу**

Орус аалымы М.В.Ломоносов 1741 ж. заттардын атомдук –молекулалык түзүлүшү жөнүндө биринчи жолу айткан. 1803-ж. Дж. Дальтон атомдордун заттардын эң майда бөлүкчөлөрү катары жашоосу жөнүндө айткан. Ошондуктан экөө төң атом-молекулалык окууну негиздөөчү болуп калат. Негизги жоболору

1. Зат чексиз бөлүнө бербестен анын молекулаларына чейин гана бөлүнөт. Бардык заттар молекулалардан турат. Химиялык кошулмалар бирдей оқшош молекулалардын жыйындысы.

2. Молекулалар атомдордун турат. Молекулалар жана атомдор тыныссыз кыймылда болот. Температураларын жогорулашы менен алардын кыймыллы ылдамдайт.

3. Физикалык кубулуштарда молекулалар сакталат, ал эми химиялык кубулуштарда молекулалар бузулушат.

4. Бир түрдүн атомдору экинчи түрдүн атомдорунан массасы жана касиеттери боюнча айырмаланышат.

5. Химиялык кубулуштарда –реакцияларда атомдор сакталат. Реакцияга кирген алгачкы заттын молекуласын түзгөн атомдордун реакциянын натыйжасында пайда болгон жаңы заттын молекулалары куралат, пайда болот. Демек, химиялык реакцияларда молекулалар өзүн түзгөн атомдорго ажырап, бузулушуп, реакциянын натыйжасында жаңы заттын молекулаларын түзүүгө кайрадаң биригишет.

6. Молекулалар арасында боштук аралык бар. Алардын чоңдугу заттын агрегаттык абалына жана температурага жараша болот. Молекулалык түзүлүштөгү заттардын кристаллдык торчолорунун түйүндөрүндө молекулалар, ал эми молекулярдык эмес заттарда атомдор же башка бөлүк(иондор) чөлөр болот.

Бир эле элементтін атомдорунан турған молекулалары бар заттар жөнөкөй жана ар түрдүү элементтін атомдорунан турған молекулалары бар заттар татаал деп аталат.

## § 5. Моль заттың санының чени. Молярдық масса

1. Затты кантіп өлчөөгө болот? Бирдиги кандай? Ал эмненин негизинде алынған? Заттың молекуласының санын жана массасын бириктирген өзгөчө бирдик заттың санын өлчөө үчүн кабыл алынған. Ал бирдик моль деп аталып,  $N_A$ -тамгасы менен белгиленет.

«Моль-лат. Moles-сан, эсептөөдөгү көптүк» дегенди түшүндүрөт. Демек кандайдыр бир химиялық реакцияны бөлүкчөлөрдүн (атом, молекула, \_\_ ж.б.) саны катары карасак «Заттың санының» физикалық бирдиги-моль ( $\text{mol}$ ) колдонулат.

Моль-түшүнүгү кайдан келип чыккан? Көмүртектин он эки изотобунун 0,012 кг (12г) массасы канча атомду кармаса, ошончо структуралық бирдикти (атомдор, молекулалар, иондор, электрондор, эквиваленттер ж.б.) кармаган заттың санын аалымдар «бир моль» деп аташкан. Көмүртектин 0,012 кг (12г) массасын көмүртектин бир атомунун массасына ( $1,993 \cdot 10^{-26}$  кг) бөлсөк, атомдун (молекуланың) саны келип чыгат.

$$N_A = \frac{0,012 \text{ кг}}{1,993 \cdot 10^{-26} \text{ кг} / \text{моль}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

Бул сан  $6,02 \cdot 10^{23}$  моль $^{-1}$  Италиялық аалым А.Авагадронун урматына Авагадро турактуусу же саны деп аталып,  $N_A$ -тамгасы менен белгиленет.  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ .

$$N_A = \frac{6,02 \cdot 10^{23}}{1 \text{ моль}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

Авагадронун санына барабар ( $6,02 \cdot 10^{23}$ ) болгон молекуланың (атомдун) санын кармаган заттың саны 1 моль деп аталат. Демек ар кандай заттың бир молу Авагадронун санына ( $6,02 \cdot 10^{23}$ ) барабар болгон молекуланы (атомду) кармайт.

$N_A$ -Авагадронун тұрақтуусу,  $N$ -молекула(атомдун) ортосундагы байланыш тәмәнкүдөй болот.

$$N=N_A \cdot v; \quad v=N/N_A; \quad N_A=N/v;$$

**№8.** Натрий гидрокычкылының 0,2 моль санында канча молекула бар?

Чыгарылышы:

Берилди

$$\begin{aligned} v(\text{NaOH}) &= 0,2 \text{ моль} \\ N_A &= 6,02 \cdot 10^{23} \end{aligned}$$

$$N(\text{NaOH})=?$$

$$N_A = \frac{N}{v} \quad N = N_A \cdot v$$

$$N=6,02 \cdot 10^{23} \cdot 0,2 \text{ моль} = 1,204 \cdot 10^{23}.$$

$N(\text{NaOH})=1,204 \cdot 10^{23}$  молекула бар.

**№ 9.** Кычкылтектин  $15 \cdot 10^{23}$  молекуласы заттын канча молун түзөт?

Чыгарылышы:

Берилди

$$\begin{aligned} N &= 15 \cdot 10^{23} \\ N_A &= 6,02 \cdot 10^{23} \end{aligned}$$

$$v(O_2)-?$$

$$v = \frac{N}{N_A} = \frac{15 \cdot 10^{23}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 2,5 \text{ моль}$$

$$v(O_2) = 2,5 \text{ моль}$$

2. Ар кандай заттын бир молунун массасы молярдық масса деп аталат. Б.а. ар кандай заттын  $6,02 \cdot 10^{23}$  молекуласының (атому, ионун) жалпы массасы молярдық масса деп аталып, бирдиги г/моль болот. Бул заттын массасының ( $m, g$ ) заттын санына ( $v$ , моль) болгон катышына барабар чоңдук. М-заттын молярдық массасы, бирдиги г/моль; кг/кмоль.

$$M(\text{зат}) = \frac{m(\text{зат})}{v(\text{зат})}; \quad m(\text{зат}) = M(\text{зат}) \cdot v(\text{зат});$$

Демек молярдық масса ошол заттын  $6,02 \cdot 10^{23}$  бөлүкчесү (атому, молекуласы ж.б.) нүн жалпы массасы болот. Молярдық масса сан жагынан атомдун же молекуланын масса бирдигине жана салыштырмалуу атомдук же молекулалык массасына барабар чоңдук. Ар кандай заттын бир молунун атомдук (молекулалык) масса бирдиги, салыштырмалуу атомдук (молекулалык) массасы, молярдық массасы, атом жана молекулалардын саны жана массасы ЗЧУ жадыбалда көрсөтүлгөн.

Бир моль зат

Зат	А.М.Б. М.М.Б.	Ar Mr	M г/моль	$N_A$ молекула	m г
Күкүрт	32	32	32 г/моль	$6,02 \cdot 10^{23}$	32 г.
$H_2SO_4$	98	98	98 г/моль	$6,02 \cdot 10^{23}$	98 г.
$H_2O$	18	18	18 г/моль	$6,02 \cdot 10^{23}$	18 г.
$O_2$	32	32	32 г/моль	$6,02 \cdot 10^{23}$	32 г.
Fe	56	56	56 г/моль	$6,02 \cdot 10^{23}$	56 г.

Заттын моль саны, молярдык массасы жана массасы ортосундагы байланыш.

т-масса, г.

$$\nu = \frac{m}{M} : \quad m = M \cdot \nu : \quad M = m / \nu$$

1. Заттын массасы боюнча заттын моль санын, молекуланын санын жана молярдык массасын аныктоо.

**№10.** Суунун 45 г. массасы канча молго барабар?

Чыгарылышы:

Берилди	$\nu(H_2O) = \frac{m}{M} = \frac{45 \text{ г.}}{18 \text{ г/моль}} = 2,5 \text{ моль}$
$m(H_2O)=45 \text{ г.}$	
$M(H_2O)=18 \text{ г/моль}$	$\nu(H_2O)=2,5 \text{ моль}$
$\nu(H_2O)=?$	

**№11.** Суунун 90 г. массасында суунун канча молекуласы бар?

Чыгарылышы:

Берилди	$N = N_A \cdot \nu : \quad \nu = \frac{m}{M}$
$N_A=6,02 \cdot 10^{23}$	
$m(H_2O)=90 \text{ г.}$	
$M(H_2O)=18 \text{ г/моль}$	$N = N_A \cdot \frac{m}{M} = \frac{6 \cdot 02 \cdot 10^{23} \cdot 90 \text{ г}}{18 \text{ г/моль}} = 30,1 \cdot 10^{23} \text{ молекула}$
$N(H_2O)=?$	

**№12.** Күмүш чынжырдын 3,24 г. массасында канча атом бар экенин тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди	a) т жана $N$ чөндүктары бар формулалын жазабыз.
$m(Ag)=3,24 \text{ г.}$	
$M(Ag)=108 \text{ г/моль}$	
$N_A=6,02 \cdot 10^{23}$	
$N(Ag)=?$	$\nu = \frac{m}{M} ; \quad \nu = \frac{N}{N_A}$

Мында моль сандар  $v=v$  барабар болғандыктан оң жактары да бири-бирине барабар болот.

$$v = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}; \text{ мындан } N = \frac{m \cdot N_A}{M}.$$

$$N = \frac{3,24g \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ молек}}{108g / \text{моль}} = 0,18 \cdot 10^{23} \text{ молекула}$$

Демек 3,24г күмүш чынжырда  $1,8 \cdot 10^{22}$  молекула бар.

**№13.** Массасы 0,4 г. болгон металлда  $6,02 \cdot 10^{21}$  атом бар.

Бул металлдын молярдык массасын жана металлды аныктагыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$$

$$m(Me) = 0,4 \text{ г.}$$

$$M(Me)$$

а) Молекулалардын саны боюнча металлдын моль санын табабыз.

$$v(Me) = \frac{N}{N_A} = \frac{6,02 \cdot 10^{21}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 0,01 \text{ моль}$$

б) Моль сан боюнча металлдын молярдык массасын табабыз.

$$v = \frac{m}{M}; \quad M(Me) = \frac{m}{v} = \frac{0,4}{0,01 \text{ моль}} = 40 \text{ г/моль}$$

в) Молярдык массасы 40г/моль болгон элемент бул кальций  $Ar(Ca)=40$

**№14.** Көмүр кычкыл газынын 11 г. массасында канча молекула бар?

Чыгарылышы:

Берилди

$$m(CO_2) = 11 \text{ г}$$

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$$

$$M(CO_2) = 44 \text{ г/моль}$$

$$N(CO_2) - ?$$

а) т жана N чоңдугу бар формулалар

$$v = \frac{m}{M}; \quad v = \frac{N}{N_A}; \quad v = v$$

$$\frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}; \quad N = \frac{m \cdot N_A}{M};$$

$$N(CO_2) = \frac{11 \text{ г} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{44 \text{ г/моль}} = 1,5 \cdot 10^{23} \text{ молекула}$$

II. Молекулалардын саны боюнча заттын массасын күйманын элементтик процентин, мол санын, молярдык массасын аныктоо.

**№15.** Таразанын бир табакчасында жездин кырындысы жана экинчисинде магнийдин  $75,25 \cdot 10^{23}$  атому бар. Тараза

тең салмактуулук абалында. Жез кырындысынын массасын аныктагыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$N(Mg) = 75,25 \cdot 10^{23}$$

$$M(Mg) = 24 \text{ г/моль}$$

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$$

$$m(Mg) - ?$$

а) Тараза тең салмактуулук абалында болсо жездин жана магнийдин массалары бири-бирине барабар.

б) Магнийдин атомунун саны боюнча магнийдин массасын табабыз.

$$m(Mg) = \frac{N \cdot M}{N_A} = \frac{24 \text{ г/моль} \cdot 75,25 \cdot 10^{23}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 300 \text{ г.}$$

Демек  $m(Mg)=m(Cu)=300 \text{ г.}$

**№ 16.** Жез менен күмүштүн күймасында жездин атомдорунун саны күмүштүн атомдорунун санына барабар. Күймадагы күмүштүн массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: а) Жез менен күмүштүн атомдорунун саны барабар болсо, алардын моль сандары да барабар, бирок молярдык массалары  $M(Ag)=108 \text{ г/моль}$ ,  $M(Cu)=64 \text{ г/моль}$  ар башка. Анда күйманын орточо массасы

$$m(\text{куй})=m(Ag)+m(Cu)=108+64=172 \text{ г.}$$

б) Күйманын массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(Ag) = \frac{m(Ag)}{m(\text{куй})} = \frac{108 \text{ г}}{172} = 0,63 \quad 63\%$$

Күймада 63% күмүш бар.

**№17.** Натрий гидрокычкылынын 0,25 молунун массасын аныктагыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$M(NaOH) = 40 \text{ г/моль}$$

$$v(NaOH) = 0,25 \text{ моль}$$

$$m(NaOH) - ?$$

$$M = \frac{m}{v}; \quad m = M \cdot v$$

$$m = 40 \text{ г/моль} \cdot 0,25 \text{ моль} = 10 \text{ г.}$$

$$m(NaOH) = 10 \text{ г.}$$

**№18.** Магний кычкылынын 200 г. массасы заттын канча молун түзөт?

Чыгарылышы:

Берилди

$$m(MgO) = 200 \text{ г.}$$

$$M(MgO) = 40 \text{ г/моль}$$

$$v(MgO) - ?$$

$$v = \frac{m}{M} = \frac{200 \text{ г}}{40 \text{ г/моль}} = 5 \text{ моль}$$

$$v(MgO) = 5 \text{ моль}$$

## § 6. Химиянын негизги стехиометриялык закондору

Стехиометрия-реакцияга киругчук жана реакцияда пайда болуучу заттардын ортосундагы сандык(массалык, көлөмдүк, молдук) катыштарды кароочу химиянын бөлүмү

Кошулмалардагы элементтер ортосундагы же химиялык реакциянын тенденциелериндеги заттардын ортосундагы сандык катыштар, формулаларды чыгаруу жана түзүү боюнча эсептөөлөр **стехиометриялык эсептөөлөр** деп аталат.

1. Заттын массасынын сакталуу закону. Химиялык реакцияга кирген заттын массалары реакцияда пайда болгон заттын массасына барабар. М.В.Ломоносов 1784-ж. аны менен байланышсыз 1789-ж. Л.Лаваузе ачкан.

Атом-молекулалык окуу негизинде заттын массасынын сакталуу закону төмөнкүдөй. Химиялык реакцияларда атомдор жоголбойт. Реакцияга чейинки заттардын молекулаларын түзгөн атомдордун жалпы саны реакцияда пайда болгон заттардын молекулаларынын жалпы атомдорунун санына барабар болот.

2. Заттын курамынын туруктуулук закону. Ар кандай таза зат өзүнүн алышуу жолуна жана алышган жерине карабастан дайыма туруктуу сапаттык жана сандык курамга ээ. Ж.Пруст 1799-ж. ачкан. Бул закон молекулярдык түзүлүштөгү б.а. коваленттик байланыштагы кошулмаларга мүнөздүү.

Заттын молекуласын түзгөндө атомдордун белгилүү сандары бири-бири менен белгилүү катышта болот б.а. бир атомдун белгилүү массасы экинчи атомдун белгилүү массасына дал келет. М.Темир сульфиди FeS тө 7г. темирге күкүрттүн 4г. массасы дал келет. Эмне учун? Себеби темирдин бир атому күкүрттүн бир атому менен байланышып, молекуланы пайда кылат. 7г. темирде канча атом болсо 4г күкүрттө да ошончо атом бар. Эгер 10г темир жана 4г күкүрт алсак, 3г темирдин атомдору байланыш пайда кылбай таза боюнча калат б.а. ашып калат. Ага күкүрттүн атомдору жетишпейт.

$$\omega(\text{Fe}) : \omega(\text{S}) = 56 : 32 = 7 : 4$$

### § 7. Газ закондору. Молярдык көлөм

Газ-өзүнө ылайык болгон бүт мейкиндикке таралууга жөндөмдүү, аны толугу менен бирдей толтурган физикалык тело. Газдар бири-бири менен каалаган катышта арапаша алат.

1. Газ закондору. Авагадронун закону. Ар кандай газдардын бирдей көлөмү бирдей шарттарда (температура жана басымда) бирдей молекуланын санын кармайт. 1811-ж. ачылган. Бул законду 1858-ж. С.Каниццарро кайрадан ачкан. Закондон чыккан натыйжалар.

1) Бирдей шарттарда ар түрдүү газдардын бирдей саны бирдей көлөмдү ээлейт.

2) Нормалдуу шарттарда (н.ш.) б.а.  $T=273^{\circ}\text{K}$  1 атм(760мм. Сым.мам) басымда ар кандай газдын бир молу бирдей көлөмдү б.а. 22,4л ди ээлейт.

2. Газдардын молярдык көлөмү ( $V_m$ ) анын көлөмүнүн ( $V$ ) заттын санына болгон катышы ( $v$ );

$$V_m = \frac{V}{v} \quad V\text{-көлөм, л; } V_m\text{-молярдык көлөм, л/моль; } v - \text{заттын саны, моль менен.}$$

Молярдык көлөм ( $V_m$ ) ар кандай газдын бир молунун ( $v=1$  моль) нормалдуу шартта ээлеген көлөмү б.а. ал 22,4л/молго барабар. Эгер газдар нормалдуу шартта бирдей көлөмдү ээлесе ар кандай газдын бир молу бирдей сандагы молекуланы кармайт.

II. Берилген газдын көлөмү боюнча газдардын моль санын, массасын, молярдык массасын, атом жана молекулалардын санын аныктоо.

**№19.** Газдын н.ш. көлөмү 4,48 л. болсо, ал заттын канча молун түзөт?

Чыгарылышы:

Берилди

$V_m=22,4$  л/моль

$V=4,48$  л

$v(\text{газ})$ -?

$$v = \frac{V}{V_m} = \frac{4,48 \text{ л}}{22,4 \text{ л / моль}} = 0,2 \text{ моль}$$

**№20.** 33,6 м<sup>3</sup> аммиактын (н.ш.) массасын аныткабыла.

Чыгарылышы: Маселеде газдын көлөмү м<sup>3</sup> менен берилгендиң көмеги менен жана к моль бирдиктерин колдонобуз.

Берилди

$$V(WH_3) = 33,6 \text{ м}^3$$

$$Vm = 22,4 \text{ м}^3/\text{кмоль}$$

$$M(NH_3) = 17 \text{ г/кмоль}$$

$$M(NH_3) - ?$$

Төмөнкү формуланы пайдаланабыз.

$$m = M \cdot v; \quad v = V / V_m$$

Бул эки формуладан  $m = \frac{m \cdot V}{Vm}$ ;

$$m(NH_3) = \frac{17 \text{ г/кмоль} \cdot 33,6 \text{ м}^3}{22,4 \text{ м}^3/\text{кмоль}} = 22,5 \text{ г.}$$

Жообу:  $(mNH_3) = 22,5 \text{ г.}$

**№21.** Газ аралашманын курамы 6 л озон, 14 л құқұрттүү суутек жана 9 л. фтордон турат. Бул аралашманын массасын жана атомдордун жалпы санын тапкыра:

Чыгарылышы:

Берилди

$$V(O_3) = 6 \text{ л.}$$

$$V(H_2S) = 14 \text{ л.}$$

$$V(F_2) = 9 \text{ л.}$$

$$Vm = 22,4 \text{ л/моль}$$

$$M(O_3) = 48 \text{ г/моль}$$

$$M(H_2S) = 34 \text{ г/моль}$$

$$M(F_2) = 38 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{ар-ма}) - ?$$

$$N(\text{атом}) - ?$$

1) Газдардын молярдык көлөмү боюнча ар бир газдын массасын таап суммалайбыз.

$$\frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}; \quad m = \frac{M \cdot V}{V_m}$$

$$m(O_3) = \frac{48 \text{ г/моль} \cdot 6 \text{ л}}{22,4 \text{ л/моль}} = 12,86 \text{ г.}$$

$$m(H_2S) = \frac{34 \text{ г/моль} \cdot 14 \text{ л}}{22,4 \text{ л/моль}} = 21,25 \text{ г.}$$

$$m(F_2) = \frac{38 \text{ г/моль} \cdot 9 \text{ л}}{22,4 \text{ л/моль}} = 15,56 \text{ г.}$$

$$m(\text{ар-ма}) = m(O_3) + m(H_2S) + m(F_2) = 12,86 \text{ г} + 21,25 \text{ г} + 15,56 \text{ г} = 49,67 \text{ г.}$$

2) Ар кандай газдын молярдык көлөмү жана бирдей моль сандары бирдей сандагы молекуланын санын кармайт.

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ . Мында молекуладагы атомдун санын эске алуу керек.

$$\frac{N}{N_A} = \frac{V}{V_m}; \quad N = \frac{N_A \cdot V}{V_m}$$

а) Озондун молекуласы үч ( $O_3$ ) атомдан

$$N(O_3) = \frac{3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 6\text{л}}{22,4\text{л / моль}} = 4,816 \cdot 10^{23} \text{ атом.}$$

б) Күкүрттүү сүүтөк үч ( $H_2S$ ) атомдон

$$N(H_2S) = \frac{3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 14\text{л}}{22,4\text{л / моль}} = 11,28 \cdot 10^{23} \text{ атом.}$$

в) Фтордун молекуласы эки ( $F_2$ ) атомдон

$$N(F_2) = \frac{2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 9\text{л}}{22,4\text{л / моль}} = 4,84 \cdot 10^{23} \text{ атом.}$$

3) Атомдордун жалпы санын табабыз

$$N(\text{жалп}) = N(O_3) + N(H_2S) + N(S) = 4,816 \cdot 10^{23} + 11,28 \cdot 10^{23} + 4,84 \cdot 10^{23} = 20,986 \cdot 10^{23} \text{ атом.}$$

$$N(\text{жалп}) = 20,986 \cdot 10^{23} \text{ атом}$$

**№22.** Бир атом гелийге эки атом неон жана үч атом аргон дал келген газ араплашманын 8,2л (н.ш.) көлөмү канча массаса ээ болот?

Чыгарылышы:

Берилди

$$V(\text{ар-ма}) = 8,2\text{л}$$

$$V_m = 22,4\text{л / моль}$$

$$N(\text{He}) = 1.$$

$$N(\text{Ne}) = 2$$

$$N(\text{Ar}) = 3$$

$$N(\text{жалпы}) = 6$$

$$\text{Ар}(\text{He}) = 4$$

$$\text{Ар}(\text{Ne}) = 20,2$$

$$\text{Ар}(\text{Ar}) = 40,0$$

$$M(\text{ар-ма}) = ?$$

1. Газ араплашманын жалпы моль санын табабыз.

$$v(\text{ар-ма}) = \frac{8,2\text{л}}{22,4\text{л / моль}} = 0,366 \text{ моль.}$$

$$v(\text{ар-ма}) = 0,366 \text{ моль}$$

2.) Ар бир бөлүкчө дал келген моль санды табабыз. Жалпысынан араплашма 6 бөлүктөн турат.  $0,366/6 = 0,061$  моль

3) Ар бир газга дал келген моль санды таап, араплашманын жалпы массасын табабыз.

$$\text{Гелийге} = 0,061 \cdot 1 = 0,061 \text{ моль}$$

$$\text{Неонго} = 0,061 \cdot 2 = 0,122 \text{ моль}$$

$$\text{Аргонго} = 0,061 \cdot 3 = 0,183 \text{ моль}$$

Бул моль сандарды атомдук массаларына көбейтүп кошсок араплашманын массасы чыгат.

$$m(\text{ар-ма}) = (0,061 \cdot 4) + (0,122 \cdot 20,2) + (0,183 \cdot 40) = 10,5\text{г.}$$

**№23.** Абада азоттун көлөмдүк катышы 78% болсо, 180л. (н.ш.) абадан канча масса азотту алууга болот?

Чыгарылышы:

Берилди

$$V(\text{аба})=280\text{л}.$$

$$V(N_2)=0,78$$

$$Vm=22,4\text{л}/\text{моль}$$

$$M(N_2)=28 \text{ г}/\text{моль}$$

$$m(N_2)-?$$

а) Абанын курамындағы азоттун көлөмүн табабыз.

$$V(N_2)=V(\text{аба}) \cdot \varphi (N_2)=180\text{л} \cdot 0,78=140,0$$

б) Азоттун массасын табабыз

$$m(N_2)=\frac{M(N_2) \cdot V(N_2)}{Vm}=\frac{28 \text{ г}/\text{моль} \cdot 140\text{л}}{22,4\text{л}/\text{моль}}=175\text{г}.$$

$$m(N_2)=175\text{г.}$$

III. Газдардың молекуласының саны, массасы массалық үлүшү бойонча газдың массасын, мол санын табуу

**№24.** Күкүрттүү сүттектин  $18 \cdot 10^{20}$  молекуласы н.ш. ээлеген көлөмүн жана массасын тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Маселени чыгарууда молекуланын саны  $18 \cdot 10^{20}$  ал  $10^{23}$  санынан 1000 эсе аз. Ошондуктан эсептөөнүү ммоль, мл/моль жана мг/моль менен жүргүзөбүз.

Берилди

$$N(H_2S)=18 \cdot 10^{20}$$

$$V(H_2S)=34 \text{ мг}/\text{моль}$$

$$Vm=22,4 \text{ мл}/\text{моль}$$

$$N_A=6,02 \cdot 10^{23}$$

$$m(H_2S)-?; V(H_2S)-?$$

2) Массасын табуу:

$$m=M \cdot v; \quad v=\frac{N}{N_A}; \quad m=\frac{M \cdot N}{N_A};$$

$$m(H_2S)=\frac{34 \text{ мг}/\text{моль} \cdot 18 \cdot 10^{20}}{6,02 \cdot 10^{23}}=102 \text{ мг.}$$

3) Көлөмүн табуу.

$$V=V_m \cdot \frac{N}{N_A}=\frac{22,4 \text{ мл}/\text{моль} \cdot 18 \cdot 10^{20}}{6,02 \cdot 10^{23}}=67,2 \text{ мл.}$$

Жообу:  $m(H_2S)=102 \text{ мг}; \quad V(H_2S)=67,2 \text{ мл.}$

**№25.** Массасы 21 г азот н.ш. канча көлөмдү ээлейт?

Чыгарылышы:

Берилди

$$M(N_2)=21 \text{ г.}$$

$$M(N_2)=28 \text{ г}/\text{моль}$$

$$\overline{V}(N_2)-?$$

Төмөнкү формула менен көлөмүн табабыз.

$$\frac{m}{M}=\frac{V}{V_m}; \quad V=\frac{m \cdot V_m}{M};$$

$$V(N_2) = \frac{21g \cdot 22,4g/mol}{28g/mol} = 16,8\text{ л.}$$

**№26.** Көмүртектин (II) кычкылы менен суутектин аралашмасын ашыбы менен алғынган абада күйгүзгөндө 132г. көмүр (IV) кычкыл газы жана 18 г. суу пайда болот. Алгачкы аралашманын молдук катышын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди  
 $m(CO_2)=132\text{ г.}$

$m(H_2O)=18\text{ г.}$

$M(CO_2)=44\text{ г/моль}$

$M(H_2O)=18\text{ г/моль}$

$V(CO_2)-?$   $V(H_2O)-?$

1) Пайда болгон заттардын моль санын табабыз.

$$V(CO_2) = \frac{132g}{44g/mol} = 3\text{ моль.}$$

$$V(H_2O) = \frac{18g}{18g/mol} = 1\text{ моль.}$$

б) Заттардын молдук катыштарын салыштырып, алгачкы аралашманын молдук катыштарын табабыз.

$$9(CO_2) = 9(CO) = 3\text{ моль; } 9(H_2O) = 9(H_2) = 1\text{ моль}$$

Демек алгачкы аралашманын курамы 3 моль(CO) жана 1 моль(H<sub>2</sub>) б.а.3:1 болот.

3. Газдардын салыштырмалуу тыгыздыгы Д-(тыгыздыгы) ар түрдүү газдардын бирдей көлөмдөгү массаларынын алардын молярдык массаларына (салыштырмалуу) молекулалык массасына) катышы болот.

$\frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2}$   $m_1$  жана  $m_2$  бириңчи жана экинчи газдын белгилүү көлөмдөгү массасы,  $M_1$  жана  $M_2$  бириңчи жана экинчи газдын молярдык массалары  $m_1/M_2$  катышы бириңчи газдын экинчи газ боюнча тыгыздыгы. Ал Д-менен белгиленет. Мындан берилген газдын тыгыздыгы табылат. Газдардын молярдык массасы, массасы, көлөмү, молярдык көлөмү, тыгыздыгы ортосундагы байланыштар.

$$D = \frac{M_1}{M_2}$$

$$M = \frac{m \cdot V_m}{V}; \quad \rho = \frac{M}{V_m}; \quad M(\text{газ}) = \rho \cdot V_m;$$

$$m = \frac{m \cdot V}{V_m}; \quad V = \frac{m \cdot V_m}{M}; \quad \rho = \frac{V}{V_m};$$

$$\varDelta = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1 \cdot V_m}{M_2 \cdot V_m} = \frac{M_1}{M_2}; \quad \varDelta = \frac{M_1}{M_2};$$

IV. Газдардын салыштырмалуу тыгыздыгын жана ал аркылуу молярдык массасын табуу.

**№27.** Хлор газынын аба буюнча салыштырмалуу тыгыздыгын тапкыла.

Чыгаруу

Берилди

M(аба)-29г/моль.

M(Cl<sub>2</sub>)=71 л/моль.

D(аба)-?

$$\varDelta = \frac{M_1}{M_2} = \frac{71 \text{г/моль}}{29 \text{г/моль}} = 2,448$$

$$D(\text{аба}) = 2,448$$

**№28.** Хлордун аммиак боконча салыштырмалуу тыгыздыгын тапкыла. (ж.4,17)

**№29.** Бир литр газдын (н.ш.) массасы 1,25г-га барабар болсо, газдын молярдык массасын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

V( $\alpha$ )=1л.

M( $\alpha$ )=1,25г.

V(m)=22,4л/моль

M( $\alpha$ )-?

$$\frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}; \quad M = \frac{m \cdot V_m}{V}$$

$$M = \frac{1,25 \text{г} \cdot 22,4 \text{л/моль}}{1 \text{л}} = 28 \text{г/моль};$$

$$Mx = 28 \text{г/моль.}$$

**№30.** Аба буюнча аммиактын салыштырмалуу тыгыздыгы 0,586га барабар. Аммиактын молярдык массасын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

M(аба)=29г/моль

D(аба)=0,586

M(NH<sub>3</sub>)=?

$$N(NH_3) = M(\text{аба}) \cdot D(\text{аба}) = 29 \text{г/моль} \cdot$$

$$0,586 = 17 \text{г/моль.}$$

$$M(NH_3) = 17 \text{г/моль}$$

**№31.** «Гелий аба» сы көлөмү боконча курамында бир көлөм кычкылтект жана төрт көлөм гелийден турат. Бул «аба» кээ бир ооруларды дарылоодо жана суу астында иштөө үчүн

водолаздарда колдонулат. Бул «аба» кадимки абадан канча эсе оор же жеңил экенин тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$V(g.a.) = 5\text{л.}$$

$$V_m = 22,4\text{л/моль}$$

$$\frac{V(g.a.)}{V_m} =$$

1) «Гелий аба» нын молун табабыз.

$$\varrho = \frac{V(g.a.)}{V_m} = \frac{5\text{л}}{22,4\text{л / моль}} = 0,2232 \text{ моль}$$

2) «Гелий аба» нын молярдык массасын табабыз. Бир бөлүктүн молун табуу керек

$$\varrho(g.a) = 0,2232/5 = 0,0446 \text{ моль}$$

Ар бир газдын молун табабыз.

$$\varrho(O_2) = 0,0446 \cdot 1 = 0,0446 \text{ моль}$$

$$\varrho(He) = 0,0446 \cdot 4 = 0,1784 \text{ моль}$$

$$M(O_2) = 32\text{г/моль}$$

$$M(He) = 4\text{г/моль}$$

$$m(g.a.) = (0,0446 \cdot 32) + (0,1784 \cdot 4) = 2,14\text{г.}$$

$$M(g.a.) = \frac{22,4\text{л / моль} \cdot 2,14\text{г}}{5\text{л.}} = 9,585\text{г / моль}$$

3) «Гелий аба» нын тыгыздыгын табабыз.

$$\rho(g.a) = 2,14\text{г/5л} = 0,43\text{г/л}$$

Абанын тыгыздыгын табабыз.

$$\rho(g.a) = 29(\text{г/моль}) / 22,4(\text{л/моль}) = 1,29\text{г/моль}$$

4). Канча эсе оор же жеңил экенин табабыз

$$1,29(\text{г/л}) / 0,43(\text{г/л}) = 3$$

Демек абадан үч эсе жеңил.

IV. Кошулмалардын элементтик курамы, газ аралашмалары, газдардын тыгыздыгы боюнча молекулалык формуланы түзүү, газдардын курамын аныктоо боюнча маселелер.

№32. Курамы 38,2% көмүртек, 56,1% кычкылтектек жана 9,7% суутектен турган, буусунун суутек боюнча тыгыздыгы 31ге барабар болгон заттын молекулярдык массасын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$\rho(H_2) = 31$$

1) Заттын ( $C_xH_yO_z$ ) молярдык массасын аныктайбыз.

$\varphi(C) = 0,382$   
 $\varphi(O) = 0,561$   
 $\varphi(H) = 0,091$   
 $C_xH_yO_z - ?$

$$M(C_xH_yO_z) = 2 \cdot 31 = 62 \text{ г/моль}$$

2) Чүч элементтін салыштырмалыу атомдук массасы негизинде белгисиз заттын курамындағы ар бир атомдун санын табабыз.  $Ar(C) = 12$ ;  $Ar(O) = 16$ ;  $Ar(H) = 1$

$n(C) = 0,382 \cdot 62 / 12 = 2$ ;  $n(O) = 0,551 \cdot 62 / 16 = 2$

$n(H) = 0,097 \cdot 62 / 1 = 6$  Демек  $x=2$ ,  $y=6$ ,  $z=2$

Анда  $C_xH_yO_z = C_2H_6O_2$  болот

**№33.** Көмүр (II) жана көмүр (IV) қычкылдарынан турған газ арапашманын аба боюнча тығыздығы 1,214 кө барабар. Газ арапашманын курамынын молдук (көлөмдүк) үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу:

Берилди

$$\rho(\text{аба}) = 1,214$$

$$M(\text{аба}) = 29,2 \text{ г/моль}$$

$$\varphi(\text{ар-ма}) = 1$$

$$\varphi(CO) = x$$

$$\varphi(CO_2) = 1 - x$$

$$\varphi\% = ?$$

1) Арапашманын орточо молярдык массасын табабыз

$$M(\text{орт}) = \rho(\text{аба}) \cdot M(\text{аба}) = 1,24 \cdot 29 \text{ г/моль} = 35,2 \text{ г/моль}$$

$$2) M(\text{орт}) = M(CO) + \varphi(CO) + M(CO_2) \cdot \varphi(CO_2) = 28\varphi(CO) + 44\varphi(CO_2) - 1(CO_2)$$

Газ арапашманын орточо молярдык массасын ордунда киуп, жогорку теңдемени төмөнкүдөй түзөбүз.

$$28x + 44(1-x) = 35,2;$$

$$28x + 44 - 44x = 35,2$$

$$28x - 44x = 35,2 - 44;$$

$$-16x = -8,8$$

$$x = 8,8 / 16 = 0,55;$$

$$x = 0,55(CO)$$

$$\varphi(CO_2) = 1 - 0,55 = 0,45.$$

$$\varphi(CO_2) = 0,45(CO_2)$$

Демек арапашма CO = 55%;

CO<sub>2</sub> = 45%

Текшерүү

$$35,2 = 28 \cdot 0,55 + 44 \cdot 0,45 = 15,4 + 19,8 = 35,2 \text{ г/моль}$$

**№34.** Абада азоттун массалык үлүшү 0,755ти түзөт. 1 м<sup>3</sup> абадан ( $\rho = 1,29 \text{ г/л}$ ) канча көлөм суюк ( $\rho = 0,81 \text{ г/л}$ ) азотту алууга болот?

Чыгарылышы  $1\text{м}^3=1000\text{л.}$   
Пропорция усулу менен чыгарабыз.

а)  $1\text{л } N_2 \cdot 1,29\text{г}$       б)  $1\text{л } N_2 \cdot 0,81\text{г}$   
 $755\text{л } N_2 \cdot x \text{ г.}$        $x \cdot 973,95\text{г.}$

$$x = \frac{755\text{л} \cdot 1,29\text{г}}{1\text{л}} = 973,95\text{г.} \quad x = \frac{1\text{л} \cdot 973,95\text{г}}{0,81\text{л}} = 1201\text{г}$$

$$x=1201\text{л же } 1,2\text{м}^3 N_2$$

**№35.** Кандай молярдык катышта аргон менен азотту арапаштырса тығыздығы абанын тығыздығына барабар болгон газ арапашманы алууга болот?

Чыгарылышы: 1) Арапашма аргон жана азоттон турат. Анын тығыздығы абанын тығыздығына барабар.

$$\rho(\text{ар-ма}) = \rho(\text{аба}); \quad \text{мындан } M(\text{ар-ма}) = M(\text{аба}) = 29\text{г/моль}$$

$$M(\text{ар-ма}) = \frac{m(Ar) + m(N_2)}{v(Ar) + v(N_2)} = 29\text{г/моль}$$

Берилди	
$V(Ar) + V(H_2) = 1$	
$V(Ar) = x$	
$V(N_2) = 1 - x$	
$M(\text{Арг}) = 40\text{г/моль}$	
$M(N_2) = 28\text{г/моль}$	
$X?$	

Бул формулага  $m=v \cdot M$  болсо

$$\frac{9(Ar) \cdot M(Ar) + v(N_2) \cdot M(N_2)}{v(Ar) + v(N_2)} = 29.$$

Белгилүүлөрдү орду ордунда койсок

$$\frac{x \cdot 40 + (1-x) \cdot 28}{1} = 29 \quad \text{Мындан}$$

$$40x + 28 - 28x = 29; \quad 40x - 28x = 29 - 28$$

$$12x = 1 \quad x = 1/12 = 0,083 \text{ моль}$$

$$V(N_2) = 1 - 0,083 = 0,917 \text{ моль}$$

$$V(Ar):V(N_2) = 0,083:0,0917 = 1:1$$

Жообу: Аргон менен азотту 1:11 катышта арапаштырса, алынган газ арапашманын тығыздығы абанын тығыздығына барабар болот.

4. Бойль – Мариоттун закону. 1662 ж. Англис аалымы Р.Бойль жана ага байланышсыз эле 1667 ж. Э.Мариотт өз тажрыйбасындада далилдеген. Берилген газдын массасы үчүн тұрактуу температура учурунда газдын көлемүнүн ага тиешелүү басымына болгон көбейтүндүсү тұрактуу чоңдук

$$PV = \frac{m}{M} PT$$

PV-const

T-const

P-басым, кПа

V-көлем, Л

σ -заттын саны, моль

R-универсалдык газ тұрактуулугу

$$R=8,314 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} = 0,0821 \text{ л} \cdot \text{атм(моль} \cdot \text{К)}$$

Демек газдың басымы жана көлөмү өзгөргөн учур үчүн газдың температурасы жана массасы тұрактуу.

**№36.** Көлөмү 20л-лик балондо 3 кг. кычкылтектер бар. 20°Cда баллондогу кычкылтектин басымын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$m=3 \text{ кг.}$$

$$T=273+20=293^\circ\text{C}$$

$$M=0,032 \text{ кг/моль}$$

$$P=0,02 \text{ м}^3$$

$$P=?$$

Формулага коюп чыгарабыз

$$PV = \frac{m}{M} RT; \quad P = \frac{mRT}{M \cdot V};$$

$$P = \frac{3 \text{ кг} \cdot 8,31 \text{ джес(моль} \cdot \text{К)} \cdot 293 \cdot \text{К}}{0,032 \text{ кг(моль} \cdot 0,02 \text{ м}^3} = P = 1,14 \cdot 10^{-5} \text{ кПа}$$

**№37.** 20 мл күкүрттүү (IV) газга 30 мл көмүр (IV) кычкыл газын ( $50^\circ\text{C}$ ,  $98 \text{ кПа}$ ) кошушкан. Бул аралашмада электрондордун саны Авагадро санынан канча эз аз болот?

Чыгарылышы:

Берилди

$$V(\text{SO}_2)=20 \text{ мл.}$$

$$V(\text{CO}_2)=30 \text{ мл.}$$

$$T=273+50=323 \text{ К}$$

$$P=98 \text{ кПа.}$$

$$N_A|N=?$$

1) Газдардын моль санын жана электрондордун моль санын табабыз.

$$PV = nRT; \quad V = \frac{PV}{nRT}$$

$$V(\text{SO}_2) = \frac{98 \text{ кПа} \cdot 0,02 \text{ л}}{8,314 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 323 \cdot \text{К}} = 0,00073 \text{ моль}$$

$$V(\text{CO}_2) = \frac{98 \text{ кПа} \cdot 0,03 \text{ л}}{8,314 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)} \cdot 323 \cdot \text{К}} = 0,001 \text{ моль}$$

Электрондордун саны 1 моль  $\text{SO}_2$ де=32 ẽ; 1 моль  $\text{CO}_2$ де=22 электрон бар. Электрондордун санын табабыз (мол саны)

$$V(\text{SO}_2)=0,00073 \cdot 32 \text{ ẽ} = 0,02336 \text{ ẽ моль}$$

$$V(\text{CO}_2)=0,001 \cdot 22 \text{ ẽ} = 0,002 \text{ ẽ моль}$$

2) Аралашмадагы жалпы электрондордун саны (моль)

$$V(\text{ар-ма}) \text{ ẽ} = 0,022 + 0,02336 = 0,04536.$$

3) Авагадронун санынан канча эсэ аз экенин табабыз.  
 $N_A(N(e\text{-ар-ма})-V(He)) / (V(e\text{-ар-ма}) = 1 \text{ моль} \cdot 6,04536 = 21 \text{ эсэ.}$

**№38.** Көмүр (II) жана көмүр (IV) кычкыл газынын арапашмасынын 33,6л көлөмүнүн массасы 54 граммга барабар. Арапашмадагы газдардын массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди	1-чи жол менен чыгаруу
$V(CO)=x$	1. Газдардын ар биригинин массасын табуу.
$V(CO_2)=y$	$m(CO) \cdot V \cdot M(CO) = 28x$ .
$m(CO+CO_2)=54 \text{ г.}$	$m(CO_2) = V \cdot M(CO_2) = 44y$
$V(CO+CO_2)=33,6 \text{ л}$	2) Газдардын ар биригинин көлөмүн табабыз.
$M(CO)=28 \text{ г/моль}$	
$X=? \quad Y=?$	

$$\vartheta = \frac{V}{V_m}; \quad V = \vartheta \cdot V_m; \quad V(CO) = 22,4x; \quad V(CO_2) = 22,4y$$

2) Маселенин шарты боюнча арапашманын суммалык массасы (54г) жана көлөмү (33,6л) боюнча эки белгисиздүү эки теңдемеден турган система түзөбүз.

$$28x + 44y = 54$$

$$22,4x + 22,4y = 33,6$$

$$\text{Мындан } 14x = 27 - 22y$$

$$14x + 22y = 27$$

$$11,2 + 11,2y = 16,8$$

$$x = \frac{27 - 22,2y}{14};$$

$$11,2 \left( \frac{27 - 22,2y}{14} \right) + 11,2y = 16,8; \quad \frac{11,2(27 - 22,2y)}{14} + 11,2y = 16,8$$

$$\frac{302,4 - 246,4y}{14} + 11,2y = 16,8; \quad \frac{1(302,4 - 246,4y)}{14} + \frac{14 \cdot 11,2y}{14} = 16,8$$

$$302,4 + 89,6y = 16,8 \cdot 14; \quad 302,4 + 89,6y = 235,2$$

$$-89,6y = 235,2 - 302,4$$

$$y = \frac{-67,2}{-89,6} = 0,75; \quad y = 0,75 \text{ моль} (CO_2)$$

4) X ти (CO)ну табабыз. Ордуна койсок.

$$x = \frac{27 - 22U}{14} = \frac{27 - 22 \cdot 0,75}{14} = \frac{27 - 16,5}{14} = 0,75 \text{ моль}$$

Демек  $x=0,75$  моль CO;  $U=0,75$  моль CO<sub>2</sub>

5) Ар бир газдын массасын табабыз.

$$m(CO) = 28 \cdot 0,75 = 21 \text{ г}; \quad m(CO_2) = 44 \cdot 0,75 = 33 \text{ г.}$$

Демек аралашма

$$m(\text{ар-ма}) = m(CO) + m(CO_2) = 21 + 33 = 54 \text{ г.}$$

6) Аралашманын массалык үлүшүн табабыз.

$$\varphi(CO) = 21/54 = 0,39; \quad \varphi(CO_2) = 33/54 = 0,61.$$

Демек  $\varphi\%(CO) = 39\%$ ;  $\varphi\%(CO_2) = 61\%$ .

2-чи жол менен чыгаруу. Газдардын моль саны жана молярдык массаларынын айырмасы негизинде эсептөөлөр.

1) Газдардын орточо молярдык массасын табуу.

Берилди

$$m(\text{ар-ма}) = 54 \text{ г.}$$

$$V(\text{ар-ма}) = 33,6 \text{ л.}$$

$$V_m = 22,4 \text{ л/моль}$$

$$M(\text{орт}) - ?$$

$$M = \frac{m}{g}; \quad g = \frac{V}{V_m} \quad M = \frac{m \cdot V_m}{V};$$

$$M(\text{орт}) = \frac{54 \text{ г} \cdot 22,4 \text{ л / моль}}{33,6 \text{ л.}} = 36 \text{ г / моль}$$

2) Газдын көлөмү негизинде молярдык үлүшүн табуу.

Эгер көмүр (IV) кычкыл газы (CO<sub>2</sub>) көлөм боюнча 100% болсо, анда молярдык массалардын айырмасы 44г/моль-28г/моль = 16г/моль. Ал эми биздин шартта 36г/моль-28г/моль = 8г/моль. Демек молярдык массадагы 16г/моль айырма көмүр кычкыл газы 100% болгонго дал келет.

$$16 \text{ г/моль} - 100\% \quad x = 50\%$$

$$8 \text{ г/моль} - x\%$$

$$\text{Демек } (CO_2 + CO) = 100\% - 50\% CO_2 = 50\% CO.$$

3) Аралашманын жалпы моль саны

$$v(CO + CO_2) = 33,6 \text{ л} / 22,4 \text{ л/моль} = 1,5 \text{ моль}$$

Демек 0,75 моль CO жана 0,75 моль CO<sub>2</sub>

4) Массалык үлүшүн табуу.

$$\varpi\%(CO_2) = \frac{44 \text{ г / моль} \cdot 0,75 \text{ моль}}{54 \text{ г.}} \cdot 100\% = 61\%$$

$$\varpi\%(CO) = \frac{28 \text{ г / моль} \cdot 0,75 \text{ моль}}{54 \text{ г.}} \cdot 100\% = 39\%$$

3-чү жол. Аралашмадагы ар бир газдын көлөмүн табуу менен чыгаруу.

Берилди	$x+y=33,6 \text{л}$
$V(CO+CO_2)=33,6 \text{л}$	$\frac{28x}{22,4} + \frac{44y}{22,4} = 54 \text{г.}$
$m(CO+CO_2)=54 \text{г.}$	
$V(CO)=x \text{л}$	$x = 33,6 - y$
$V(CO_2)=y \text{л}$	$\frac{28x+44y}{22,4} = 54.$
$m(CO)=(x 22,4) \cdot 28$	
$m(CO_2)=(y 22,4) \cdot 44$	
$\underline{\underline{w(CO)-? \quad w(CO_2)-?}}$	

$$\begin{aligned} & x=33,6-y \\ & 28x+44y=54 \cdot 22,4 \\ & 28(33,6- \\ & y)+44y=54 \cdot 22,4 \\ & \frac{28x+44y}{22,4}=54. \end{aligned}$$

Хтин маанисин экинчи төндемеге койсок.

$$940,8-28y+44y=1209,6.$$

$$-28y+44y=1209,6-940,8; \quad 16y=268,8.$$

$$y = \frac{268,8}{16} = 16,8 \text{л}(CO_2); \quad x = 33,6 - 16,8 = 16,8 \text{л} CO$$

2) Арапашмадагы ар бир газдын массасын табабыз.

$$m(CO_2) = \frac{v}{v_m} \cdot m; \quad m(CO_2) = \frac{16,8 \cdot 44}{22,4} = 33 \text{г.}$$

$$m(CO) = \frac{16,8 \cdot 8}{22,4} = 21 \text{г}(CO).$$

3) Газдардын массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{ар-ма})=33 \text{г}(CO_2)+21 \text{г}(CO)=54 \text{г.}$$

$$w\%(CO_2)=61\%; \quad w\%(CO)=39\%$$

№39. Н.ш. аммиак жана көмүр (IV) кычыл газынан турган 12 л газ арапашмасынын массасы 18 г-га барабар. Арапашмада ар бир газдан канча литрден бар?

Чыгаруу:

Берилди	$x+y=12 \text{л}$
$V(NH_3)=x \text{л.}$	$17x/22,4+44y/22,4=18 \text{г.}$
$V(CO_2)=y \text{л}$	Мындан эки белгисиздүү төндеме келип чыгат.
$m(NH_3)=17x 22,4 \text{л}$	
$m(CO_2)=44y 22,4$	$\begin{cases} x + y = 12 \text{л} \\ \frac{17x}{22,4} + \frac{44y}{22,4} = 18 \text{г} \end{cases}$ анда $\frac{17x+44y}{22,4} = 18 \text{г.}$
$V(\text{ар-ма})=?=12 \text{л}$	
$m(\text{ар-ма})=?=18 \text{г}$	
$x-? \quad y-?$	$x=12-y, \text{ анда} \quad x-\text{ти койсок}$

$$\begin{aligned} & x + y = 12 \text{л} \\ & \frac{17x}{22,4} + \frac{44y}{22,4} = 18 \text{г} \quad \text{анда} \quad \frac{17x+44y}{22,4} = 18 \text{г.} \\ & x=12-y, \text{ анда} \quad x-\text{ти койсок} \end{aligned}$$

$$17x+44y=18 \cdot 22,4 \quad \text{койсок}$$

$$17(12-y)+44y=18 \cdot 22,4;$$

$$204-17y+44y=403,2$$

$$44y - 17y = 403,2 - 204; \quad 27y = 199,2$$

$$y = \frac{199,2}{27} = 7,38; \quad y = 7,38 \text{ л}(CO_2)$$

$$x = 12 - y; \quad x = 12 - 7,38 = 4,62 \text{ л}(NH_3)$$

$$\text{Жообу: } V(CO_2) = 7,38 \text{ л}; \quad V(NH_3) = 4,62 \text{ л.}$$

5. Идеалдык газ абалынын төндемеси.

$$\frac{\delta V}{T} = \frac{P_o}{T_o} \quad V\text{-газдын н.ш. көлөмү} \\ P = 101325 \text{ Па басым}$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм. Сым.мамыч}$$

$$T = 273^\circ K.$$

R-Универсалдык газ тұрактуулугу

$$V_o = \frac{VP_o T_o}{P_o(T+t)}; \quad \frac{PV_o}{T_o} = R. \quad P_o, \quad V_o, \quad T_o \quad \text{маселенин шартындағы газ параметрлері}$$

Идеалдык газ абалын мұнәздөгөн бардык параметрлер басымдын формуласына кирет.

$$P = nkT; \quad n = \frac{N}{V}; \quad P = R \frac{N}{V} \cdot T \text{ және } \frac{PV}{T} = RN$$

n-көлөм бирдигиндеги молекулалардын саны. Бул катыш 1834 ж Француз физиги Б Клайпейрон тарабынан табылған. Бул формулага газ абалынын бардык параметрлерин бириктірет. Бирок практикада колдонууга ыңгайсыз. Себеби тажрыйбада өлчөөгө мүмкүн болғон макроскопиялық өндүрткыштар басым менен көлемдөн тышкары тажрыйбада өлчөөгө болбогон молекулалардын саны да кирет. 1874 ж Д.И.Менделеев бул формулага макроскопиялық параметр болғон массасын киргизүү мене өркүндектен.

$$N = \frac{m}{m_o} \quad m\text{-газдын массасы.}$$

$$m_o\text{-бир молекуланын массасы.}$$

Буларды жогорудагы формулага койсок.

$$\frac{PV}{T} = RN; \quad \frac{PV}{T} = R \frac{m}{m_o}$$

Мында молекуланын массасын жоготуш үчүн, аны ар моль заттын массасы жана бир молдогу молекулалардын саны менен туонтабыз.

$$m_o = \frac{M}{N_A}; \quad \frac{PV}{T} = K \frac{m}{M | N_A} = KN_A \frac{m}{M};$$

$N_A$ -Авагадронун тұрактуусы Авагадронун тұрактуулугунун Больцмандын тұрактуулугуна болған көбейтүндүсү универсалдуу газ тұрактуулугу деп аталат жана R-тамгасы менен белгиленет да, бул Менделеев Клапайрондун тенденеси деп аталат.

$\frac{PV}{T} = \frac{m}{M} R$       Больцман тұрактуулугу энергиянын бирдигине (Джоулдар менен) температураны кельвиндер менен туюнтулган ошол эле температурага болғон катышы. Ал төмөнкүгө барабар.

$$R = 6,022 \cdot 10^{-23} \frac{1}{\text{моль}} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$$\text{Демек } R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

**№40.** Көмүр (II) жана көмүр (IV) кычкылынын арапашмасынын  $27^{\circ}\text{C}$  Затм. басымдагы 7,2 г массасы 2,05 л көлөмдү эзлейт.

Бул газ арапашманын 40 л-рин күйгүзүү үчүн канча көлөм кычкылтек керек?

Чыгарылышы: 1) Менделеев – Клапайрондун тенденеси боюнча газ арапашманын молярдық массасын табабыз.

Берилди

$m=7,2\text{ г}$

$R=0,083$

$T=273+27=300^{\circ}\text{K}$

$V=2,05\text{ л}$

$P=3 \text{ атм}$

$M(\text{ар-ма})=?$

$$PV = \frac{m}{M} R \cdot T; M = \frac{mRT}{PV};$$

$$M(\text{ар-ма}) = \frac{7,2 \cdot 0,083 \cdot 300}{2,053} = 28,8 \text{ г / моль}$$

2) Булардан эки белгисиздүү тенденме түзөбүз, х же У газдардын молярдық үлүшү болсо, анда массасы.

$$M(\text{CO})=28\text{ г/моль}$$

$$M(\text{CO}_2)=44\text{ г/моль}$$

$$M(\text{ар-ма})=28,8\text{ г/моль}$$

$$m(\text{CO})=28x$$

$$m(\text{CO}_2)=44y$$

$$x(\varpi)-? \quad Y(\varpi_2)-?$$

$$28x+44y=28,8$$

$$x+y=1$$

$$x=0,95 \approx 95\% \text{ CO}$$

$$y=0,05 \approx 5\% \text{ CO}_2$$


б.а.

$$x(\text{CO})=40\text{ л} \cdot 0,95=38\text{ л};$$

$$y(\text{CO}_2)=40 \cdot 0,05=2\text{ л}$$

4) Реакциянын тенденции биоюнча сарпталган күчкүлтекті табабыз.

38 л хл



2 л 1 л

Жообу 19 л  $O_2$

**№41.** 8г күчкүлтек  $28^{\circ}\text{C}$ да жана 744 мм.сым. мам-да ээлеген көлөмүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Газдын моль санын табабыз.

$$V = \frac{m}{M} = \frac{8\text{ г}}{32\text{ г/моль}} = 0,25 \text{ моль} \quad m=8\text{ г} \quad M=32\text{ г/моль} \quad V(O_2)-?$$

2. Бул газдын н.ш. көлөмүн табабыз.

$$V=v \cdot V_m = 0,25 \text{ моль} \cdot 22,4 \text{ л/моль} = 5,6 \text{ л}$$

3) Идеалдык газ абалынын тенденции менен нормалдуу эмес шарттагы көлөмүн табабыз  $T_o - 273 + 28 = 301^{\circ}\text{K}$

$$\frac{P_o V_o}{T_o} = \frac{P_1 V_1}{T_1}; \quad V_1 = \frac{P_o V_o T_1}{P T_o} = \frac{760 \cdot 5,6 \cdot 301}{744 \cdot 273} = 6,3 \text{ л}$$

**№42.** Н.ш. аммиак жана көмүр (IV) күчкүл газынан турган 12л газ аралашмасынын массасы 18 г-га барабар. Аралашмада ар бир газдан канча литр бар?

Чыгаруу

Берилиши

$$V(NH_3) = x \text{ л.}$$

$$V(CO_2) = y \text{ л.}$$

$$m(NH_3) = 17x / 22,4 \text{ л}$$

$$m(CO_2) = 44y / 22,4 \text{ л}$$

$$V(NH_3) - ? \quad V(CO_2) - ?$$

a) Тенденме түзөбүз

$$\begin{cases} x + y = 12 \text{ л} \\ 17x \cdot 12,4 + 44y / 22,4 = 18 \text{ г.} \end{cases}$$

Бул эки белгисиздүү тенденмөдөн хти таап чыгарабыз.

$$x + y = 12 \text{ л}$$

$$\frac{17x + 44y}{22,4 \text{ л}} = 18$$

$$x = 12 - y$$

$$17x + 44y = 18 \cdot 22,4;$$

$$204 - 17y + 44y = 403,2;$$

$$27y = 199,2$$

$$y = 7,38 \text{ л}(CO_2);$$

$$\text{Жообу: } 7,38 \text{ л}(CO_2);$$

$$17(12-y) + 44y = 403,2$$

$$44y - 17y = 403,2 - 204$$

$$y = 199,2 / 27 = 7,38$$

$$x = 12 - 7,38 = 4,62 \text{ л}(NH_3)$$

$$4,62 \text{ л}(NH_3).$$

## §8. Химиялық реакциялар. Химиялық тенденциялар


Химиялық кубулуштар-химиялық реакциялар деп аталат. Химиялық реакцияны химиялық формулалар жана коэффициенттер жардамы менен туонтуу – химиялық тенденциялар деп аталат.

Химиялық реакциянын тенденциясын түзүү үчүн эң мурда реакциянын сол жагына (барабардыкка чейин) реакцияга киругчук заттардын формуласы жазылып барабардык коюлгандан кийин оң жагына реакциянын натыйжасында пайда болгон жаңы заттардын формуласы жазылат. Реакциянын сол жагындагы заттардын молекуласын түзгөн атомдордун саны реакциянын натыйжасында пайда болгон заттардын молекуласындагы атомдордун санына барабар болушу үчүн коэффициенттер коюлат.

### Химиялық реакцияларды классификациялоо.


1. Реакцияга кирген жана реакцияда пайда болгон заттардын курамынын өзгөрүшүнө жарааша химиялық реакцияларды классификациялоо

1) Жөнөкөйүрөөк түзүлүштөгү бир нече заттардан татаалыраак түзүлүштөгү бир заттын пайда болушу көшулуу реакциясы деп аталат.




Эки же андан көп заттардан бир жаңы зат пайда болот.

2) Бир татаал заттан жөнөкөйүрөөк түзүлүштөгү бир нече заттын пайда болушу ажыроо реакциясы деп аталат.



Демек бир заттан бир нече жаңы зат пайда болот.

3) Жөнөкөй жана татаал заттар реакцияга кирип, реакциянын жүрүшүндө жөнөкөй зат татаал заттын курамындагы атомдордун бирин алмаштыrsa жана өзүнүн ордуна жаңы жөнөкөй зат жана жаңы татаал зат пайда болсо, алмашуу (замещание) реакциясы деп аталат.



Жөнөкөй зат жез татаал зат сымап (II) нитратынын курамындагы сымапты алмаштырды сүрүп чыгарды, натыйжада жаңы татаал зат жез (II) нитраты жана жаңы жөнөкөй зат сымап пайда болду б.а. ордун алмаштырды.

4) Эки татаал зат реакцияга кирип, курамындагы атомдордун же атомдордун тобун алмаштыруу менен жургөн реакциялар орун алмашуу (обмен) реакциясы деп аталат. Реакция натыйжасында эки жаңы татаал зат пайда болот.

$$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KJ} = \text{PbJ}_2 \downarrow + 2\text{KNO}_3$$

Түссүз	Түссүз	Сары	Түссүз
эритме	эритме	чекмө	эритме

Мында биринчиден түздардын курамындагы коргошун менен калий, же екинчиден нитро ( $\text{NO}_3$ ) тобу иод ( $\text{J}^-$ ) иону менен орун алмашуудан эки жаңы татаал зат пайда болду.

Булардын баарында реакциянын белгиси катары газ жана чекмө пайда болду, жыты жана тусу өзгөрдү.

**№43.** 6,1 кг натрий силикатын алуу үчүн курамында массалык үлүшү 0,2 кошундусу бар кремний кычкылынын рудасынан канча масса керек?

Чыгарылышы: а) Канча масса кремний кычкылы керек экенин табабыз.

$$\begin{array}{rcl} x \text{кг} & 6,1 \text{кг} \\ \text{Na}_2\text{O} = \text{SiO}_2 = \text{Na}_2\text{SiO}_3 & & x = \frac{60 \cdot 6,1}{122} = 3 \text{кг} \\ 60 \text{кг} & 122 \text{кг} & \end{array}$$

б) Бул таза кремний кычкылынын 80%ке 0,8 үлүшүн түзөт, себеби 0,2 үлүшү ар түрдүү кошунду. Кошундусу бар рудалын массасын табабыз.

$$\begin{array}{l} 3 \text{кг} (\text{SiO}_2) - 80\% \\ x \text{кг} (\text{кош}) - 100\% \end{array} \quad x = \frac{3 \text{кг} \cdot 100\%}{80\%} = 3,75 \text{кг}$$


**№44.** Жездин (II) сульфатынын 16 кг массасы бар эритмеге 4,8кг темир тарындысын салышкан. Натыйжада кандай заттар пайда болгон жана алардын массасы кандай?

Чыгарылышы: 1) Масса кг менен берилгендиңдиктен бардык бирдиктерди «кило», кмоль, кг/кмоль менен алабыз.  
Заттардын кмоль санын табабыз.

$$V(\text{CuSO}_4)=16\text{kg}(160(\text{кг}/\text{кмоль})=0,1\text{кмоль}$$

2) Реакциянын төндемесин жазып, маалыматтарды формуланын асты жана үстүнө жазып, эсептөөлөрдү темирдин кмоль саны боюнча жүргүзөбүз.

$$4,8\text{kg} \quad x\text{kg} \quad \text{уқ}$$



$$56\text{kg} \quad 152\text{kg} \quad 64\text{kg}$$

$$x = 13\text{kgFeSO}_4$$

$$y = 5,5\text{kg Cu}.$$

**№45.** Курамында 25% арапашмасы бар 640 кг темир (III) кычкылына канча көлөм (н.ш.) суутекти таасир этсе, канча масса суу алынат?

Чыгарылышы: а) Руданын курамындагы таза темир (III) кычкылынын массасын табабыз.

$$\varphi(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \varphi(\text{руды}) - \varphi(\text{ар-ма}) = 100 - 25 = 75\%$$

$$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 640\text{kg} \cdot 0,75 = 480\text{kg}$$

б) Масса кг менен берилгендиңдиктен көлөмдү м<sup>3</sup> менен алып, реакциянын төндемесин жазып эсептөөлөрдү жүргүзөбүз.

$$480\text{kg} \quad x\text{m}^3 \quad \text{уқк}$$



$$160\text{kg} \quad 67,2\text{m}^3 \quad 54\text{kg} \quad y = 162\text{kg}(\text{H}_2\text{O})$$

**№46.** Курамында 20% арапашмасы бар алюминий рудасынын 270г массасы менен реакцияга киругү үчүн канча көлөм аба(н.ш.) керек? Алынган алюминий кычкылынын моль санын тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Рудадагы таза алюминийдин массасын табабыз.

$$\varphi(\text{Al}) = 1(\text{руды}) - 0,2(\text{ар-ма}) = 0,8\text{Al}$$

$$m(\text{Al}) = 270 \cdot 0,8 = 216\text{g}(\text{Al})$$

2) Химиялык реакциянын төндемесин жазып эсептөөлөрдү жүргүзөбүз.

216г хл умол



108г 67,2л 2моль  $y = 4\text{моль } Al_2O_3$

3) Абандын көлемүн табабыз.


134,4л(O<sub>2</sub>)-21%

X л(аба)-100%  $x=640\text{л(аба)}$

**№47.** Курамында магний бар 6г аралашмага күкүрт кислотасын таасир эткенде, толук эригенде 4,48л (н.ш.) суутек алынган. Аралашманын массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Реакциянын тенденмесин жазып магнийдин массасын табабыз.

$xg \quad 4,48\text{л}$



24 г. 22,4 л

2) Аралашмадагы магнийдин массалык үлүшүн табабыз.

$\varphi(Mg)=4,8|6=0,86\text{ а.} \quad 80\% Mg$


**№48.** Натрий карбонаты жана гидрокарбонатынан турган 146г. аралашманы какшыта ысыткандан кийин 137г. калдык калган. Аралашманын курамын процент менен аныктагыла.

Чыгарылышы: 1) Анализдебиз болу азаюу 146г-137г=9г-га эмненин эсебинен болду? Натрий карбонаты ысытуудан ажырабайт. Натрий гидрокарбонаты ысытуудан ажырап, суу жана көмүр (IV) кычкыл газы белүнүп чыгат. Буу жана газ абалында. Демек, алардын массасы 9гды түзөт.

$m(H_2O+CO_2)=146\text{г(арма)}-137\text{г(калдык)}=9\text{г}$

2) Реакциянын тенденеси боюнча эсептейбиз.

$xg \quad 9g$



168г. 62г

3) Аралашманын курамын аныктайбыз.

$\varphi(NaHCO_3)=24\text{г}|146=0,64$  же 16,4%  $NaHCO_3$

$\varphi(Na_2CO_3)=100-16,4=0,836$  же 83,6%  $Na_2CO_3$


2) Реакция учурунда жылуулукту бөлүп чыгаруу же сицирип алуусу боюнча химиялык реакцияларды эки топко бөлөбүз.

I. Экзотермикалык-реакция учурунда жылуулукту сыртка бөлүп чыгаруу менен жүрүүчү реакциялар. Белүнүп чыккан

жылуулук Q(ку) менен белгиленип (+) белгиси менен жазылат.



II. Эндотермикалык –реакция учурунда жылуулукту өзүнө сицирип алуу менен жүрүүчү реакциялар сицирилген жылуулуктун саны (-) минус белгиси менен жазылат.



Реакция учурунда бөлүнүп чыккан же сицирилген жылуулуктун саны реакциянын жылуулук эффектини деп аталаат да Q(ку) тамгасы менен белгиленип, бирдиги кДж, Дж же ккал (1ккал=4,187 кДж), кал болот.

Жылуулук эффектини кошо жазылган химиялык реакциянын төндемелери термохимиялык төндемелер деп аталаат. Q-реакциянын жылуулук эффектини төндеменин оң жагына экзотермикалык плюс (+) эндотермикалык минус (-) белгиси менен жазылат. Термохимиялык төндемелерде реакцияга киругчук жана реакцияда пайда болуучу заттардын агрегаттык абалы көрсөтүлөт, себеби жылуулук эффекти реагенттердин агрегаттык абалына жараша болот.


**№49.** Магнийдин 3г массасын күйгүзгөндө 75,15 кДж жылуулук бөлүнүп чыгат. Магнийдин күйүү реакциясынын термохимиялык төндемесин түзгүлө.

Чыгаруу: 1) Магнийдин моль санын табабыз.

$$v(Mg) = m/M = 3\text{г} / 24(\text{г/моль}) = 0,125\text{моль}$$

2) Реакциянын төндемесин түзөбүз.

$$0,125\text{моль} \quad 75,15\text{кДж}$$



1моль


$$Q = \frac{1\text{моль} \cdot 75,15\text{кДж}}{0,125\text{моль}} = 601\text{кДж/моль}$$

же  $2Mg + O_2 = 2MgO + 1202\text{кДж}$

**№50.** Метил спиртинин 1кг массасы күйгөндө бөлүнүп чыккан жылуулуктун санын тапкыла. Химиялык реакциянын жылуулук эффектини 722,3кДж/моль

Чыгаруу: Реакциянын термохимиялык төндемесин жазып, пропорция менен чыгарабыз. 1кг=1000 г.

1000 г



32 г

$$Q = \frac{722,3 \text{ кДж} \cdot 1000 \text{ г}}{32 \text{ г}} = 22570 \text{ кДж}$$

**№51.** Күкүрт жана көмүрдүн 2 г аралашмасын күйгүзгөндө 6 г күкүрттүү (IV) жана көмүр (IV) кычыл газынын аралашмасы алынган. Алгачы аралашмадагы күкүрт жана көмүрдүн массасын тапкыла.

Берилди

$$m(S+C)=2\text{г}$$

$$m(S)=x\text{г}$$

$$m(C)=(2-x)\text{г}$$


$$m(SO_2+CO_2)=6\text{г}$$

$$m(SO_2)=y\text{г}$$

$$m(CO_2)=(6-y)\text{г}$$

$$x=? \quad y=?$$

1) Күкүрт жана көмүрдүн күйүү реакцияларын жазып у, х-ти таап,



$$32\text{ г} \quad 64\text{ г}$$

$$x \cdot 64 = 32 \cdot y; \quad 64x = 32y$$

$$x = 32y / 64 = 0,5y \quad \text{же} \quad y = 64x / 32 = 2x$$

6)

$$2 - x\text{ г} \quad 6 - y$$

$$44(2-x) = 12(6-y)$$

$$C + O_2 = CO_2$$

$$88 - 44x = 72 - 12y$$

$$12\text{ г} \quad 44\text{ г}$$

X-тин маанисін коюп	У-тин маанисін коюп
зсептейбиз	зсептейбиз
$88 - 44 \cdot 0,5y = 72 - 12y$	$88 - 44x = 72 - 12 \cdot 2x$
$88 - 22y = 72 - 12y$	$88 - 44x = 72 - 24x$
$-22y + 12y = 72 - 88$	$-44x + 24x = 72 - 88$
$-10y = -16$	$-20y = -16$
$y = 16 / 10 = 1,6$	$x = 16 / 20 = 0,8$
$y = 1,6\text{ г } SO_2$	$x = 0,8\text{ г } S$
$m(CO_2) = 6 - y$	$m(C) = 2 - x$
$m(CO_2) = 6 - 1,6 = 4,4$	$m(C) = 2 - 0,8 = 1,2$
$m(CO_2) = 4,4\text{ г}$	$m(C) = 1,2\text{ г}$
Текшерүү	Текшерүү
$44\text{ г } CO_2 - 12\text{ г } C$	$64\text{ г } SO_2 - 32\text{ г } S$
$4,4\text{ г } CO_2 - x\text{ г}$	$1,6\text{ г } SO_2 - x$
$x = 1,2\text{ г}$	$y = 0,8\text{ г } S$
Жообу: $0,8\text{ г } S; \quad 1,2\text{ г } C; \quad 1,6\text{ г } SO_2; \quad 4,4\text{ г } CO_2$	

Вся радость в жизни в творчестве,  
Творить –значить убивать смерт  
*P.Роллан*





## II Бөлүм

### Органикалық эмес кошулмалардын негизги класстары

#### § 9. Кычкылдар




Кычкылдар – бул кычкылтектен жана башка дагы бир элементтин атомунан турған же қурамы еки элементтен туруп анын бирөө кычкылtek болғон татаал заттар. Же болбосо бардык элементтин кычкылтектик кошулмалары кычкылдар деп аталат. Не, Ne жана Ar-дан башка бардык элементтер кычкылдарды пайда қылат. Кычкылдар туз пайда қылусуна жараза туз пайда қылбоочу жана туз пайда қылуучу кычкылдар деп чоң еки топко белүнөт. Туз пайда қылуучу кычкылдар пайда қылган затына (негиз же кислота) жана көрсөткөн химиялық касиетине (негиздик же кислоталық) жараза үчкө белүнөт.


1. Негиздик кычкылдар – суу менен реакцияга кирип негизди, кислоталар жана металл эмстердердин кычкылы менен реакцияга кирип түзду пайда қылуучу заттар. Булар кислоталық кычкыл жана кислота менен реакцияга киргендे негиздик касиетти көрсөттөт.




2. Кислоталық кычкылдар – суу менен реакцияга кирип кислотаны, негиздер жана металлдардын кычкылы менен реакцияга кирип түзду пайда қылуучу заттар.

Булар негиздик кычкыл жана негиздер менен реакцияга киргендे кислоталық касиетти көрсөттөт.






3. Амфотердик кычкылдар-чейрөнүн шартына (реакцияга киргөн заттын касиетине: кислоталык же негиздик экенинен) жараза негиздик жана кислоталык касиетті көрсөтөт. Башкача айтканда кислоталар жана негиздер менен да реакцияга кирип түзду жана сууну пайда кылуучу заттар.




Амфотердик кычкылдар суу менен түздөн түз реакцияга кирбейт.

#### 4. Кычкылдардын алынышы.

1) Жөнөкөй жана татаал заттар күйгөндө кычкылдар пайда болот.





2) Татаал заттар: негиздер, кислоталар жана түздар ажыраганда кычкылдар алынат.



**№52** Жез(I) кычкылы  $\text{Cu}_2\text{O}$  жана коргошундун  $\text{Pb}_3\text{O}_4$  кошулмасын суутек менен калыбына келтиргенде, ар бир учурда 3,6 г суу алынган. Ар бир кычкылдан канча граммдан алынганын тапкыла.


Чыгарылышы: реакциянын төндемесин жазып, 3,6 г суу пайда болушу үчүн керек болгон кычкылдардын массасын табабыз.





**№53.** Күкүрт(IV) кычкылын жөргөн басымда сууда эритишкан. Эритмеге бром түсү пайда болгонго чейин бром суусун куюшкан, кийин ага ашыгы менен алынган барий хлоридин кошушкан. Фильтрлеп жана кургаткандан кийин 23,3 г чөмөнүн массасы алышат.  $17^\circ\text{C}$ да 120,5 кПа басымда канча литр күкүрт (IV) кычкылы сууда эритилген.


Чыгаруу: 1) Бардык жүрүүчү химиялык реакциялардын төндемесин жазып, чөмөнүн массасы-молу аркылуу күкүрт (IV) кычкылынын молун табабыз.



Реакциянын жалпы схемасынын түзүп, эсептөөлөрдү жүргүзэбүз.

$$v(\text{BaSO}_4) = 23,3\text{г}/233(\text{г/мол}) = 0,1\text{ моль}$$

хмоль	0,1 моль	
-------	----------	--



2) Демек реакцияга 0,1 моль  $\text{SO}_2$  киргэн. Менделеев – Клапейрондун төндемеси боюнча  $\text{SO}_2$  нин көлөмүн табабыз.

Берилди  
 $T=273+17=290\text{K}$


$$v = \frac{vRT}{P} \quad v = \frac{0,1 \cdot 8,314 \cdot 290}{120,5} = 2,0\text{ л}$$

$P=120,5\text{ кПа.}$   
 $R=8,314.$   
 $V(\text{SO}_2)=0,1\text{ моль}$   
 $V(\text{SO}_2)?$

$$v(\text{SO}_2) = 2,0\text{ л}$$

## §10. Гидрокычкылдар-гидрооксиддер


Гидрооксид – (гидрокычкылдар)-«гидро-суу жана оксид-кычкыл» деген сөздөн алынып, кычкылдарга сууну кошуп алуу менен алынуучу заттар аталаат. Гидрооксид-гидрокычкылдын курамы кычкыл жана суудан турганга ожшойт.



Гидрокычкылдар химиялык касиетине жараша үч топко бөлүнёт.






1. Негиздер – металлдын атомунан жана бир же бир нече гидрооксид тобунаң турған татаал заттар

2-чийме




Гидрооксид – «гидро-гидрогениум-сүүткөн жана оксид»-оксигениум-кычкылтекс» деген сөздөрдөн алынып-он тобун түзөт.

Негиздер түздар, кислоталар жана кәэ бир жөнөкөй заттар менен реакцияга кирет.




Сууда эрибеген негиздер ысытканда ажырайт.




**Негиздердин алышы.** Сууда эрүүчү негиздерди (щелочторду)


А) Активдүү металлдарды сууга таасир этүү менен




Б) Активдүү металлдардын кычкылын сууга таасир этүү менен,



в) Активдүү металлдардын хлориддерин электролиздең менен,




Сууда эрибеген негиздерди туздарды щелочко таасир этүү менен алышат.







2. Кислоталар курамында метал менен орун алмашууга жөндөмдүү болгон бир же бир нече суутек атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар.

Кислоталардын курамы негиздердин курамына окшош. М.:



Структуралык формуладан көрүнүп тургандай экөөндө төң - OH тобу барга окшойт. Бирок негиздерде сууда эригенде (OH<sup>-</sup>) тобу бөлүнүп чыгып, щелочтук, кислоталарда (H<sup>+</sup>) иону бөлүнүп чыгып кислоталык касиетти көрсөтөт. Демек негиздер менен кислоталардын химиялык касиеттери бири-бирине карама-каршы болот (OH<sup>-</sup> менен H<sup>+</sup>). Кислоталар металлдар, негиздер, туздар, негиздик жана амфотердик кычкылдар менен реакцияга кирет.




Кислоталардын алышы. А) Кислоталык кычкылды сууга таасир



б) Суутекти металл эместерге




в) Кислоталарды туздарга таасир этүү



менен алышат.

3. Амфотердик гидрокычкылдар – суудагы эритмелеринде кислота жана негиз сыйктуу касиетти

көрсөтөт б.а. амфотердик. Суудагы эритмелеринде эки карма-каршы қычыл –кислоталық суутек ионун жана негиздик касиет-гидрооксид тобун алып жүргендөй болот. Бул касиеттерді реакцияга кирген заттын касиетине жараша көрсөтөт.




негиз кислоталық туз суу



кислота негиздик туз суу

Эгер негиз менен реакцияга кирип түзду жана сууну пайда кылса кислоталық же кислота менен реакцияга кирип түзду жана сууну пайда кылса негиздик касиет болот. Демек, реакцияга кирген затка жараша кислоталық жана негиздик касиетти көрсөтүүчү (бир зат) заттар амфотердик деп аталат.




кислоталық негиздик

Схемалык түрдө ушундай көрсөтүлөт.

**№54.** Күкүрт кислотасын натрий хлоридине таасир этүүдөн 73г хлордуу суутек алынган. Реакция жүргөн колбада реакциянын продукциясынан сырткары 33г натрий хлориди калган. Натрий хлоридинин реакцияга кирген процентин тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Реакцияга кирген хлориддин массасын табабыз.



2) Хлориддин жалпы массасын табабыз.

$$m(\text{NaCl}) = 117 \text{ г} + 33 \text{ г (ашыкча)} = 150 \text{ г}$$

3) Реакцияга кирген хлориддин массасын табабыз.

$$\varphi(\text{NaCl}) = 117 \text{ г} / 150 \text{ г} = 0,78 \text{ же } 78\%$$

**№55.** Натрийдин 69 г массасын 224г суу менен реакцияга киргендөн кийинки алынган эритменин проценттик

концентрациясын аныктагыла. Мында қанча көлөмдөгү (н.ш.) сүүтек пайда болот?

Чыгаруу: 1) Химиялык реакциянын төндемесин жазып, табылууучу заттардын формуласынын үстүнө белгисиздерди, астына моль санын, молярдык массасын жана массаларын жазып эсептөөлөрдү жүргүзөбүз.

69г	хг	ул
$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow$	$x = 120g NaOH$	
2 моль	2 моль	1 моль $y = 33,6H_2$
23г / моль	40г / моль	22,4л / моль
46г	80г	22,4л

Демек реакцияда натрий жегичи пайда болуп, эритмеден (33,6л), 3г сүүтек газ абалында чыгып кетет.

2) Эритменин жалпы массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = m(Na) + m(H_2O) = 69 + 224 = 293\text{г}$$

$$m(\text{эрит}) = 293\text{г} - 3\text{г}(H_2) = 290\text{г}$$
 эритме

3) Эритменин процентин табабыз.

$$\varphi(NaOH) = 120\text{г}(NaOH)/290\text{г}(эрите) = 0,4135$$

$$\text{б.а. } \varphi\%(NaOH) = 41,35\%$$

Жообу:  $\varphi(NaOH) = 41,35\%$ ;  $v(H_2) = 33,6\text{л}$

## § 11. Туздар

Туздар металлдын атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал заттар. Туздардын курамын анализдесек негиздердин курамындағы металл менен кислотаның курамындағы кислота калдығы биригип жаңы затты пайда кылганга окшойт.



негиз кислота туз суу


Негиздер менен кислоталар реакцияга кирип түзду жана сууну пайда кылган реакциялар нейтралдашуу реакциясы деп аталат б.а. туздар нейтралдашуу реакциясынын бирден бир продуктасы.

1. Туздар негиздердин жана кислоталардын негиздүүлүгүнө, алардын кандай металлдар жана кислота


калдықтарына алмашып пайда кылган түздарына жарапа классификацияланат.

### 3-чишім


Орто (нормалдуу) туз:  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ;  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ;  $\text{FeS}$




1. Орто түздар – кислотадагы суутектин атомдору толугу менен металлга жана негиздердеги гидрооксид (-OH) топтору толугу менен кислота калдығы менен толук орун алмашуудан пайда болгон зат катары кароого болот.



2) Кычкыл(гидро)туз – көп негиздүү кислоталардын суутек атомдору металлдар менен толук эмес орун алмашуудан пайда болот.




3) Кош туз – кислотадагы суутектин атомдору эки түрдүү металлдардын атому менен орун алмашуудан пайда болот.



4) Негиздик (гидроксо) туз – көп негиздүү негиздердин курамындағы гидрооксо (-OH) тобу кислота калдығы менен толук эмес орун алмашуудан пайда болот.






5) Арапаш туз – көп негиздүү негиздеги гидрооксо тобу эки түрдүү кислота калдығы менен орун алмашуудан пайда болот.



6) Комплекстик туз координациялык байланыштын натыйжасында пайда болот. Анда сырткы сфера  $K_3$ , ички сфера  $[Fe(CN)_6]$ ; комплекс пайда кылуучу – Fe; лиганд- $(CN)_6$ ; жана координациялык сан-6 болот.  $MK_3[Fe(CN)_6]$

Мындан сырткары кристаллогидраттар бул курамында кристаллдашкан суусу бар туздар  $M.: CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ;  $FeSO_4 \cdot 7H_2O$  ж.б.

2. Туздардын химиялык касиеттери. Туздар кислоталар, щелочтор жана бири-бири менен эриген жана балкып эриген абалда реакцияга киришет. Көпчүлүк туздар термикалык ажыроого учурдайт.




3. Туздардын классификациясы: а) Сууда эригичтиги боюнча: сууда жакшы эрүүчүлөр ( $NaCl$ ), аз эрүүчүлөр ( $CaSO_4$ ) жана практика жүзүндө сууда эрибөөчүлөр ( $AgCl$ )

б) Электролиттик диссоциациясының күчү боюнча; күчтүү жана начар электролиттер


в) пайда болгон курамы боюнча: күчтүү негиз-күчтүү кислотадан: күчтүү негиз – начар кислотадан, начар негиз-күчтүү кислотадан ( $\text{NaCl}$ ) жана начар негиз-начар кислотадан ( $\text{CuF}_2$ ;  $\text{Al}_2\text{S}_3$ ) пайда болгон түздар деп бөлүнүшет.

4. Түздардын алышы. Эки реагенттин өз ара таасир этишүүсүнөн түздардын алышы




1) Металл эместерди – металлдарга, негиздерге жана түздарга:





2) Кислоталык кычкылды-негиздик кычкылга, негиздерге жана түздарга



3) Кислоталарга металлдарды, негиздик кычкылдарды, негиздерди жана түздарды



4). Түздарга металлдарды, негиздерди, түздарды таасир этүүдөн алышат.





Органикалық эмес кошулмалардың негизги класстары ортосундагы байланыштар.

**№56.** Органикалық эмес кошулмалардың ортосундагы тәмөнкү генетикалық байланышты ишке ашырғыла.

а) Цинк → калий цинкатының тетрагидрооксаты → цинк хлориди → цинк гидрокычкылы → цинк кычкылы → натрий цинкаты.

б) Темир → темир (II) хлориди → темир (II) гидрокычкылы → (темир (III) гидрокычкылы → темир кычкылы → темир.

в) Фосфор → фосфор пентакычкылы → орто фосфор кислотасы → кальцийдин дигидрофосфаты → кальцийгидрофосфаты → кальций фосфаты.

**№57.** Күкрт кислотасынын 49 г массасына 20 г натрий гидрокычкылын кошушкан. Алынган эритмени буулантканда кандай туз алышан.


Чыгарылышы: 1) Ар бир заттын моль санын табабыз.

$$v(H_2SO_4) = 49\text{г}/98(\text{г/моль}) = 0,5\text{моль}$$

$$v(NaOH) = 20\text{г}/40(\text{г/моль}) = 0,5\text{моль}$$

2) Реакциянын теңдемесин жазып алышан тузду аныктайбыз.

$$0,5\text{моль} \quad x\text{моль}$$



**№59.** Калийдин хлоридинин 0,22 г массасы бар эритмеге 2 г күмүш нитраты бар эритмени кошушкан. Кандай канча масса чөкмө алышан? Эритмеде кандай заттар бар?

Чыгарылышы: 1) Ар бир заттын моль санын аныктайбыз.

$$v(KCl) = 0,22\text{г}/74,5(\text{г/моль}) = 0,003\text{моль}$$

$$v(AgNO_3) = 2\text{г}/169(\text{г/моль}) = 0,012\text{моль}$$

2) Реакциянын теңдемесин жазып, реакцияда пайда болгон жана ашып калған заттардын моль санын таап, анан массасын аныктайбыз.

$$0,003 \quad 0,012 \quad 0,003 \quad 0,003$$



$$1\text{моль} \quad 1\text{моль} \quad 1\text{моль} \quad 1\text{моль}$$

Эсептөөлөрдү калий хлориди (0,003 моль) менен жүргүзөбүз, себеби ал толук реакцияга кирет. Күмүш нитраты (0,012 моль) ашыгы менен алышан, анын (0,012 - 0,003 = 0,009 молу) 0,009 молу ашып калат. Реакцияда 0,003 моль. KNO<sub>3</sub> жана 0,003 AgCl пайда болот.

3) Ар бир туздун масасын табабыз.

$$m(AgCl) = 0,003\text{моль} \cdot 143,5\text{г/моль} = 0,4305\text{г}$$




$$m(AgNO_3) = 0,009\text{моль} \cdot 170\text{г/моль} = 0,1530\text{г}$$

$$m(KNO_3) = 0,003\text{моль} \cdot 101\text{г/моль} = 0,309\text{г}$$

**№60.** Темир (II) жана коргошун (II) карбонаттарын ысытканда 0,9 моль көмүр (II) кычкыл газы пайда болот. Ажыроодон пайда болгон кычкылдары күкүрт кислотасы менен иштешкенде 151,6 г сульфаттын чөкмөсү пайда болот.

Алгачкы карбонаттардын массасын жана массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: Карбонаттарды ысытуу жана ага күкүрт кислотасын таасир этип, сульфаттардын пайда болуу реакциясын жазабыз.



2) Пайда болгон сульфаттардан коргошун сульфаты чөкмөнү пайда кылат. Демек 151,6г чөкмө коргошун сульфаты болот. Анын моль санын табабыз.

$$v(\text{PbSO}_4) = 151,6\text{г} / 303,2\text{г/моль} = 0,5\text{моль}$$

3) Формуладан (б) көрүнүп тургандай 0,5 моль  $\text{PbCO}_3$  кө дал келсе, ал ажыраганда 0,5 моль  $\text{CO}_2$  пайда болот.

4) Карбонаттар ажыраганда 0,9 моль  $\text{CO}_2$  пайда болгон болсо, анын 0,5 молу коргошун карбонатына ( $0,9\text{моль} - 0,5\text{моль}$ )  $(\text{PbCO}_3) = 0,4\text{ моль}$  ( $\text{FeCO}_3$ ) кө дал келет.

5) Карбонаттардын массасын табабыз.

$$m(\text{PbCO}_3) = 0,5\text{моль} \cdot 267\text{г/моль} = 133,5\text{г}$$

$$m(\text{FeCO}_3) = 0,4\text{моль} \cdot 116\text{г/моль} = 46,4\text{г}$$

6) Аралашманын жалпы массасын жана заттардын массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{ар-ма}) = 133,5\text{г} (\text{PbCO}_3) + 46,4\text{г} (\text{FeCO}_3) = 180\text{г}$$

$$\varphi(\text{PbCO}_3) = 133,5\text{г} / 180\text{г} = 0,142 \text{ же } 74,2\%$$

$$\varphi(\text{FeCO}_3) = 46,4\text{г} / 180\text{г} = 0,258 \text{ же } 25,8\%$$




Жообу: 133,5г ( $\text{PbCO}_3$ ); 74,2%; 46,4г ( $\text{FeCO}_3$ ); 25,8%

**№61.** Фосфор кислотасынын 19,6 г массасы бар эритмеге 2,2 г натрий гидрокычкылын кошушкан. Алынган эритмени бууландырышкан. Кандай туз, канчалык санда алынганын аныктагыла.



Чыгаруу: 1) Реакцияга катышкан фосфор кислотасы менен натрий гидрокычкылынын моль сандарын таап, алардын туз пайда кылуудагы молярдык катышын аныктайбыз.

$$v(H_3PO_4) = \frac{19,6\text{г}}{98\text{г/моль}} = 0,2\text{моль}; v(NaOH) = \frac{22\text{г}}{40\text{г/моль}} = 0,55\text{моль}$$



2) Реакциянын төндемесин жазып, пайда болгон туздардын курамын аныктайбыз да кислота менен щелочтун молярдык катышын табабыз.



Реакцияда көрүнүп турғандай кислота менен щелочтун молярдык катышы 1:1 болсо бир, 1:2 болсо бир жана эки; 1:3 болсо эки жана үч сүүтек орун алмашкан фосфор кислотасынын натрий тuzu дигидро жана гидро, орто фосфаттары пайда болот. Маселенин шарты боюнча  $0,2:0,55=1:2,75$  б.а. 1:3 катыштан аз, демек экөө жана үчөө орун алмашкан фосфор кислотасынын натрий туздары гидро жана ортофосфаттар пайда болот.



ашып калат, ал болсо экөө орун алмашкан  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  менен реакцияга кирип 0,15 моль үчөө орун алмашкан  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  орто фосфат пайда болот.



Жообу: 0,15 моль  $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ; 0,05 моль  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$

# Математикалык ой жүгүртүүсүз химиядан маселе чыгарууга болбайт

Автор

## III бөлүм

### Эквиваленттер закону

#### § 12. Эквиваленттер закону жана аларга маселелер чыгаруунун усулу

1. Шарттуу бөлүкчө – бул чыныгы (реалдык) бөлүкченүн ар кандай түрү: атомдор, молекулалар, иондор, электрондор, атомдордун тобу (группасы) жана шарттуу түрдө мындай бөлүкчөлөрдүн болушу. Эң кичинекей бөлүкчөлөр – сүтектин атому, сүтектин иону-протон, электрон химиялык реакцияларда чыныгы бөлүкчөлөр бири-бирине таасир этишет, өзүнүн бөлүкчөлөрү же электрондору менен алмашышат. Химиялык реакциялардагы эң кичинекей бөлүкчө – бул эквиваленттер болот. Эквиваленттердин молдук катышы дал келсе, реакция аягына чейин жүрүп, реакция кирген заттар бири-бирине карата ашыкча болбайт, толук реакциялашат.

5-чийме



**Эквивалент** Э- бул заттын чыныгы же шарттуу бөлүкчөсү, ал алмашууга, кошулууга, бошоп чыгууга, ошондой эле башка үлгүдө кислоталык, негиздик же иондук алмашуу реакцияларында суутектин бир ионуна тең келген, мааниси боюнча ага барабар болгон, ал эми кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларында бир электронго дал келген бөлүкчө (ошол бөлүкчөнүн массасы) болот.

$$M: \text{Э}(\text{Ca})=1/2\text{Ca}; \quad \text{Э}(\text{Al}^{3+})=1/3\text{Al}^{3+}; \quad \text{Э}(\text{H}_2\text{SO}_4)=1/2\text{H}_2\text{SO}_4.$$

$$\text{Э}(\text{Al(OH)}_3)=1/3 \text{ Al(OH)}_3; \quad \text{Э}(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)=1/6\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7.$$

Жалпысынан  $\text{Э}(x)^1\text{Zx}$  болот.

**Z-параметри** – эквиваленттик сан же эквиваленттүүлүктүн саны. Ал  $x$  затынын канча эквивалент экенин көрсөтөт, шарттуу түрдө бул заттын бир формулалык бирдигинде канча эквивалент бар экенин көрсөтөт.

Эквиваленттик сан (эквивалент) так ситуацияда – кырдаалда гана аныталат.

(Схема 5) JUPAK эрежеси боюнча эквиваленттик сан  $Z$  менен кошо эквиваленттик фактору колдонулат.

## 2. Эквиваленттер закону (В.Рихтер 1792)

Химиялык реакцияга кирген заттын массалары алардын эквиваленттерине түз пропорциялаш болот б.а. бири-бирине эквиваленттеринин массасы сыйктуу катышат.  $m_1$  жана  $m_2$  аракеттенишкен заттардын массалары  $\text{Э}_1$  жана  $\text{Э}_2$  аракеттенишкен заттардын эквиваленттери. Эквиваленттик фактору ( $Z$ ), бул сан реалдык бөлүкчөнүн кайсы үлүшү (бөлүгү) суутектин бир ионуна же бир электронго эквиваленттүү экенин көрсөтөт.

Эквиваленттик санды аныктоо.

$\text{Э(элем)} = \frac{A}{B}$  I. Жөнөкөй зат үчүн химиялык элементтин эквиваленти бул суутектин массасынын бир бирдиги же кычкылтектин массасынын сегиз бирдиги менен биригүүчү же ошол сан менен кошулмаларда орун алмашуучу масса болот.

A-элементтин атомдук массасы. B-ошол элементтин атомунун валенттүүлүгү.

$$M: \text{Э}(Fe) = \frac{A}{B} = \frac{56}{3} = 18,7 \quad A = M(Fe) = 56 \quad B = \text{Шолса}$$

Зат



$$M(\text{э}) = \frac{M}{B \cdot n}$$

**II Татал зат учун:** М-заттын молярдык массасы В-элементтин же функционалдык топтун валенттүүлүгү, н-молекуладагы элементтин же функционалдык топтун саны.

**2.  $M(\text{э})$ -кычкыл** кычкылдын молярдык ( $M$ ) массасынын курамындагы элементтин атомунун санын<sup>(n)</sup> ошол


элементтін кычкылдагы валенттүүлүгүнө (B) көбейткөн көбөйтүндүсүнө бөлгөнгө барабар.
M(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )=102 г/моль
n(Al)=2
B(Al)=III

M(э)-?

$$M(\text{э}(Al_2O_3)) = \frac{102}{2 \cdot 3} = 17 \text{ г / моль}$$

**№62.** Барий кычкылы кислотада эриген. Металлдын кычкылынын эквиваленттик молярдык масасы металлдын жана кычкылтектин эквиваленттик молярдык массаларынын суммасыга барабар экенин далилдегиле.

Чыгарылышы: 1) Реакциянын төңдемесин жазып, барий кычкылынын эквиваленттик молярдык массасын табабыз.



Берилди

M(BaO)=137 г/моль

B(Ba)=II

n(Ba)=1

M(э(BaO))-?

$$M(\text{э}(BaO)) = \frac{M(BaO)}{B \cdot n} = \frac{137}{2 \cdot 1} = 68,5 \text{ г / моль}$$

2) Барийдин жана кычкылтектин эквиваленттик молярдык массаларын таап, аларды суммалайбыз.

a) Барий үчүн

$$M(\text{э}(Ba)) = \frac{M(Ba)}{B \cdot n} = \frac{137}{2 \cdot 1} = 68,5 \text{ г / моль}$$

b) Кычкылtek үчүн

$$M(\text{э}(O)) = \frac{M(O)}{B \cdot n} = \frac{16}{2 \cdot 1} = 8 \text{ г / моль}$$

$$M(\text{э}(BaO)) = M(\text{э}(Ba)) + M(\text{э}(O)) = 68,5 + 8 = 76,5 \text{ г / моль}$$

**№63.** Металл күйгөндө 9,43 г анын кычкылы алынган. Металлдын кычкылынын эквиваленттик молярдык масасы 17 г/моль. Металлдын канча массасы реакцияга кирген?

Чыгарылышы: 1) Металлдын эквивалентинин молярдык масасын табабыз.

Берилди

M(э(Me<sub>x</sub>O<sub>y</sub>))=17 г/моль

M(э(O))=8 г/моль

M(э(Me))-?

$$M(\text{э}(Me)) = M(\text{э}(Me_xO_y)) - M(\text{э}(O)) = 17 - 8 = 9 \text{ г / моль}$$

Кычкылтектин эквивалентинин молярдык масасы =8 г/моль

2) Эквиваленттер закону буюнча реакцияга киргөн металлдын массасын табабыз.

Берилди

$$M(\text{э}(Me_xO_y)) = 9,43 \text{ г}$$

$$M(\text{э}(Me)) = 9 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{э}(Me_xO_y)) = 17 \text{ г/моль}$$

$$M(Me) - ?$$

$$\frac{m(Me_xO_y)}{M(\text{э}(Me_xO_y))} = \frac{m(Me)}{m(\text{э}(Me))};$$

$$m(Me) = \frac{m(Me_xO_y) \cdot m(Me)}{M(\text{э}(Me_xO_y))}$$

$$m(Me) = \frac{9,43 \text{ г} / \text{моль}}{17 \text{ г} / \text{моль}} = 4,89 \text{ г}$$

3)  $M(\text{э}(кислота))$ -кислотанын молярдык массасын анын негиздүүлүгүнө б.а. металл менен орун алмашууга жөндөмдүү болгон сүүтөк атомунун санына бөлгөнгө барабар.

Чыгарылышы:


$$M(H_3PO_4) -$$

$$98 \text{ г/моль}$$

$$n(H) = 3$$

$$B(H) = I$$

$$M(\text{э}(H_3PO_4)) - ?$$



$$M(\text{э}(H_3PO_4)) = \frac{M(H_3PO_4)}{B \cdot n};$$

$$M(\text{э}(H_3PO_4)) = \frac{98 \text{ г/моль}}{1 \cdot 3} = 32,7 \text{ г/моль}$$

**№ 64.** Металлдын 2,50 г массасы күйгөндө 4,72 г қычыл пайда болгон. Металлдын эквиваленттик молярдык массасын тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Реакциянын төндемесин жазып, қычылтектин эквиваленттин табабыз.



Бул қычылдануу-кабылына келүү реакциясы. Ошондуктан қычылтектин эквиваленттик молярдык массасын табабыз.

$$O_2 + 4 e^{-} = 2O^{2-}; f = 1/4; M(\text{э}(O_2)) = 1/4 O_2 = 32/4 = 8 \text{ г/моль}$$

б) Эквиваленттер закону буюнча металлдын эквивалентинин молярдык массасын табабыз.

$$\begin{array}{l} M(Me)=2,50 \text{ г} \\ M(\text{э}(O_2))=8 \text{ г/моль} \\ m(O_2)=(4,72-2,5) \text{ г} \\ \hline M(\text{э}(Me))-? \end{array}$$

$$\frac{m(Me)}{m(O_2)} = \frac{M(\text{э}(Me))}{M(\text{э}(O_2))};$$

$$M(\text{э}(Me)) = \frac{m(Me) \cdot M(\text{э}(O_2))}{m(O_2)}$$

$$M(\text{э}(Me)) = \frac{2,50 \text{ г} \cdot 8 \text{ г/моль}}{(4,72 - 2,5) \text{ г}} = 9 \text{ г/моль}$$

4) **M(э(негиз))-негиздин молярдык массасын** курамындагы гидрокычыл тобунун (ионунун) санына (б.а. негиздүүлүгүнө) бөлгөнгө барабар. M:  $\text{Al}(\text{OH})_3$

Берилди

$$M(\text{Al}(\text{OH})_3) = 78 \text{ г/моль}$$
 $n(\text{OH}) = 3$

$B(\text{OH}) = I$

$M(\text{э}(\text{Al}(\text{OH})_3))-?$

$$M(\text{э}(\text{Al}(\text{OH})_3)) = \frac{78 \text{ г/моль}}{3} = 28 \text{ г/моль}$$

5) **M(э(туз))-туздин молярдык массасын (M)** анын курамындагы металлдын атомунун санын валенттүүлүгүнө көбөйткөн көбөйтүндүгө бөлгөнгө барабар. M:  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Берилди

$$M(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 342 \text{ г/моль}$$

$n(\text{Al}) = 2$

$B(\text{Al}) = III$

$M(\text{э}(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3))-?$

$$M(\text{э}(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)) = \frac{M(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)}{B \cdot n}$$

$$M(\text{э}(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)) = \frac{342 \text{ г/моль}}{3 \cdot 2} = 57 \text{ г/моль}$$

**№ 65.** Эки хлориддин курамында 73,86% жана 84,96% металл бар. Ар бир кошулмадагы металлдын эквиваленттик молярдык массасын аныктагыла.

Чыгарылышы: 1) Биринчи хлориддеги хлордун массасын табабыз. Эгер хлорид 100 г болсо, 73,86 г металл, 26,14 г хлор болот. б.а.

$m(\text{хлор}) = 100 \text{ г}(\text{хлорид}) - 73,86 \text{ г}(\text{металл}) = 26,14 \text{ г хлор.}$  Хлор ионунун эквиваленттик молярдык массасы 35,5 г/моль. Анда эквиваленттер закону боюнча

$$\frac{m(M_1)}{M(\text{э}(M_2))} = \frac{m(Cl^-)}{M(\text{э}(Cl^-))}; \quad M(\text{э}(Me_1)) = \frac{m(Me_2) \cdot M(\text{э}(Cl^-))}{m(Cl^-)}$$

$$M(\text{э}(Me)) = \frac{73,86 \cdot 35,5 \text{г / моль}}{26,14 \text{г}} = 100,0 \text{г / моль}$$

2) Экинчи металлдын эквиваленттик молярдык массасын табабыз.

$$m(Cl^-)m(\text{хлорид}) - m(\text{металл}) = 100 - 84,96 = 15,04 \text{г}$$

$$M(\text{э}(Me_2)) = \frac{84,96 \cdot 35,5 \text{г / моль}}{15,04 \text{г}} = 200,5 \text{г / моль}$$

**№66.** Металлдын эквивалентинин молярдык массасы 65,67г/моль. Бул металлдын кычкылындагы металлдын массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) 100 г кычкылда тәг металл бар болсо, калганы (100- $\omega$ )г кычкылтект болот. Эквиваленттер закону боюнча

Берилди

$m(Me)$ - тәг

$M(\text{э}(Me))$ -65,57г/моль

$m(o)$ -(100- $\omega$ )г

$M(\text{э}(o))$ -8г/моль

$\omega(Me)$ -?

$$\frac{m(Me)}{m(o)} = \frac{M(\text{э}(Me))}{M(\text{э}(o))},$$

$$m(Me) = \frac{m(o) \cdot M(\text{э}(Me))}{M(\text{э}(o))}$$

$$m(Me) = \frac{(100 - \omega) \cdot 65,67 \text{г / моль}}{8 \text{г / моль}} = \omega(\text{металл})$$


$$8 \cdot \omega = 65,67(100 - \omega); \quad 8\omega = 6567 - 65,67\omega$$

$$8\omega + 65,67\omega = 6567; \quad 73,67\omega = 6567.$$

$$\omega = \frac{6567}{73,67} = 89,14\% \quad \text{Жообу: } \omega(Me) = 89,14\%.$$

**№67.** Металлдын 1,0г массасы 8,89г галоген менен же 1,78г күкүрт менен реакцияга кирет. Металлдын кычкылдануу даражасы галогенидде жана сульфидде да бирдей болсо, галогенди жана металлды аныктагыла. Реакциянын төндемелерин жазыла.

Чыгаруу: 1) Күкүрттүн эквиваленттик молярдык массасын табабыз.



2) Металлдын эквиваленттик молярдык массасын аныктайбыз.

$$\frac{m(Me)}{m(S)} = \frac{M(\text{э}(Me))}{M(\text{э}(S))}; \quad M(\text{э}(Me)) = \frac{m(Me) \cdot M(\text{э}(S))}{m(S)};$$


$$M(\text{э}(S)) = \frac{1g \cdot 16g/\text{моль}}{1,78g} = 9g/\text{моль}$$

3) Металлдын молярдык массасын жана өзүн табабыз.

$$M(\text{э}(Me)) = \frac{M(Me)}{Z} \text{ же } M(\text{э}(Me)) = M(Me)of$$

$$\text{Мындан } M(Me) = \frac{M(\text{э}(Me))}{f};$$

Металлдын кычкылдануу процессии



$$M(Me)=9/f=9/1/n = 9n \text{ болот}$$

Тандоо жолу менен  $n=1,2,3$  болсо,

$$\left. \begin{array}{l} n=1 \quad M=9g/\text{моль} \\ n=2 \quad M=18g/\text{моль} \end{array} \right\} \text{Мындаи металл жок}$$

$n=3 \quad M=27g/\text{моль}$  Бул алюминий.

4) Галогендин эквиваленттик молярдык масасын табабыз.

$$\frac{m(Me)}{m(\text{гал})} = \frac{M(\text{э}(Me))}{M(\text{э}(\text{Гал}_2))}; \quad M(\text{э}(\text{Гал}_2)) =$$

$$= \frac{8,89g \cdot 9g/\text{моль}}{1g} = 80,2g/\text{моль}$$

5) Галогендин

эквиваленттик молярдык массасын галоген мөнөн күкүрттүн массаларынын катышынан тапса болот.

$$\frac{m(z)}{m(s)} = \frac{M(\text{э}(z))}{M(\text{э}(s))} \quad M(\text{э}(\Gamma_2)) \frac{m(z) \cdot m(\text{э}(s))}{m(s)}$$

$$M(\text{э}(z)) = \frac{8,89g \cdot 16g/\text{моль}}{1,78g} = 80,0g/\text{моль}$$

в) Эми галогендин молярдык массасын жана галогендин өзүн табабыз.

$$\text{F}_2 + 2 \bar{e} = 2\Gamma^-; \quad f=1/2 \text{ анда}$$

$$M(\Gamma) = \frac{M(\text{э}(\Gamma))}{f} = 80(\text{г/моль})/1/2 = 80 \cdot 2 = 160 \text{ г/моль}$$

$M(\text{э}(g)) = 160 \text{ г/моль}$ . Бул бром.

7) Алюминийдин күкүрт жана бром менен болгон өз рәракеттенишүү реакциясынын төндемесин жазабыз.



**III Газ абалындагы заттар үчүн** газдын молдук эквиваленттик көлөмү деген түшүнүк колдонулат. Бул үчүн эквиваленттик санды билүү керек.  $M$ : Суутектин ионунун калыбына келүү реакциясында  $2\text{H}^+ + 2 e^- = \text{H}_2 \uparrow$ . Мында суутектин эквиваленти бул анын молекуласынын жарымы болот. Ошондуктан  $V_m(\text{э}(\text{H}_2)) = 1/2$ ; Суутектин бир моль эквиваленти н.ш.

$$V_m(\text{э}(\text{H}_2)) = 22,4 \text{ л/2} = 11,2 \text{ л/моль}$$

$$\text{Кычкылтект үчүн } O_2 + 4 e^- = 2O$$

$$V_m(\text{э}(\text{O}_2)) = 1/4 O_2 : V_m(\text{э}(\text{O}_2)) = \frac{22,4 \text{ л / моль}}{4} = 5,6 \text{ л / моль}$$

Ошондуктан ар кандай газ үчүн

$$V_m(\text{э}(g)) = V_m(1/2(gaz)) = V_m(\text{газ})/z$$

**№68.** Металлдын 0,24г массасы кислотадан 221 мл(н.ш.) суутекти сүрүп чыгарып, кычкылдануу даражасы +2 болгон ионду пайда кылат. Металлдын молярдык массасын тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Эквиваленттер закону боюнча суутектин массасын жана анын эквиваленттик молярдык массасын керектүү көлөм менен алмаштырабыз. Суутектин бир моль эквивалентинин көлөмү 11200 мл(н.ш.). Анда

$$\begin{array}{l} \text{Берилди} \\ V_m(\text{э}(\text{H}_2)) = 11200 \text{ мл} \\ m(Me) = 0,24 \text{ г} \\ V_o(\text{H}_2) = 221 \text{ мл} \\ M(\text{э}(Me)) = ? \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{m(Me)}{M(\text{э}(Me))} = \frac{V_o(\text{H}_2)}{V(\text{э}(\text{H}_2))}; \\ M(\text{э}(Me)) = \frac{m(Me) \cdot V(\text{э}(\text{H}_2))}{V_o(\text{H}_2)} \end{array} \right.$$

$$M(\text{э}(Me)) = \frac{0,24 \text{ г} \cdot 11200 \text{ мл / моль}}{221 \text{ мл}} = 12,16 \text{ г / моль}$$

2) Металлды аныктайбыз. Мындаи металл, +2кычкылдануу даражасын көрсөтсө, анын молярдык массасы.



$$M(Me) = M(\text{э}(Me)) \cdot V = 12,16 \cdot 2 = 24,32 \text{ г/моль}$$

В-металлдын валенттүүлүгү б.а. +2 кычкылдануу даражасы (+2 иону)

Бул  $M(Me)=24,32 \text{ г/моль}$ . Магний болот.

**№69.** Металлдын 1,308г массасын кислотада эриткенде 0,448л (н.ш.) суутек пайда болот. Бул металлды аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Химиялык реакциянын иондук төндемесин жазып, эквиваленттүүлүк санын табабыз.



2) Эквиваленттер закону боюнча 1 моль эквивалент реагент 1 моль эквивалент реакциянын продуктасын пайда кылат. Б.а.  $v(\text{э}(Me)) = v(\text{э}(H_2))$  болот. Суутектин эквиваленттик молярдык көлемү

$$Vm(\text{э}(H_2)) = 22,4(\text{л/моль}) / 2 = 11,2 \text{ л/моль}$$

$$\text{Анда } g(\text{э}(H_2)) = \frac{V(H_2)}{Vm(\text{э}(H_2))} = \frac{0,448 \text{ л}}{11,2 \text{ л/моль}} = 0,04 \text{ моль}$$

$$\text{Демек } g(\text{э}(Me)) = 0,04 \text{ моль}$$

$$m(\text{Me}) = m(\text{э}(Me)) \cdot m(\text{э}(Me)) \text{ мындан}$$

$$M(\text{э}(Me)) = \frac{1,308 \text{ г}}{0,04 \text{ моль}} = 32,7 \text{ г/моль}$$




$$\text{Тандоо усулу менен } M(\text{э}(He)) = M(Me) / Z$$

$$\text{анда } M(Me) = Z \cdot M(\text{э}(Me)) = n \cdot M(\text{э}(Me));$$

$$n=1 \text{ болсо, } M(Me) = 32,7 \text{ г/моль. Мындаи металл жок.}$$

$$n=2 \text{ болсо, } M(Me) = 65,4 \text{ г/моль. Бул цинк.}$$

IV. Кычкылдануу-калыбына келүү процесстеринде



Бул жарым реакцияларда катышкан электрондордун саны боюнча эквиваленттүүлүк санын табабыз.

$$Z(Cr_2O_7^{2-}) = 6; \quad Z(Cr^{3+}) = 3; \quad Z(Cl^-) = 1; \quad Z(Cl_2) = 2;$$

Эми эквиваленттерди табабыз.

$$\text{Э}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 1/6 \text{ Cr}_2\text{O}_7^{2-}; \quad \text{Э}(\text{Cr}^{3+}) = 1/3 \text{ Cr}^{3+} \text{ ж.б.}$$

Ушул иондор кирген заттар үчүн эквиваленттерди табабыз.

$$\text{Э}(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 1/6 \text{ K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7; \quad \text{Э}(\text{CrCl}_3) = 1/3 \text{ CrCl}_3$$

Кычкылдануу, калыбына келүү реакцияларында эквиваленттүлүк саны калыбына келтиргичтин бир формулалык бирдиги берген же кычкылдандыргычтын бир формулалык бирдиги кабыл алган электрондун саны менен аныкталат. Эквиваленттик сан жана заттын эквиваленти (иондун) так реакцияларда практика жүзүндө заттын саны (молу) жана заттын массасы (грамм) менен аныкталат. Бир моль эквивалент 0,012кг көмүртектин (12) изотобу канча атомду кармаса ошончо эквивалент болот.

Эквиваленттин массалык үлүшү деп эквиваленттин молярдык массасын же эквиваленттик массасын айтабыз. х-заттын эквиваленттик молярдык массасы  $M(1/z(x))$  менен белгиленет. Конкреттүү реакцияларда ал ар дайым бул заттын молярдык массасынан 2 эсэ аз болот.

$$M(\text{Э}(\alpha)) = M(1/2(x)) = M(x)/z$$

Эквиваленттик молярдык массасын бирдиги г/моль менен өлчөнөт. Жогорудагы мисалдар үчүн эквиваленттик молярдык массалар.


$$M(\text{Э}(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)) = M(1/5 \text{ K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 294/6 = 49 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{Э}(\text{CrCl}_3)) = M(1/3 \text{ CrCl}_3) = 158,5/3 = 52,83 \text{ г/моль}$$

Реалдуу жана шарттуу бөлүкчөлөр жана заттын бөлүкчөсүнүн санын бириктиргөн №6 схеманы карагыла.

**№70.** Металлдың фторидинин 1,52 г массасын күкүрт кислотасы менен иштеттүүден 1,81 г бул металлдың сульфаты алынган. Металлдың эквивалентинин молярдык массасын жана анын өзүн аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Бул иондук алмашуу реакциясы. Реакциянын теңдемесинин схемасын түзөбүз.



$$\text{M}(\text{Э}(\text{MeF})) = \text{M}(\text{Э}(\text{Me}^{n+})) + \text{M}(\text{Э}(\text{F}^-));$$

$$\text{M}(\text{Э}(\text{Me}^{n+}(\text{SO}_4)^{2-})) = \text{M}(\text{Э}(\text{Me}^{n+})) + \text{M}(\text{Э}(\text{SO}_4^{2-}))$$

Эквиваленттер закону негизинде темөнкудөй кылыш жазабыз.

$$\frac{m(MeFn)}{m(Me(SO_4)n_2)} = \frac{M(\text{э}(MeFn))}{V(\text{э}(Me(SO_4)n/2))};$$

$$\frac{152}{1,81} = \frac{M(\text{э}(Me^{n+})) + M(\text{э}(F^-))}{M(\text{э}(Me^{n+})) + M(\text{э}(SO_4^{2-}))} = \frac{M(\text{э}(Me^{n+})) + 19}{M(\text{э}(Me^{n+})) + 48};$$

Бул төндемені чыгарабыз.

$$1,52 \cdot (M(\text{э}(Me^{n+})) + 48) = 1,81 \cdot (M(\text{э}(Me^{n+})) + 19);$$

$$1,52 Me^{n+} + 72,96 = 1,81 Me^{n+} + 34,39$$


$$1,52 Me^{n+} - 1,81 Me^{n+} = 34,39 - 72,96$$

$$-29 Me^{n+} = -38,27; \quad Me^{n+} = \frac{38,27}{-0,29} = 133$$

Бул бир валенттүү металл. ( $Ar(Cs)=133$ ). Цезий

**№71.** Металлдын кычкылынан 1,60г массасы калыбына келтириүү үчүн 672мл(н.ш.) суутек сарпталган. Металлдын кычкылынын жаңы металлдын эквиваленттик молярдык массаларын тапкыла.

Чыгаруу: 1) Химиялык реакциянын төндемесин жазып, суутектин эквиваленттик молун табабыз.



Мында суутектин молекуласы эки электронду берет.

$$\text{Э}(H_2) = 1/2 \text{ жана } Vm(\text{э}(H_2)) = 11,2 \text{ л/моль}$$

$$11,2 \text{ л}(H_2) - 1 \text{ моль экв. } (H_2)$$


$$0,672 \text{ л}(H_2) \times \text{моль экв. } (H_2) x = 0,06 \text{ моль}$$

2) Демек 1,60г металлдын кычкылы 672 мл суутек менен реакцияга кирген болсо, булардын эквиваленттик моль саны да бири-бираине барабар болот б.а. металлда 0,06 молду түзөт.

3) Металлдын кычкылынын эквиваленттик молярдык массасын табабыз.

$$M(\text{э}(Me_2O_n)) = \frac{m(Me_2O_n)}{\theta(\text{э}(Me_2O_n))} = \frac{1,60 \text{ г}}{0,06 \text{ моль}} = 26,27 \text{ г/моль}$$

4) Металлдын эквиваленттик молярдык массасын табабыз. Схема түзөбүз.



$$f(O^{2-}) = 1/2 \text{ жана } M(\text{э}(O^{3-})) = 1/2 O^{2-}$$

$$6 \cdot a. 26,67 = M(\text{э}(Me^{n+})) + 8 = \text{мындан}$$

$$M(\text{э}(Me^{n+})) = 26,67 - 8 = 18,67 \text{ г/моль}$$

2-чи жол менен чыгаруу: 1) Сүүтектин 0,06 молуна ошончо моль эквивалент дал келет, анда байланышкан кычкылтект  $m(O)=9(\text{э}(O^2)) \cdot M(\text{э}(O^2)) = 0,06 \cdot 8 = 0,48\text{ г}$

Анда кычкылдагы металл  $1,60 - 0,48 = 1,12\text{ г}$

2) Эквиваленттер закону боюнча

$$\frac{1,12}{0,48} = \frac{M(\text{э}(Me^{n+}))}{8}; M(\text{э}(Me^{n+})) = \frac{1,12 \cdot 8 \text{ г/моль}}{0,48 \text{ г}} = 18,67 \text{ г/моль}$$

Мындай эквиваленттик молярдык массага ( $f=3$  болсо) темир дал келет.

$$M(\text{Fe}) = 3 \cdot 18,67 \text{ г/моль} = 56 \text{ г/моль}$$

Мындай эквиваленттик молярдык массага ( $f=3$  болсо) темир дал келет.

Сүүтектин 0,06 моль эквивалент дал келет, анда байланышкан кычкылтект  $m(O)=9(\text{э}(O^2)) \cdot M(\text{э}(O^2)) = 0,06 \cdot 8 = 0,48\text{ г}$

Анда кычкылдагы металл  $1,60 - 0,48 = 1,12\text{ г}$

2) Эквиваленттер закону боюнча

$$\frac{1,12}{0,48} = \frac{M(\text{э}(Me^{n+}))}{8}; M(\text{э}(Me^{n+})) = \frac{1,12 \cdot 8 \text{ г/моль}}{0,48 \text{ г}} = 18,67 \text{ г/моль}$$

**Умение решать задачи есть  
искусство приобретающееся  
практикой.  
Д.Пойа**

**«Вода начало всех  
начал»  
Гиппократ**

## **IV Бөлүм**

### **Эритмелер**

#### **§ 13. Эритмелер жөнүндө жалпы түшүнүк**

**1. Эритмелер** эки бөлүктөн: эрите турган зат эриткичтөн жана эрип жүргөн заттан турат.

Эритмелер бул эки же андан көп заттан –компоненттен жана алардын өз ара аракеттенишиүү продукталарынан турган бир текстүү гомогендик система. Эритмелерди классификациялоо-топторго бөлүү.

I. Агрегаттык абалы боюнча катуу, суюк, газ абалында болот. Алардын ичинен эң кеңири таралганы суюк эритмелер: катуу зат суюктук (кант+сүү), суюктук-суюктук (кукүрт кислотасы+сүү), суюктук газ (кычкылтек+сүү) болот.

II. Эриген заттын бөлүкчөлөрүнүн чондугу боюнча

- а) Чыныгы эритмелер (бөлүкчөлөрү  $< 1 \cdot 10^{-9}$  мден кичине)
- б) Коллоиддик эритмелер (бөлүкчөлөрү  $1 \cdot 10^{-9}$  дан  $10^{-7}$  мге чейин)

в) Сусpenзия (бөлүкчөлөрү)  $1 \cdot 10^{-9}$  м-ден чоң).

III. Эриткичтин жаратылышына жараша.

- а) Сүү-эриткич.
- б) Суудан башка эриткичтер (бензин, спирт, эфир, бензол, толуол ж.б.)

IV. Эритмелердеги эриген заттын саны боюнча

- а) Каныклаган эритме-эримеге эрий турган затты салган сайын эрийт. б.а. затты дагы эритүүгө болот.
- б) Каныккан эритме-эримеге эрий турган затты кошсо зрибей калган абал.

в) Өтө каныккан эритме-эриген заттын саны эриткич деңгээлден жору болот. Ысытуу жана арапаштыруу менин эриген заттын санын көбөйтүү. Мындай эритмелер көбүнчө каныккан эритмелерди муздаттуу менен алышат. Өтө каныккан эритмелер туруксуз болот. Аларды сактаганда эриген заттын ашыкчасы чөкмөнү пайда кылат да эритме каныккан болуп калат.

## 2. Эрүү бул татаал физика – химиялык процесс.

1) Физикалык жагы – эрүүчү заттын структурасынын бузулушу, майдаланышы жана анын бөлүкчөлөрүнүн эриткичин молекулаларынын арасында тараалышы. Бул процесс энергияны сицирип алуу – керектөө менен жүрөт.

2) Химиялык жагы – эриткичин молекулалары менен эриген заттын бөлүкчөлөрү ортосунда өз ара аракеттенишүү жүрүп, натыйжада өзгөрүлмөлүү курамдагы продукталар сольваттар пайда болот. Процесс сольватация деп аталат. Бул процесс энергияны бөлүп чыгаруу менен жүрөт. Эгер эриткич суу болсо гидраттар деп аталып, процесс гидратация (солватация) деп аталат.

Кээ бир заттардын гидраттарын эритмелерди бууландыргандан кийин кристаллдык түрдө бөлүп алууга болот. Суунун молекуласын бириктирип алган заттар кристаллогидраттар деп аталат.  $M \cdot CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ;  $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ;  $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ ;  $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$  ж.б.

3) Эрүү процессинин химиялык жагын мүнөздөп Д.И.Менделеев эритмелердин химиялык гидраттык теориясын түзгөн. Эрүүнүн физико-химиялык мүнөзү эрүүнүн жылуулук эффектиси. Эрүүнүн жылуулук эффектиси физико-химиялык процесстин жылуулук эффектилеринин суммасына барабар.

а) Заттын структурасынын бузулушунда сицирилген энергияга караганда (физикалык процесс) сольватация натыйжасында (химиялык процесс) көп энергия бөлүнүп чыкса, анда эрүү процесси экзотермикалык болот.  $M: NaOH, AgNO_3, H_2SO_4$ -сууда эрисе.

б) Заттардын структурасы бузулганда сицирилген энергияга караганда сольватацияда аз энергия бөлүнүп чыкса, анда эрүү процесси эндотермикалык болот.  $M: NaNO_3, KCl, NH_4Cl$ -сууда эрисе.

3. Эригичтик-ушул шартта 100г (же 1000 мл) эриткичте каныккан эритмени пайда кылуу үчүн эриген заттын саны б.а. канча грамм зат эригенин көрсөтүүчү чоңдук. Суудагы эригичтиги боюнча бардык заттар 1л=1000 мл эриткичте:

а) 10 граммдан көбүрөөк эрисе жакшы,

б) 0,01 гдан 1г-га чейин эрисе аз эруүчү

в) 0,01 г-дан аз эрисе эрибөөчү деп аталат. Заттардын эригичтиги: эриткичин жана эриген заттын жаратылышына, температурага жана басымга (газдар үчүн) жараша болот. Көп катуу заттардын эригичтиги температуралынын жогорулашы жана аралаштыруу менен ёсёт. Газдардын эригичтиги температуралынын жогорулашы менен төмөндөйт, басымдын жогорулашы менен ёсёт.

Газдардын эригичтиги – туруктуу температурада бир көлөм эриткичте каныккан эритмени пайда кылуу үчүн эриген заттын көлөмү менен аныкталат. М. Кадимки шартта бир көлөм сууда 0,02 көлөм суутек, же 400 көлөм хлордуу суутек эрийт. Газдардын сууда эригичтиги етө ар түрдүү. 1 л сууда 0°Cда  $P=0,1$  МПа басымда суутек-20мл, кычкылтек-40мл, азот-21 мл эрийт. Хлордуу суутек менен аммиактын эригичтиги етө жогору.

Катуу заттардын эригичтик коэффициенти температурага жараша болот.

M:  $CuSO_4$  түн эригичтиги 60°Cда 40, 80°Cда 55 болот. Бул туздардын эритмелеринин проценти  $(40 \cdot 100) / (100 + 40) = 28,6\%$ ,  $(55 \cdot 100) / (100 + 55) = 35,5\%$  болот.

№71. 40°C температурада 50г каныккан эритмеде 6,5г калий сульфаты бар. Эритмеги туздун массалык үлүшүн жана эригичтигин тапкыла.

Чыгарылышы 1) Эритменин массалык үлүшүн табабыз.  
Берилди  $m(\text{эрят})=50\text{г}$   $m(\text{э.з.})=6,5\text{г}$   $\varpi(K_2SO_4)=?$

$$\varpi(K_2SO_4) = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрят})} = \frac{6,5\text{г}}{50\text{г}} = 0,13$$
$$\varpi(K_2SO_4)=0,13 \text{ же } 13\%.$$

2) Туздун эригичтеги табабызы.

$$\begin{aligned} m(H_2O) &= m(\text{эрит}) - m(\text{түз}) = 50\text{г} - 6,5\text{г} = 43,5\text{г} \\ 43,5\text{г}(H_2O) - 6,5\text{г}(K_2SO_4) & \\ 100\text{г}(H_2O) \quad x\text{г}(K_2SO_4) & \quad x = 14,9 = K_2SO_4 \end{aligned}$$

№ 72. Хлордуу натрийдин  $80^{\circ}\text{C}$  сагы эригичтеги 38г жана  $0^{\circ}\text{C}$  сагысы 35,8г болсо, хлордуу натрийдин  $80^{\circ}\text{C}$  сагы 600г каныккан эритмесин  $0^{\circ}\text{C}$  га муздатканда канча грамм туз чөкмөгө ётет?

Чыгарылышы: 1) Эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = 100\text{г}(\text{эриткич}) + 38\text{г}(NaCl) = 138\text{г}$$

2) 600 г эритмедеги эриген заттын жана суунун массасын табабызы.

138г эритмеде – 38г туз.

600г эритмеде – xг туз  $x = 165,2 = (NaCl)$

$$m(H_2O) = 600\text{г}(\text{эрит}) - 165,2\text{г}(NaCl) = 434,8 = (H_2O)$$

3)  $0^{\circ}\text{C}$  сагы эригичтик буюнча туздун массасын табабызы.

Пропорция менен

$$100\text{г}(H_2O) - 35,8\text{г}(NaCl)$$

$$434,2(H_2O) - x\text{г}(NaCl) \quad x = \frac{434,2 \cdot 35,8\text{г}}{100\text{г}} = 154\text{г}$$

4) Чөкмөгө ёткөн туздун массасын табабызы.

$$m(\text{чөкм}) = m(80^{\circ}\text{C}) - m(0^{\circ}\text{C}) = 162,5\text{г} - 154,0\text{г} = 11,2\text{г} NaCl$$

№ 73. Калий нитратынын  $30^{\circ}\text{C}$  сагы эригичтеги 45г,  $40^{\circ}\text{C}$  сагысы 63г, га барабар. Калий нитратынын  $40^{\circ}\text{C}$  сагы 330г эритмесин  $30^{\circ}\text{C}$  га муздатканда туздун канча массасы кристаллдашат.

Чыгаруу: 1) 100 г. эриткичте эриген заты буюнча эритмелердин массасын табабызы.

a)  $40^{\circ}\text{C}$  да  $m(\text{эрит}) = 100\text{г} (H_2O) + 63\text{г} (\text{түз}) = 163\text{г}$

b)  $30^{\circ}\text{C}$  да  $m(\text{эрит}) = 100\text{г} (H_2O) + 45\text{г} (\text{түз}) = 145\text{г}$

2)  $30^{\circ}\text{C}$  сагы эритменин массасы

$$\frac{163\text{г}(40^{\circ}\text{C})}{330\text{г}(\text{эрит})} = \frac{145\text{г}(30^{\circ}\text{C})}{x\text{г}(\text{эрит})} \quad x = \frac{330\text{г} \cdot 145\text{г}}{163\text{г}} = 293,5\text{г}$$

Эритмелердин айырмасынан кристаллдын массасы келип чыгат.

$$m(\text{крист}) = m(40^{\circ}\text{C}) - m(30^{\circ}\text{C}) = 330\text{г} - 293,5\text{г} = 36,5\text{г}$$

Демек 36,5г кристалл п.б.

2чи жол менен чыгаруу.

1)  $40^{\circ}\text{C}$ дагы 330г эритмеги туздун массасын табабыз.  
163г эр-де – 63г туз.

330г эр-де – xг туз.  $x=127,54\text{г}$

2) Суунун массасы боюнча  $30^{\circ}\text{C}$ дагы туздун массасын табабыз.

$m(\text{сүү}) = m(\text{эритм}) = m(\text{түз}) = 330\text{г} - 127,54\text{г} = 202,4\text{г}$

100г (сүү) – 45г туз.

$202,4\text{г} (\text{сүү}) - x\text{г туз} \quad x=91,08\text{г}$

3) Чөкмөнү кристаллды табабыз.

$m(\text{чөкмө}) = m(40^{\circ}\text{C}) - m(30^{\circ}\text{C}) = 127,5 - 91,08 = 36,42\text{г}$

**№74.**  $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  кристаллогидратынын 84г массасын  $15^{\circ}\text{C}$  да эриттүү үчүн 100г суу керек. Стронцийдин (II) хлоридинин (суусуз туз) эригичтигин тапкыла.

Чыгаруу: 1) Кристаллогидраттын курамындагы суунун массасын табабыз.

$M(\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 267\text{г/моль} \quad m(\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 267\text{г}$

$M(\text{H}_2\text{O}) = 18\text{г/моль}; \quad m(\text{H}_2\text{O}) = 18\text{г/моль} \cdot 6\text{моль} = 108\text{г}$

Пропорция түзүп чыгарабыз.

$267\text{г} (\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) - 108\text{г} (\text{H}_2\text{O})$

$84\text{г} (\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) - x\text{г} (\text{H}_2\text{O}) \quad x = 34\text{г} (\text{H}_2\text{O})$

2) Жалпы эриткич катары катышкан суунун массасын табабыз.

$m(\text{H}_2\text{O} \text{Жалпы}) = m(\text{эрит}) + m(\text{кристсүү}) = 100\text{г} + 34\text{г} = 134\text{г}$

3) Суусуз туздун эригичтигин табабыз.

$84\text{г} (\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) - 34\text{г} (\text{H}_2\text{O}) = 50\text{г} (\text{SrCl}_2)$

Пропорция түзүп чыгарабыз.

$134\text{г} (\text{эриткич}) - 50\text{г} \text{ SrCl}_2 \quad x = 37,3\text{г}$

$100\text{г} (\text{эриткич}) - x\text{г} \text{ SrCl}_2$

Жообу: Демек  $\text{SrCl}_2$  нин эригичтиги 37,3г

**№75.** Барий хлоридинин  $15^{\circ}\text{Сда}$  каныккан 12,8г эритмесиндеги сууну буулантуу менен 4,1 г кристаллогидрат ( $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) алынган. Барий хлоридинин суусуз туз абалындагы эригичтигин тапкыла.

Чыгарылышы: 1) 4,1г кристаллогидраттагы суунун жана туздун массасын табабыз.

$M(\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 244,4\text{г/моль} \quad M((\text{BaCl}_2)) = 108,3\text{ г/моль}$

$$m(BaCl_2 \cdot 2H_2O) = 244,3$$

$$M(H_2O) = 4\text{ г/моль}$$

Пропорция түзүп чыгарабыз.

$$244,3\text{ г}(BaCl_2 \cdot 2H_2O) - 208,3\text{ г} BaCl_2$$

$$4,1\text{ г}(BaCl_2 \cdot 2H_2O) - x\text{ г} BaCl_2$$

$$M(BaCl_2) = 108,3\text{ г}$$

$$M(H_2O) = 2 \cdot 18\text{ г} = 36\text{ г}$$

$$x = 3,5\text{ г}(BaCl_2)$$

$$m(H_2O) = 4,1\text{ г}(BaCl_2 \cdot 2H_2O) - 3,5\text{ г}(BaCl_2) = 0,6\text{ г}(H_2O)$$

2) Эритмөдеги туздун жана суунун массасын таап, туздун эригичтеги аныктайбыз.

$$m(H_2O) = 12,8\text{ г}(эрите) - 3,5\text{ г}(BaCl_2) = 9,3\text{ г}(H_2O)$$

Пропорция түзүп чыгарабыз.

$$9,3\text{ г}(эрите) - 3,5\text{ г}(эрите)$$

$$100\text{ г}(эрите) \quad x\text{ г}(эрите)$$

$$x = 37,6\text{ г}(BaCl_2)$$

Демек эригичтеги 37,6 г (BaCl<sub>2</sub>)

## § 14. Эритмелердин концентрациясын түюнтуунун жолдору. (ЮИПАК буюнча)

1. Үлүш бирдиги же процент менен. Бул эриген заттын массасын  $-m(\text{эрите})$  бүт эритменин массасына  $-m(\text{эрите})$  болгон катышы.

$$\omega(Na_2SO_4) = \frac{m(Na_2SO_4)}{m(\text{эрите})}; \quad \omega\%(Na_2SO_4) = \frac{m(Na_2SO_4)}{m(\text{эрите})} \cdot 100\%.$$

Эриген зат ( $m(\text{эрите})$ ) менен эриткичин ( $m(\text{эрите})$ ) суммасы б.а. эритменин жалпы массасы  $m(\text{эрите})$  бирге барабар деп алсак, массалык үлүш- $\omega$  болот. Эгер аны 100 г барабар деп алсак процент  $\omega\%$  болот.

M: Натрий сульфатынын массалык үлүш 0,05 же проценти, 5% деп алсак; анда  $\omega=0,05$  же  $\omega\%=5\%$ . Эритменин жалпы массасы эриген зат менен эриткичин суммасы болот.

$$m(\text{эрите}) = m(\text{эрите}) + m(\text{эрите}) = 0,05 + 0,95 = 1$$

$$m(\text{эрите}) = m(\text{эрите}) + m(\text{эрите}) = 5\text{ г} + 95\text{ г} = 100\text{ г}$$

**№76.** 150 г сууга 50 г фосфор кислотасын эритишкен. Фосфор кислотасынын массалык үлүшүн, процентин тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди  
 $m(\text{эрит})=150\text{г}$   
 $m(\text{э.з.}) = 50\text{г}$   
 $m(\text{эрит})=150+50=200\text{г}$   
 $\varpi? \quad \varpi\%?$

1). Эритменин жалпы массасын табабыз.  
 $m(\text{эрит})=m(\text{э.з.})+m(\text{эрит})$   
 $m(\text{эрит})=50\text{г}+150\text{г}=200\text{г}$   
 б) Эритменин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрит})} = \frac{50\text{г}}{200\text{г}} = 0,25 \text{ же } 25\% \text{ түү}$$

Демек 1 бөлүк эритмеде 0,25 эриген зат жана 0,75 эриткич бар же 100г эритменин 25г фосфор кислотасы жана 75г суу болот.

2) Процент менен чыгаруу

$$\varpi\% = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрит})} \cdot 100 = \frac{50}{200} \cdot 100 = 25\%$$

№77. 80г-5% түү эритме алуу үчүн канча масса суу жана натрий нитраты керек?

Чыгарылышы: 1) Эриген заттын массасын табуу.

$m(\text{эрит})=80\text{г}$	$m(\text{эрит}) \cdot \varpi\% = \frac{80\text{г} \cdot 5\%}{100\%} = 4\text{г} (NaNO_3)$
$\varpi\% = 5\%$	
$m(H_2O)-?$	
$m(NaNO_3)-?$	

2) Эриткич суунун массасын табабыз.

$$m(H_2O)=m(\text{эрит})-m(\text{э.з.})=80\text{г}-4\text{г}=76\text{г}(H_2O)$$

Демек 4г ( $NaNO_3$ ) жана 76( $H_2O$ ) алдып аралаштырсак 80г 5%түү эритме алынат.

№78. Эгер 20%түү  $NaCl$ дун 120г эритмесине 30г тузду ( $NaCl$ ) кошсок, алынган эритменин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) 20%түү 120 г эритмеги туздин жана суунун массасын табабыз ( $20\% = 0,2$ )  
 100 г эритмеде – 20г( $NaCl$ )

$$120\text{г эритмеде} - x\text{г} (NaCl) \quad x = \frac{120\text{г} \cdot 20\%}{100\%} = 24\text{г} (NaCl)$$

$$\text{же } m(\text{э.з.})=m(\text{эрит}) \cdot \varpi = 120 \cdot 0,20 = 24\text{г} (NaCl)$$

$$m(\text{эрит})=m(\text{эрит})-m(\text{э.з.})=120\text{г}-24\text{г}=96\text{г} (H_2O)$$

б) Жаңы эритмеги түздүн жана жалпы эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{жалп}) = m(20\%) + m(\text{т-түз}) = 24\text{г} + 30\text{г} = 54\text{г NaCl}$$

т(жалп эрит)=т(м.эрит)+т(түз)=120г+30г=150г (жаңы эритме)

$$\text{же } t(\text{эрит}) = 96\text{г(H}_2\text{O)} + 54\text{г(түз)} = 150\text{г жаңы эритме}$$

в) Эриген заттын массалық жана проценттик үлүшүн табабыз.

$$\varpi(\text{NaCl}) = \frac{m(\text{NaCl})}{m(\text{эрим})} = \frac{54\text{г}}{150\text{г}} = 0,36 \text{ же } 36\%$$

**№79.** 150г 30%түү жана 350г 10%түү түздүн эритмелерин аралаштырасак алынган эритменин массалық үлүшүн (процентин) тапкыла. 1-чи жол.

Чыгарылыши:

Берилди

$$m_1 = 150\text{г}$$

$$\varpi_1 = 30\% = 0,3$$

$$m_2 = 250\text{г}$$

$$\varpi_2 = 10\% = 0,1$$

$$\varpi_1 - ?$$

1) Эритменин жалпы массасын табабыз.

$$m_3 = m_1 + m_2 = 150\text{г} + 250\text{г} = 400\text{г}$$

2) 1-чи жана 2-чи эритмеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m_1(\text{э.з.}) = 150 \cdot 0,3 = 45\text{г}; \quad m_2(\text{э.з.}) = 250 \cdot 0,1 = 25\text{г}$$

$$m_3(\text{э.з.}) = m_1(\text{э.з.}) + m_2(\text{э.з.}) = 45\text{г} + 25\text{г} = 70\text{г}$$

3) Жаңы эритменин массалық үлүшүн табабыз. 400 г эритмеде 70г эриген зат бар.  $\varpi_3 = 70\text{г} / 400\text{г} = 0,175$  же 17,5%.

2чи математикалық жол менен чыгаруу.

$$m_1 \cdot \varpi_1 + m_2 \cdot \varpi_2 = \varpi_3(m_1 + m_2) \text{ Мындан}$$

$$\varpi_3 = \frac{(m_1 \cdot \varpi_1 + m_2 \cdot \varpi_2)}{(m_1 + m_2)} = \frac{(150 \cdot 30 + 250 \cdot 10)}{(250 + 150)} = 17,5\%$$

**№80.** 300г 25%түү эритме алуу үчүн 60%түү жана 10%түү эритмелерди канча массадан алып аралаштыруу керек?

Чыгарылыши: а) «Крест» кайчылаштыруу усулу боюнча жаңы эритме канча бөлүктөн жана ар бир бөлүгү канча граммдан турарын аныктайбыз.

Берилди  
 $m_1=60\%$   
 $m_2=10\%$   
 $m_3=20\%$   
 $m_4=300\text{г}$   
 $m_1, m_2, ?$

$$\left. \begin{array}{l} 60\% \quad (25-10)=15 \\ 25\% \\ 10\% \quad (60-25)=35 \end{array} \right\} \text{Баары } 50 \text{ болук}$$

$$m(1\text{-белүк}) = m_3/50\text{ белүк} = 300/50 = 6\text{г}$$

б) Ар бир эритменин массасын таап, жалпы 3-чүү эритмени алабыз.

$$m_1=6\cdot 15=90\text{г}(60\%); \quad m_2=6\cdot 35=210\text{г}(10\%)$$

$$m_3=m_1+m_2=90\text{г}(60\%) + 210\text{г}(10\%)=300\text{г}(20\%)$$

в) Маселенин туура чыгарылганын текшеребиз

$$m_1(\text{э.з.})=90\cdot 0,6=54\text{г}; \quad m_2(\text{э.з.})=210\cdot 0,1=21\text{г}$$

$$m(\text{түз})=m_1(\text{э.з.})+m_2(\text{э.з.})=54\text{г}+21\text{г}=75\text{г}$$

г) Жаңы эритменин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрим})} = \frac{75\text{г}}{300\text{г}} = 0,25 \text{ же } 25\%$$

**№81.** 45%түү 250г эритмеге канча грамм сууну кошсок 10%түү эритме алынат?

Чыгарылышы: 1) Кошулуучу суунун концентрациясын нөлөө(0) деп алып «крест-кайчылаштыруу» усулу менен иштейбиз жана биринчи эритме үчүн бир белүктүн массасын аныктайбыз.

Берилди:  
 $m_1=45\%$   
 $m_2=10\%$   
 $m_3=250\text{г}$   
 $m_2=?$

$$\left. \begin{array}{l} 45\% \quad (10-0)=10 \\ 10\% \\ 0\% \quad (45-10)=35 \end{array} \right\} \text{Жалпысынан } 45 \text{ болук}$$

$m(45\% \text{ 1-белүк})=250\text{г}/10=25\text{г}$  Себеби экинчи эритмеде эриген зат жок. Анда зарыл болгон суунун массасын табуу керек.

$$m_2=25\cdot 35=875\text{г}(\text{H}_2\text{O})$$

Демек 250г 45%түү эритмеге 875г сууну кошсок 10%түү эритме алынат.

$$m(10\%)=250\text{г}(45\%)+875\text{г}(\text{H}_2\text{O})=1125\text{г}$$

**Текшерүү:** 250г 45%түү эритмедеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m(45\%)=250\text{г}\cdot 0,45=112,5\text{г(э.з.)}$$

$$1125\text{г(эріт)} = 112,5\text{г(э.з.)}$$

$$100\text{г(эріт)} \quad x\text{г(э.з.)} \quad x=10\%$$

**№82.** 250г 10%түү эритмеге канча грамм тузду кошсок 45%үү эритме алынат?

Чыгарылышы: 1) Кургак тузду 100%түү эритме катары алып «крест – кайчылаштыруу» усулу менен чыгарабыз.

Берилди:

$$\varpi_1 = 10\%$$

$$m_1 = 250\text{г}$$

$$\varpi_3 = 45\%$$

$$\varpi(\text{туз}) = 100\%$$

$$m(\text{туз}) = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} 10\% \quad (100 - 45) = 55 \\ \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ 45\% \quad (45 - 10) = 35 \\ \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ 100\% \quad (100 - 45) = 55 \end{array} \right\} \text{Баары 90 болук}$$

2) Биринчи эритме үчүн бир бөлүктүн массасын аныктайбыз.  $250/55 = 4,5\text{г}$

3) Кургак туздун массасын табабыз.

$$m(\text{кур-туз}) = 4,5 \cdot 35(\text{бөлүк}) = 158\text{г(кург.туз)}$$

Демек 250г 10%түү эритмеге 158г тузду кошсок 45%түү эритме алынат.

**Текшерүү:** 1) Алгачкы эритмедеги туздун массасын табабыз.

$$m_1(\text{э.з.}) = 250\text{г(эріт)} \cdot 0,1 = 25\text{г}$$

2) Жаңы эритмедеги бардык эриген заттын массасын табабыз.

$$m_3(\text{э.з.жалпы}) = m_1(\text{алгач э.з.}) + m_3(\text{кош.туз}) = 25\text{г} + 158\text{г} = 183\text{г}$$

3) Эритменин концентрациясын табабыз.

$$m_3(\text{эріт}) = m_1(\text{алгач э.з.}) + m_3(\text{туз}) = 250\text{г} + 158\text{г} = 408\text{г}$$

$$\varpi_3 = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эріт})} = \frac{183\text{г}}{408\text{г}} = 0,45 \text{ же } 45\%$$

2. Эриген заттын көлөмдүк үлүшү - же проценти  $\varpi\%$  деп эриген заттын көлөмүн эритменин жалпы көлөмүнө болгон катышы.

$$\varphi = \frac{V(\text{э.з.})}{V(\text{эріт})} \cdot 100\%$$

$v(\text{э.з.})$ -эриген заттын көлөмү;  $v(\text{эріт})$ -эритменин көлөмү

**№83.** Бром суусу аркылуу метан менен этилендин араплашмасынан 5л(н.ш.) өткөрүлгөн. Мында идиштин массасы 5,6г га көбейгөн. Алгачкы араплашманын көлөмдүк үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Анализдөө. Идиштин массасы эмненин эсебинен чоңойду?

Араплашмадагы кайсы газ бром суусу менен реакцияга кирет? Бром суусу этилен менен аракеттенишип идиштин массасы этилендин эсебинен 5,6г-га көбейгөн. Демек этилендин массасы 5,6г.

Берилди:

$$Vm(C_2H_4)=22,4\text{л/моль}$$

$$m(C_2H_4)=5,6\text{г}$$

$$M(C_2H_4)=28\text{г/моль}$$

$$Vm(C_2H_4)-?$$

$$\frac{Vm \cdot (C_2H_4)}{V(C_2H_4)} = \frac{M(C_2H_4)}{m(C_2H_4)}$$

$$Vm(C_2H_4) = \frac{Vm \cdot (C_2H_4) \cdot m(C_2H_4)}{M(C_2H_4)} = \frac{22,4\text{л/моль} \cdot 5,6\text{г}}{28\text{г/моль}} = 4,48\text{л}$$

2) Демек 5 л газ араплашманын 4,48л этилен болсо, калганы 0,52 метан болот.

$$V(CH_4)=V(\text{ар-ма})-M(C_2H_4)=5\text{л}-4,48\text{л}=0,52\text{л}$$

3) Араплашманын көлөмдүк үлүшүн табабыз.

$$\varphi(C_2H_4) = \frac{4,48\text{л}}{5\text{л}} = 0,896; \quad \varphi(CH_4) = \frac{0,52}{5\text{л}} = 0,104.$$

$$\text{Жообу: } \varphi(C_2H_4)=89,6\%; \quad \varphi(CH_4)=104\%$$

M: Эриген заттын моль 9(э.з.) саньнын эритменин жалпы V(эрит) көлөмүнө болгон атыши.

3. Молярдык үлүш – Z же процент Z% бул эриген заттын моль санынын 9(э.з.) эритменин жалпы моль 9(эрит) санына болгон катышы.

$$Z = \frac{\nu(\text{э.з.})}{\nu(\text{эрит})} = \frac{\nu(\text{э.з.})}{\sum vi}; \quad Z\% = \frac{\nu(\text{э.з.})}{\nu(\text{эрит})} \cdot 100\%$$

**№84.** 10%түү натрий гидрокычкылынын эритмесинин молярдык үлүшүн (процентин) тапкыла.

Чыгаруу: а) Эриген заттын жана эриткичин моль сандарын табабыз.

$$m(\text{эритме})=m(\text{э.з.})+m(\text{эриткич})$$

$$m(\text{эриткич})=m(\text{эрит})-m(\text{э.з.})=100\text{г}-10=90\text{г}(H_2O)$$

$$\nu(NaOH) = \frac{10g}{40g/\text{моль}} = 0,25 \text{ моль}; \nu(H_2O) = \frac{90g}{18g/\text{моль}} = 5 \text{ моль}$$

6) Эритменин молярдык үлүшүн табабыз.

$$Z(NaOH) = \frac{\nu(\text{э.з.})}{\nu(\text{эримт})} = \frac{\nu(\text{э.з.})}{\nu(NaOH) + \nu(H_2O)} = \frac{0,25}{0,25 + 5} = 0,047$$

Жообу:  $Z=0,047$   $Z\% = 4,7\%$

II Бир літр эритмедеги эриген заттын молу менен

**4. Молярдык концентрация** – См же М. эриген заттын  $\nu(\text{э.з.})$  моль санынын бүт эритменин көлемүнөн- $\nu(\text{эримт})$  болгон катышы.

$$C_m = \frac{\nu(\text{э.з.})}{\nu(\text{эримт})}; \frac{\text{Моль}}{\text{л}} \quad \varpi\% = \frac{C_m \cdot M(\text{э.з.})}{10 \cdot p};$$

$$\varpi = \frac{C_m \cdot (M_{\text{э.з.}})}{1000 \cdot p}; \quad C_m = \frac{m(\text{э.з.})}{V(\text{эримт}) \cdot m(\text{э.з.})};$$

M: 2M эритме  $C(NaOH)=2\text{моль/л}$ , б.а. 1л эритмеде 2 моль же 80г NaOH эриген болот.

**№85.** Эгер 500 мл эритмеде 1г эриген натрий гидрокычкылы болсо, эритменин молярдык концентрациясын тапкыла.

Чыгарылышы: 1л=1000мл

$$C(m) = \frac{1000\text{мл} \cdot 1g}{40g/\text{моль} \cdot 500\text{мл}} = 0,05 \text{ моль/л}$$

**№86.** 0,60M эритменин 500 мл-де канча масса эриген натрий гидрокычкылы бар?

Чыгаруу:  $M(NaOH)=40\text{г/моль}$ ,  $m(NaOH)=40\text{г}$

а) 1M 1000мл эр-де – 40г

0,6M 1000мл эр-де xг

$$x=24\text{г}(NaOH)$$

б) 1000 мл эр-де – 24г(NaOH)

500 мл эр-де – xг (NaOH)

$$x=12\text{г}(NaOH)$$

**№87.** Эритмеде хлордуу суутек 20% болсо, анда кислотанын молдук концентрациясын тапкыла.

Чыгарылышы: а) Кислотанын 1л эритмедеги массасын табабыз.

$$m(HCl) = m(\text{эрит}) \cdot \omega = 1000 \text{ мл} \cdot 0,2 = 200 \text{ г}$$

б) Молдук концентрациясын табабыз.

$$\vartheta(HCl) = \frac{m(HCl)}{m(HCl)} = \frac{200 \text{ г}}{36,5 \text{ г/моль}} = 6 \text{ моль/л.}$$

Демек 6М эритме

№88. Эгер суудагы эритмеде ортофосфор кислотасынын концентрациясы 3моль/л болсо, анын 200 мл де канча грамм кислота болот.

Чыгарылышы: 1)  $1\text{л}=1000 \text{ мл}$  эритмеги ортофосфор кислотасынын массасын табабыз.  $M(H_3PO_4)=98 \text{ г/моль}$

$$m(H_3PO_4)=3 \text{ моль} \cdot 98 \text{ г/моль} = 294 \text{ г}$$

2) Пропорция түзүп 200 мл эритмеги  $H_3PO_4$  түн массасын табабыз.

$$1000 \text{ мл эр-де} - 294 \text{ г} (H_3PO_4)$$

$$200 \text{ мл эр-де} \quad x \text{ г} (H_3PO_4) \quad x=58,8 \text{ г} H_3PO_4$$

№89. 200 мл эритмеде 4,9г  $H_2SO_4$  эриген болсо, эритменин молярдык концентрациясын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$$V=200 \text{ мл} = 0,2 \text{ л}$$

$$m(\text{э.з.})=4,9 \text{ г}$$

$$M(H_2SO_4)=98 \text{ г/моль}$$

$$C(m) (H_2SO_4)-?$$

$$C(H_2SO_4) = \frac{m(H_2SO_4)}{M(H_2SO_4) \cdot V};$$

$$C(H_2SO_4) = \frac{4,9 \text{ г}}{98 \text{ г/моль} \cdot 0,2 \text{ л}} = 0,25 \text{ моль/л}$$

III 5. Эквиваленттик молярдык концентрация же нормалдуу концентрация  $C$  н дагы эритме. Эриген заттын эквиваленттик моль санынын  $c(f_{\text{эк}})$  эритменин жалпы көлөмүнө болгон катышы ( $v(\text{эрит})$ ).


$$C_n = \frac{\mathcal{E}(\text{э.з.})}{V(\text{эрит})}; C(f_{\text{эк}}) = \frac{C(\text{э.з.})}{f_{\text{эк}}};$$

М: 2Н эритм  $C(1/2H_2SO_4)=2 \text{ моль/л}$ . Бир литр эритмеде 2 моль  $1/2 H_2SO_4$  же 98г  $H_2SO_4$  болот.

№90. Жегич натрийди толук нейтралдаштыруу үчүн колдонулуучу 100 мл 0,1н эритме даярдоого 40%түү

( $\rho=1,3$  г/мл) күкүрт кислотасынын эритмесинен канча мл керек?

Чыгарылышы: 1) Толук нейтралдаштыруу реакциясында күкүрт кислотасынын эквивалентин табабыз.



$$M(1/2 \text{ H}_2\text{SO}_4) = 49 \text{ г/моль}$$

2) 100 мл 0,1н эритмедеги күкүрт кислотасынын массасын аныктайбыз.

$$M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,1 \text{ моль/л} \cdot 0,1 \text{ л} \cdot 49 \text{ г/моль} = 0,49 \text{ г}$$

3) Ушундай массадагы күкүрт кислотасы 40% түү канча грамм эритмеде болот.

$$m(40\% (\text{H}_2\text{SO}_4)) = m(\text{H}_2\text{SO}_4) / \varpi = 0,49 \text{ г} / 0,4 = 1,23 \text{ г}$$

4) Эритменин көлемүн табабыз.

$$V(\text{эрим}) = \frac{1,23 \text{ г}}{1,3 \text{ г/мл}} = 0,95 \text{ мл} (40\% \text{ H}_2\text{SO}_4)$$

**№91.** Күкүрттүү суутектин 0°Сда 1л суудагы эригичтиги 4,62л болот. Бул эритменин тыгыздыгы  $\rho=1$  г/млге барабар. Алынган эритменин массалык үлүшү, молярдык жана нормалдык концентрациясы кандай?

Чыгарылышы: 1) Күкүрттүү суутектин массасын табабыз.

$$m(\text{H}_2\text{S}) = \frac{V(\text{H}_2\text{S}) \cdot M(\text{H}_2\text{S})}{Vm(\text{H}_2\text{S})} = \frac{4,62 \text{ л} \cdot 34 \text{ г/моль}}{22,4 \text{ г/моль}} = 70 \text{ г}$$

2) Күкүрттүү суутектин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(\text{H}_2\text{S}) = \frac{m(\text{H}_2\text{S}) \cdot 100\%}{m(\text{эрим})} = \frac{m(\text{H}_2\text{S}) \cdot 100\%}{m(\text{H}_2\text{S}) + m(\text{H}_2\text{O})} = \frac{70 \cdot 100}{70 \cdot 1000 \text{ мл}} = 0,7\%$$

3) Күкүрттүү суутектин моль санын жана молярдык концентрациясын табабыз.

$$9(\text{H}_2\text{S}) = 4,62 \text{ г} / 22,4 \text{ (л/моль)} = 0,2 \text{ моль}$$

$$C(\text{H}_2\text{S}) = 9(\text{H}_2\text{S}) / V(\text{эрим}) = 0,2 \text{ моль} / 1 \text{ л} = 0,2 \text{ моль/л}$$

4) Күкүрттүү суутектин эквивалентин табабыз.

$$\mathcal{E}(\text{H}_2\text{S}) = M/\text{негиздүүлүк} = 34 / 2 = 17 \text{ г}$$

5) Кислотанын эквиваленттин санын табабыз.

$$N(\text{экв}) = m / \mathcal{E} = 70 / 17 = 0,4125 \text{ моль}$$

6) Нормалдуу концентрациясын табабыз.

$$N(\text{экв}) / V(\text{эрим}) = 0,415 / 1,007 \text{ л} = 0,44$$

Жообуу:  $\varpi(\text{H}_2\text{S}) = 0,7\%$ ;  $C(\text{H}_2\text{S}) = 0,2 \text{ моль/л}$ , нормалдуулук 0,4Н

№92. Барий гидрокычкылынын 2Н эритмесинен кантит 1 литр 0,1Н. эритме даярдоого болот?

Чыгаруу: Бир литр барий гидрокычкылынын 2Н эритмесинде 2 г экв  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  бар. 0,1 г экв.  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  канча мл 2Н  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  нин эритмесинде болот? Ал эми 1 л 0,1Н эритмеде 0,1г-экв  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  бар.

$$\frac{1000 \cdot 0,1}{2} = 50 \text{ мл } 2\text{H } \text{Ba}(\text{OH})_2 \text{ де болот}$$

Демек 50 мл 2 Н  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ нин эритмесин алыш, аны 1л ге чейин суюлтуу керек. б.а. 50 мл  $(2\text{H}(\text{Ba}(\text{OH})_2)+950\text{мл}(\text{H}_2\text{O})=1000\text{мл}-0,1\text{Н.}$

№93. Уксус кислотасынын 80,8 г массасы бар. 1 л эритменин ( $\rho=1,0097\text{г/мл}$ ) массалык үлүшүн жана молярдык концентрациясын тапкыла.

Чыгаруу: 10 Эритменин массалык үлүшүн табуу  $m(\text{эрит})=V \cdot \rho=1000\text{мл} \cdot 1,0097\text{г/мл}=1009,7\text{г.}$

$$\varpi = \frac{m(\text{CH}_3\text{COOH})}{m(\text{эрит})} = \frac{80,8\text{г}}{1009,7\text{г}} = 0,08 \text{ же } 8\%$$

б) Молярдык концентрациясын табабыз.

$$\vartheta(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{m(\text{CH}_3\text{COOH})}{M(\text{CH}_3\text{COOH})} = \frac{80,8\text{г}}{60\text{г/моль}} = 1,35 \text{ моль}$$

Демек эритме 1,35М

IV. 6. Молярдык концентрация же молялдуулук M. эриген заттын моль санынын ( $\vartheta$ - $\vartheta$ (э.з.) эриткичин массасына  $-m(\text{эриткич})$  болгон катышы б.а. 1кг (1000 г) эриткиче эриген заттын моль саны.

$$M = \frac{\vartheta(\text{э.з.})}{m(\text{эриткич})} \text{ M:2моль}(\text{H}_2\text{SO}_4)+1000\text{г}(\text{H}_2\text{O})=2\text{молялдуу.}$$

№94. Күкүрт кислотасынын 15%түү ( $\rho=1,1\text{г/мл}$ ) эритмесинин молялдуулугун, нормалдуулугун жана молярдуулугун аныктагыла.

Чыгаруу: 1) а) Молялдуулукту аныктоо үчүн 1000 г эриткиче эриген кислотасын массасын табуу керек. Эритме 15г кислотадан жана 85г суудан турат.

$$\frac{m_1(\text{эриткич})}{m_2(\text{эриткич})} = \frac{m_1(\text{э.з.})}{m_2(\text{э.з.})}; \quad m_2(\text{э.з.}) = \frac{m_1 \cdot m_1(\text{э.з.})}{m_1(\text{эриткич})};$$

$$m_2(\text{э.з.}) = \frac{1000\text{г} \cdot 15\text{г}}{85\text{г}} = 176,5\text{г}(H_2SO_4)$$

же пропорция усулу менен  
 $x(H_2SO_4) = \frac{1000 \cdot 15}{85} = 17 = 176,5\text{г}$   
 $85(\text{эриткич}) - 15\text{г}(H_2SO_4)$   
 $1000\text{г}(\text{эриткич}) - x\text{г}(H_2SO_4)$

б) Кислотанын моль санын табабыз.

$$9(H_2SO_4) = \frac{m(H_2SO_4)}{M(H_2SO_4)} = \frac{176,5\text{г}}{98\text{г/моль}} = 1,8 \text{моль}$$

2) Нормалдуулук жана молярдуулукту аныктоо үчүн – 1000 мл эритмединең эриген кислотанын масасын жана молдук эквивалентин молун табабыз.

- а) Эритменин массасы.  $1000\text{мл} \cdot 11\text{г/мл} = 1100\text{г}$   
 б) Кислотанын массасын  $m(\text{э.з.}) = 1100\text{г} \cdot 0,15 = 165\text{г}(H_2SO_4)$  табабыз.

в) Кислотанын эквивалентин жана молдук эквивалентин табабыз.  $\text{екв}(H_2SO_4) = 98\text{г/моль} / 2 = 49\text{г/моль}$

$$C(n) = 165\text{г} / 49\text{г/моль} = 3,37\text{Н}$$

г) Молярдуулугун аныктайбыз.

$$M(H_2SO_4) = 98\text{г/моль}; \quad m(H_2SO_4) = 98\text{г}$$


$$C_m = m(H_2SO_4) / M(H_2SO_4) = 165\text{г} / 98\text{г/моль} = 1,68\text{моль}$$

Жообу:  $C_m = 1,8 \text{моль/кг}; \quad C(n) = 3,37\text{Н}; \quad C_m = 1,68\text{моль}$

## 7. Эритменин концентрациясы г/мл, мг/л, г/л; мл/л; кг/м<sup>3</sup>.

**№95.** 20 мл кислотанын эритмесин титрлөө үчүн молярдык концентрациясы 0,1042 моль/л болгон натрий гидрокычылынын 19,20 мл эритмеси сарпталган болсо, 100 мл көлемдегү күкүрт кислотасынын массасын жана эритменин молярдык концентрациясын аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Реакциянын тенденмесин жазып, кислотанын щелочко болгон молярдык катышын табабыз.



2) 100 мл эритмединең күкүрт кислотасынын молярдык концентрациясын жана массасын табабыз.

$C(NaOH) = 0,1042 \text{моль/л}$  | а)  $H_2SO_4$  түн концентрациясын

$$\begin{aligned}9(\text{NaOH}) &= 19,20 \text{ мл} \\9(\text{H}_2\text{SO}_4) &= 20,00 \text{ мл} \\V(\text{H}_2\text{SO}_4) &= 100,0 \text{ мл}\end{aligned}$$

$\text{C}(\text{H}_2\text{SO}_4)$ -?  $m(\text{H}_2\text{SO}_4)$ -?

$$\begin{aligned}\text{аныктоо} \\C(\text{H}_2\text{SO}_4) &= 1/2 \frac{c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH})}{V(\text{NaOH})} = \\&= 1/2 \cdot \frac{0,1042 \text{ моль/л} \cdot 19,20 \text{ мл}}{20,00 \text{ мл}} = 0,05 \text{ моль/л}\end{aligned}$$

б) Күкүрт кислотасынын массасын табуу

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH}) \cdot m(\text{H}_2\text{SO}_4) \cdot V(\text{H}_2\text{SO}_4)}{V(\text{NaOH}) \cdot 1000 \text{ мл}}$$

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{0,1042 \text{ моль/л} \cdot 19,20 \text{ мл} \cdot 98 \text{ г/моль} \cdot 100 \text{ мл}}{20,00 \text{ мл} \cdot 1000 \text{ мл}} = 0,4902 \text{ г}$$

№96. 1л 35%түү натрий жөгичинин эритмесин бууландырганда 1кг эритме калган. Алынган эритменин 1мл нейтралдаштыруу үчүн керек болгон туз кислотасынын 1моль/л концентрациядагы эритмесинен канча керек? (35% эритме тыгыздыгы  $\rho=1,38 \text{ г/мл}$ )

Чыгаруу: 1) Алгачкы эритменин жана щелочтун массасын табабыз.

$$m(35\%) = 1000 \text{ мл} \cdot 1,38 \text{ г/мл} = 1380 \text{ г}$$

$$m(\text{NaOH}) = 1380 \text{ г} \cdot 0,35 = 483 \text{ г NaOH}$$

2) Алынган эритмедеги щелочтун массалык үлүшүн табуу.

$$\text{т}(\text{NaOH}) = 483 \text{ г} / 1000 \text{ г} = 0,483 \text{ же } 48,3\%$$

3) Алынган эритменин тыгыздыгы справочник боюнча  $\rho=1,51 \text{ г/мл}$ -ге барабар. 1мл эритмедеги щелочтун массасын табабыз.


$$m(\text{NaOH}) = 1,51 \text{ г} \cdot 0,483 = 0,73 \text{ г}$$

4) 1 мл эритмедеги натрий гидрокычкылынын молун табабыз.

$$9(\text{NaOH}) = \frac{0,73 \text{ г}}{40 \text{ г/моль}} = 0,018 \text{ моль}$$

5) Реакциянын төндөмеси боюнча туз кислотасынын молун табабыз.

$$0,018 \text{ моль х моль}$$



$$1 \text{ моль} \quad 1 \text{ моль}$$

6) 1моль/л концентрациядагы туз кислотасынын көлөмүн табабыз. Пропорция түзөбүз.

1000мл(HCl эрит)-1моль(HCl)

хмл (HCl эрит)-0,018моль

$x=18\text{мл(эрите)}_m$

### §15. Эритмелерди куюштурууга байланышкан маселелер

1. Ар түрдүү концентрациядагы эритмелерди аралаштырууга байланыштуу маселелер

№97. Щелочтун 40%түү 200г эритмесине канча масса ( $m_1$ ) 5%түү щелочтун эритмесин күйсі 25%түү эритме пайда болот?

Чыгаруу:

Берилди	$x \cdot 0,05 + 200 \cdot 0,4 = (x+200) \cdot 0,25$
$\omega_1=0,05$	$0,05x + 80 = 0,25x + 50$
$\omega_2=0,4$	$0,05x - 0,25x = 50 - 80$
$m_2=200\text{г}$	$-0,2x = -30$
$\omega\% = 0,25$	
$m_1=x-?$	$x = 30 / 0,2 = 150\text{г}$ $x = m_1 = 150\text{г}(5\%)$

Демек 200г 40%түү эритмеге 150г 5%түү эритмени күйса 25%түү эритме алынат.

№98. 400г 20%түү эритме даярдоо үчүн 90%түү жана 5%түү кислотанын эритмесинен канча масссаны алып аралаштыруу керек?

Чыгаруу: 1) 400г 20%түү эритмеги 90%түү кислотанын массалык үлүшүн  $\omega$ (омега) десек, анда 5%түү кислотаныкы (1- $\omega$ ) болот. Анда

Берилди	$90\omega + 5(1-\omega) = 20$
$\omega(90\%) = \omega$	$90\omega + 5 - 5\omega = 20$
$\omega(5\%) = 1 - \omega$	$90\omega - 5\omega = 20 - 5$
$\omega - ?$	$85\omega = 15$
	$\omega = 15 / 85 = 0,176 = 0,176(90\%)$

б) Эми 90%түү жана 5% кислоталардын массасын табабыз.

$$1-\omega = 1 - 0,176 = 0,824 = 0,824(5\%)$$

$$m(90\%) = 400 \cdot 0,176 = 70,4\text{г}; \quad m(5\%) = 400 \cdot 0,824 = 329,6$$

в) Эритменин массасын (жалпы) табабыз

$$m(20\%) = m(90\%) + m(5\%) = 70,4\text{г} + 329,6\text{г} = 400\text{г}$$

**№99.** 242г 26,7%түү туз кислотасынын эритмесин даярдоо үчүн, ошол кислотанын 20 жана 32,1%түү эритмелеринен канча массадан алып аралаштыруу керек? Жообу:  $0,55 = 133,1\text{г}$   $0,45 = 108,9\text{г}$

**№100.** Калий гидрокычкылынын 18%түү 400г эритмесин 100г 0,5моль калий гидрокычкылы бар эритме менен аралаштырасак, алынган эритменин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Жалпы эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{жалпы}) = m(18\%) + m(0,5\text{моль}) = 400\text{г} + 100\text{г} = 500\text{г}$$

2) Жалпы эритмеги эриген заттын масасын табабыз.

$$m(KOH) = 400\text{г} \cdot 0,18 = 72\text{г} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Баары } 100\text{г}$$

$$m(KOH) = 56\text{г / моль} \cdot 0,5\text{моль} = 28\text{г} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

3) Эритмени проценттик концентрациясын табабыз.

$$\varpi(KOH) = \frac{100\text{г}}{500\text{г}} = 0,2 \text{ же } 20\%$$

**2. Эритмелердин тыгыздыгына байланыштуу маселелерди чыгаруу.**

**№101.** Молярдык концентрациясы 0,2моль/л болгон натрий гидрокычкылынын эритменин 8,25литрин тыгыздыгы  $\rho=1,1\text{г/мл}$  болгонго чейин бууландырышкан. Мында щелочтун массалык үлүшү 15% болгон. Алынган эритменин көлөмү кандай?

Чыгарылышы: 1) Эриген заттын масасын табабыз. а) Молун табабыз.

$$n_1(NaOH) = C \cdot V = 0,2\text{моль} \cdot 8,25\text{л} = 1,65\text{моль}$$

б) Массасын табабыз

$$m_1(NaOH) = n_1(NaOH) \cdot M(NaOH) = 1,65\text{моль} \cdot 40\text{г/моль} = 66\text{г}(NaOH)$$

2) Бууландыргандан кийин NaOHтын массасы өзгөрбөйт.

$$m_2(NaOH) = m_1(NaOH) = 66\text{г}$$

Экинчи эритменин массасын табабыз.

$$\varpi_2 = \frac{m_2(NaOH)}{m_2(\text{эрим})}; \quad m_2(\text{эрим}) = \frac{m_2(NaOH)}{\varpi_2(NaOH)}$$

$$m_2(\text{эрит}) = \frac{66g}{0,15} = 440g$$

3) Экинчи эритменин көлөмүн табабыз.

$$V_2(\text{эрит}) = m_2(\text{эрит}) / \rho_2(\text{эрит}) = 440\text{г} / 1,1(\text{г}/\text{мл}) = 400\text{мл}$$

**№102.** Концентрацияланган туз жана азот кислотасын 3:1 молдук катышта аралаштыруудан «падыша арагы» алышат. Бул үчүн 35%түү ( $\rho=1,174\text{г}/\text{мл}$ ) туз жана 98%түү ( $\rho=1,501\text{г}/\text{мл}$ ) азот кислотасынан кандай көлөмдүк катышта алуу керек?

Чыгарылышы: 1) 3 моль (HCl) туз кислотасына түура келген эритменин көлөмүн табабыз.

$$m(HCl) = 3 \text{ моль} \cdot 36,5\text{г}/\text{моль} = 109,5\text{г}$$

$$100\text{г}( \text{эрит}) - 35\text{гHCl}$$

$$x\text{г}( \text{эрит}) = 109,5\text{гHCl}$$

$$x = 313\text{г}( \text{эрит})$$

$$1\text{мл}( \text{эрит}) - 1,174\text{г}$$

$$x = 267\text{мл}(35\% \text{HCl})$$

$$X\text{мл} - 313\text{г}$$

2) Бир моль азот кислотасына дал келген азот кислотасынын эритмесинин көлөмүн табабыз.

$$M(HNO_3) = 63\text{г}/\text{моль} \quad m(HNO_3) = 63\text{г}$$

$$100\text{г}( \text{эрит}) - 98\text{г}(HNO_3)$$

$$X\text{г}( \text{эрит}) - 63\text{г}(HNO_3) \quad x = 64,3\text{г}( \text{эрит})$$

$$1\text{мл}( \text{эрит}) - 1,501\text{г}$$

$$X\text{мл}( \text{эрит}) - 64,3\text{г} \quad x = 42,8\text{мл}$$

$$3) \text{Демек } V(HCl 35\%) : V((HNO_3 98\%)) = 267\text{мл} : 42,8\text{мл}$$

**№103.** Күкүрт кислотасынын 10%түү эритмесинин ( $\rho=1,06\text{г}/\text{мл}$ ) молярдык концентрациясын тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Эритменин массасын табабыз. (1л 10%түү)

$$m(\text{эрит}) = V(\text{эрит}) \cdot \rho = 1000\text{мл} \cdot 1,06\text{г}/\text{мл} = 1060\text{г}$$

2) Эриген заттын массасын табабыз.

$$m(\text{э.з.}) = \frac{\sigma \cdot m(\text{эрит})}{100} = \frac{10 \cdot 1060\text{г}}{100} = 106\text{г}$$

3) Эритменин молярдык концентрациясы

$$\sigma(H_2SO_4) = \frac{m(H_2SO_4)}{M(H_2SO_4) \cdot v} = \frac{106\text{г}}{98\text{г}/\text{моль} \cdot 1\text{l}} = 1,08 \text{моль}/\text{l}$$

Эритме 1,08М же 1,08 моль/л

**№104.** 93,6%түү ( $\rho=1,83\text{г}/\text{мл}$ ) кислотадан 20%түү ( $\rho=1,139\text{г}/\text{мл}$ ) бир литр эритме даярдоо үчүн канча мл эритме жана суу алуу керек?

Чыгаруу: а) Алынуучу 20%түү эритменин массасын табабыз.

$$m_2(20\%) = 100\text{мл} \cdot 1,139\text{г}/\text{мл} = 1139\text{г}$$

б) Эритмедеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m(\text{э.з.}) = m(\text{эрит}) \cdot \varphi = 1139 \cdot 0,2 = 227,8 (\text{кислота})$$

в) Ушул 227,8 г массага дал келген 93,6%түү эритменин массасын табабыз. Пропорция түзөбүз.

$$100\text{г} \text{эр-де} - 93,6\text{г}$$

$$x\text{г}(\text{эрит}) - 227,8\text{г} \quad x = 243,4\text{г}$$

г) Эритменин көлемүн табабыз.

$$V(93,6\%) = 243,4\text{г} / 1,83(\text{г}/\text{мл}) = 133\text{мл}$$

2) Суюлтуучу суунун көлемүн табабыз.

$$V(H_2O) = V(20\%) - V(93,6\%) = 1000\text{мл} - 133\text{мл} = 867\text{мл}(H_2O)$$


Демек 93,6% кислотанын эритмесинен 133мл ди алып, ага 1 литрге чейин (же 867мл) суу кошсок 20%түү бир литр эритме алышат.

**3. Эритмелерди** куюштурганда же заттарды кошкондо химиялык реакциянын натыйжасында пайда болгон эритмелердин концентрациясын аныктас.

**№105.** 200 мл сууда 20 г цезийди эриткенде алынган эритменин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Цезий сууда толук эрип цезий гидрокычкылы пайда болот. Массасын табабыз.

$$200\text{г} \quad m_1 \quad m_2 \quad m_1 = 22,6 = (CsOH)$$



$$266\text{г} \quad 300\text{г} \quad 2\text{г} \quad m_2 = 0,15\text{г}(H_2)$$

а) Демек 22,6=CsOH пайда болуу менен 0,15г суутек бөлүнүп чыгат.

2) Эритменин жалпы массасын жана массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{жалпы эрит}) = 200\text{г}(H_2O) + 20\text{г}(Cs) - 0,15\text{г}(H_2) = 219,85\text{г}$$

$$\varpi(CsOH) = \frac{22,6g}{279,85g} = 0,103 \text{ же } 10,3\%$$

**№106.** Натрий карбонатынын 12%түү (ρ=109г/мл) 150 мл эритмесине 24г алюминий хлоридин кошушкан. Алынган эритменин курамын жана массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Реагенттердин моль сандарын табабыз.


$$m(NaCO_3) = (150 \text{ мл} \cdot 1,09(\text{мл}) \cdot 0,12 = 19,62 \text{ г}$$

$$v(Na_2CO_3) = \frac{19,62 \text{ г}}{106 \text{ г/моль}} = 0,185 \text{ моль}$$

$$v(AlCl_3) = \frac{24 \text{ г}}{133 \text{ г/моль}} = 0,18 \text{ моль}$$

2) Реакцияга 2 моль( $AlCl_3$ ) менен 3 моль ( $Na_2CO_3$ ) кирет. Бизде молдук катыш 0,18моль ( $AlCl_3$ ) жана 0,185 моль ( $Na_2CO_3$ ) б.а. 1:1 катышка жакын. Ошондуктан эсептөөлөрдү натрий карбонаты менен жургүзөбүз. Реакциянын төндемесин жазып реакцияда пайда болгон заттардын массаларын  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  деп таап ашып калган алюминий хлоридинин массасын аныктайбыз (Моль сандары  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$ ).

$$0,18 \text{ моль } 0,185 \text{ моль } v(H_2O) \quad v_1 \quad v_2 \quad v_3$$



$$a) v_1 = \frac{0,185 \text{ моль} \cdot 2 \text{ моль}}{3 \text{ моль}} = 0,123 \text{ моль } Al(OH)_3$$

$$M(Al(OH)_3) = 78 \text{ г/моль}$$

$$m_1 = 78 \text{ г/моль} \cdot 0,123 \text{ моль} = 9,594 \text{ г } Al(OH)_3$$

$$b) v(Na_2CO_3) = v(CO_2) = 0,185 \text{ моль } M(CO_2) = 44 \text{ г/моль}$$

$$m_2 = 44 \text{ г/моль} \cdot 0,185 \text{ моль} = 8,14 \text{ г } CO_2$$

$$v(Na_2CO_3) = v(H_2O) = 0,185 \text{ моль } M(H_2O) = 18 \text{ г/моль}$$

$$m(H_2O) = 18 \text{ г/моль} \cdot 0,185 \text{ моль} = 3,33 \text{ г } H_2O$$

Бул үч зат эритмедин чыгып кетет, себеби  $Al(OH)_3$  чөкмөдө,  $CO_2$ -газ учуп кетет, суу реакцияга кирип кетет. Булардын жалпы массасы

$$m = 9,594 \text{ г } Al(OH)_3 + 8,14 \text{ г } CO_2 + 3,33 \text{ г } H_2O = 21,064 \text{ г.}$$

3) Ашып калган алюминий хлоридинин массасын табабыз. Пропорция түзөбүз  $(M(AlCl_3) = 133 \text{ г/моль})$

2 моль(AlCl<sub>3</sub>)-3 моль; X моль(AlCl<sub>3</sub>)=0,185 моль; x=0,123 моль  
(Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>). m(AlCl<sub>3</sub>)=133 г/моль·0,057 моль =7,581 г.

4) Реакцияда пайда болгон хлордуу натрийдин массасын табабыз.

$$v(Na_2CO_3)=2v(NaCl)=6 \text{ моль}(NaCl)$$

$$\text{Анда } v(Na_2CO_3)=2v(NaCl)=0,185 \cdot 2=0,37 \text{ моль}(NaCl)$$

$$m_3=58,5 \text{ г/моль} \cdot 0,37 \text{ моль}=21,541 \text{ г}(NaCl)$$

5) Эритменин жалпы массасын тааги заттардын массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{эрит})=(150 \text{ мл} \cdot 1,09 \text{ г/мл})+24 \text{ г}(AlCl_3)=187,5 \text{ г.}$$

Бул эритмедин чөкмө, газдын массасын чыгарып салабыз.

$$m(\text{к.эрит})=187,5 \text{ г}-21,064 \text{ г}=166,436 \text{ г.}$$

$$\varphi(NaCl)=21,541/166,436=0,13 \text{ же } 13\%$$

$$\varphi(AlCl_3)=7,581/166,436=0,043 \text{ же } 4,3\%$$

**№107.** Күмүш нитратынын 100 г 13% түү эритмесин 100 г. 13% түү натрий хлоридинин эритмеси менен аралаштырышкан. Пайда болгон эритмедин заттардын массалык үлүштөрүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Эки эритмедин заттардын массалык үлүштөрүн тапкыла.


$$M(AgNO_3)=170 \text{ г/моль}; M(NaCl)=58,5 \text{ г/моль};$$

$$v(AgNO_3)=\frac{100 \cdot 0,73}{170}=0,765 \text{ моль}; v(NaCl)=\frac{100 \cdot 0,13}{58,5}=0,222 \text{ моль}$$

2) Жүргөн реакциялардын теңдемелерин жазып пайда болгон жаңы заттардын жана реакцияда ашып калган алгачкы заттын моль санын жана массасын табабыз.

Эсептөөлөрдү күмүш нитратынын моль саны боюнча жүргүзөбүз, ал толук реакцияга кирет, NaCl ашып калат.

$$0,0765 \text{ моль} \quad 0,222 \text{ моль} \quad x \quad y \quad x=0,0765 \text{ моль}(AgCl)$$



$$\text{б.а. } v(AgNO_3)=v(AgCl) \rightarrow v(NaNO_3)=0,765 \text{ моль}$$

$$9(NaCl)\text{ашыкча}=V(NaCl)-V(AgNO_3)=$$

$$0,222 \text{ моль}-0,0765 \text{ моль}=0,1465 \text{ моль}(NaCl)$$

$$M(AgCl)=143,5 \text{ г/моль} \quad M(NaCl)=58,5 \text{ г/моль}$$

$$\text{а)} m(AgCl)=143,5 \text{ г/моль} \cdot 0,0765 \text{ моль}=10,88 \text{ г(чөкмө)}$$

б)  $m(NaNO_3) = 85 \text{ г/моль} \cdot 0,0765 \text{ моль} = 6,5 \text{ (эритмеде)}$

в)  $m(NaCl) = 58,5 \text{ г/моль} \cdot 0,1465 \text{ моль} = 8,54 \text{ г (эритмеде)}$

3) Жаңы эритменин массасын табабыз. Алгачкы эритмелердин суммасынан чөкмөнүн массасын чыгарып салабыз.

$$m(\text{эрит}) = m(\text{эрит}-AgNO_3) + m(\text{эрит NaCl}) - m(\text{чөкмө AgCl}) = \\ = (100+100)\text{г} - 10,88\text{г} = 189,12\text{г.}$$

4) Эритмедеги заттардын массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(NaNO_3) = \frac{6,5 \cdot 100}{189,12} = 3,44\%; \quad \varpi(NaCl) = \frac{8,54 \cdot 100}{189,12} = 4,52\%.$$

4. Эритмедеги кошкон зат эриткич менен реакцияга кириүүдөн эритменин концентрациясы өзгөрүүгө байланышкан маселелерди чыгаруу.

№108. 10%түү 70 г ортофосфор кислотасынын эритмесине канча масса фосфор кычкылын эритсе 40%түү эритме алынат?

Чыгарылышы: 1) Эритмедеги заттын массасын табабыз.

$$m(H_3PO_4) = 70 \cdot 0,1 = 7\text{г}$$

2) Реакциянын төндемесин жазып, пайда болгон фосфор кислотасынын массасын табабыз.

$x$  г заттада  $y$  г

$$P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4. \quad x \cdot 196 = y \cdot 142.$$

$$1 \text{ моль} \quad 2 \text{ моль} \quad 196x = 142y$$

$$142g \quad 196g \quad y = 196x / 142 = 1,38x.$$

3) Даирдалуучу эритменин курамын аныктайбыз.

$\varpi(H_3PO_4) = 40\%$  же 0,4. Андагы: фосфор кислотасынын масасы.

$$m(H_3PO_4) = 7 + 1,38x$$

4) Бул берилгендерди формулага коюп, эриген заттын массалык үлүшүн табабыз.

$$\frac{7 + 1,38x}{70 + x} = 0,4; \quad 0,4(70 + x) = 7 + 1,38x$$


$$28 + 0,4x = 7 + 1,38x; \quad 0,4x - 1,38x = 7 + 28.$$

$$-0,98x = -21; \quad x = \frac{21}{0,98} = 21,4\text{г}(P_2O_5)$$

Демек, 10% 7-г эритмеге 21,4г( $P_2O_5$ )ти кошсок 40%түү эритме алынат.

Текшерүү: а) 21,4г ( $P_2O_5$ )тен канча масса фосфор кислотасы пайда болоорун жана канча суу сарпталашын табабыз.

$$21,4\text{г} \quad x\text{г} \quad y\text{г}$$



$$142\text{г} \quad 54\text{г} \quad 196\text{г} \quad y = 29,54\text{г}(H_3PO_4)$$

б) Фосфор кислотасынын жалпы массасын табабыз.

$$m(H_3PO_4) = 7\text{г} + 28,13\text{г} = 36,54\text{г}(H_3PO_4)$$

в) Эритменин жалпы массасын таап, реакцияга кирген суунун массасын чыгарып салабыз.

$$m(\text{эрит}) = (70\text{г}(10\%)) + 21,4\text{г}(P_2O_5) = 91,4\text{г}$$

г) Массалык үлүшүн табабыз.

$$91,4\text{г эритмеде } 36,54\text{г} H_3PO_4.$$

$$100 \text{ эритмеде } x\% H_3PO_4 \quad x = 40\%(H_3PO_4)$$


**№109.** Щелочтун 18%түү эритмесин алуу үчүн 120 мл сууга канча масса металлдык натрийди эриттүүгө болот?

Чыгаруу: 1) Натрийдин суу менен болгон реакциясын жазабыз.

$$m(Na) = 23\text{г/моль} \quad N(NaOH) = 40 \text{ г/моль}$$

$$m(H_2) = 2 \text{ г/моль}$$

$$x \text{ моль} \quad y \text{ моль} \quad z \text{ моль}$$



$$2 \text{ моль} \quad 2 \text{ моль} \quad 1 \text{ моль}$$

$$x \rightarrow y \rightarrow z$$

Демек  $x(Na) = y(NaOH) = x; \quad z = v(H_2) = x/2$

Эми бул заттардын массасын  $x$  менен белгилесек  $m=M\cdot v$ ; Мында щелочтун эритмесинин массасы.

$$\begin{aligned} \text{Берилди} \\ m(\text{Na}) &= 2x \\ m(\text{NaOH}) &= 40x \\ m(\text{H}_2) &= x \\ m(\text{Na}) - ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m(\text{эрит}) &= (m(\text{H}_2\text{O}) + m(\text{Na})) - m(\text{H}_2) = \\ m(\text{эрит}) &= 120 + 23x - x = 120 - 22x = 120 - \\ &22x \end{aligned}$$

Эритмеги заттын массалык үлүшүн эсептөө үчүн берилгендерди формулага коебуз.

$$\varpi(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaOH})}{m(\text{эрит})} \cdot 100\% \quad \text{Мындан}$$

$$\varpi(\text{NaOH}) = \frac{40x}{120 + 22x} = 0,18; \quad 40x = 0,18(120 + 22x)$$

$$40x = 21,6 + 3,96x; \quad 40x - 3,96x = 21,6$$

$$36,04x = 21,6 \quad x = 21,6 / 36,04 = 0,6$$

$$x = 0,6 \text{ моль Na}; \quad m(\text{Na}) = 23 / 0,6 = 13,8 \text{ г Na}$$

Демек 200 мл сууда 13,8 г Na ди эритсе 18% түү эритме алынат.

Текшерүү: 1) Эритменин жалпы массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = m(\text{H}_2\text{O}) + m(\text{Na}) = 120 \text{ г} + 13,8 \text{ г} = 133,8 \text{ г}$$

2) Эритмеги NaOHтын массасын табабыз.

$$100 \text{ г (эрит)} - 18 \text{ г (NaOH)}$$

$$133,8 \text{ г} - x \text{ г} \quad x = 24,08 \text{ г NaOH}$$

3) 24,08 г (NaOH)та канча грамм натрий бар?




$$40 \text{ г (NaOH)} - 23 \text{ г}$$

$$24,08 \text{ г (NaOH)} - x \text{ г} \quad x = 13,8 \text{ г Na}$$

Демек, маселе туура чыгарылган.

**№110.** 100 мл сууда 2 г кальцийди эриткенде алынган эритменин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Реакциянын тенденмесин жазып, пайда болгон щелочтун жана суутектин массасын аныктайбыз.



2) Эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = 100 \text{ г (H}_2\text{O)} + 2 \text{ г (Ca)} - 0,1 \text{ г (H}_2) = 101,9 \text{ г}$$

3) Эритменин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 3,7 / 101,9 \text{ г} = 0,036 \text{ же } 3,6\%$$


№111. Туз кислотасынын 3М-дуу ( $\rho=1,55\text{г}/\text{мл}$ ) 300мл эритмеге 6,5г металлдык цинкти эритишкен. Реакциядан кийинки эритмедеги заттардын массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Ар бир заттын моль санын тапкыла.  
 $M(\text{Zn})=65\text{г}/\text{моль}$

$$v(\text{Zn}) = \frac{6,5\text{г}}{65\text{г}/\text{моль}} = 0,1 \text{ моль}; v(\text{HCl}) = \frac{3 \cdot 300 \text{ мл}}{1000 \text{ мл}} = 0,9 \text{ моль}$$

2) Реакциянын теңдемесин жазып, пайда болгон жана реакцияга кирбей калган заттардын моль санын табабыз.

$$0,1 \text{ моль} \quad 0,9 \text{ моль} \quad x \text{ моль}$$



Реакциядан ашып калган туз кислотасынын молун табабыз.

$$V(\text{HCl}) = 0,9 \text{ моль} - 0,2 \text{ моль} = 0,7 \text{ моль} (\text{HCl})$$

3) Реакциядан кийинки эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = m(\text{HCl}\text{ эрит}) + m(\text{Zn}) - m(\text{H}_2)$$

$$m(\text{эрит}) = (300 \text{ мл} \cdot 1,05 \text{ г}/\text{моль}) + 6,5 \text{ г} - (0,1 \cdot 2) = 321,3 \text{ г}$$

4) Эритмедеги туз кислотасынын жана цинк хлоридинин массасын аныктайбыз.

$$m(\text{HCl}) = 0,7 \cdot 36,5 \text{ г}/\text{моль} = 25,55 \text{ г} \quad m(\text{ZnCl}_2) = 0,1 \cdot 136 = 13,6 \text{ г}$$

5) Эритменин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(\text{HCl}) = \frac{25,55 \text{ г}}{321,3 \text{ г}} = 0,0795 \text{ же } 7,95\%$$

$$\varpi(\text{ZnCl}_2) = \frac{13,6 \text{ г}}{321,3 \text{ г}} = 0,0423 \text{ же } 4,23\%$$

5) Кристаллогидраттарга байланыштуу маселелерди чыгаруу.

№112. 450 мл сууда 50 г жез купоросун эриткенде пайда болгон эритменин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Жез купоросунун моль санын жана анын негизинде жез (II) сульфатынын массасын табабыз.  
 $M(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 250\text{г}/\text{моль}$

$$v(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = \frac{50\text{г}}{250\text{г}/\text{моль}} = 0,2\text{ моль}$$

$$v(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = v(CuSO_4) = 0,2\text{ моль}; M(CuSO_4) = 160\text{г}/\text{моль}$$
 $m(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = v(CuSO_4) \cdot M(CuSO_4) = 0,2 \cdot 160 = 32\text{г}$

2) Эритменин жалпы массасын табабыз.

$$m(\text{эріт}) = m(H_2O) + m(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 450\text{г} + 50\text{г} = 500\text{г}$$

3) Эритменин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(CuSO_4) = \frac{32\text{г}}{500\text{г}} = 0,064 \text{ же } 6,4\%$$

**№113.**  $K_2S \cdot H_2O$  кристаллогидратында суунун саны 45% болсо, п-дин санын тапкыла.

Чыгарылышы:

$$m(K_2S) = 110\text{г}/\text{моль}$$

$$m(H_2O) = 18\text{ г}/\text{моль}$$

$$\varpi(H_2O) = 45\%$$

$$m(K_2S) = 55\%$$

$$n=?$$

1) Берилген процент боюнча өзүнүн массасын табабыз.

$$110\text{г}(K_2S) - 55\% \quad x = 90\text{г}(H_2O) \quad x = (H_2O) - 45\%$$

$$Xg = 45\%$$

2) Суунун моль санын табабыз.

$$v(H_2O) = 90\text{г}/18\text{г}/\text{моль} = 5\text{моль}$$

Кристаллогидраттын формуласы  $K_2So5H_2O$

**№114.** 400 мл 7%түү ( $\rho=1,06\text{г}/\text{мл}$ ) жез сульфатынын эритмесин алуу үчүн канча масса жез купоросу менен канча көлөм 5%түү ( $\rho=1,045\text{г}/\text{мл}$ ) жез (II) сульфатынын эритмесин аралаштыруу керек?

Чыгарылышы:

Берилди

$$\varpi_1 = 5\%$$

$$\rho_1 = 1,04\text{г}/\text{мл}$$

$$\varpi_3 = 7\%$$

$$v_3(7\%) = 400\text{мл}$$

$$\rho_3 = 1,06\text{ г}/\text{мл}$$

$$m(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = ?$$

$$v_1(5\%) = ?$$


1) Жез купоросун  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$  2чи эритме катары кароо керек.

$$m(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 250\text{г}/\text{моль}$$

$CuSO_4$ -түн кристаллогидраттагы массалык үлүшү

$$\varpi_2 = \frac{m(CuSO_4)}{m(CuSO_4 \cdot 5H_2O)} = \frac{160\text{г}}{250\text{г / моль}} = 0,64 \text{ же } 64\%$$

2) Эритмелерди аралаштыруу усулун колдонуп жаңы эритмедердеги алгачкы эритмелердин бөлүктөрүнүн санын табабыз.



Демек, жаңы эритме 59 бөлүктөн турат. Жаңы эритменин жана бир белүккө туура келген массасын табабыз.

$$m_3(\text{эрит}) = V_3 \cdot p_3 = 400\text{мл} \cdot 1,06\text{г/мл} = 424\text{г}$$

$$m(\text{1белүк}) = 424\text{г}/59(\text{белүк}) = 7,19\text{г}$$

Жаңы эритменин бир белүгү 7,19г массага барабар.

3) Алгачкы аралаштырылуучу эритмелерге дал келген массасын табабыз.

$$m_2(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 7,19\text{г} \cdot 2(б) = 14,38\text{г}$$

$$m_1(5\%) = 7,19\text{г} \cdot 57(б) = 409,62\text{г}$$

4) 5%түү эритменин көлөмүн табабыз.

$$V_1(5\%) = m_1/p_1 = 409,62\text{г}/1,045(\text{г/мл}) = 392\text{мл}$$

Демек 5% эритмединен 392мл-рин алышп, ага 14,38г CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O ну салып аралаштырсак 400 мл 7%түү эритме алынат.

Жообу: 14,38г CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O; 392мл 5% CuSO

**№115.** Үч валенттүү металлдын хлоридинин 20°Cдагы каныккан эритмесинде эриген заттын массалык үлүшү 31,5%. Бул эритмени бууландыргандан кийин 4 г суу жана курамында 6 моль суусу бар 5,3 г металлдын (III) хлоридинин кристаллогидраты алынган. Туздун формуласын аныктагыла. (Х-кл. Е.М.Соколовская. ММУ)

Чыгаруу

1) Анализдейбиз 5,3 г

Берилди

христаллогидрат 9,3г каныккан

Ar(Me)=Ar

эритмедине (5,3г+4г(H<sub>2</sub>O))

Mr(MeCl<sub>3</sub>)=(Ar+106,5)

алынган эритмедерги эриген

M=MeCl<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O)=(Ar+214,5)

заттын массасын табабыз.

M=(Me)-?


$$m(MeCl_3) = 9,3\text{г} \cdot 0,315 = 2,93\text{г}$$

2) Демек 5,3г кристаллогидратта 2,93 г MeCl<sub>3</sub> бар.

Пропорция түзөбүз.

$$2,93\text{г (MeCl}_3)$$

$$5,3\text{г(MeCl}_3 \cdot 6 H_2O)$$



$$2,93(Ar+214,5) = 5,3(Ar+106,5)g$$

$$2,93Ar+628,49 = 5,3Ar+563,45$$

$$2,93Ar-5,3Ar = 563,45-628,49$$

$$-2,37Ar=-65,04; Ar=65,04/2,37=27.$$

$$Ar(Me)=27. Ar(Al)=27. \text{Демек алюминий.}$$

№116. 20°Cда 100 г сууда 74,5 г калий хлориди эрийт.

Анын бир молуна 6 моль суу туура келген кристаллогидратынын эригичтити 0°Cда 100 г сууга 36,3г туура келет. 200°Cда 250 г эритмени 0°Cга чейин муздатса канча грамм кристаллогидраттын массасы пайда болот. 0°C температурадагы эритмедине кальций хлоридинин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) 20°Cдагы 250г эритме x%түү болсо, ошол эритмедине CaCl<sub>2</sub>нин жана суунун массасын, моль санын жана эритменин процентин табуу.

$$\frac{x}{100} \cdot 250 = 2,5x(CaCl_2); \quad (250 - 2,5x) = (H_2O)$$

а) 100г H<sub>2</sub>O-74,5(CaCl<sub>2</sub>)

$$(250 \cdot 2,5x) H_2O - 2,5x(CaCl_2) \text{ Мындан}$$

$$100 \cdot 2,5x = 74,5(250 \cdot 2,5x); \quad 250x = 18625 - 186,25x$$

$$250x - 186,25x = 18625; \quad 436,25x = 18625$$

$$x = \frac{18625}{436,25} = 42,69\% CaCl_2 \quad \text{Хтин ордуна коебуз.}$$

б) 2,5x(CaCl<sub>2</sub>) = 2,5 \cdot 42,69 = 106,73(CaCl<sub>2</sub>)

в) (250-2,5x)<sub>2</sub> = (H<sub>2</sub>O) = 250g - 2,5 \cdot 42,69 = 143,27g = (H<sub>2</sub>O)

г)  $v(CaCl_2) = \frac{106,73g}{111g/\text{моль}} = 0,96\text{моль};$


$$v(H_2O) = \frac{143,27g}{18g/\text{моль}} = 7,96\text{моль}$$

2) Эритмени 0°Cга муздатканда пайда болгон кристаллогидраттын молун, массасын жана ага сапрталган суунун молун табабыз.

а) 0,96моль(CaCl<sub>2</sub>)дин = 0,96моль \cdot (CaCl<sub>2</sub> \cdot 6H<sub>2</sub>O)

б) m(CaCl<sub>2</sub> \cdot 6H<sub>2</sub>O) = 0,96моль \cdot 219г/моль = 210,24г

(x<sub>2</sub>) умоль 0,96моль (210,24г)



$$x(H_2O) = \frac{210,24 \cdot 108}{219} = \frac{22705,92}{219} = 103,68\text{?}(H_2O)$$

же болбосо  $m(H_2O) = 5,76\text{моль} \cdot 18\text{г/моль} = 103,68\text{г}(H_2O)$

3) Калган суунун массасын табабыз.

$$m(H_2O) = (7,96\text{моль} - 5,76\text{моль}) \cdot 18 = 2,2 \cdot 18 = 39,6\text{г}$$

4) 0°C дагы 39,16г сууда эриген кристаллогидраттын массасын табабыз.

$$100\text{г } H_2O \text{до} - 36,3 \text{ CaCl}_2 \cdot H_2O$$

$$39,6\text{г } H_2O \text{до} - x \text{g CaCl}_2 \cdot H_2O \quad x=14,37\text{г}$$

5) 14,37г CaCl<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O додукту түздүн CaCl<sub>2</sub> нин массасын табабыз.

$$219\text{г CaCl}_2 \cdot 6H_2O - 111\text{г CaCl}_2$$

$$14,37 \text{ CaCl}_2 \cdot 6H_2O - x = CaCl_2 \quad x=7,28\text{гCaCl}_2$$

6) Чөкмөгө өткөн кристаллогидраттын массасын табабыз.

$$m(\text{чөк. CaCl}_2 \cdot 6H_2O) = 210,24\text{г} - 14,37\text{г} = 195,9\text{г}$$

7) Чөкмө кристаллогидратты алғандан кийинки эритменин массасы.

$$250\text{г(эрят)} - 195,9\text{г(крист)} = 54,1\text{г (эритме)}$$

8) Калган эритменин массалык үлүшү

$$\varpi(CaCl_2) = 7,28\text{г}/54,1\text{г} = 0,135 \text{ же } 13,5\%$$

Жообу: 195,9г CaCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O; 13,5% CaCl<sub>2</sub>

6. Эритмелерге байланыштуу стандарттык эмес маселелерди чыгаруунун усулу.

**№117.** Спирттин суудагы эритмесинде элемент катары кычкылтектек 50%ти түзсө, бул эритмеги этанолдун массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: таблица формасында чыгарабыз. Ага этанолдун жана суунун курамындағы кычкылтектин массалык үлүшүн жазабыз.

$$M(C_2H_5OH) = 46\text{г/моль} \quad \varpi(O) = \frac{16\text{ г}}{46\text{ г / моль}} = 0,35\text{ (35 %)}$$

$$M(H_2O) = 18\text{ г/моль}$$

$$\varpi_1(O)\text{спирт)-?} \quad \varpi(O) = \frac{16\text{ г}}{18\text{ г / моль}} = 0,89\text{ (89 %)}$$

$$\varpi_2(O)\text{суу)-?}$$

#### 4-жадыбал

Зат	$\omega\%$ (o)	$\omega(ap)$	Айыр	$m_1; m_2$	$\omega\%$
Этанол	35		39	39	72,2
Эрит. суу	89	50	15	15	27,8
$\Sigma$				54	100

$$\omega(\text{этанол})=72,2\%$$

2-чи жол менен чыгаруу

1) Кычкылтектин элемент катары аралашмадагы массалык үлүшү  $\omega(o)=0,5$  болот. Ар бир зат үчүн ушундай чондукту табабыз.

а) Этанолдогу кычкылтектин массалык үлүшү-0,35 же (16/46)

б) Суудагы кычкылтектики  $=0,89$  же (16/18). Аралашмадагы кычкылтектин массалык үлүшүнүн суммасы бир элементтин спирттеги жана суудагы (эритмедеги) заттардын массалык үлүштөрүнүн суммасы менен аныкталат. Аралашмадагы этанолдун массалык үлүшү  $\omega$ , анда суунун массалык үлүшү (1- $\omega$ ) болот. Булардын баарын тендендемеге койсок.

$$0,35\omega+0,89(1-\omega)=0,50; \quad 0,35\omega+0,89-0,89\omega=0,50$$

$$0,35\omega-0,89\omega=0,50-0,89; \quad -54\omega=-0,39$$

$$\omega=0,39/0,54=0,722; \quad \omega\%=72,12\%$$

Жообу:  $72,12\% \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

**№118.** Эгер эритмеде 11 протонго 9 нейтрон дал келсе формальдегиддин формалиндеги массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Формальдегиддин заттык саны 1 болсо, суунун саны У болот.  $p$ -протон;  $n$ -нейтрондун саны. Бул маалыматтарды таблицага толтурабыз.

#### 5-жадыбал

Зат	P	n	v	V(p)	V(n)	M	$m_v M$	$\omega$
$\text{CH}_2\text{O}$	16	14	1	16	14	30	30	25
$\text{H}_2\text{O}$	10	8	у	10у	8у	18	90	75
$\Sigma$				$16+10y$	$14+8y$	-	120	100

$$y=5$$

Алынган төндемени чыгарабыз.

$$\frac{16+10y}{14+8y} = \frac{11}{9}; \quad (16+10y) \cdot 9 = 11(14+8y)$$

$$144 + 90y = 154 + 88y$$

$$90y - 88y = 154 - 144; \quad 2y = 10 \quad y = 5$$

2)  $Y=5$ ти ордуна кооп акыркы үч колонканы толтурабыз.

а) Сууну табабыз.

$$10y = 10 \cdot 5 = 50 \quad 8y = 8 \cdot 5 = 40$$

$$10y + 8y = 50 + 40 = 90 \text{г}(\text{H}_2\text{O})$$

б) Формальдегидди табабыз. Ал бирге барабар  
 $\varpi(\text{CH}_2\text{O}) = 30 \cdot 1 = 30 \text{г}$

3) Массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(\text{CH}_2\text{O}) = 30 / 120 = 0,25 \text{ же } 25\%$$

Эритме 25%түү  $\text{CH}_2\text{O}$

Себеби эритменин жалпы массасы.

$$m(\text{жалп эрит}) = 30 = (\text{CH}_2\text{O}) + 90 \text{г}(\text{H}_2\text{O}) = 120 \text{г}$$

**Эскертуү:** кумурска альдегидинин курамында  $\text{CH}_2\text{O}=16$  протон, 14 нейтрон бар, ал эми сууда 10 протон сегиз нейтрон бар. Эсептөөлөр ушул боюнча жүргүзүлдү.

**№119.** Натрий гидрокычылынын 10%түү 100 г эритмесин туз кислотасынын 100г 10%түү эритмеси менен арапаштырышкан. Реакцияда пайда болгон натрий хлоридинин массасын аныктагыла.

Чыгарылышы: 1) Реакциянын төндемесин жазып маалыматтарды жадыбалга толтурабыз.

#### 6-жадыбал

Реакция-	Бирдиктер	$\text{NaOH}+$	$\text{HCl}::$	$\text{NaCl}$	$+ \text{H}_2\text{O}$
га чейинки	$m(\text{эріт})\text{г}$ $m(\text{зат})\text{г}$ $M(\text{г/моль})$ $v = \frac{M}{m}, \text{моль}$	100 10 40 0,25	100 10 36,5 0,27	58,5    	
дан кийинки	$V_1, \text{ моль}$ $m=M \cdot v$		0,02	0,25 14,6	0,25


Жообу: 14,6 г  $\text{NaCl}$  пайда болот, 0,73 г  $\text{HCl}$  ашып калат.

2-чи жол менен чыгаруу: 1) Реакцияга кирүүчү заттардын моль сандарын табабыз.

$$a) v(NaOH) = \frac{100 \cdot 0,1}{40} = 0,25; v(HCl) = \frac{100 \cdot 0,1}{36,5} = 0,27.$$

2) Реакциянын төндемесин жазып пайда болгон туздун жана ашып калган заттын моль санын аныктайбыз.

$$0,25 \quad 0,27$$



$$1 \text{ моль} \quad 1 \text{ моль} \quad 1 \text{ моль}$$

$v(HCl) - v(NaOH) = 0,27 - 0,25 = 0,02 \text{ моль} \quad HCl. \quad \text{Эсептөөлөр} \\ NaOH \text{тын моль саны боюнча жүргүзүлдү.}$

3) Пайда болгон заттардын массасын табабыз.

$$m(NaCl) = v \cdot m(NaCl) = 0,25 \text{ моль} \cdot 58,5 \text{ г/моль} = 14,6 \text{ г}$$

$$m(HCl \text{ашыкча}) = 0,02 \cdot 36,5 = 0,73 \text{ (HCl)}$$

**№120.** Суутектин жана кычкылтектин атомдорунун саны бири-бирине барабар болгон күкүрт кислотасынын эритмесинин массалық үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Эритме күкүрт кислотасы жана суудан турат. Суутек атомунун санын табуу керек.

$$v(H_2SO_4) = x \text{ моль болсо, } v(H)H_2SO_4 - t = 2x \text{ моль}$$

$$v(H_2O) = y \text{ моль болсо, } v(H)H_2O - do = 2y \text{ моль}$$

Эритмедеги жалпы суутек атомунун саны

$$v(H) = (2x + 2y)$$

2) Эритмедеги жалпы кычкылтек атомунун саны.

$$9(O)H_2SO_4 - t = 4x \text{ моль}$$

$$9(O)H_2O - do = y \text{ моль}$$

$v(O) \text{жалпы} = (4x + y) \text{ моль; Эритмедеги кычкылтек атомунун суммасы.}$

3) Маселенин шарты боюнча кычкылтек жана суутек атомдорунун саны бири-бирине барабар болот.

$$2x + 2y = 4x + y; \quad 2x - 4x = y - 2y$$

$$-2x = -y \quad y =$$

4) Эгер  $x = v(H_2SO_4) = 1 \text{ моль}$  болсо, анда

$$y = v(H_2O) = 2 \text{ моль болот.}$$

$$m(H_2SO_4) = v(H_2SO_4) \cdot M(H_2SO_4) = 1 \cdot 98 \text{ г/моль} = 98 \text{ г}$$

$$m(H_2O) = v(H_2O) \cdot M(H_2O) = 2 \cdot 18 \text{ г/моль} = 36 \text{ г}$$

$$m(\text{эрит}) = m(H_2SO_4) + M(H_2O) = 98 + 36 = 134 \text{ г}$$

5) Эритмеги күкүрт кислотасынын массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(H_2SO_4) = m(H_2SO_4)/m(\text{эрит}) = 98/134 = 0,7313$$

Жообу: 0,7313 же 73,13%

7. **Эритмелерди** аралаштыруу, суюлтуу жана булантырууга байланыштуу маселелер.

1) **Эритмелерди** суюлтуу боюнча бул алгачкы концентрациясы жогору болгон эритмеген концентрациясы төмөнүрөөк эритмени алуу. Демек ага эриткич кошуу. Эриген заттын массасы өзгөрбөй калат.

**№121.** Массалык үлүшү 0,02 болгон 100 г хлордуу натрий эритмесине канча масса сууну кошсо массалык үлүшү 0,005 болгон эритме алынат?

Чыгарылышы: 1-чи жол. 1) Массалык үлүшү 0,02 болгон эритмеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m(NaCl) = m(\text{эрит}) \cdot \varpi(NaCl) = 100g \cdot 0,02 = 2g(NaCl)$$

2) Массалык үлүшү 0,005 болгон б.а. суюлтулган эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{суюл}) = m(0,05\%) + m(H_2O) = 100g(0,02) + m(H_2O)$$

3) Суюлтуу үчүн керек болгон суунун массасын табабыз.

Берилди

$$(\varpi_1) = 0,05$$

$$m(\text{эрит}) - 100g$$

$$m(\text{э.з.}) - 2g$$

$$m(H_2O) - ?$$

$m(\text{э.з.})$  – эриген заттын массасы  $m(\text{эрит})$ -эритменин массасы;  $m(H_2O)$ -суюлтуу үчүн керек болгон суунун массасы;  $\varpi$ -эритменин концентрациясы

$$(1) \varpi = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрит}) + m(H_2O)}; \quad 0,005 = \frac{2g}{100g \cdot m(H_2O)}$$

$$0,005(100g + m(H_2O)) = 2; \quad 0,5 + 0,005m(H_2O) = 1,5$$

$$0,005m(H_2O) = 2 - 0,5; \quad 0,005m(H_2O) = 1,5$$

$$m(H_2O) = 1,5g/0,005 = 300g(H_2O)$$

Демек 100 г болгон эритмеге 300г ( $H_2O$ ) ну кошсок 400 г  $\varpi = 0,005$  эритме алынат.

2-чи жол менен чыгаруу: 1. Формуланы өзгөртүп түзөбүз.

$$\varpi = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрит}) + m(H_2O)}. \quad \varpi \cdot (m(\text{эрит}) + m(H_2O)) = m(\text{э.з.})$$

$m(\text{э.з.}) = \varpi \cdot m(\text{эррит})$  болсо, анда

$\varpi \cdot m(\text{эррит}) + \varpi_1 \cdot m(H_2O) = \varpi \cdot m(\text{эррит})$

Аны төмөнкүдөй кылышп өзгөртөбүз

$$\frac{\varpi - \varpi_1}{\varpi_1 - 0} = \frac{m(H_2O)}{m(\text{эррит})} \quad (2)$$

$\varpi_1$ -суюлтулган эритмеги эриген заттын массалык үлүшү ( $\varpi_1 < \varpi$ )

$$\frac{0.02 - 0.005}{0.005 - 0} = \frac{m(H_2O)}{100g}; \quad m(H_2O) = 300g$$

**№122.** Кислотанын 19%түү эритмесин алуу үчүн 400г 95%түү күкүрт кислотасына канча масса сууну кошуп суюлтуу керек? Мында канча масса 19%түү эритме алынат.

Чыгарылышы: 1) 400 г 95%түү эритмеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m(\text{э.з.}) = m(\text{эррит}) \cdot \varpi = 400g \cdot 0.95 = 320g(H_2SO_4)$$

2) Ушул 380г кислотадан канча масса 19%түү эритме алышынын пропорция менен табабыз.

$$100g \text{ эр-де-19г } H_2SO_4$$

$$xg \quad - 380g H_2SO_4 \quad x = 2000 \text{ г}(19\%)$$

3) Кошулуучу суунун массасын табабыз.

$$m(H_2O) = m(19\%) - m(95\%) = 2000g - 400g = 1600g$$

Демек 400 г 95%түү эритмеге 1600 г суу кошсо 2000 г 19%түү эритме алынат.

2) Эритмегелерди бууландырууга байланыштуу маселелер. Мында алгачкы эритмеген бууландыруу жолу менен эриткичи суунун белгилүү массасын чыгарып салуу керек.

**№123.** Массалык үлүшү 0,6 болгон 1 т күкүрт кислотасынын эритмесинен канча масса сууну бууландырсац массалык үлүшү 0,96 болгон эритме алынат.

Чыгарылышы: 1) Массалык үлүшү 0,6 болгон 1 т эритмеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m(\text{э.з.}) = m(\text{эррит}) \cdot \varpi = 1t \cdot 0.6 = 0.6t(H_2SO_4)$$

б) Массалык үлүшү 0,96 болгон күкүрт кислотасынын эритмесинин массасын табабыз. Анын курамында эриген 0,6 т  $H_2SO_4$  болсун.

$$\varpi = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эррит})}; \quad 0,96 \cdot m(\text{эррит}) = 0,6 \cdot m$$

$$m(\text{эррит}) = 0,6 / 0,96 = 0,625 \text{т}$$

в) Бууландырууга туура келген суунун массасын табабыз.

$$1 \text{т} (0,6 \text{ эррит}) - 0,625 \text{т} (0,96 \text{ эррит}) = 0,375 \text{т} (H_2O)$$

$$2\text{-чи жол. Мында } m(\text{э.з.}) = \varpi \cdot m(\text{эррит})$$

$$\varpi_1 = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эррит}) - m(H_2O)} = \frac{\varpi \cdot m(\text{эррит})}{m(\text{эррит}) - m(H_2O)}$$

Төндеменин сол жагын алмаштыргычка көбөйтүп же мындан төмөнкү төндеме келип чыгат.

$$\varpi_1 \cdot m(\text{эррит}) - \varpi_1 \cdot m(H_2O) = \varpi \cdot m(\text{эррит})$$

$$\varpi_1 \cdot m(\text{эррит}) - \varpi_1 \cdot m(\text{эррит}) = m(H_2O)$$

$$\frac{\varpi - \varpi_1}{\varpi_1 - 0} = \frac{m(H_2O)}{m(\text{эррит})}$$

$\varpi_1$ -бууландыргандан кийинки эритменин массалык үлүшү.

Берилди

$$\varpi_1 = 0,96$$


$$\varpi = 0,96$$

$$m(\text{эррит}) = 1 \text{т}$$

$$m(H_2O) = ? \text{т}$$

$$\begin{aligned} \frac{0,96 - 0,6}{0,96} &= \frac{m(H_2O)}{1 \text{т}}; \quad m(H_2O) = \\ &= \frac{1 \cdot (0,96 - 0,6)}{0,96} = 0,375 \text{т} (H_2O) \end{aligned}$$

Демек 1т 0,6 массалык үлүштөгү эритмедин 0,375 т сууну буулантсак 0,625т 0,96 үлүштөгү эритме алынат. 3-чү жол. Кайчылаштыруу усулу мөнен.



$$6 \cdot a \cdot \frac{m(\text{эррит})}{m(H_2O)} = \frac{0,36}{0,96} = \frac{3}{8}$$

Демек 8т. эритмедин (0,6) 3т сууну бууландырсак. 0,96 үлүштөгү эритме алынат б.а.

$$8 \text{т} (\text{эррит}) - 3 \text{т} (H_2O)$$

$$1 \text{т} (\text{эррит}) - x (H_2O) \quad x = 0,375 \text{т} (H_2O)$$

3) Эритмеге заттарды кошуп анын концентрациясын жогорулатууга байланыштуу маселелер.

**№124.** Хлордуу натрийдин массалык үлүшү 0,08 болгон 450 г эритмеге канча масса NaCl ду кошсо массалык үлүшү 0,12 болгон эритме алынат?

Чыгарылышы: 1-чи жол. 1) Массалык үлүшү 0,08 болгон эритмеги эриген заттын массасын табабыз.

$$m(\text{э.з.}) = \bar{m} \cdot m(\text{эрит}) = 0,08 \cdot 450\text{г} = 36\text{г}(NaCl)$$

2) Эритмеги суунун массасын табабыз.

$$m(H_2O) = m(\text{эрит}) - m(\text{туз}) = 450\text{г} - 36\text{г} = 414\text{г}(H_2O)$$

3) 414г сууга канча масса тузду кошсо 12%түү эритме алынаарын табабыз.

88сууга- 12г туз

$$414\text{г} \text{ сууга} - x\text{г} \text{ туз} \quad x = 56,45\text{г}(NaCl)$$

4) Кошуулучу туздун массасын табабыз.

$$m(\text{кош.туз}) = m(\text{бар туз}) - m(\text{мурд.туз})$$

$$= 56,45\text{г} - 36\text{г} = 20,45\text{г}(NaCl)$$

Демек 450г 0,08 болгон эритмеге дагы кошумча 20,45г (NaCl) кошсок 12%түү эритмеге айланат.

2чи жол. 1) Эритмеги туздун массасы 36 г.

2) Массалык үлүшү 0,12 болгон эритмеги туздун жана эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{э.з.}) = 36\text{г} + x\text{г}(туз); \quad m(\text{эрит}) = 450\text{г} + x\text{г}(туз)$$

3) Эрите турган (кошо) туздун массасын табабыз.

$$\bar{m} = \frac{m(\text{э.з.})}{m(\text{эрит})} = \frac{36 + x}{450\text{г} + x\text{г}(туз)}; \quad \text{Анда}$$

$$0,12 = \frac{36 + x}{450 + x}; \quad 0,12(450 + x) = 36 + x$$

$$54 + 0,12x = 36 + x;$$

$$0,12x - x = 36 - 54.$$

$$-0,88x = -18;$$

$$x = 18 / 0,88 = 20,4\text{г}(NaCl)$$

**№125.** Туздун 7%түү эритмесинин канча массасына 20г ушул тузду эритсе 12%түү эритме алынат.

Чыгарылышы:

Берилди	Мындан
$\bar{m}_1 = 0,07$	$20\text{г} + 0,07x = (20 + x) \cdot 0,12$
$m_2(\text{туз}) = 20\text{г}$	$20 + 0,07x = 2,4 + 0,12x$
$m_1(\text{эрит}) = x\text{г}$	$0,07 - 0,12 = 2,4 - 20$

$$\begin{array}{l} \omega_2 = 1 \\ m_3 = (x+20r) \\ \omega_3 = 0,12 \\ x=? \end{array}$$

$$\begin{aligned} -0,05x &= -17,6 \\ x &= (-17,6)/(-0,05) = 352 \text{ г.} \end{aligned}$$

Демек 352г 7%түү эритмени алып ага 20г тузду кошсок.  
 $m_{\text{эр}} = 352\text{г}(7\%) + 20\text{г}(туз) = 372\text{г}$  12%түү эритме алынат.

$$\text{Текшеребиз 1)} 352\text{г}-0,07=24,64\text{г}(туз)$$

$$2) 24,64\text{г}+20\text{г}=44,64\text{г}(жалпы туз)$$

3) Массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi = \frac{44,64\text{г}(э.з.)}{372(\text{эрим})} = 12\%$$

**№126.** Жез сульфатынын 10%түү 100г эритмесин алуу үчүн 5%түү жез сульфатынын канча масса эритмесин жез купоросунун эритмеси менен аралаштыруу керек?

Чыгарылышы: Жадыбал формасында чыгарабыз.

#### 7-жадыбал

Зат	$\omega_1$	$\omega_2$	Диаг айыр	$m_1, m_2$	$m$
Алгач эрит	5		54	54	91,5
Алын эрит		10			
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	64		5	5	8,5
$\Sigma$				59	100

Демек 91,5г 5%түү эритмеге 8,5г жез купоросун кошсок 100 г 10%түү эритме алынат.

4) Эритмелерден эриген затты бөлүп алууга байланышкан маселелер.

$$\varpi = \frac{m(\text{эр.з.}) - m(\text{туз})}{m(\text{эрим}) - m(\text{туз})} \quad \begin{array}{l} m(\text{эрит})-\text{алгачкы эритменин массасы.} \\ m(\text{туз})-\text{алынуучу туз.} \end{array}$$

**№127.** Массалык үлүшү 0,1 болгон 400г эритмени муздатканда 10г туз алынган. Муздатылган эритмедеги калий сульфатынын массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1-чи жол. 1) Алгачкы эритмегидеги туздин массасын аныктайбыз.

$$m(\text{туз } 0,1)-400\text{г}(эрите)\cdot 0,1=40\text{г}(K_2SO_4)$$

2) Муздагандан кийинки эритмеде калган түздүн жана эритменин массасын аныктайбыз.

$$m(\text{түз эрит}) = 40\text{г}(\text{түз. Эрит}) - 10\text{г}(\text{чөкмө}) = 30\text{г}(K_2SO_4)$$

$$m(\text{эрит}) = 40\text{г}(\text{эрит}) - 10\text{г}(\text{түз}) = 390\text{г}(\text{Эритме})$$

3) Муздагандан кийинки эритменин массалық үлүшүн табабыз.

$$\varpi = \frac{m(\text{түз})}{m(\text{эрит})} = \frac{30}{390} = 0,077 \text{ же } 7,7\%$$

2чи жол менен чыгаруу

Берилди

$$\varpi = 0,1$$

$$m(\text{эрит}) = 400\text{г}$$

$$m(\text{түз}) = 10\text{г}$$

$$\varpi_1 = ?$$

6) формуланы пайдаланабыз

$$\varpi = \frac{\varpi \cdot m(\text{эрит}) - m(K_2SO_4)}{m(\text{эрит}) - m(K_2SO_4)}$$

$$\varpi = \frac{(0,1 \cdot 400\text{г}) - 10}{400\text{г}(\text{эрит}) - 10\text{г}(\text{түз})} = 0,077 \text{ же } 7,7\%$$

3чү жол менен чыгаруу.

$$\frac{\varpi - \varpi}{\varpi - 1} = \frac{m(\text{түз})}{m(\text{эрит})}; \quad \frac{\varpi - \varpi}{\varpi - 1} = \frac{10}{400};$$

$$400(\varpi - 0,1) = 10(\varpi - 1); \quad 400\varpi - 40 = 10\varpi - 10$$

$$400\varpi - 10\varpi = 40 - 10; \quad 390\varpi = 30$$

$$\varpi = 30/390 = 0,077 \text{ же } 7,7\%$$

№128. 400г 20%түү эритмени муздатканда 50г эриген зат бөлүнүп чыгат. Калган эритмеги заттын массалық үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу:

Берилди

$$\varpi_1 = 0,2$$

$$\varpi_2 = 1,0$$

$$m_1 = 400\text{г}$$

$$m_2 = 50\text{г}$$

$$\varpi = ?$$

$$400 \cdot 0,2 - 50 - 1 = 350x$$

$$80 - 50 = 350x$$

$$30 = 350x$$

$$x = 30/350 = 0,086 \text{ же } 8,6\%$$

Демек эритме 8,6%түү

5) Эритмелер боюнча ар түрдүү маселелер.

№129. Күкүрт кислотасынын массалық үлүшү 50% болгон ( $\rho = 1,4\text{г}/\text{мл}$ ) 100мл эритмени 10%түү 100 мл ( $\rho = 1,07\text{г}/\text{мл}$ ) эритме менен аралаштырышкан. Андан кийин

аралашмага 1л суу кошушкан. Алынган эритмедеги эриген заттын массасык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Ар бир эритменин жана анда эриген заттын массасын табабыз.

$$a) m(50\%) = 100 \text{ мл} \cdot 1,4 \text{ г/мл} = 140 \text{ г}$$

$$m(H_2SO_4) = 140 \text{ г} \cdot 0,5 = 70 \text{ г. } H_2SO_4$$

$$b) m(10\%) = 100 \text{ мл} \cdot 1,07 \text{ г/мл} = 107 \text{ г.}$$

$$m(H_2SO_4) = 107 \text{ г} \cdot 0,1 = 10,7 \text{ г.}$$

$$m(H_2SO_4 \text{ жалпы}) = 70 \text{ г} + 10,7 \text{ г} = 80,7 \text{ г.}$$

2) Эритменин жалпы массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = m(50\%) + m(10\%) + m(H_2O) = 140 \text{ г} + 107 \text{ г} - 1000 \text{ г} = 1247 \text{ г.}$$

3) Эритменин массасык үлүшүн табабыз.

$$\varpi\% = \frac{m(\text{эр. з.})}{m(\text{эрит})} = \frac{80,7 \text{ г}}{1247 \text{ г}} = 0,065 \text{ же } 6,5\%.$$

№130. 1,5 М. Калий гидрокычкылынын эритмесинин тыгыздыгы 1,05 г/млге барабар.

Эритменин массасык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) 1л. 1,5М эритменин массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = V(\text{эрит}) \cdot \rho = 1000 \text{ мл} \cdot 1,05 \text{ г/мл} = 1050 \text{ г}$$

2) Калий гидрокычкылынын массасын табабыз.

$$m(KOH) = C(KOH) \cdot M(KOH) \cdot V = 1,5 \text{ моль/л} \cdot 56 \text{ г/моль} \cdot 1 \text{ л} = 84 \text{ г}$$

3) KOHтын массасык үлүшү.

$$\varpi\% = \frac{m(\text{эр. з.})}{m(\text{эрит})} = \frac{84}{1050 \text{ г}} = 0,08 \text{ же } 8\%.$$

№131. 300 мл эритмеде ( $\rho=1,2 \text{ г/мл}$ ) 72gNaOH бар.

Эритмедеги NaOHтын массасык үлүшүн тапкыла.

Берилди:  $m(\text{эрит}) = V \cdot \rho = 300 \text{ мл} \cdot 1,2 \text{ г/мл} = 360 \text{ г}$

$$V(\text{эрит}) = 300 \text{ мл}$$

$$\rho = 1,2 \text{ г/мл}$$

$$m(NaOH) = 72 \text{ г}$$

$$\varpi(NaOH) - ?$$

$$m(\text{эрит}) - ?$$

$$\varpi(NaOH) = \frac{m(\text{эр. з.})}{m(\text{эрит})} = \frac{72}{360} = 0,2 \text{ же } 20\% \text{ туу.}$$

№ 132. Массасык үлүшү 0,3 болгон күкүрт кислотасынын эритмесин алуу үчүн 500 г массасык үлүшү 0,5 болгон эритмеге массасык үлүшү 0,2 болгон кислотасынын эритмесинен канча массаны куюу керек?

Чыгарылышы

Берилди:

$m_{\text{эррит}}=500\text{г}$

$\varpi_1=0,5$

$\varpi_2=0,2$

$\varpi_3=0,3$

$m_{\text{эррит}}=?$

Формулага коюп чыгарабыз.

$$\varpi = \frac{\varpi_1 \cdot m_1(\text{эррит}) + \varpi_2 \cdot m_2(\text{эррит})}{m_1(\text{эррит}) + m_2(\text{эррит})}$$

$$\varpi = \frac{(0,5 \cdot 500\text{г}) + (0,2 \cdot m_2(\text{эррит}))}{500 + m_2(\text{эррит})} = 0,3.$$

$$0,3(500+m_2(\text{эррит}))=250\text{г}+0,2m_2(\text{эррит})$$

$$150+0,3m_2(\text{эррит})=250+0,2m_2(\text{эррит})$$

$$0,3m_2-0,1m_2=250-150.$$

$$0,1m_2=100; \quad m_2=100/0,1=1000\text{г}$$

Демек,  $1000\text{г}$   $0,2$  үлүштөгү эритмени күйсак  $1000\text{г}+500=1500\text{г}$ ,  $0,3$  үлүштөгү эритме алынат.

**№133.** 100 г массалык үлүшү 0,4 болгон эритме алуу үчүн күкүрт кислотасынын массалык үлүшү 0,5 жана 0,25 болгон эритмелерин канчалык катышта аралаштыруу керек?

Чыгарылышы

Берилди:

$\varpi_1=0,5$

$\varpi_2=0,25$

$\varpi_3=0,4$

$m_3(\text{эррит})=100\text{г}$

$m_1=? \quad m_2=?$

$$\frac{m_1(\text{эррит})}{m_2(\text{эррит})} = \frac{\varpi_1 - \varpi_2}{\varpi_1 - \varpi_3};$$

$$\frac{m_1(\text{эррит})}{m_2(\text{эррит})} = \frac{0,4 - 0,25}{0,5 - 0,4} = \frac{0,15}{0,1}.$$

Демек массалык үлүштөрү 0,5 жана 0,25 болгон эритмелерден 15 жана 10г массаларын аралаштырса 25г массалык үлүшү 0,4 болгон эритме алынат.

100г алуу үчүн алардан төрт эседен ( $15 \cdot 4 = 60$ ) жана ( $10 \cdot 4 = 40$ ) көп алуу керек б.а.

$$25g(0,4)=15g(0,5) \quad 25g(0,4)-10g(0,25)$$

$$100g(0,4)-x \quad 100g(0,4)-xg(0,25)$$

$$x_1=60g(0,5\text{эррит}) \quad x_2=40g(0,25\text{эррит})$$

$$m_3(\text{эррит } 0,4)x_1+x_2=60g+40g=100g$$

**№134.** 300г 12%түү аш тузунун эритмесин алуу үчүн 10%түү жана 20%түү эритмелерден канчалык массадан алып аралаштыруу керек?

## Чыгарылышы

Берилди:

$$\pi_1 = 10\%$$

$\pi_0 = 20\%$


π=12%

$m = 300$

$$m_3 = 500$$

$$m_1(20\%) = ?$$

Эритмелерди арапаштыруу эрежесеин колдонообуз.



## Ар бир бөлүккө дал

## КЕЛГЕН МАССАНЫ

табаңыз.

$$\text{тн(1бөлүк)} = 300/10 = 30 \text{ тн}$$

Демек алдынча 12% түү эритме жалпысынан 10 бөлүктөн туруп. Анын 2-бөлүгү 20% түү эритме  $30 \cdot 2 = 60$  г, сегиз бөлүгү 10% түү  $8 \cdot 30 = 240$  г эритме болот.

$$m_{\text{жальбы}} \cdot 12\% = m_1 \cdot 10\% + m_2 \cdot 20\% = 240\text{г} + 60\text{г} = 300\text{г}$$

«Я над ней, может быть, -  
двадцать лет думал, а вы  
думаете: сидел и вдруг...  
готова».

Д.И.Менделеев

## V Бөлүм

### Д.И.Менделеевдин химиялық элементтердин мезгилдик закону жана мезгилдик системасы

#### § 16. Д.И.Менделеевдин химиялық элементтердин мезгилдик закону.

##### 1. Тарыхый маалымат.

а) И.В.Дебернейнер (1780-1849) Немец аалымы. Үч окшош элементтердин: Li, Na, K; Ca, Sr, Ba; S, Se, Te; Cl, Br, I; Mr, Cr, Je катарын түзүп, «триад зрежеси» боюнча химиялық элементтерди классификациялаган.

б) Л.Ю.Майер (1830-1895). Немец аалымы.

Элементтердин жаңы атомдук массасын пайдаланып, элементтердин химиялық касиети боюнча окшоштугун белгилеген. Ал жадыбалга тикесинен үч катарга бирдей валенттүлүктөгү атомдорду массасынын өсүшү боюнча жайлыштырган (1868). Бирок эч жерге жарыялаган эмес. Ал элементтердин касиеттеринин өзгерүшүнүн мезгилдүлүгү жөнүндө айткан эмес.

в) 1860-ж. Карлсруэде химиядагы молекула, атом, эквивалент, атомность, валентность түшүнүктөрү кабыл алынган.

г) XIX кылымдын ортосунда 63 элемент белгилүү болгон жана аларды классификациялоо зарылдығы келип чыккан.

Мындаи классификациялоого көп окумуштуулар: У.Одлинг, Дж А.Р.Ньюлендс, Ж.Б. Дюма, Э.А.Шанкурута, И.В.Дебернейнер жана Л.Ю. Майер аракет кылышкан.

2. Д.И.Менделеевдин химиялық элементтердин мезгилдик закону.

а) Д.И.Менделеев химиялық элементтерди алардын атомдук массасынын өсүшүнө жараша жайлыштырылып белгилүү закон-ченемдүүлүктү-мезгилдик мүнөзгө ээ экенин байкаган. Ал төмөнкүдөй: Химиялық элементтердин жана алар пайда кылган кошулмалардын касиеттери, формалары элементтердин атомдук массаларынын өсүшүнө жараша мезгилдүү көз карандылыкта болот.

Бул законду 1869-ж 1-марта ачкан. Бул закон негизинде химиялық элементтердин мезгилдик системасын сунуш кылган. Бирок бир катар карама-каршылыктар (аргон-калий, теллур-иод, кобальт-никель) болгон. Аны Д.И.Менделеев чече албаган.

б) XX кылымдын башталышында атомдун ядролук түзүлүшү ачылғандан кийин мезгилдик закондун физикалык маңызы түшүнүктүү болду. Анын формулировкасы.

Химиялық элементтер жана алар пайда кылган кошулмалардын касиеттери жана формалары бул элементтердин атомдорунун ядропорунун зарядынын чоңдугуна жараша мезгилдүү көз карандылыкта болот.

Бул изотоптордун бар экенин жана алардын атомдук массалары ар түрдүү болгону менен химиялық касиеттери окошош экенин жана ядросунун заряды бирдейлигин далилдейт. Мезгилдик закон жаратылыштын жана химиянын эң негизги закону. Ушундан химия илиминин өнүгүшүнүн жаңы этабы башталды. Химиялық элементтердин мезгилдик закону жана системасы негизинде атомдун түзүлүшү жөнүндө теория өнүктүү. Закон аалымдарга жаңы химиялық элементтерди жана элементтердин жаңы кошулмаларын түзүүгө жардам берет. Д.И.Менделеев өзү дагы 12 элементтин барлыгы жөнүндө айткан. Алар ошол мезгилде белгисиз болгону менен мезгилдик системадан ордун көрсөткөн. Бул элементтердин үчеэнүн (экабар-галлий, экалюминий-скандий, экасилиций-германий) касиетин толук жазган. Окумуштуу тириү кезинде бул үч элемент ачылган.

в) Атомдун электрондук түзүлүшү, электрондун абалы жана кыймылы ачылғандан кийин «Химиялық элементтердин жана алар пайда кылган кошулмалардын касиеттери жана формалары элементтердин электрондук абалына жана бағытына жараша болот» деп формулировкаланды.

Мезгилдик закондун графикалык чагылдырылышы Д.И.Менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик системасы болот.

## § 17. Д.И.Менделеевдин химиялык элементтеринин мезгилдик системасы

Азыркы учурда мезгилдик системанын 500дөн ашык формасы белгилүү. Эң кеңири колдонулганы үчөө:

- Кысса сегиз клеткалуу жадыбал 1871-ж. Д.И.Менделеев түзгөн
- Жарым узундуктагы 18 клеткалуу жадыбал (таблица)
- Узун 32 клеткалуу жадыбал 1893-ж. Ренг сунуш кылган жана 1905-ж Вернер толуктаган.

Мындан сырткары тепкич-баскыч (лестница) (Н.Бор) жана спирал сыйктуу формалары да бар.

1. Мезгилдик системада бир клеткада: элементтин катар номери, химиялык белгиси, салыштырмалуу атомдук массасы, элементтин аты, энергетикалык деңгээлдеги электрондорунун саны жана кайсы элементтер семействосуна ( $S, P, A, F$  үй-бүлесүнө) кирери көрсөтүлгөн.

2. Мезгилдик система горизонталы-туурасынан мезгилдерге (кичине жана чоң) бөлүнгөн. Мезгилдин номери (сан) элементтердин атомунун энергетикалык деңгээлинин жана эң акыркы деңгээлдин деңгээлчелеринин санын көрсөтөт жана ал башкы кванттык санга дал келет. Мезгилдер боюнча элементтердин сырткы энергетикалык деңгээлинин конфигурациясы  $nS^1$  ден башталып  $nS^2nP^6$  (биринчи мезгилде гана  $1S^1-1S^2$ ) менен бүтөт.

### 7-чийме



Щелочтуу металл менен башталып (I мезгилден башкасы) инерттүү газ менен аяктаган, элементтердин атомунун массасынын өсүшүнө жараша жайланаңышкан элементтердин катары мезгил деп аталат.

Мезгилдер боюнча элементтердин касиеттери элементтердин атомдук массасынын (ядросунун зарядынын) өсүшүнө жараша: Элементтердин:

- атомунун ядроин радиусу, сырткы деңгээлдеги электрондордун саны (1ден-8ге), эң сырткы катмардагы электрондордун ядро менен байланыш бекемдүүлүгү, иондошуу энергиясы, средство к электрону, терс электрдүүлүгү, металл эместик касиети өсөт (көбөйт)

- атомдорунун радиусу, металлдык касиеттери төмөндөйт (азаят).

- энергетикалык деңгээлдердин саны өзгөрбөйт.

- кычкылтектик бирикмелеринде кычкылдануу даражасы (валенттүүлүгү) 1ден (+1) сегизге (+8) чейин өсөт.

- суутектик бирикмелеринде валенттүүлүгү учма эмес кошулмаларында 1ден 3кө чейин өсүп, учма кошулмаларында 4төн биргэ чейин төмөндөйт.

- кычкылдары жана гидрокычкылдарынын химиялык касиеттери күчтүү щелочтук касиет менен башталып, сууда начар эриген негиздик, андан амфотердик касиет аркылуу эң күчтүү кислоталык касиетке өтөт.

Бул өзгөрүүлөрдүн баары щелочтуу металлдардан инерттүү газдарды карай болот. Бул өзгөрүүлөрдүн себеби: мезгилдер боюнча элементтердин ядроин зарядынын өсүшүнө жараша эң сырткы (сыртынан экинчи жана үчүнчү (d-f)) катмардагы электрондордун санынын көбөйшү менен электрондун ядрого тартылуусу күчөп, атомдордун радиусунун кичирейшишинен болот.

### Жадыбал 8

Топтор Белг	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
K №	11	12	13	14	15	16	17	18
Символу Аг(э)	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
Кычкылы Валентт.	Na <sub>2</sub> O I	MgO II	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> III	SiO <sub>2</sub> IV	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> V	SO <sub>3</sub> VI	Cl <sub>2</sub> O <sub>7</sub> VII	
Суутек Валент	NaH I	MgH <sub>2</sub> II	AlH <sub>3</sub> III	SiH <sub>4</sub> IV	P <sub>3</sub> H <sub>8</sub> II	H <sub>2</sub> S II	HCl I	
Гидрокыч- кылы	NaOH	Mg(OH) <sub>2</sub>	Al(OH) <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub>	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	HClO <sub>4</sub>	

Касиети	күчт. щелоч	негиз- дик	амфо- тердик	эн нач. кислот.	начар кислот	күчт кисл.	эн күч кисл.
---------	----------------	---------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------------	--------------------

2). Мезгилдердеги элементтердин саны.

a) Так мезгилдерде  $L_n = (n+1)^{1/2}$

б) Жуп мезгилдерде  $L_n = (n+2)^{1/2}$  формуласы менен аныкталат. Мында n-мезгилдин саны (номери)

I: I мезгил ( $n=1$ ) болсо  $L_n = (1+1)^{1/2} = 2$

II мезгил ( $n=2$ ) болсо  $L_n = (2+2)^{1/2} = 8$

III мезгил ( $n=3$ ) болсо  $L_n = (3+1)^{1/2} = 8$

IV мезгил ( $n=4$ ) болсо  $L_n = (4+2)^{1/2} = 18$

V мезгил ( $n=5$ ) болсо  $L_n = (5+1)^{1/2} = 18$

VI мезгил ( $n=6$ ) болсо  $L_n = (6+2)^{1/2} = 32$  ж.б.

VII мезгил толуп бүтө элек.

3. Мезгилдик система вертикальдан – тикесинен группаларга-төлтөрөгө бөлүнгөн. Топтун-группанын номери ошол толтогу элементтердин эң сырткы катмарындагы (негизги топчодо) электрондун санын жана кычылтек буюнча эң жорғыктырылган даражасын көрсөтөт. Булар электрондук түзүлүшү окшош болгон элементтер. Баары сегиз топ бар. Алардын ар бири экиге негизги жана кошумча топчого бөлүнёт.

1) Негизги топчолордо жогортон төмөн карай элементтердин:

- атомдо энергетикалык деңгээлдердин саны, атомдун радиусу, элементтердин металлдык касиеттери ёсөт.

- сырткы деңгээлдеги электрондордун ядро менен байланыш бекемдиги, иондошуу энергиясы, средство к электрону, терс электролүүлүгү, металл эместики касиети төмөндөйт.

- сырткы деңгээлдеги электрондордун саны бирдей өзгөрбөйт б.а. топтун номери-санына дал келет. Негизги топчодо эң сырткы катмарындагы электрондору S жана P болот, алар химиялык байланышты пайда кылууга катышат.

Негизги топчого кичине жана чоң мезгилдин элементтери киред. Негизги топчолордо (I,II,III) металлдар жана металл эместер (IV,V,VI,VII,VIII) да бар.

2) Кошумча топчолордун элементтеринде ( $n-1$ ) д жана ( $n-2$ ) деңгээлчелердин толтурулушу сырткы энергетикалык деңгээлдеги  $nS$  деңгээлчедеги бир же эки ( $nS^1-nS^2$ ) электрондон кийин толтурулат. Кээде ( $n-1$ ) $d^1$ ден кийин. Кошумча топчодо эң сырткы катмарын S деңгээлчесинде жана

сырттан ички катмардын  $(n-1)d$  деңгээлчесинде электрондордун суммадык саны бирдей болгон d элементтердин тике вертикал катары болот. Бул сан топтун номерине барабар. Бул топчо жалаң металлдардан жана d элементтерден турат.

Аналог элементтердин (бир топчодогу) атомунун сырткы электрондук катмарынын түзүлүшү. Башкы кванттык саны ар түрдүү болгону менен бирдей, окшош, ошондуктан бирдей химиялык касиетти көрсөтөт. Демек атомунун ядросунун зарядынын ырааттуу өсүшү менен электрондук конфигурациясы мезгилдүү кайталанат. Негизги жана кошумча топчонун элементтери өздөрүнүн химиялык касиеттери боюнча айырмаланышат. Бирок алардын жалпы, окшош болгон касиеттери да бар.

Кошумча топчонун элементтеринде сырттан алдыңыз деңгээлдеги d-электрондор да химиялык байланышты пайда кылууга катышат.

Топ (группа) боюнча элементтердин ядросунун зарядынын өсүшүнө жараша атомдордун радиусу чоңоет, ошондуктан кошулмаларында электрондорду берүүсү күчөйт.

#### 4. Химиялык элементтердин негизги касиеттери.

а) Металлдык касиет-химиялык элементтин атомунун электронду берүү жөндөмдүүлүгү. Сандык мүнөздөө-бул иондошуу энергиясы болот. Атомдун иондошуу энергиясы-элементтин атомунан электронду тартып алуу үчүн сарпталган энергиянын саны б.а. атомдун катионго айланышы үчүн зарыл энергия. Бул канчалык аз энергия болсо, атом электронду ошончолук оңой берет да, элементтин металлдык касиети ошончолук күчтүү болот.

б) Металл эместики касиет - элементтин атомунун электронду кошуп алуусу. Сандык мүнөздөмөсү сродство к электрону болот. Сродство к электрону бул нейтралдык атомдун башка атомдон электронду кошуп алууда бөлүнүп чыккан энергия б.а. атомдун анионго айланышында бөлүнүп чыккан энергия. Бул канчалык чоң болсо, атом электронду ошончолук оңой кошуп алат да, металл эместики касиети ошончолук күчтүү болот.

в) Металлдык жана металл эместики касиеттин универсалдуу мүнөздөмөсү элементтин терс электрлүүлүгү болот. Элементтин терс электрлүүлүгү - молекулада башка

атомдор менен химиялык байланышты пайда кылуу үчүн атомдун өзүнө электронду тартып алуу жөндөмдүлүгү.

Металлдык касиет канчалык чоң болсо, терс электрлүлүк ошончолук аз болот. Металл эместик касиет канчалык күчтүү болсо, терс электрлүлүк ошончолук чоң болот. Салыштырмалуу терс электрлүлүктүн маанисин аныктоо үчүн Полингдин шкаласы боюнча литийдин атомунун терс электрлүлүгү ( $t.e.(Li)=1$ ) бир деп кабыл алынган. Эң терс электрлүлүгү элемент фтор ( $t.e.(F)=4$ ) төртке барабар.

5. Кайсы энергетикалык деңгээлче эң акырыкы электрон менен толтурулушуна жараза бардык элементтер төрт типке (семействого) бөлүнөт.

1) S-элементтер. Эң акырында сырткы энергетикалык деңгээлдин S-деңгээлчеси электрондор менен толтурулат. Буга I-II топтун (VIII-топтон гелий) негизги топчосундагы 14 элемент кирет.

2) P-элемент. Сырткы энергетикалык деңгээлдин P-деңгээлчеси электрондор менен толтурулат. Буга III-VIII топтун негизги топчосундагы 30 элемент кирет.

3) d-элементтер. Эң сыртынан ички (экинчи  $n-1$ )d-деңгээлчеси электрондор менен толтурулат. Буга I-VIII топтун кошумча топчосундагы 38 элемент кирет.

4) f-элементтер. Эң сыртынан үчүнчү деңгээлдин ( $n-2$ )f-деңгээлчеси электрондор менен толтурулат. Буга лантаноиддер жана актиноиддер баары 28 элемент кирет.

Азыркы мезгилде мезгилдик системада ( $14+20+38+28$ ) 110 элемент бар.

**Мезгилдик закон**

Химиялык элементтердин жана алар пайда қылган кошулмалардын касиеттери жана түзүлүшү: а) атомдун массасынын, б) ядросунун зарядынын өсүшүнө жана в) электрондук булаттун абалына жаrasa мезгилдүү көз карандылыкта болот.

**Графикалык – жадыбалдык суреттөлүшү  
→ мезгилдик система д-а**

<b>Горизонталы - турасынан → мезгилдер</b> <b>a) кичине</b> $I=2$ $II=8$ $III=8$ $=18$ <b>б) чоң</b> $IV=18$ $V=18$ $VI=32$ $VII=23$ $=91$ <b>Баары 109</b>	<b>Электрону</b> $S=14$ $P=30$ $d=37$ $f=28$  $=109$	<b>Металлдар</b> $=88$ <b>Металл эместер =21</b>  $=109$	<b>Вертикалы – тикесинен →</b> <b>группа-төртөр</b> <b>Негизги Кошумча</b> $I=7$ $3$ $II=6$ $3$ $III=5$ $4+28$ $IV=5$ $4$ $V=5$ $4$ $VI=5$ $4$ $VII=5$ $4$ $VIII=6$ $11$ $44$ $37+28$ <b>Баары 109</b>
<b>Кичирейт төмөндөйт күчейт I-VIII<sup>re</sup> чейин өсөт</b>  <b>Туруктуу Күчтүү щелочтуктан күчтүү кислоталыкка өтөт</b>	<b>Касиеттери</b> <b>Атомунун радиустары</b> <b>Металлдык</b> <b>Металл эместик</b> <b>Валенттүүлүгү</b>  <b>Энергетикалык деңгээл гидрооксиди</b>		<b>Чоңоет</b> <b>Жогорулайт</b> <b>Начарлайт</b> <b>Бирден топтун номерине чейин болот</b> <b>Өсөт</b> <b>Негиздик (кас-и) өсөт.</b> <b>Кислоталык төмөндөйт</b>

**Жаратылыштын өнүгүшүнүн жалпы закону (мыйзамы)**

- Сандык өзгөрүүлөрдүн сапаттык өзгөрүүлөргө өтүү закону (мыйзамы)
- Карама-каршылыктардын биримдигинин жана күрөшүүнүн закону (мыйзамы)
- Таанууну-таануу закону (мыйзамы)
- Спираль сымал өнүгүү закону (мыйзамы)

Чтобы понять невидимое,  
смотри внимательно на видимое  
**Древняя мудрость**

## **VII Бөлүм**

### **Атомдун түзүлүшү**

#### **§ 18. Атомдук ядронун курамы**

**1. Атомдук ядрону изилдеөнүн тарыхы.** Көп аалымдар атомдун чыныгы жашоосун моюнга алышып, атом заттың Эң кичинекей, катуу, эч нерсе етпөгөн, ар кандай шартта дагы бөлүнбөгөн шарик сымал бөлүкчө деп ойлошкон. Бирок аалымдарга металлдарды етө катуу ысытканда жана ультра күлгүн нурлар менен нурданында бетинен терс заряддалган бөлүкчөлөрдү бөлүп чыгарып, металлдар оң заряддалып калаары мурдатан эле белгилүү болгон. Кээ бир прогрессивдүү көз караштагы окумуштуулар атом татаал түзүлүштө жана белгилүү атايын шарттарда бөлүнүшү мүмкүн экендиги жөнүндө айтышын, бир атомдун башка атомдорго айланышын далилдеген илүмий ачылыштарды жасашкан.

1). 1879-жылы У.Крукс катод нурлары майда телорорду кыймылга келтирерин, магнит жана электр талаасында четтеп бурууларын далилдеген тажрыйбаны жургүзүп, катод нурлары «Эң кичинекей зарядды алыш жүргөн материалдык бөлүкчө» деген идеяга келген. Эмне себептен материалдык бөлүкчө? Себеби, массага жана зарядга ээ. Майда телорорду кыймылга келтирец. Бул материалдык бөлүкчө толкун сыйктуу касиетке ээ. Кыймылдуу агымы толкун сыйктуу, дифракцияга – тосмолорду айланып өтөт. Бул бөлүкчөлөрдү 1891-жылы Стони «электрон (гр. янтарь-жарық, күн, от) деп атап, «Көптөгөн тажрыйба негизинде «Электричество – бул бардык химиялык элементтерде

булуучу эң майда бөлүкчөлөр» деген. бул бөлүкчөлөрдү 1897-ж Томпсон изилдеп толук ачкан.

2) 1896-ж А.Беккерель урандын кошуулмалары кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн нурларды бөлүп чыгарарын байкаган, ал кара кагазга оролгон фотопластинкага таасир эткен.

3) Иоффе жана Америкалык аалым Милликен 1909-1914-жылдары ар кандай атомдо терс заряддалган бөлүкчө – электрондун заряды  $1,6 \cdot 10^{-19}$  кп, массасы  $m = 3,1 \cdot 10^{-31}$  кг, атомдун 0,00055 массалык бирдигине барабар экенин далилдешкен.

4) Дж. Франк жана Г.Л.Герц 1912-ж атомдогу электрондун дискреттүүлүгүн Г.Мозли 1913-ж. ядронун зарядынын санын элементтин катар номерине барабардыгын аныктады. (Янтарь-гр Electron-электрон) жүнгө сүрүлгөн айнекте пайда болгон зарядды жана ага окшошторду «плюс(+) он», жүнгө сүрүлгөн янтардан пайда болгон зарядды жана ага окшошторду «минус(-)терс» деп белгилешкен.

5) Электрондор бардык элементтердин атомунун курамына кирген терс заряддалган бөлүгү. Бирок атомдор электронейтралдуу, ошондуктан атомдун ичинде он заряддалган бөлүкчөлөр болушу мүмкүн, себеби ал өзүнүн заряды менен электрондордун зарядын нейтралдаштырат.

М.Ск Кюри жана Пьер Кюрилер Беккерелдин изилдөөсүн улантышып уран рудадан эки жаңы элемент радий жана полонийди ачышкан, алар абдан чоң нурлануу активдүүлүгүнө ээ. Ушундай касиетке ториј жана актинийда ээ экенин далилдешти.

Ар түрдүү элементтердин атомдорунун көзгө көрүнбөгөн нурларды бөлүп чыгаруу менен башка элементтердин атомдоруна айлануу касиети радиоактивдүүлүк (лат. radio-нурлануу, activus-аракет) деп аталат.

Оң заряддалган ядронун атомдо болушу жана анын жайланышын эксперимент менен англ аалым Э.Резерфорд 1911-ж  $\alpha$ -бөлүкчөлөрдүн газдардагы жана башка заттардагы кыймылын изилдөө менен алган. Радиоактивдүү заттын  $\alpha$ -бөлүкчөлөрү коргошун коробкасына ичке тешик аркылуу жука металл пластинкага жиберилген. Анын алдына жана аркасына да цинк сульфиди менен капиталган экран коюлган. Бир аз  $\alpha$ -бөлүкчөлөр түз кыймылынан чечтеп кыйшайып, өтө азы (10 000ден бирөө) артка кескин кайткан. Демек атомдун

борборунда өтө кичинекей оң заряддалган, массасы биргे барабар болгон бөлүкчө протон (простейший) бар.

6) 1930-ж бериллийдин атомун  $\alpha$ -бөлүкчөлөр менен бомбалаганда өтө чоң өтүп кетүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон зарядсыз жаңы нурларды бөлүп чыгарган.

1932-ж аны англ. физик Чедвик Дж изилдеп, нейтрон деп атаган. Ядролук реакцияларды изилдөөдөн Д.Д.Иваненко жана Е.Н.Гапон, ошондой эле В.Гейзенберг 1932-ж атомдук ядронун түзүлүшүнүн протондук-нейтрондук теориясын түзүшкөн. Буга ылайык ядро протон жана нейтрондон турат.

## 2. Ядронун түзүлүшүнүн протондук нейтрондук теориясы

Атомдук ядро бирдей массага ээ болгон эң кичинекей бөлүкчөлөр протон жана нейтрондон турат. Ал экөө нуклондор - ядрону (нуклеус) түзүүчүлөр деп атапт. Атомдо электрондордун массасы өтө аз, атомдун массасын протондор менен нейтрондордун суммасы түзөт. Демек, массалык сан протондор менен нейтрондордун санын аныктайт.

### 10-жадыбал

#### Ядронун бөлүкчөлөрүнө мүнездөмө

Бөлүкчөлөр	заряд		масса	
	кулон(кл)	шарт	грамм	а.м.б.
Протон $\frac{1}{1}P(P)$	$+1,6 \cdot 10^{-19}$	+1	$+1,67 \cdot 10^{-24}$ г	1,007825
Нейтрон $\frac{1}{0}N(N)$	0	0	$+1,67 \cdot 10^{-24}$ г	1,007825
Электрон $e$	$+1,6 \cdot 10^{-19}$	-1	$9,1 \cdot 10^{-28}$	0,00055

Атомдун борборунда өтө кичинекей мейкиндикти ээлеген ( $10^{-13}$ - $10^{-12}$ см) оң заряддалган ядро бар. Бүт оң заряд жана атомдун бүт массасы 1/1836 атомдук массасын бирдигине барабар. A-атомдук масса, Z-протондордун саны, N-нейтрондордун саны (Z-ядронун заряды)

$$A = Z + N;$$

$$Z = A - N;$$

$$N = A - Z$$

Ядронун заряды атомдук (A) масса менен нейтрондор (N); нейтрондордун (N) саны атомдук масса (A) менен ядронун зарядынын Z-протондордун айырмасына барабар.

### Нуклииддерге мүнөздөмө

а) Изотоптор («iSOS-бирдей, topos-орун»)-атомдун ядросунун заряды  $-Z$ (протондору) бирдей, атомдук массасы A жана нейтрондору (N) ар түрдүү болгон ядролор-нуклииддер болот.

б) Изобаралар (baga-басым) –атомунун массасы бирдей (A) ядросунун заряды Z жана нейтрондору (N) ар түрдүү болгон ядролор-нуклииддер болот.

в) Изотондор – нейтрондорунун (N) саны бирдей, атомдук массасы (A) жана ядронун заряды (Z) ар түрдүү болгон ядролор-нуклииддер болот.

### 11-жадыбал

#### Нуклииддерге мүнөздөмө

Изотоптор				Изобарлар				Изотондор			
$\frac{20}{10} Ne$	10	20	10	$\frac{40}{18} Ar$	18	40	22	$\frac{14}{6} C$	6	14	8
$\frac{21}{10} Ne$	10	21	11	$\frac{40}{19} K$	19	40	21	$\frac{15}{7} N$	7	15	8
$\frac{22}{10} Ne$	10	22	12	$\frac{40}{20} Ca$	20	40	20	$\frac{16}{8} O$	8	16	8
$\frac{234}{92} U$	92	234	142	$\frac{234}{90} Th$	90	234	144	$\frac{228}{88} Ra$	88	228	140
$\frac{235}{92} U$	92	235	143	$\frac{234}{92} U$	92	234	142	$\frac{230}{90} Tb$	90	230	140
	P	Mr	n		P	Mr	n		P	Mr	n

№135. Жаратылыштык хлор эки түрдүү 35 жана 37 изотопто кездешет. Хлор 35тин ядросу хлор 37ге караганда канча эсे көп?

Чыгарылышы: Пирсон квадратын түзүп кайчылаштыруу эрежеси менен чыгарабыз.

### 12-жадыбал

Жообу: Хлор 35тин атому хлор 37-ге караганда үч эсе көп.

Зат	M	M.ap.	Айыр.	$9_1 : 9_2$
$\frac{35}{17} Cl$ орточо	35		1,5	3
$\frac{37}{17} Cl$	37	35,5	0,5	1

**№136.** Бордун атомдук массасы 10,81. Ал эки бор 10 жана бор 11 изотоптөн турат. Ар бир изотоптун массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу:

Берилди:

$$\varphi\left(\frac{11}{5}B\right)=x$$

$$\varphi\left(\frac{10}{5}B\right)=100-x$$

$$x?$$

Биринчи жол тенденме түзүп чыгарабыз.

$$\frac{11x+(100-x) \cdot 10}{100}=10,81$$

$$11x+10(100-x)=10,81 \cdot 100$$

$$11x+1000-10x=1081$$

$$11x-10x=1081-1000$$

$$1x=81. \text{ Демек } 81\% \left(\frac{11}{5}B\right)$$

$$\text{Анда } 100-81-19\% \left(\frac{10}{5}B\right)$$

2чи жол. Арапаштыруу эрежесин колдонуу.

$$\frac{\text{изотоп} 10}{\text{изотоп} 11} = \frac{11-10,81}{10,81-10} = \frac{0,19}{0,81}$$

б) Изотопторду процент менен табуу үчүн алынгандай катышты 100%ке көбөйтүү керек.

$$\varphi\%(10)=0,19 \cdot 100=19\%, \quad \varphi\%(11)=0,81 \cdot 100=81\%$$

**№137.** Жаратылыштык хлордун эки 35 жана 37 массадагы изотобу бар. Хлордун салыштырмалуу атомдук массасын тапкыла.  $\varphi(35)=75$ ;  $\varphi(37)=25\%$  болсо

Чыгарылышы:

$$\varphi(35)=75\%=0,75$$

$$\varphi(37)=25\%=0,25$$

$$Ar=35 \text{ же } 37$$

$$Ar(\text{орт})=$$

Тенденме түзүп чыгарабыз

$$Ar(Cl)=A(35)$$

$$\varphi=A(37)$$

$$\varphi=35 \cdot 0,75 + 37 \cdot 0,25 = 35,5$$

$$Ar(Cl)=35,5$$

**№ 138.** Жездин массалык саны 63( $\varphi=73\%$ ) жана 65( $\varphi=27\%$ ) болгон эки изотобу бар. Жаратылыштык жездин салыштырмалуу атомдук массасын тапкыла.

Чыгарылышы: Формулага коюп чыгарабыз

$$Ar(Ca)=63 \cdot 0,73 + 65 \cdot 0,27 = 63,54$$


**№139.** Галлийдин 69 жана 71 эки жаратылыштык изотобу бар. Элементтин салыштырмалуу атомдук массасы 69,72гэ барабар. Бул изотоптордун атомдорунун бири-бирине карата сандык катышын тапкыла. Жообу: 1,78:1

### 3. Радиоактивдүүлүк. Ядролук реакциялар

1) Радиоактивдүүлүк—бұл элементардың бөлүкчөлөрдү же ядролорду бөлүп чыгаруу менен жүрүүчү, бир химиялык элементтін туруксуз изотопторунун өз алдынча башка элементтердин изотопторуна айлануу кубулушу. Мында бир элементтін ядросу башка элементтін ядросуна айланат. Мынданай реакциялар ядролук реакциялар деп аталат.


Радиоактивдүү ажыроонун түрлөрү.

$\alpha$ (альфа) ажыроо- $\alpha$ .  $\alpha$  (альфа) бөлүкчөлөрдү бөлүп чыгаруу менен ядро эки протонун жана эки нейтронун жоготот. Атомдун изотобунун массалық саны төрткө жана ядронун заряды экиге аз болгон жаңы элементтін изотобунун ядросуна айланада, ал элемент мезгилдик системада алгачкы ордунан эки клетка солго жылат.  $\alpha$ -бөлүкчө оң заряддалған бөлүкчөлөрдүн ағымы. Кыймыл ылдамдығы 20 000 км/сек.




№140. Радон ваннасы менен дарылоодо радондун булагы катары медицинада радий колдонулат. б.а. ради активдүү ажырап радонго айланат. Бул радиоактивдүү ажыроонун кайсы тибине кирет.

Чыгаруу: Реакциянын төндемесин жазып айырмасын табабыз. Бул гелийдин атомунун пайда болушу. Бул  $\alpha$ -ажыроо  $\alpha$ -бөлүкчө бул гелийдин атому массасы төрткө ядросунун заряды экиге барабар.




№141. Бериллийдин  ${}^9Be$  изотобу бир  $\alpha$ -бөлүкчөнү синирип алып жана нейтронду бөлүп чыгаруу менен башка элементтін изотобуна айланат. Бул кандай элемент?

Чыгаруу: 1) Ядролук реакциянын төндемесин жазып, атомдук массалар менен ядронун зарядынын айырмасынан жаңы элементти табабыз. Демек көмүртектин изотобу пайда болот.




**2)  $\beta$ (бета) ажыроо.** Атомдун изотобунун ядросу  $\beta$ -бөлүкчөнү (β-бөлүкчө бул электрон) жоготсо, ядронун заряды (протону) бирге көбөйүп, массалык саны өзгөрбөстөн мезгилдик системада алгачкы ордунан бир орун онго жылган жаңы элементтин ядросу пайда болот б.а. ядросунун заряды бир бирдикке чоңоуп, массасы өзгөрбөйт.

$\beta$ -бета нурлар терс заряддалган бөлүкчөлөрдүн – электрондордун ағымы. Кыймыл ылдамдығы 300 000 км/сек.



**№141.** Натрийдин туруксуз 25 изотобу  $\beta$ -бөлүкчөнү бөлүп


чыгарса, кайсыл элементтин



Чыгаруу: Ядролук реакциянын төндемесин жазабыз. бул  
магний III мезгил II A-топчодо. валенттүүлүгү экиге барабар.

**№142.** Торий 232. эки  $\beta$  бөлүкчөнү кошуп алып  
нейтрондордун таасириnde ядролук күйүүчү затка айланат.  
Мында пайда болгон жаңы элементтин мезгилдик  
системадагы ордун жана кайсы элементтер тибине кирерин  
аныктагыла.

Чыгаруу: Ядролук реакциянын төндемесин жазып, жаңы  
элементти аныктайбыз.




Бул радий. VII мезгилде,  
II A-топчодо S-элементтерге  
кирет.

**3)  $\gamma$  (гамма)** – нурлар зарядызыз бөлүкчөлөрдүн ағымы,  
жаратылышы боюнча жарык нуруна оқшош, бирок толкун  
узундугу өтө кичине, ал ар түрдүү заттардан өтүп кетет.

**4) Позитрондук ажыроо** ( $\beta^+$ - позитрон) электрондун  
массасына барабар. бирок оң заряддалган, мында ядродо

протондордун саны бирге азаят, атомдун массалық саны өзгөрбөйт б.а. протон нейтронго айланат.


5) Электрондук захват- ядро электронду кошуп алганда заряды бирге төмөндөп, массалық саны мурдағыдай калат.



**№143.** Суутектин ядросунан ( ${}^1_1H$ ) гелийдин ядросунун пайда болушу чоң сандагы энергияны бөлүп чыгаруу менен жүрүп, Күндүн ж.б. жылдыздардын энергиясынын булагы болот. Мында ядролук синтез жүрөт. Реакциянын төндемесин жазгыла. Кошумча кандай бөлүкчө бөлүнүп чыгат?

Чыгарылышы: 1) Анализдейбиз суутек атомунан гелийдин атому пайда болушу үчүн төрт суутектен төрт масса-гелийдин атому пайда болот. Гелийдин төрт массасынын экөө протон экөө нейтрон. Демек, суутектин эки протону нейтронго айланышы үчүн позитрондук ажыроо болушу керек.

2) Ядролук реакциянын төндемесин жазабыз.




**№144.** Жасалма жол менен алынган радиоактивдүү изотоп  ${}^{131}_{53}\text{I}$  элементи калкан сымал безди үйрөнүүде жана дарылоодо колдонулат. Элементтин а) атын, б) ядродогу протон менен нейтрондун санын, в) электрондордун жалпы саны аныктагыла.

Чыгарылышы: а) Изилденүүчүү элементтин  ${}^{131}_{53}\text{I}$ .

Ядросунун заряды +53, протондордун саны 53, электрондордун жалпы саны 53, аты Иод. Катар №53. нейтрондордун саны N=A-P

$$N=131-53=78.$$

**№145.** Темирдин 56 изотобун нейтрондор менен нурданктанда протон жана жаңы элементтін изотобу пайдаланылғанда болот. Бул ядролук реакцияның тенденциясын жазыла.



**4. Жарым ажыроо** мезгили ( $T_{1/2}$ )-радиоактивдүү изотоптун алгачкы саныны жарымы ажыроого кеткен убакыт.  $t_0$ -заттын баштапкы массасы,  $m(k.z.)$ -  
 $m(k.z.) = m_0 / 2^{t/t_{1/2}}$  жарым ажыроодон калган заттын массасы  
 $T_{1/2}$  жарым ажыроо мезгили.

**№146.** Никелдин  $\frac{63}{28} Ni$  изотобунун жарым ажыроо

мезгили 120 жыл,  $\beta$ - ажыроо натыйжасында никелдин төрттөн үч бөлүгү ( $3/4$ ) жөзге айлану үчүн канча убакыт керек?


Чыгарылышы:

Берилди

$$T_{1/2}(\frac{63}{28} Ni) = 120 \text{ ж}$$

$\tau$ ?

1) Ядролук реакцияның тенденциясын жазабыз.



$$m(k.z.) = \frac{m}{2\tau/T_{1/2}}$$

2)  $m_0 = 100 \text{ г}$  болсо,  $m(k.z.) = 100 - 75 = 25 \text{ г}$

75 г бул жүздүн төрттөн үч бөлүгү

$$25 = \frac{100}{2\tau/T_{1/2}}; \text{ Анда } 2\tau/T_{1/2} = 100/25 = 4$$


$$\tau = 120 \cdot \log_2 4 = 120 \cdot 2 = 240 \text{ жыл}$$

**№147.** Кээ бир радиоактивдүү изотоптун жарым ажыроо мезгили үч saatka барабар. Эгер бул изотоптон 200г массасы алсак 18 saatтан кийин ажырабаган канча масса калат?

Чыгаруу: 1) Радиоактивдүү изотоптун сактоо мезгилиниң бери  $18/3 = 6$ (алты) жарым ажыроо мезгили өттү.


2) 18 saatтан кийинки калган ажырабаган изотоптун массасы  $m = 2^n$ ;  $m_0 = 2^6$ ;  $m(k.z.) = 200/64 = 3,125 \text{ г}$

**№148.** Ядролук реакциялардын тенденциелерин аяктағыла.




Чыгаруу:

1) Ядролук реакциянын тенденциесин жазабыз.




Жогорку индекстер  $53+2=54=54-1=53$  A=53.

Төмөнкү индекстер  $24+1=25$  Z=25.




3) Ядролук реакциянын тенденциесин жазабыз.




Жогорку индекс  $19+1=20$  A=20

Төмөнкү индекс  $9+1=10$  Z=10



3) Эки реакциянын толук тенденциесин жазабыз.



**№149.**  $\alpha$ -бөлүкчөлөрдү бөлүп чыгаруучу  $^{210}\text{Po}$  полонийдин изотобунун бериллий менен аралашмасы нейтрондун булагы катары колдонулат. Полоний 210дун жарым ажыроо мезгили 138 күнгө барабар. Канча убакыттан кийин мындан булактын интенсивдүүлүгү 32 эсеге азаят.

Чыгаруу: Жарым ажыроо мезгили  $t=1/2$  бул алгачки заттын жарым атомдору өз алдынча ажыраган убакыт.

$m(\text{к.з.})=m_0/2$ ;  $m(\text{к.з.})=t^{0.5}$  убакыттан кийинки заттын массасы,  $m_0$ =заттын алгачки массасы,  $t$ -убакыттан кийинки  $m(\text{к.з.})$ -заттын массасы үчүн жалпы формула жазууга болот.


$$m(\hat{e}.c.) = (1/2) \frac{t}{t_{1/2}} \cdot m^0; \quad 1/2 \frac{t}{t_{1/2}} = 1/32$$

Мындан  $t=5$ ,  $t_{1/2}=5 \cdot 138=690$  сутка.

№150.  $\alpha$ -бөлүкчөлөрү менен 13 Aldi бомбалаганда


атомдук массасы 30 болгон кремнийдин изотобу жана дагы бир элемент алынган. Бул ядролук реакциянын төндемесин жазыла.

Чыгарылыши:



№151.  $\alpha$ -бөлүкчөлөр менен  $^{24}\text{Mg}$ ге таасир эткенде башка бир элементтин туруксуз изотобу жана нейтрон пайда болот. Ядролук реакциянын төндемесин жазыла.

Чыгарылыши:



Химияны үйрөнүүгө баарынан мурда атомдун түзүлүшүн жакшы билүү чоң жардам берет.  
Л.Полинг

### § 19. Атомдун түзүлүшү

#### 1. Атомдун түзүлүшү жөнүндөгү көз караштар

XIX кылымдын аягына чейин атом (atomos-бөлүнбес) бөлүнбес бөлүкчө деп келишкен аалымдар. Кийин радиоактивдүүлүк жана фотозеффект кубулушунун ачылыши билүү көз карашка ишенбестики пайда кылды. Азыр атом элементардык бөлүкчөлөр: протон, нейтрон жана электрондан турары баарыбызга белгилүү. Атомдун курамына кирген бол бөлүкчөлөр кандай жайланаышкан?

Б.а. атомдун түзүлүшү кандай?

1) 1911-ж. Томсон «атомдо протон, нейтрон жана электрон бирдей бөлүнгөн» деген ойду айткан.

2) 1913-ж Э.Резефорд «Атомдун борборунда етө кичинекей чоңдуктагы ( $10^{-13}$ - $10^{-12}$  см) оң заряддалган ядро жайланаышып, анын айланасында айлана сыйктуу орбитада терс заряддалган электрондор айланат» деп атомдун планетардык түзүлүшүн сунуш кылган. Классикалык электродинамикага ылайык электрон энергияны бөлүп чыгаруу менен спирал сыйктуу формада айланып, бара-бара ядрого жакындап, акырында ага кулап түшүшү мүмкүн. Бул карама-каршылыктарды чечүү үчүн Н.Бор бир катар постулаттарды сунуш кылды.

3) Н.Бордун постулаттары.

а) Электрон атомдун ядросунун айланасында ар кандай орбита боюнча айланбай, энергиясына жараша белгилүү бир туруктуу – стационардык орбитада гана айланат.

б) Электрондор туруктуу – стационардык орбитада айланганда энергияны бөлүп да чыгарбайт жана сицирип да албайт.

Электрон бир орбитадан экинчисинө өткөндө энергияны порция-порция түрүндө (квант-квант) бөлүп чыгарат же сицирип алат. Ал энергия белгилүү жыштыкка ээ болот.

Н.Бор орбиталдарды мүнөздөө үчүн башкы кванттык сан (п-эн) түшүнүгүн киргизди.

4) Н.Бордун теориясын нем.физиги А.Зоммерфельд өнүктүрдү. Ал электрон айлана формасында гана эмес, эллипс-сүйрү (күйин сегиздік же гантель) формасындағы орбитаны аныктады.

А.Зоммерфельд атомдогу электрондун күймылын мүнәздөө үчүн экинчи кванттық сан-орбиталдыкты (I-эл) киргизди.

Бор-Зоммерфельддин теориясы бир катар ийгиликтерге жетишкени менен кемчилдиктер да болду. Себеби:

а) Ар бир электрондун абалын жана ылдамдығын аныктоо,

б) Анын (электрондун) орбитадагы күймылын «байкоого болот» дегени ката болгон. Бул эки сунуш тең туура эмес.

5) 1927-ж. нем.физиги В.Гейзенберг «аныксыздык» принципин формулировкалады: Атомдогу электрондордун ордун так аныктоо мүмкүн эмес жана электрон үчүн катуутурктуу, туура, анык орбита эч качан болбайт. Бул физикалык чындык эмес.

6) Атомдун түзүлүшүнө жаңы механикалык кванттық жандашу негизинде эки постулат бар.

а) Атомдогу электрондун күймылы толкундук касиетти көрсөткөн бөлүкчө катары кароо керек.

б) Электрон атомдо ядронун айланасындағы ар кандай чекитте болушу мүмкүн, бирок анын атомдук мейкиндиктін ар кандай чекитинде (жеринде) болуу ыктымалдуулугу ар түрдүү. Электрон көбүрөөк болгон мейкиндиктін бөлүгү орбиталь деп аталат. Орбиталь мейкиндиктін ар бир чекитиндеги электрондук булуттун тыгыздығын мүнәздөйт.


Электрон үчүн бир эле мезгилде координатын жана ылдамдығын аныктоо болбайт.

## 2. Атомдогу электрондун абалы

Электрондор ядронун айланасында кандай, каerde жана кандай абалда жайланаышкан? Эмне себептен электрондордун жайланаусу бири-биринен айырмаланат? Бул айырмачылыкты кандай параметрлер менен мүнәздөөгө болот?

Аалымдар кванттық сандар менен мүнәздөйт

1) Башкы кванттык сан (п-эн) электрондун жалпы энергиясын, анын белгилүү энергетикалык деңгээлдеги жайланышкан ордун, ядродон алыстыгын чагылдырып, ушул



катмардагы электрондордуң энергия запасын-корун көрсөтөт. Анын мааниси бирден чексизге чейинки бүтүн сандарга

$n=1,2,3\dots$  əбарабар. Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасындағы мезгилдин номери менен аныкталат. Мезгилдин саны жети  $n=1,2,3,4,5,6,7$ , алар кванттык катмар слой деп аталып латын тамгалары менен белгиленет. Кванттык катмар-энергетикалык деңгээл (уровень) деп аталып андагы электрондордун максималдық саны  $n(\text{max})=2n^2$  формуласы менен чыгарылат. М: III-мезгил, 3-чү деңгээлдеги электрондордун саны  $n(\text{max})=2n^2=2\cdot3^2=18$  электрон болот. Ар бир катмар (слой) энергетикалык деңгээлде жайланышкан электрондордун энергиясынын өндүгү бири-бирине өтө жакын болот. Деңгээлдер ядродон канчалык алыс болсо (п-дин мааниси чон) электрондук булут ошончолук сейрек-жука болот.

Демек электрондук катмар бир энергетикалык деңгээлдеги электрондордун жалпы жыйындысы болот. Бир энергетикалык деңгээлде ар түрдүү геометриялык формаларды эзлеген электрондук булуттар болот.

2) Орбиталдык (жардамчы же азимуталдык) кванттык сан- $l$ (эль) бир катмардагы-энергетикалык деңгээлдеги электрондордун кыймыл санынын моментин, орбитанын абалын жана формасын мүнөздөйт.

Мааниси нөлдөн  $l=1$ ге барабар. Орбиталдык жардамчы кванттык сан бир энергетикалык деңгээлдеги деңгээлчелерди (подуровень) аныктайт. Демек бир эле энергетикалык деңгээлдеги электрондор орбиталынын абалы, формасы жана энергиясы боюнча бири-биринен бир аз болсо да айырмаланаарын көрсөтөт б.а. ар бир

энергетикалық деңгээл (уровень) өзүнчө майда энергетикалық деңгээлчедерден (подуровень) турат.

а)  $n=1$ ,  $l=0$ . болсо электрон ядронун айланасында сфера (sfera-айлана) айлана формасында болуп, S (эс) орбиталдар деп аталац. Бул ядронун айланасында шарсымал формада болот.  $l$ -мезгил, 1-чи энергетикалық деңгээл жалаң S орбиталдан турат.

б)  $n=2$ ,  $l=1$ . Бул электрондор ядронун айланасында гантель-сегиздик формада айланып, алардын багыты бири-бирине карата перпендикуляр болгондуктан P(пэ) (Perpendikulir) орбитал деп аталац. Ал 1-чи энергетикалық деңгээлден башка баарында (II, III, IV, V, VI, VII).бар б.а. 2-чи энергетикалық деңгээлден башталат.

в)  $n=3, l=2$  болгондогу орбитал d-орбиталь деп аталаң, ал беш түрдүү варианта болот. Анын электрондор менен толтурулушу III-чу энергетикалық деңгээлден башталат.

г)  $n=4, l=3$ . болгондогу f (эф) орбиталдын электрондор менен толтурулушу IV-чу энергетикалық деңгээлден башталат. Бир энергетикалық деңгээлдеги ар түрдүү форманы эзлеген орбиталдын энергиясы  $E_s \rightarrow E_p \rightarrow E_d \rightarrow E_f$ ,  $E_s$  тен  $E_f$  ти карай өсүп барат. Ошондуктан булар бир энергетикалық деңгээлдеги ар түрдүү энергия запасы – коруна зэ болгон энергетикалық деңгээлчелерди (подуровень) түзөт.

### 13-жадыбал

Мезгил N	Энергетикалық деңгээл	Башк кВ.сан n	Жардамчы кВ-к сан-1
I	K	1	0 (S)
II	L	2	1(S)P)
III	M	3	2 (S,P,d)
IV	N	4	3(s,p,d,f)

Энергетикалық деңгээлчелер бир энергетикалық деңгээлде жайланишып бирдей форманы эзлеген орбиталдардын жыйындысы. Бир деңгээлчедеги орбиталдардын башкы жана жардамчы кванттык саны бирдей, бирок мейкиндиктеги багыты, ориентациясы-абалы жана бири-бирине карата жайланишы ар башка.

3) Магнитик кванттык сан-т<sub>Q</sub>-мейкиндиктеги орбиталдардын-электрондук булуттардын багытын

мүнөздөйт жана анын мааниси бүтүн сандар-Іден нөл(0) аркылуу+Іге барабар. төрөлдөрдөн мөн мааниси деңгээлчедеги орбиталдын санын аныктайт.

- M: n=1, l=0, m<sub>l</sub>=0 Бир S орбитал  
 n=2, l=1, m<sub>l</sub>=-1,0,+1 үч(P) орбиталь  
 n=3, l=2, m<sub>l</sub>=-2,-1,0,+1,+2 Беш(d) орбиталь  
 n=4, l=3, m<sub>l</sub>=-3,-2,-1,0,+1,+2,+3 Жети (f) орбиталь

Демек деңгээлчедеги орбиталдын саны  $2l+1$  болот. Ар кандай орбитал график түрүндө клетка-кванттык ячейка түрүндө чагылдырылат. Демек ушул деңгээлде жайлансышкан ар бир орбиталь жана электрон үч кванттык сан: башкы, жардамчы жана магниттик менен мүнөздөлөт.

Ар кандай энергетикалык деңгээлди түзгөн орбиталдардын жалпы саны  $n^2$ , электрондордун жалпы саны  $2n^2$ , ар бир деңгээлчедеги орбиталь саны  $2l+1$  электрондордун саны  $2(2l+1)$  формуласы менен аныкталат.

4) Спиндик кванттык сан  $m_s$ (эм-эс) спин-spin-кружение, вращение, арка) электрондун ички касиети, электрондун өз огунда айлануу багыты менен байланышкан. Ал мүмкүн болгон эки мааниге ээ,  $+1/2$  жана терс  $-1/2$ . Спиндер карата-карши өйдө( $\uparrow$ ) жана ылдый ( $\downarrow$ ) жебелер менен белгиленет.

### Электрондук деңгээлдер жана деңгээлчелердин электрондор менен толтуруулушу

#### 14-жадыбыл

Кат-мар	Дең-гээл п	дең-гээл-че l	Магниттик кванттык сан	орби-таль $2L+1$ $n^2$	элек-трон-дор $2(2L+1)$	электрондун формуласы
K	1	O(S)	0	1	1	2 3 1S <sup>2</sup>
L	2	O(S)	0	1	4	2 8 2S <sup>2</sup> 2P <sup>6</sup>
		1(P)	-1 0 -2	3	6	
M	3	O(S)	0	1	2	
		1(P)	-1 0 +1	3	9	6 1 8 2S <sup>2</sup> 2P <sup>6</sup> 3d <sup>10</sup>
		2(d)	+2,+10,+1,+2	5	10	
N	3	O(S)	0	1	2	
		1(P)	+1 0 -1	3	6	4S <sup>2</sup> 4P <sup>6</sup> 4d <sup>10</sup> 4f <sup>14</sup>
		2(d)	+2,+1 0 -1,-2	5	16	10 32
		3(f)	+3,+2,+1 0-1,-2,-3	7	14	

Спиндик кванттык сан болонча ар бир орбитада өз огунда карама-каршы айланган эки электрон болот. Ашыкча болбайт.

### 3. Негизги түшүнүктөр

1) Электрондук кабыкча-оболочка-атомдун ядросунун айланасындағы бардық электрондордун жыйындысы М.Натрий атомунун ядросунун айланасында он бир электрон бар.

2) Электрондук катмар-кабык(слой)-электрондук деңгээл (уровень) ядродон бирдей алыстыкта жайланышкан электрондордун жыйындысы М.Натрийдин электрондору электрондук кабыкчада үч катмарга 1-чиде эки, 2-чиде сегиз, 3-чүдө бир электрон болуп жайланышат. Бул үч кабыктын электрондору ядродон ар түрдүү алыстыкта болот. Демек электрондук кабык электрондук катмарларга-деңгээлдерге бөлүнөт. Анын саны элемент жайланышкан мезгилдин санына (номерине) барабар.

3) Электрондук булуттун абалына, багытына жараша электрондук катмарлар деңгээлдер-энергетикалык деңгээлчелерге бөлүнөт (подуровень). М.Натрийдин 2-чи электрондук деңгээли-катмары эки:S(эс) жана P(пэ) деңгээлчеден (подуровень) турат. Бул эки деңгээлченин электрондору бири-биринен энергиясы, электрондук булуту менен айырмаланышат. Бул жардамчы кванттык сан L менен аныкталат. деңгээлченин саны мезгилдин (номерине) санына барабар.

4) Кванттык теорияга ылайык ар бир электрон атомдо белгилүү орбиталды зэлеп, өтө тез кыймылдаган электрондордун ар түрдүү абалынын жыйындысы болгон булутчаны-облако-ну пайда кылат.

**№152.** 3Р электрондун орбиталдык кванттык саны канчага барабар?


Чыгаруу: 3Р бул 3-чу энергетикалык деңгээлдин 2чи деңгээлчеси  $l=1$  болот. Ал -1, 0 +1 мааниге ээ.

247

**№153.** 96<sup>Сm</sup> элементин ырааттуу түрдө ажыраттуу натыйжасында үч  $\alpha$ , үч  $\beta$  жана эки нейтрон бөлүнүп

чыкканда пайда болгон элементтин ядросунун зарядын жана атомунун массасын аныктагыла.

Чыгаруу: Ядролук реакциянын төндемесин жазып табабыз.



Демек жаңы пайда болгон элементтин ядросунун заряды +93, атомунун массасы 233. булл нептунийдин изотобу

## § 20. Атомдун электрондук катмарларынын түзүлүшү


1. Атомдо электрондордун энергетикалык деңгээлдер жана деңгээлчелер (орбиталдар) менен толтурулуу закон чөнөмдүүлүгү.

1) Паулинин (1925) принциби. Атомдо бардык төрт кванттык саны бирдей болгон эки электрон болушу мүмкүн эмес. Ар бир орбиталдагы эки электрон спиндик кванттык  $\uparrow$  саны боюнча бири-бираинен айырмаланат.

2) Эң аз энергиялуулук принциби. Деңгээлдер жана деңгээлчелердин электрондор менен толтурулуу ырааттуулугу электрондордун ядро менен байланышына жооп бериши керек б.а. эң аз энергияга ээ болуп туруктуу орбитаны эзлейт. Демек электрондор орбиталдарды энергиясынын өсүшүнө жарава толтурулат.

$1S, 2S2P, 3S3P, 4S3d4P, 5S4d5P, 6S, 4F, 5d6P, 7S, 5f6d$

3) Клечковскийдин эрежеси (1961) Элементтин атомдук




номеринин өсүшү менен орбиталдарда электрондор ырааттуулук менен толтурулат, ал эми башкы жана орбиталдык кванттык сандардын суммасынын ( $n+l$ ) өсүшү менен мүнөздөлөт.

Мында фиксацияланган мааниси ( $n+l$ ) п-дин минималдык маанисине жооп берүүчү абал мурда толтурулат.



4) Хуннданын (Гундуун – 1927) эрежеси. Бирдей типтеги орбиталдардын (деңгээлчедеги) толтурулушу.

Энергетикалық деңгээлченин чегинде орбиталдар алдын бирден электрон менен, бардыгы ээлегендөн кийин экинчи электрон менен толтурулат. Бир деңгээлчеде электрондор спиндик кванттык сандарынын абсолюттук мааниси максималдуу болушуна умтулат.





алдын

кийин



IV Мезгилде гана бул тартиптен четтөөлөр болот. Мында хром жана жездин атомдорунда  $4S^2$  электрондун бирөөсү 3d деңгээлчеге көчөт. Бул  $3d^5$  жана  $3d^{10}$  электрондук абалдын жогорку туроктуулугун камсыз кылуу менен түшүндүрүлөт. натыйжада  $4S^2$  нин ордуна  $4S^1$  электрон калат.




## 2. Энергетикалық деңгээлдер буюнча электрондордун орун аlyши.

Электрондук деңгээлдерде – катмарларда электрондун максималдуу саны  $N=2n^2$  формуласы менен аныкталат. п-башкы кванттык сан.

### Жадыбал 14

Дене	n	$N=2n^2$
I	$n=1$	$N=2 \cdot 1^2=2$
II	$n=2$	$N=2 \cdot 2^2=8$
III	$n=3$	$N=2 \cdot 3^2=18$
IV	$n=4$	$N=2 \cdot 4^2=32$

деңгээлчеден турат.



2) Экинчи энергетикалық деңгээл ядродон 2-чи катмарда жайланышып, ал эки: S жана P деңгээлчеден туруп, сегиз электрон жайгашат. Эки электрону экинчи катмарда шар (сфера) сымал формада, калган алты электрон гантел же сегиздик формада үч орбиталда жупташып айланат. Электрондор орбиталга алдын бирден кийин орун калбаганда жупташып жайланышат.

Схема 11

+3	Li	2 e <sup>-</sup>	1 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>1</sup>
+4	Be	2 e <sup>-</sup>	2 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup>
+5	B	2 e <sup>-</sup>	3 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup> 2P <sup>1</sup>
+6	C	2 e <sup>-</sup>	4 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup> 2P <sup>2</sup>
+7	N	2 e <sup>-</sup>	5 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup> 2P <sup>3</sup>
+8	O	2 e <sup>-</sup>	6 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup> 2P <sup>4</sup>
+9	F	2 e <sup>-</sup>	7 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup> 2P <sup>5</sup>
+10	Ne	2 e <sup>-</sup>	8 e <sup>-</sup>	1S <sup>2</sup> S <sup>2</sup> 2P <sup>6</sup>

M: 2P үч орбиталга алдын бирден үч электрон кийин жуптасып, дагы үч электрон жайланышат. Бул P электрондун бағыты бири-бирине карата перпендикуляр болот.

3) Үчүнчү энергетикалык деңгээлдин элементтеринин атомдорунун электрондор менен толтурулушу экинчи энергетикалык деңгээлге оқшош. Ал натрийден (+11) үчүнчү деңгээлдин S орбиталынан (3S<sup>1</sup>) деңгээлдеңгээлчине менен бүтөт. Бирок үчүнчү энергетикалык деңгээл үч деңгээлчеден (3S3P3d) турат. Анын 2S2P сыйында толтурулат да 3d деңгээлче калат. Ar-аргон менен 3s23P6 болуп бүтөт.

4) Төртүнчү энергетикалык деңгээл калий жана кальцийде (<sub>19</sub>K, <sub>20</sub>Ca) 4S<sup>1</sup> жана 4S<sup>2</sup> орбиталдар толтурулуп анатан үчүнчү энергетикалык деңгээлдин 3d деңгээлчеси 4S<sup>2</sup>3d<sup>1</sup> менен скандийде (+21) башталып, беш орбитага алдын бирден Sc 4S<sup>2</sup>3d<sup>1</sup>ден марганецте Mn+25 4S<sup>2</sup>3d<sup>5</sup> болуп электрондор жайгашып, бош орбитал калбагандан кийин (Хунданын эрежеси) темирден (+26 Fe) 4S<sup>2</sup>3d<sup>6</sup>дан цинк +30 Znде 4S<sup>2</sup>3d<sup>10</sup> болуп электрондор жупташат. M

B

n=1	II	P	+21Sc	1S <sup>2</sup> 2S <sup>2</sup> 2P <sup>6</sup> 3S <sup>2</sup> 3P <sup>6</sup> 4S <sup>2</sup> 3d <sup>6</sup>
n=2	II	II	d 21Sc	кыскача 4S <sup>2</sup> 3d <sup>1</sup>
n=3	II	II	II	f
n=4	II			

S

n=1	II	P	+25 Mn	1S <sup>2</sup> 2S <sup>2</sup> 2P <sup>6</sup> 3S <sup>2</sup> 3P <sup>6</sup> 4S <sup>2</sup> 3d <sup>5</sup>
n=2	II	II	d 21Sc	кыскача 4S <sup>2</sup> 3d <sup>5</sup>
n=3	II	II	II	f
n=4	II			

S

n=1	II	P	+30Zn	1S <sup>2</sup> 2S <sup>2</sup> 2P <sup>6</sup> 3S <sup>2</sup> 3P <sup>6</sup> 4S <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup>
n=2	II	II	d 21Sc	кыскача 4S <sup>2</sup> 3d <sup>10</sup>

n=3

II	f							
II								

n=4

Төртүнчү энергетикалык деңгээлдин 4P орбиталы  $3d^{10}$  болгондон кийин +31Ста таллийден 4P<sup>1</sup> деңгээлдең башталып +36 Кр криптондо 4P деңгээлче 4P<sup>6</sup> болуп толуп бүттөт.

Бул эрежеден четтеөлөр Хунданын эрежесинде көрсөтүлгөн.

5) Бешинчи энергетикалык деңгээлдин толтурулушу төртүнчү энергетикалык деңгээлге оқшош.

**№154.** Иод менен марганецтин кошулмаларынын касиеттеринин оқшоштугу жана айырмасы әмнеде? Әмне үчүн экөө төң бир топтун ар башка топчосунда жайланышат?

Чыгарылышы: 1. Мезгилдик система боюнча анализдейбиз.

а) Иод бешинчи мезгилдин жетинчи топтун негизги топчосунда жайланышкан.

+53J...5S<sup>2</sup>4d<sup>10</sup>5P<sup>5</sup>. Бул металл эмес.

б) Марганец төртүнчү мезгилдин жетинчи топтун кошумча топчосунда жайланышат.

+25 Mn... 4S<sup>2</sup>3d<sup>5</sup>4P<sup>0</sup>. Бул металл.

2) Экөөнүн төң валенттик электрондорунун саны жетиден J-5S<sup>2</sup>5P<sup>5</sup>; Mn 4S<sup>2</sup>3d<sup>5</sup>.

а) Иод металл эмес. HJ, NaJ, J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, HJO<sub>4</sub> кошулмаларды пайда кылат.

б) Марганец металл. Суутектик кошулмалары жок. MnO, Mn(OH)<sub>2</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, HMnO<sub>4</sub> ту пайда кылат. Төрт валенттүү кошулмасы да бар. MnO<sub>2</sub>, ал амфотердик H<sub>2</sub>MnO<sub>3</sub> касиетти көрсөтөт.

**№155.** Катар №33 болгон элементке жалпы мүнәздөмө бергиле.

Чыгарылышы: 1) Мезгилдик система боюнча анализдейбиз. №33 бул мышьяк IV-мезгилде, V-топтун негизги топчосунда жайланышат. Ar=75; Z=+33; P=33. N=A-Z=75-33=42 нейтрон. 33 электрону төрт энергетикалык деңгээлге бөлүштүрүлүп жайланышкан. Эң сырткы кванттык деңгээлде 4S<sup>2</sup>4P<sup>3</sup> беш электрон болгондуктан эң жогорку

кычкылдануу даражасы +5, валенттүүлүгү V өзү металл эмес. Кошулмалары  $\text{Al}_2\text{O}_5$ ,  $\text{AsH}_3$ , ж.б.

**№156.** Эмне себептен №40 жана №50 чүү элементтер бир мезгилде бир топто бирок ар башка топчодо жайланышат?

Чыгарылышы: №40 цирконийдин электрондук абалы  $\text{Zr}[\text{Kr}] \dots 4d^25S^2$ , калайдыкы  $\text{Sn}[\text{Kr}] \dots 4d^25S^25P^2$ . Экөөнүн төң сырткы валенттик электрондору бешинчи деңгээлде ( $n=5$ ) жайланышкан ошондуктан бешинчи мезгилде, цирконийде  $4d^25S^2$  электрон – 4-чү топтун кошумча топчосу, калайда  $4d^25S^25P^2$ . негизги топчосунда болот.

**№157.** III топтун элементинин жогорку валенттүүлүктүү көрсөткөн хлоридинин курамында 79,68% хлору бар. Бул элементти аныктагыла.

Чыгарылышы: 1) Анализдейбиз III топтун элементи жогорку валенттүүлүктүү көрсөтсө, анда үч валенттүү  $\text{XCl}_3$  кошулма пайда болот.

2) Белгисиз элементтин процентин табабыз.

$$\omega(x) = \omega\%(\text{XCl}_3) - \omega\%(\text{Cl}) = 100 - 79,68 = 20,32\%$$

3) Пропорция усулу менен элементтин атомдук массасын таап, элементти аныктайбыз.

$$M(x\text{Cl}_3) = x + 35,5 \cdot 3 = x + 106,5$$

$$\frac{79,68\% - 106,5g}{20,32\% \quad xg} = \frac{20,32\% \cdot 106,5}{79,68\%} = 27 \text{ г / атом}$$

Аг 27 Бул алюминий Аг(Al)=27

**№158.** Суутектин кошулмасында 8,82% суутеги бар болгон элементтин эң жогорку кычкылында кычкылдануу даражасы канчага барабар? Бул элементтин мезгилдик системадагы ордун аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Бир атом суутекке дал келген элементтин жана суутектик кошулманын массасын табабыз.

Берилди

$\omega(\text{H})=8,82\%$

$\omega(\alpha)=91,18\%$

$\text{Ag}(\text{H})=1$

a)  $\frac{8,82}{1} = \frac{91,18}{\delta}$

$x=10,34 \text{ (x)}$

б)  $8,82\% - 1$

$x=11,34(\text{xHn})$

$100\%-x$

Аг(х)-?

Мг(хНп)-?

Сүүтектин атомунун санына жараша сүүтектік кошулмасын молярдық массасын табабыз.

а)  $xH_1 = 11,34 \cdot 1 = 11,34$  г/моль

б)  $xH_2 = 11,34 \cdot 2 = 22,68$  г/моль

в)  $xH_3 = 11,34 \cdot 3 = 34,02$  г/моль Мында үчүнчүсү  $PH_3$  ке дал келет.  $M(PH_3) = 34$  г/моль. Демек х элемент бул фосфор III-мезгилде, VA топчодо жайланаышат.  $P_5O_5$  жогорку қычкылы. Қычкылдануу даражасы +5

**№159.** Жогорку қычкылы  $xO_3$  болгон қычкылтектин массалык үлүшү 60% жана сүүтектік кошулмасы 5,88% сүүтектен турган жана мезгилдик системадагы ордун аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Бул заттын курамындағы қычкылтектин молдук массасын табабыз.

$$M(xO_3) = 16 \cdot 3 = 48 \text{ г/моль}$$

2) Бул заттагы белгисиз элементтин атомдук массасын табабыз. 48г  $O_2$ -60%

$$x_2 - 40\% \quad x = 32 \quad Ag(x) = 32$$

Мындай атомдук массага күкүрт дал келет. Демек, белгисиз зат  $xO_3 = SO_3$ ;  $M(SO_3) = 80$  г/моль

3) Сүүтектік кошулмасын формуласын табабыз

$$\frac{94,12}{\delta} = \frac{5,88}{1}; \quad x = \frac{94,12 \cdot 1}{5,88} = 16$$


Демек бир масса сүүтекке 16 масса белгисиз элемент дал келет. Эки массага 32 масса дал келет. Демек  $H_2S$ .

4) Белгисиз элемент күкүрт, ал III-мезгилде VI топтун негизги топчосунда жайланаышат. Ядросунун заряды +16°C

3. Негизги жана кошумча топчодогу элементтердин электрондук абалы.

1) Чоң мезгилдердин элементтери IV-мезгилде  $_{21}Sr - _{30}Zn$  ке, V-мезгилде  $_{30}Y - _{48}Cd$  ге, VI-чы мезгилде  $_{57}La - Hg$  ка чейин жардамчы топтун элементтери өткөөл элементтер деп аталат. Алардын атомундагы ар бир кийинки электрон эң сырткы эмес, сыртан ички ( $n-1$ )d жана ( $n-2$ )f деңгээлчени толтурат. Эң сырткы деңгээлден  $S^2$ , электрон болот. Ошондуктан булар көбүнчө +2 қычкылдануу даражасы менен

металлдык касиетти көрсөтөт. Бул d жана f элементтер мезгилдерде кадимки металлдар менен кадимки металл эмвестерге чейин жайланаышат. Булар көбүнчө +2 ден топтун номерине дал келүүчү өзгөрүлмө кычылдануу даражасын көрсөтүшөт.



$Mn^{+2} \rightarrow Mn^{+3} \rightarrow Mn^{+4} \rightarrow Mn^{+6} \rightarrow Mn^{+7}$ ; ж.б. Булардын кычылдануу даражасынын өсүшү менен атомунун радиусу кыскарат, кычылдары жана гидро кычылдарынын касиеттери негиздикten амфотердик аркылуу кислоталыкка өзгөрөт.

$CrO-Cr(OH)_2$	$Cr_2O_3-Cr(OH)_3$	$CrO_3 - H_2CrO_4$
$MnO-M(OH)_2$	$MnO_2-Mn(OH)_4$	$Mn_2O_7 - HMnO_4$
негиздик	амфотердик	кислоталык

Булар сүүтек менен учма бирикмелерди пайда кылышпайт.

2) Негизги топчонун энергетикалык деңгээлиндеги электрондордун максималдуу саны  $nS^2nP^6$ -сегизге барабар. Кошумча топчодогу d элементтердин саны төртүнчү, бешинчи, алтынчы мезгилдерде онго барабар. Алар ( $n-1$ )d деңгээлчеде жайланаышып өткөөл элементтер деп аталат. M: IV-21 Sc-30Zn; V-30 Y-48Cd; VI-57 La-72 Hh-80Hg

Чоң мезгилдерде VIII-чи кошумча топчодо химиялык касиеттери бири-бирине жакын болгон үч өткөөл элементтер: IV-мезгилде Fe, Co, Ni, V-мезгилде Ru, Rh, Pd, V-мезгилде CuS, Jr, Pt бар. Негизги жана кошумча топчонун жалпы саны сегизге барабар. Бир топчого кирген элементтердин атомдорунун электрондорунун саны жана жайланашуу абалы бирдей. M:VII топтун а) Негизги топчосунда  $nS^2nP^5$  б) Кошумча топчосунда  $(n-1)S^2(n-1)P(n-1)d^5nS^2$  же кыскача  $nS^2(n-1)d^5$  болот. Демек, бул топтун элементтеринин касиеттеринин окоштугу валенттүү электрондорунун саны жетиден бирок негизги топчодо  $nS^2nP^5$ , кошумча топчодо  $nS^2(n-1)d^5$  болот.


2) Өткөөл d элементтердин аналогдору болгон лантаноид жана актиноиддердин максималдуу саны 28, алардын электрондору ( $n-2$ )f; 4f жана 5f деңгээлчелерди толтуруп, өздөрү VI жана VII мезгилде жайланаышат. Булар көбүнчө +3,+2; кычылдануу даражасындағы кошулмаларды пайда кылып, металлдык касиеттерди көрсөтүшөт.

**№160.** Д.И. Менделеевдин мезгилдик системасындағы VI топтун элементи пайда қылған кислотаның 3,87г массасын нейтралдаштыруу үчүн 30мл 2M дуу натрийдин гидрокычкылының эритмеси сарпталған. Бул кислотаның формуласын түзгүлө. Бул элемент химиялық бирикмелеринде кандай кычкылдануу даражасын көрсөтөт?

Чыгарылышы: 1) Нейтралдаштыруу үчүн сарпталған NaOH молун  $2 \cdot 0,03 = 0,06$  моль табабыз.

2) Эгер белгисиз элементтин атомун R десек, анда VI топтун элементи пайда қылған кислотага  $H_2R$ ,  $H_2PO_3$  жана  $H_2RO_4$  дал келет. Бардык шартта ал эки негиздүү. Шондуктан төмөнкүдөй реакция жүрөт

$$x \text{ моль} \quad 0,06 \text{ моль}$$



$$1 \text{ моль} \quad 2 \text{ моль} \quad x = 0,03 \text{ моль } H_2R$$

3) Кислотаның салыштырмалуу молярдык массасын табабыз.

$$M(H_2R) = 3,87\text{г} : 0,03 \text{ моль} = 129 \text{ г/моль}$$

4) Ага ылайык келүүчү варианктарды табабыз.

а)  $H_2R_1 \cdot 2 = 127$   $R_1 \cdot 2 = 127$  Бул теллурга жакын  $T_e = 127,6$  кө  $\approx 128$  болсо ага дал келбейт.

$$\text{б) } H_2RO_3 = 2 + R_2 + 48 = 129 \quad R_2 = 79$$

Бул селендин салыштырмалуу атомдук массасына дал елөт. Демек  $H_2SeO_3$  болот.

$$\text{в) } H_2R_2O_4 = 2 + R_2 + 64 = 129 \quad R_2 = 63$$

Мындай салыштырмалуу атомдук массадагы элемент VI опто жок.

Жообу: селендүү кислота  $H_2SeO_3$  Селендин кычкылдануу аражасы -2,  $H_2Se$ ;

+4  $H_2ScO_3$ ; +6  $H_2SeO_4$  б) вариант туура

**№161.** №51 элементке Д.И.Менделеевдин мезгилдик истемасындағы алган орду жана атомунун түзүлүшү өзүнча мүнөздөмө бергиле.

Чыгарылышы: 1) Мезгилдик системада алган орду. Бул №51 элемент сурьма. V-мезгилде, VA-топчодо жайланаышат.  $M(Sb)=121,25$ , ядросунун заряды +51, анны 51 электрон

айланып жүрөт, протондору 51Р. Жаратылышта эки түрдүү 121-57%; 123-43% изотобу бар.

Электрондук катмарынын түзүлүшү.

[+51] 2 e, 8 e, 18 e, 18 e, 5 e

Беш деңгээлден турат.

2) Электрондук формуласы (толук жана қыскартылган).

Козголбогон жана козголгон абалдары. Ячейкалык түзүшүлү.

$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6 4S^2 3d^{10} 4P^6 5S^2 4d^{10} 5P^3$

қыскартылган ....  $5S^2 4d^{10} 5P^3$

S

I	II	P	2 e	1S <sup>2</sup>
II	III	II II II II d	8 e	$2S^2 2P^6$
III	IV	II II II II II II II II II	18 e f	$3S^2 3P^6 3d^{10}$
IV	V	II II II II II II II II II		$4S^2 4P^6 4d^{10} 4f^0$
V				$5S^2 5P^3$

$\dots 5S^2 4d^{10} 5P^3 \longrightarrow 5S^1 4d^{10} 5P^3 5d^1$

козголбогон

козголгон абал.

3) Кычкылдануу даражасы. Эң төмөнкү жана эң жогоркуга ылайык келген кошулмаларга кычкылдануу даражасынын өзгөрүшүнүн эң негизги себептери, электрондорунун жуп жана так абалдары, козголушу. Кычкылдануу даражасынын эң сырткы жана ички катмардагы, козголбогон жана козголгон электрондордун саны, топтун номерине жана эң сырткы электрондук катмардын толукталууга жакын жана алыстыгына жараша болушу.


-Зтөн +5ке чейинки кычкылдануу даражасын көрсөтөт.

a) +3 Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> жана -3SbH<sub>3</sub> 5P<sup>3</sup> электрондорунун санына жана толук катмарга – октеттикке үч электрон жетпегендигине.

б) +5Sb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> козголгон электронго 5S<sup>1</sup>5P<sup>3</sup>5S<sup>1</sup> жана топтун (V) номерине.


4) Жаратылышта кездешиши, негизги кошулмалары, минералдары, кездешкен жерлери. Жер кыртышында 5-10%; минералы Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> антимонит, же сурьма жалтырагы.

5) Алынышы. Жаратылыш сульфиддеринен ысытуу менен калыбына келтиргичтер таасиринде алынат.





6) Физикалык касиети. Аллотропиясы күрөң сурьма, күмүш сыйктуу ак түстөгү металл сыйктуу кристаллдык зат.  $t(\text{эрүү})=630^{\circ}\text{C}$ ,  $t(\text{кайн})=1635^{\circ}\text{C}$ .  $\rho=6,691\text{ г}/\text{см}^3$

7) Химиялык касиеттери: а) Жөнөкөй заттар менен



б) Татал заттар менен



8) Кычкылдары жана гидрокычкылдары

а)  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ;  $\text{Sb}(\text{OH})_3$  щелочто жана кислотада эрийт.

Амфотердик касиетти көрсөтөт. Кычкылданыргыч жана калыбына келтиргич. Булар сууда эрибейт.

б)  $\text{Sb}_2\text{O}_5$  – кислоталык касиетти көрсөтөт. Щелочто эрийт.

Гидрокычкылы  $x \text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot \text{YH}_2\text{O}$  кислоталык. Кычкылданыргыч.

9) Колдонулушу. Куймаларды алууда.  $\text{Sb}_2\text{Fe}_3$ -жарым еткөргүч.

**№162.** Эң акыркы электрондун кошулушу...  $4d^{10}$  менен бүткөн элемент мезгилдик системада канчанчы мезгилде жана кайсы топчодо жайланишканын тапкыла.

Чыгаруу: 1) Анализдейбиз d деңгээлчелер  $n\text{S}^2$  ден кийин  $(n-1)\text{d}$  деңгээлче толтурулат. Демек  $4d^{10}$  болсо бул элемент.  $5\text{S}^14d^{10}$  болуп V-мезгилде 1-кошумча топчодо жайланишат. Себеби  $(n-1)d^3$  жана  $(n-1)d^8$  ден кийинки электрондордун кошулушу менен  $n\text{S}^2$  деңгээлдеги бир электрон «көчүп»  $(n-1)d^5$  жана  $(n-1)d^{10}$  болот.


**№163.** ... $3d^34S^2$  формуласы боюнча элементти анын мезгилини жана топчосун тапкыла. Эң жогорку кычкылдануу даражасындагы кычкылын жана гидрокычкылынын формуласын жазгыла.

Аткаруу ...  $3d^34S^2$  бул элемент IV-мезгилдин V- кошумча топчосунда жайланишат.  $1\text{S}^22\text{S}^22\text{P}^63\text{S}^23\text{P}^64\text{S}^23\text{d}^3=23$  электрону бар. Бул №23 ванадий.

$\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $\text{H}_3\text{VO}_4$  же  $\text{HVO}_2$  болот.

№164. Ядросунун заряды +34 болгон химиялык элементтин эң сырткы электрондук катмарында кандай жана канча электрон бар?

Аткаруу: 1) Бул элементтин электрондук формуласын жазабыз.



Демек эң сырткыда  $4S^2 4P^4$  электрон бар.

IV-мезгил. VI-негизги топчодо.

**Правильный путь таков усвой все, что сделали твои  
предшественники, и иди дальше.**

**Л.Толстой.**

### **Химиялық байланыш**

## **VII Белум**

### **§ 21. Химиялық байланыштын жаратылышы**

1. Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасындағы ар бир мезгил инерттүү газдар менен бүтөт. Алар гелий, неон, аргон, криpton, ксенон жана радон. Алардын инерттүүлүгүнүн себеби эмне? Инерттүү газдардын атомдорунун ядродон алыссы әң сырткы энергетикалық деңгээлинде сегиз (гелийде эки) электрону бар. Эң сырткы деңгээлде сегиз электрондун болушу мезгилдик системадагы (суутек, гелийден башкасы) ар бир элемент үчүн чектелген сан б.а. электронго каныккан, толуп бүткөн, әң туруктуу сан. Бул энергетикалық деңгээлдин бекемдигинин идеалы, бардык калган элементтер да ушундай абалга келүүгө умтулушат. Ушундай идеалдык абалга келүү эки жол менен ишке ашат.

а) 1-чи, 2-чи, 3-чү негизги топчонун элементтери әң сырткы деңгээлдеги, толукталуу башталган атомдордун бир эки жана үч электронун берүү менен ички ( $n-1$ ) толуп бүткөн катмар әң сырткы болуп калат. Бирок бирден үчкө чейинки электронду берүү бара-бара кыйындайт. Сырткы катмардагы электрондорду берүү металлдар үчүн мүнөздүү. Эң сырткы деңгээлдеги электрондорду берүү энергетикалық деңгээлдердин санын өсүшүнө жараша оңойлошот, себеби әң акыркы электрон ядродон алыстап, байланышы начарлай баштайт.

б) 7-чи, 6-чы жана 5-чи топчонун негизги топчосундагы элементтердин атомдору әң сырткы энергетикалық деңгээлине бир, эки жана үч электронду кошуп алуу менен толуп бүткөн сегиздик-октеттик катмарга айланат. Электрондорду бирден үчкө чейин кошуп алуу бара-бара

кыйындайт. Энергетикалык деңгээлдин санынын көбөйүшү менен электронду кошуп алуу кыйыныраак болот.

Демек электрондук катмары толуп бүтпеген деңгээлдер электронун берүү же кошуп алуу менен сегиздик-октеттик толуп бүткөн катмарга айланышат. Электрондорду берүү металл эместер үчүн да мүнездүү.

в) IV топтун негизги топчосундагы элементтер өздөрүн кандай алып жүрөт? Себеби алардын эң сырткы деңгээлинде төрт электрону бар, электрондорду берүүдө, кошуп алууда бирдей.

Демек элементтин атомунун эң сырткы деңгээлинде электрону канчалық аз болсо жана ядродон канчалық алыс болсо электронун оңой берет. Металлдык касиет ошончолук жогору болот.

Эң сырткы деңгээлчедеги катмарда электрону канчалық толуп бүтүүгө жакын (7,6,5) жана ядрого канчалық жакын болсо электронду оңой кошуп алат. Металл эместикин касиет ошончолук жогору болот.

г) Бирдей бир эле элементтин металл эместиин атомдору бирден ( $Cl_2$ ) экиден ( $O_2$ ) жана үчтөн ( $N_2$ ) электрондордун жупташтыруу же бир элементтин жуп электронун экинчи атом бош орбитасына пайдалануу менен да сегиздик-октеттик санды пайда кылышы мүмкүн.

Ушул шарттардын баары элементтердин атомдор ортосунда химиялык байланыштын пайда болушуна алып келет.


## 2. Химиялык байланыштын негизги параметрлери.

Химиялык байланыштын пайда болушунун негизги шарты көп атомдуу системанын жалпы энергиясынын  $E(AB)$  обочолонгон жеке атомдорго салыштырмалуу азайышы б.а.

$E(AB) < E_a + E_b$ . Мында АВ-зат, А жана В жеке атомдор. Атомдордун электрондук булуттарынын азайышы менен жүрүүчү атомдордун өз ара аракеттенишүүсү химиялык байланышты пайда кылат.

1) Байланыш узундугу – химиялык жактан байланышкан атомдордун ядролору ортосундагы аралык.  $M: F-F \rightarrow 1,42$  н.м.  $N=N \rightarrow 0,11$  н.м.  $H_2O$  до  $H-O \rightarrow 0,096$  н.ш.  $C-C \rightarrow 0,154$  н.м.  
(1 н.м.-0,000 000 0001м)

2) Химиялык байланышкан атомдордун ядролору аркылуу өткөрүлгөн түз сыйыктар ортосундагы бурчтар – байланыш бурчу (валенттүүлүк бурчу) деп аталат. М:



3) Эки атом ортосундагы химиялык байланышты үзүүгө сарпталган энергиянын саны байланыш энергиясы деп аталат. Химиялык байланыштын энергиясы анын бирдигин аныктайт. Ал 1 моль затка қДж менен ченелөт.

$$M: E(n-n) = 435 \text{ кДж/моль}$$

4) Химиялык байланыштын бекедиги:

а) Байланыштын тибине ( $S$ -сигма,  $\pi$ -пи).

б) Байланышты пайда кылган электрондук булуттун бирин-бири жабу тыгыздыгына жана калыңдыгына.

в) Кандай байланыш (уюлдуу, уюлсуз) экендигине

г) Атомдор ортосундагы байланыштын санына жараша болот.

5) Коваленттик байланыштын каныккандыгы. Бул атомдун валенттүүлүк мүмкүнчүлүгү менен аныкталат.

Коваленттик байланыш 1-чиден жупташпаган электрондор, 2-чиден жупташкан электрондордун бош орбиталарга козголуусу натыйжасында пайда болгон так электрондор жана 3-чүдөн бир атомдун бөлүнбөгөн жуп электрону 2чи атомдун бош орбитасы (электрону жок) ортосунда пайда болот. Мындай каныккандык иондуу байланыш үчүн мүнөздүү эмес.

6) Химиялык байланыштын багыты – бул молекуланын мейкиндиктеги түзүлүшүн аныктайт. Ал химиялык байланышты пайда кылган электрондук булуттун багытына, формасына бирин-бири жабдуусуна, байланышка катышкан жана катышпаган электрондордун санына жараша болот. М:  $BeCl_2$ -сыйыктуу,  $BCl_3$ -үч бурчтук тегиз, жалпак:  $NH_3$ -пирамидалык;  $CH_4$ -тетраэдрдик ж.б.

## § 22. Химиялык байланыштын типтери (түрлөрү)

1. Атомдордун эң сырткы катмардагы электрондорунун санын сөзизге-октеттикке жеткирүү үчүн электрондорду




жоготуу же кошуп алуу процесси жүрөт (В.Косседдин (1976-ж.) теориясы).

Нормалдуу абалда турган атомдон электронду тартып алуу үчүн сарпталган энергиянын саны иондошуу энергиясы деп аталат. Ал электрон-вольт менен өлчөнөт.  $1\text{ЭВ}=96,6\text{ кДж/моль}$ .

Электрондун атомго (молекулага, радикалга) кошулушу натыйжасында бөлүнүп чыккан энергиянын саны электронго биригүүчүү (сродство к электрону) энергиясы деп аталат.

$$M : Cl = 3,81 \text{ ЭВ}; Br - 3,56 \text{ ЭВ}; J = 3,29 \text{ ЭВ}.$$

Эң сырткы катмарында 1,2,3 электрону бар элементтердин атомдору электронду оңай берет, ал эми 7,6 5 электрону бар элементтердин атому электронду оңай кошуп алат. Натыйжада эң сырткы катмарда сегиз-октеттик электрон болот. Атомдор электронду берип оң, кошуп алып терс заряддуу бөлүкчөгө айланат. Мындай бөлүкчөлөр иондор деп аталат. Оң жана терс иондордун өз ара электростатикалык тартылуусу натыйжасында пайдалы болгон байланыш иондук деп аталат.



Иондошуу энергиясы менен электронго биригүү (сродство к электрону) энергиясынын суммасы терс электрдүүлүк деп аталат. Химиялык байланышты пайдалылган элементтердин терс электрдүүлүгүнүн айырмасы 1,9 дан көп болсо иондук байланыш болот.

$\Delta T_2 = 3,0 - 0,9 = 1,9$  Демек химиялык иондук байланыш терс электрлүүлүгү бири-биринен кескин айырмаланган атомдор, металлдар жана металл эместер, I, II, III негизги топчо менен VII, VIII, V негизги топчонун элементтери ортосунда пайдалылган болот.

**Элементтердин салыштырмалуу терс электрдүүлүү  
16-жадыбал**

Топ Мез	I	II	III	IV	V	VI	VII
I	H						
	2,1						
II	He	Be	B	C	N	O	F
	1,0	15	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
III	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5	2,5	3,0
IV	K	Ca	Ca	Cte	As	Se	Br
	0,8	1,0	1,6	1,8	2,4	2,4	2,8
V	Rb	Sr	Jn	Sn	Sb	Te	Jo
	0,8	1,0	1,8	1,8	2,1	2,1	2,15

2. Коваленттик байланыш. Америкалык аалым Г.Льюис. химиялык байланыштын коваленттик теориясын 1916-ж сунуш кылган.


Атомдор эң сырткы энергетикалык катмарын сегиз электрондуу – октеттик катмарга айландыруу үчүн валенттик электрондорун эки атом үчүн бирдей жалпы болгон жуптуу пайда кылуу натыйжасында жетишет. Жупташкан электрондор эки атомдун ядросунун талаасында молекулярдык орбита боюнча айланат. Бул электрондук жуптун спиндери карама-каршы болот. Мында бир электрондук булут эзлеген мейкиндикке экинчи электрондун булуту кирет. Натыйжада ядролор ортосундагы мейкиндикте электрондун тыгыздыгы жогорулайт жана коюланат. Эки ядро электрондук булутка жакындашып, химиялык байланыш пайда болот. Бул **коваленттик байланыш** деп аталат.

а) Терс электрлүүлүгү бирдей атомдор ортосунда молекула пайда болгондо электрондук булуттун тыгыздыгы эки атомдун ядросуна симметриялуу бирдей аралыкта болот. Бул уюлсуз коваленттик байланыш деп аталат.





Мында атомдор бирден (Cl<sub>2</sub> H<sub>2</sub>) экиден (O<sub>2</sub>) жана үчтөн (N<sub>2</sub>) электрондорун жупташтырышы мүмкүн. Буларда терс электрдүүлүгүнүн айырмасы нөлгө барабар.

б) Терс электрдүүлүгү бир аз айырмаланган металл эместердин ар түрдүү атомдору ортосунда молекула пайда болгондо молекулярдык электрондук булут азыраак терс электрдүү атомдон алыстап көбүрөөк терс электрдүү атомго жылышкан абалда болот б.а. ядролор ортосунда электрондук тығыздык бирдей аралыкта жайланашипайт. Бул уюлдуу **коваленттик** байланыш деп аталат.



3) Донордук акцептордук же координациялык байланыш. Бир заттын молекуласындагы атомдун химиялык байланышка катышпаган жуп электрондору менен экинчи заттын молекуласындагы атомдун баш (электрону жок) орбитасы эсебинен пайда болгон байланыш донордук-акцептордук деп аталат.



Бөлүнбөгөн жуп электрондору бар атомдор донор M:  $\text{NH}_3$ ; F баш орбиталы (электрону жок) бар атомдор M:  $\text{H}^+$ ,  $\text{BF}_3$  акцептор деп аталат.

4. Металлдык байланыш. Кристаллдык торчонун түйүндөрү металлдын атомдору жана иондорунан турса, салыштырмалуу баш электрондордун алар менен өз ара аракеттенишүүсүнөн пайда болгон байланыш **металлдык байланыш** деп аталат.

5) Суутектик байланыш. Бир молекуланын суутек атому менен экинчи молекуланын күчтүү терс электрдүү элементи ( $\text{O}, \text{F}, \text{N}$ ) нин атому ортосунда пайда болгон байланыш суутектик байланыш деп аталат.

**№165.** Н-э байланышынын бекемдиги VI топтун негизги топчосундагы элементтерде кычкылтектен теллурду карай кандай өзгөрөт?

Аткарылышы: 1) VIA топчонун элементтеринин электрондук катмарларынын өсүшүнө жараша суутектик бирикмелеринин формуласын жазып терс электрдүүлүгүнүн айырмасын жазабыз.






2) Кычкылтектен теллурду карай электрондук катмарлардын өсүшүнө жараша химиялык байланышты

пайда кылууга катышкан атомдордун ядролору ортосундагы аралык чоңоет, электрондук булуттун бирин-бери жабуу даражасы азаят, суюлуп барат.

3) Натыйжада  $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{Te}$  ду көздөй химиялык байланыштын бекемдиги азаят.

**№166.** Төрт фтордуу кремнийдин молекуласынын ( $\text{SiF}_4$ ) жана алты фтордуу кремний ионунун ( $\text{SiF}_6^{2-}$ ) пайда болуу механизмин түшүндүргүлө. Алты фтордуу көмүртек ( $\text{CF}_6^{2-}$ ) иону пайда болушу мүмкүнбү? Жообун далилдегиле.

Чыгаруу: 1) Кремнийдин атомунун электрондук конфигурациясын жана ячейкалык түзүлүшүн жазабыз. Козголгон жана козголбогон абалы.



2) Ушуга ылайык келген кошулмаларды жазабыз.

а) Төрт жак  $3\text{S}^1 3\text{P}^3$  так электрон  $\text{SiF}_4$  кошулмасын пайда кылат.

б)  $3\text{d}^\circ$ дө биш орбиталь (электрону жок) болгондуктан ага  $2\text{F}^-$  иону биритет да  $\text{SiF}_6^{2-}$  иону пайда болот. Мында  $\text{F}^-$ -иону донор, жупташкан химиялык байланыштан сыртта болгон эки электронун төрт фтордуу кремнийдин  $3\text{d}^\circ$  биш орбиталына берип – акцепторго  $\text{SiF}_6^{2-}$  ионун пайда кылат.

в) Ал эми көмүртектин  $\text{CF}_6^{2-}$  иону эң качан пайда болбайт, себеби көмүртекте  $2\text{S}^2 2\text{P}^2$  электрону бар, бирок донордук-акцептордук байланыш үчүн биш  $2\text{d}$  орбиталы жок. Көмүртектин эң сырт энергетикалык деңгээли эки деңгээлчеден ( $2\text{S}2\text{P}$ ) турат, үчүнчү  $3\text{d}$  деңгээлче жок.

Качан математикадан пайдалана алганда гана,  
илим өзүнүн бар алына жете алат.  
К.Маркс

## VIII Бөлүм

### Химиялык реакциялар

#### §23. Химиялык реакциянын ылдамдығы

I.Химиялык реакциянын ылдамдығын жана анын жүрүү механизмин үйретүүчү химиянын бөлүгү химиялык кинетика деп аталац. Мындағы эң негизги түшүнүк химиялык реакциянын ылдамдығы болот. Кээ бир реакциялар көз ачып жумғанча кээ бири миңдеген жылдарга созулған мезгилде жүрөт. Демек химиялык реакциянын ылдамдығы өтө ар түрдүү. Химиялык реакциянын ылдамдығы деген эмне? Бул убакыт бирдиги (сек.мин) ичинде реакцияга кирген же реакцияда пайда болғон жаңы заттын моль саны болот. Биз химиялык реакцияларды шарттуу түрдө реакцияга кирген жана реакцияда пайда болғон заттардын агрегаттык абалына жараشا эки топко бөлөбүз.

1) Гомогендик – бул реакцияга кирген жана реакцияда пайда болғон заттар бирдей агрегаттык абалда (газ же суюктук) болот. Бул газ же суюк чейрөдө жүрүүчү химиялык реакциянын ылдамдығы убакыт жана көлөм бирдигинде реакцияга кирген же реакцияда пайда болғон заттын моль саны болот.  $\vartheta_1$ -реакция башталғандагы жана  $\vartheta_2$ - реакция аяктагандагы заттын моль саны. Алардын айырмасынан ( $\vartheta_1 - \vartheta_2$ ) реакцияга кирген заттын моль  $\Delta \vartheta$  саны ( $\Delta \vartheta = \vartheta_1 - \vartheta_2$ ) чыгат.  $t_1$ -реакцияга башталғандагы  $t_2$ -реакция аяктагандагы убакыт (сек). Алардын айырмасынан ( $t_1 - t_2$ ) реакция жүргөн убакыт  $\Delta t$  ( $\Delta t = t_1 - t_2$ ) келип чыгат.  $v$ - газ же суюк абалдын көлөмү. Көлөм бирдигиндеги заттын ( $\vartheta/v$ ) моль саны заттын концентрациясы (c) деп аталац;  $v$ -химиялык реакциянын ылдамдығы.

$$\vartheta(\text{гом}) = \pm \frac{\vartheta_1 - \vartheta_2}{v(t_2 - t_1)} = \pm \frac{\Delta \vartheta}{v \cdot \Delta t} = \pm \frac{c}{\Delta t}; \frac{\text{моль}}{\text{л.сек}}$$

$$\text{жe } \vartheta(\text{гом}) = \pm \frac{C_1 - C_2}{\Delta t}; C_1, C_2 \text{ концентрациянын өзгөрүшү}$$

б.а. гомогендик реакциянын ылдамдығы убакыт бирдиги ичинидеги реакцияга киругчы кайсы бир заттын молярдық концентрациясынын өзгөрүшүнө барабар чоңдук. Реакциянын продукциясынын концентрациясынын өзгөрүшү белгиленсе реакциянын ылдамдығы он(+) плюс, егер реагенттердин концентрациясынын өзгөрүшү болсо терс (-) минус чоңдук болот.

**№168.** Химиялык реакцияны жүргүзүү үчүн идишке 4 моль азот (II) кычкылы жана ашығы менен кычкылтекти киргизишкен. 10 сек убакыттан кийин азот (II) кычкылы 1,5 моль калган. Идиштин көлөмү 50 л болсо химиялык реакциянын ылдамдығын тапкыла.

Чыгарылышы:

$$\vartheta_1(\text{NO}) = 4 \text{ моль}$$

$$\vartheta_2(\text{NO}) = 1,5 \text{ моль}$$


O<sub>2</sub> ашығы менен

$$\Delta t = 10 \text{ сек}$$

$$v = 50 \text{ л}$$

$$9-?$$

Реакциянын тенденесин жазып, формулага коюп чыгарабыз.



$$\vartheta(\text{гом}) = \frac{\Delta \vartheta}{v \cdot \Delta t}$$

$$\Delta \vartheta = 4 - 1,5 = 2,5 \text{ моль;}$$

$$\vartheta(p - \alpha) = \frac{0 - 2,5}{50 \cdot 10} = 0,005 \text{ моль / (л.сек)}$$

Демек 1 л көлөмдө 1 сек-да 0,005 моль NO реакцияга кирет.

**№169.** Күйгүзүү үчүн идиштеги күкүрттүү суутектин баштапкы концентрациясы 3,5 моль/л. Идишке ашығы менен кычкылtek киргизип жардыргандан кийин 15 сек убакыт өткөндө күкүрттүү суутектин концентрациясы 1,5 моль/л-ди түзөт. Химиялык реакциянын ылдамдығын тапкыла.

Чыгарылышы:


$$C_1 = 3,5 \text{ моль/л}$$

$$C_2 = 1,5 \text{ моль/л}$$

O<sub>2</sub>-ашығы менен

Реакциянын тенденесин жазып,

формулага коюп чыгарабыз.




$$\frac{\Delta t = 15 \text{ сек}}{\vartheta(\text{гом}) - ?} \quad \vartheta(\text{гом}) = \frac{C_1 - C_2}{\Delta t} = \frac{3,5 - 1,5}{15} = 0,133 \text{ моль(л}\cdot\text{сек)}$$

Демек 1 секундада 0,133 моль H<sub>2</sub>S реакцияга кирет.

**№170.** Реакция башталғандан 30 сек кийин азот (II) кычкылынын молярдық концентрациясы 0,32 моль/л болған, ал эми 65 секунддан кийин 0,11 моль/л болуп калған. Азот кычкылы менен кычкылтектин ортосундагы химиялық реакциянын орточо ылдамдығын аныктагыла (МГУ. 1995)

Чыгарылышы: 1) Реакциянын теңдемесин жазабыз.



Алгачкы зат азот (II) кычкылынын концентрациясынын езгерүшү боюнча реакциянын орточо ылдамдығын табабыз.

$$\vartheta(\text{орт}) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta C[\text{NO}]}{\Delta t} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{0,11 - 0,32}{65 - 30} = 0,003 \text{ моль(л}\cdot\text{сек)}$$

2) Гетерогендик (катуу зат+газ, катуу зат+суюктук, эки аралашпоочу суюктук) реакцияга кирген жана реакцияда пайда болған заттардын агрегаттық абалы ар түрдүү болот. Гетерогендик реакциянын ылдамдығы убакыт жана фазалардын бетинин аянынын бирдигинде реакцияга кирген же реакцияда пайда болған заттын моль саны менен аныкталат.

$$\vartheta(\text{гет}) = \frac{\Delta \vartheta}{S \cdot \Delta t} = \frac{\text{Моль}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}}$$

S-реакцияга кирген катуу заттын бетинин аяны. См<sup>2</sup>.  
Гетерогендик реакцияларда реакцияга кирген заттар бүт көлөмү боюнча тийишпейт,

катуу заттын бети гана тийишип, ошол жерде гана реакция жүрөт.

**№171.** Күкүрттүн реакцияга кирүү аяны 7 см<sup>2</sup> болған бөлүгүн кычкылтекте күйгүзгөндө күкүрт (IV) кычкылы пайда болот. 10 сек убакта күкүрттүн саны 3 молдон бир молго чейин азайган. Химиялық реакциянын ылдамдығын тапкыла.

Чыгарылышы:

Берилди

$\vartheta_1(S)=3$  моль

$\vartheta_2(S)=1$  моль


$\Delta t=10$  сек

$S(k)=7 \text{ см}^2$

$\vartheta(\text{гет})=?$

$$\vartheta(\text{гет}) = \frac{\Delta \vartheta}{S \cdot \Delta \vartheta} = \frac{2}{7 \text{ см}^2 \cdot 10} = \\ = 0,0286 \text{ моль}(\text{см}^2 \cdot \text{с})$$




Демек  $1 \text{ см}^2$  аянтта  $1 \text{ сек}-\text{да}$   $0,0286$  моль күкүрт реакцияга кирет.



**II. Химиялық реакцияның ылдамдығы әмнелерге көз каранды болот?**



1. Химиялық реакцияның ылдамдығы реакцияга кириүүчү заттардың жаратылышына, реакцияда пайда болгон затка, реакцияның чөйрөсүнө жараша болот,

a) Реакцияга кириүүчү заттын жаратылышына, өзгөчөлүгүнө, активдүүлүгүнө жараша болот. Үч түрдүү активдүүлүктөгү металл бир эле кислота менен үч түрдүү реакцияга кирет.




$Zn + H_2O = ZnO + H_2 \uparrow$  начар жүрөт, амфотердик металл ысытканда гана реакцияга кирет.

$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow$  кадимки комнатта температурасында, көп сандаган жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрөт.




Бир эле металл эки түрдүү активдүүлүктөгү кислота менен



$Zn + 2CH_3COOH = Zn(CH_3COO)_2 + H_2 \uparrow$  етө жай, эң начар реакцияга кирет.

б) Реакцияның ылдамдығы реакцияның продуктасына, чөйрөсүнө жараша болот.





$\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$  мында убакыттын өтүшү менен реакцияның ылдамдыгы начарлай берет, себеби реакцияда пайда болгон  $\text{Ca SO}_4$  мелдин сыртынан капиталып, ал начар эрүүчү болгондуктан кислотаны ичкери өткөрбөйт. Бирок эки кислотанын күчү бирдей.

в) Иоддун 5% түү (спирттеги, суудагы, хлорформдагы жана бензиндеги) эритмелеринен 5млден алып бир грамм жез фолгасын салсак спирттеги эритмеде калган эритмелерге караганда тез жүрөт. Демек эриткич формалдуу түрдө реакцияга катышпаганы менен бирок реакция жүрүүчү чейре болуп, анын ылдамдыгына таасир этет.  $2\text{Cu} + \text{J}_2 = 2\text{CuJ}$ .

Эгер жез фолганын ордуна жез унун салсак (порошок уну) реакция тездейт, демек агрегаттык абалы да таасир этет.





г) Кээ бир реакциялар убакыттын өтүшү менен ылдамдайт. М: Жез пластинкасын азот кислотасына салсак убакыттын өтүшү менен реакцияның продукталары азот кычкылы, азоттуу кислота жана ысытуудан реакция ылдамдайт. Алюминийди щелочтун суудагы эритмесине таасир этсе ысытуудан алюминийдин сыртындагы кычкыл капитамынын бузулушу менен реакция ылдамдайт.

**2. Катуу зат реакцияга** кирсе реакцияның ылдамдыгы реакция жүргөн беттин аянына, металлдын кристаллдык торчусунун бузулуу даражасына, майдалануусуна жараша болот.



$2\text{Fe(өтө майдасы)} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$  өтө тез жарылуу менен жүрөт. Темирдин өтө майда уну темир (II) аксалатын ажыратуудан алынат  $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4) \rightarrow \text{Fe(өтө майда)} + 2\text{CO}_2 \uparrow$

Мында темирдин кристаллдык торчосу да бузулган абалда болот.





**3. Реакцияның ылдамдыгы** реакцияга кирүүчү заттардын концентрациясына – санына жараша болот. Себеби реакцияга кирүүчү заттардын санынын көбөйүшү

убакыт жана көлөм бирдигинде молекулалардын, бөлүкчөлөрдүн урунуу санын көбөйтүп убакыт бирдиги ичинде реакциянын продуктасынын көбөйшүнө алып келет. Бул сандык көз карандылык массалардын аракеттенишүү закону (1867. Норвегия алымдары К.Гульдберг, П.Вааге, орус алымы Н.И.Бекетов 1865-ж ачышкан) деп аталат.




**Химиялык реакциянын ылдамдыгы реакцияга кирген заттардын концентрациясынын санынын, алардын коеффициенттерине болгон даражада көрсөткүчтөрүнүн көбөйтүндүсүнө түз пропорциялаш.**

$$M: mA + nB = pC + qD \quad R = k \cdot C_a^m \cdot C_b^n$$

9-реакциянын ылдамдыгы,  $C_a$  жана  $C_b$  реакцияга киругучу А жана В заттарынын молярдык концентрациясы,  $m$  жана  $n$  алардын коэффициенти,  $R$ -реакцияга киругучу заттардын концентрациясы бир моль/л болгондо реакциянын ылдамдыгына барабар болгон чондук, константа  $M$ : күкүрттүн абада жана таза кычкылтекте күйүшү



Ар түрдүү концентрациядагы кислоталар менен магнийдин реакцияга кириши.



Реакция бирдей ылдамдыкта жүрөт.

Себеби, реакция киругучу үч заттын бардыгынын концентарциясы (7мл) бирдей. Ошондуктан ушул үч учурда төң убакыт бирдиги ичинде бирдей сандагы заттар реакцияга кирип, бирдей сандагы реакциянын продуктасы алынат.

**№172.**  $3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3$  реакциясында суутектин концентрациясын үч эсеге жогорулатсак реакциянын ылдамдыгы кандай өзгөрөт?

Чыгарылышы: Суутектин концентрациясын үч эсеге жогорулаткандан кийин

$$R_2 = R(3[H_2])^3 \cdot [N_2] = 27R[H_2]^3 \cdot [H_2]$$

$$\frac{\vartheta_2}{\vartheta_1} = \frac{27R[H_2]^3 \cdot [H_2]}{R[H_2]^3 \cdot [H_2]} = 27 \text{ эсеге}$$

**№173.** Эки ар түрдүү реакция көмүр (IV) кычкыл газын белүп чыгаруу менен жүрөт. 1мин-да А реакцияда (н.ш.) 5,04л CO<sub>2</sub>; Б-реакцияда 19,8г CO<sub>2</sub> пайда болот. А жана Б реакциялардын ылдамдыгынын катышын тапкыла. (МГУ, 2000г)

Чыгарылышы: Эки реакцияда тең CO<sub>2</sub>нин алдындагы коэффициенттерди жана реакциялык системанын көлемүн бирдей деп кабыл алабыз. Алдын CO<sub>2</sub>нин молдук сандарын табабыз.

$$n(A) = \frac{5,04\text{л}}{22,4\text{л/моль}} = 0,225\text{моль}; n(B) = \frac{19,8\text{г}}{44\text{г/моль}} = 0,45\text{моль}$$

$$\text{Анда } \frac{\vartheta(A)}{\vartheta(B)} = \frac{n(B)CO_2}{n(A)CO_2} = \frac{0,45\text{моль}}{0,225\text{моль}} = 2\text{моль}$$

Демек молдук катыш  $\vartheta_A : \vartheta_B = 0,45 : 0,225 = 1 : 2$

**№174.** Азот (II) кычкылын катализиттик кычкылдандыруу үчүн 10л-лик реакторго 45г NO жана 48г O<sub>2</sub>ни киргизишкен. Эгер реакторго дагы кошумча 16г кычкылтекти киргизишсе, реакциянын ылдамдыгы кандайча өзгөрөт?

Чыгаруу: а) Реакцияга кирүүчү заттардын моль сандарын табабыз.

$$\vartheta(NO) = \frac{45\text{г}}{30\text{г/моль}} = 1,5\text{моль}; \vartheta_1(O_2) = \frac{48\text{г}}{32\text{г/моль}} = 1,5\text{моль}$$

$$\vartheta_2(O_2) = \frac{48\text{г} + 16\text{г}}{32\text{г/моль}} = 2\text{моль}$$

б) Реакцияга кирүүчү заттардын концентрациясын табабыз.

$$C_1 = \frac{\vartheta}{10\text{л}} = \frac{1,5\text{моль}}{10\text{л}} = 0,15\text{моль}$$

$$C_1(NO) = C_2(O_2) = 0,15\text{моль} \quad C_3 = \frac{2\text{моль}}{10\text{л}} = 0,2\text{моль/л}$$

в) 1чи шарт үчүн реакцияның ылдамдыгын табабыз.

Берилди	$2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$ Мындан
$\text{C}_1(\text{NO}) = 0,15$	$a=2; b=1$ болот
$\text{C}_2(\text{O}_2) = 0,15$	$g_1 = K C_1(\text{NO})^2 \cdot C_2(\text{O}_2) = 0,15^2 \cdot 0,15 = 0,003375 \text{ моль/л} \cdot \text{с}$
$\text{C}_3(\text{O}_2) = 0,2$	$g_2 = K C_1(\text{NO})^2 \cdot C_2(\text{O}_2) = 0,15^2 \cdot 0,2 = 0,0045 \text{ моль/л} \cdot \text{с}$
$g_1 - ?$	$g_2 - ?$

г) Реакцияның ылдамдыктарының салыштырмалуу өзгөрүшүн табабыз.

$$g_1 : g_2 = 0,0045 : 0,003375 = 1,333 \text{ эсеге ёсөт.}$$

Массалардын аракеттенишүү закону гомогендик системаларга, бардык компоненттер бирдей физикалык абалда же эриген абалда болсо колдонулат.

**4. Химиялык реакцияның ылдамдыгынын температуратаға көз карандылығы** Вант-Гоффтун (1884) закону менен мүнездөлөт.

Реакцияны ар бир  $10^\circ\text{Ста}$  жогорулатканда химиялык реакцияның ылдамдыгы 2-4 эсеге ылдамдайт.

М.:  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$  комната температурасында жүрбейт.  $400^\circ\text{Сда}$  80 суткада,  $500^\circ\text{Сда}$  эки saatta,  $700^\circ\text{Сда}$  көз ачып жумганча тездикте жүрөт. Температураны жогорулаттуу менен реакцияга кирген заттардын молекулаларының ички энергиясы жогорулап, алар көбүрөөк кагылышып, реакция ошончолук ылдамдайт. Вант-Гоффтун законунун математикалык түюнтулушу.  $g_{t_1}$ -ысытканга чейинки  $g_{t_2}$ -температураны жогорулаткандан кийинки реакцияның ылдамдыгы;  $t_1$  жана  $t_2$  алгачкы жана кийинки температура,  $\gamma$ -реакцияны ар бир  $10^\circ\text{Ста}$  жогорулаткандағы температуралык коэффициент.

$$g_{t_1} = g_{t_2} \cdot \gamma \frac{t_1 \cdot t_2}{10};$$

**№175.** Температураны  $40^\circ$ тан  $70^\circ$ ка жогорулатсак реакцияның ылдамдыгы канча эсеге ёсөт? Температуралык коэффициент үчкө барабар.

Чыгарылышы 1)  $\Delta t = t_2 - t_1 = 70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$

$$\Delta t = 30^\circ$$

$$g = 3$$

$$g_{t_2} - ?$$

Формулага кооп чыгарабыз.

$$g_{t_2} = g_{t_1} \cdot \frac{t_2 - t_1}{10} = g_{t_1} \cdot 3^{\frac{30}{10}} = g_{t_1} \cdot 3^3 = 27$$

Демек 27 эсеге ылдамдайт.

№176. Кээ бир реакциялардын ылдамдыгы аралашманын температурасын 10<sup>o</sup>С та 2,5 эсеге төмөндөйт.

Температураны 20<sup>o</sup>Сдан 40<sup>o</sup>Сга жогорулатканда реакциянын ылдамдыгы канча эсеге өсөт? (МГУ, 2000)

Чыгарылыши:  $\Delta t = t_2 - t_1 = 40^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 20^{\circ}$

$$\begin{array}{l} 9-2,5\text{есе} \\ \Delta t = 20^{\circ} \end{array}$$

$$9_2 - ?$$

$$9_2 = 9_1 \cdot \nu \frac{\Delta t}{10} = 9_1 \cdot 2,5^2 = 6,25$$

Демек 6,25 эсеге тездейт.

№177. Туруксуз зат А нын бирдей массадагы жаңыдан даярдалган үч үлгүсү бар. 20<sup>o</sup>Сда А затынын үлгүсү 81 секда, 40<sup>o</sup>Сда 9 сек-да, ажырайт. Үчүнчү үлгүсү 50<sup>o</sup>Сда канча убакытта ажырайт? (МГУ, 2002)

Чыгарылыши: 1) Үлгүдө а затынын а молу бар, анын 20<sup>o</sup> жана 40<sup>o</sup>Сдагы ажыроо убагын табабыз.

Берилди:

$$9_1 = a/81$$

$$9_2 = a/9$$

$$9_3 - ?$$

9<sub>2</sub>: 9<sub>1</sub> = (a/9) : (a/81) болот.

$$9_2 = \nu \frac{40 - 20}{10}; \quad 9 = \nu^2 \quad \nu^2 = 3$$

3-чү үлгүнүн 50<sup>o</sup>Сда ажырашы Вант-Боффтун эрежеси боюнча.

$$\frac{9^2}{9^1} = \nu \frac{50 - 20}{10} = \nu^3 = 3^3 = 27$$

Демек 50<sup>o</sup>Сда А заты 20<sup>o</sup>Сдагыга қаранданда 27 эсеге тез ажырайт. б.а. 3 секундада ажырайт. (81:27=3сек).

5. Эгер реакцияга газ абалындағы заттар кирсе, жабык идиште жүргөн реакциянын ылдамдыгы басымга жараша болот. Басым концетрациянын ролун аткарат. Басымдын жогорулашы көлөм бирдигиндеги молекулалардын санын көбөйтүп алардын бири-бири менен кагылышуусу күчөп, химиялык реакция ылдамдайт.

№178.  $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$  реакцияга чейин хлордун концентрациясы 0,0187 моль/л, 2 миндан кийин 0,0133 моль/л болгон химиялык реакцияның ылдамдығын тапкыла.

Чыгарылышы:

$C_1 = 0,0187$	Формулага коюп чыгарабыз.
$C_2 = 0,0133$	
$\Delta t = 120 \text{ сек}$	$\vartheta_{(\text{сам})} = \frac{C_1 - C_2}{t} = \frac{0,0187 - 0,0133}{120 \text{ се}} = 4,5 \cdot 10 \text{ моль/(л} \cdot \text{с)}$
$\vartheta_{(\text{ром})}?$	

№179. Реакцияның  $\text{A}_2 + 2\text{B} = 2\text{AB}$  жабық идиште басымын алты эсеге көбөйтсө реакцияның ылдамдығы кандайча өзгерет.

Чыгаруу: Молекулалардын баштапкы концентрациясын  $[A_2] = a$  жана  $[B] = b$  болсо, химиялык реакцияның ылдамдығы.

$$\vartheta_1 = K[A_2] \cdot [B]^2 = K \cdot a \cdot b^2$$

Басымды алты эсеге көбөйткөндө ар бир заттын концентрациясы алты эсеге өсөт.

Анда

$$\vartheta_1 = K \cdot (6a) \cdot (6b)^2 = 216K \cdot a \cdot b$$

Демек 216 эсеге ылдамдайт.

№180. Реакторго  $450^\circ\text{С}$ да бир моль азот жана беш моль суутекти киргизишиген. Реакцияны туруктуу температурада жүргүзүшүп, реакцияның жүрүшүн мономентрден карап турушкан. Алгачкы басымга караганда 20%ке төмөндөгөндө реакторду муздатышкан. Аммиактын чыгышын аныктагыла.

Чыгарылышы: Реакцияның тенденмесин жазып, маалыматтарды таблицага толтурабыз. реакцияга кирген азоттун саны  $x$  болсо, анда суутектики  $3x$ , пайда болгон аммиактын саны  $2x$  болот.

$x\text{N}_2 + 3x\text{H}_2 \rightarrow 2x\text{NH}_3$  Сумма графасына «Σ» реакцияга чейинки жана реакциядан кийинки заттардын санын суммасын жазабыз. Алгачкы басымды бир деп кабыл алсак, реакция токтоғондо 0,8 болот.

реакция Моль	N <sub>2</sub>	+3H <sub>2</sub>	=2NH <sub>3</sub>	Σ	P басым
Реакцияга чейин	1	5	-	6	1
Реакцияга киргени	x	3x	2x	-	-
Реакциядан кийин	1-x	5-3x	2x	6-2x	0,8

Алынган пропорцияны түзөбүз.



$$\frac{6}{6-2x} = \frac{1}{0,8}; \quad 1(6-2x) = 6,08;$$

$$6-2x=4,8; \quad -2x=4,8-6$$

$$-2x=-1,2; \quad x=1,2/2=0,6$$

Демек продукциянын чыгышы 0,6 же 60%

6. **Химиялык реакциянын ылдамдығы** катализаторго жараша болот. Катализаторлор деп реакциянын ылдамдығын тездетип, өзү реакциядан кийин таза түтүндө сарпталбай калган заттарды айтабыз. Реакциянын ылдамдығына катализатордун таасир этүсү катализ деп аталат. Реагенттер жана катализатор бирдей агрегаттык абалда болсо гомогендик, ар түрдүү агрегаттык абалда болсо гетерогендик катализ деп аталат.






## § 24. Химиялык тең салмактуулук


1. **Бардык химиялык реакциялар жүрүү багыты боюнча** бир багытта жүрүүчү кайталанбас жана карама-каршы багытта жүрүүчү кайталанма реакциялар деп бөлүнөт.

а) Кайталанбас реакциялар деп жалаң гана бир багытта жүрүүчү реакцияларды айтабыз б.а. реакцияга кирген заттар толугу менен реакциянын продукталарына айланат, реакциянын продукталары бири-бири менен өз ара аракеттенишпейт, реакциялашпайт, баштапкы заттарды




пайда кыла албайт. Кайталанбастыктын негизги себеби, шарты реакция натыйжасында чөкмөнүн, газдын же аз диссоциациялануучу начар электролиттин пайда болушу.



б) Бир эле мезгилде алгачкы заттардын өз ара аракттенишүүсүнөн түз реакциянын жүрүшү менен реакциянын продуктасынын пайда болушу жана реакциянын продукталарапынын өз ара аракеттенишүүлөрүнөн алгачкы заттардын пайда болушуна алып келүүчү карама-карши бағытта жүрүүчү реакциялар кайталанма реакциялар деп аталат.



**2. Химиялык тең салмактуулук.** Кайталанма реакциялар жабык системада жүргөндө химиялык тең салмактуулукка алып келет. Мында ( $=$ ) барабардык ордунан карама-карши ( $\rightleftharpoons$ ) стрелка (жебе) коюлат.



Мындан  $\vartheta_{(\text{ОН})} = \vartheta_{(\text{сол})}$  болгондо тең салмактуулук түзүлөт. Мындан тең салмактуулук константасы.  $K[\text{тең}]$

$$K(\text{тең}) = \frac{\vartheta(\text{түз})}{\vartheta(\text{сол})} = \frac{R(\text{түз})}{R(\text{сол})} \cdot \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Түз жана тескери жүргөн реакциялардын ылдамдыктарынын константаларынын катышы туруктуу чоңдук болот жана тең салмактуулук константасы ( $K[\text{тең}]$ ) деп аталат. Кайталанма реакцияларда түз жүргөн реакциянын ылдамдыгы башталышында максималдуу болуп, бара-бара реакциянын продуктасынын пайда болушуна сарпталган сайын азаят. Башталышында терс-солго жүргөн реакциянын ылдамдыгы минималдуу болуп, реакциянын продуктасынын көбөйүшү менен ылдамдык бара-бара жогорулайт. Мындаидай кайталанма реакция жабык системада жүргөндө акыр аягында түз жана кайта жүргөн реакциянын ылдамдыктары барабар болуп калат. Мындаидай абал химиялык тең салмактуулук деп аталат.

Химиялык тең салмактуулук динамикалуу-кыймылдуу, ал тең салмактуулук абалында да реакция токтобойт, компоненттердин саны гана өзгөрүүсүз калат б.а. убакыт бирдиги ичинде реакциянын продуктасы канча пайда болсо, ошончосу баштапкы заттарга ажырап турат.

Температура жана басым түрүктуу мезгилде кайталанма реакциянын тең салмактуулугу чексиз убакытка чейин сакталат.

**№181.** Жөнөкөй заттардан иоддуу суутектин пайда болуу реакциясында тең салмактуулук төмөнкү концентрацияда болгон  $[H_2] = 0,4$ ;  $[J_2] = 0,5$  жана  $[HJ] = 0,9$  моль/л. Суутек жана иоддун алгачкы концентрациясын аныктагыла жана ушул реакция учун тең салмактуулук константасын тапкыла.

Чыгарылышы: а) Иоддуу суутектин пайда болуу реакциясы учун  $H_{2(r)} + J_{2(r)} \rightleftharpoons 2HJ_{(r)}$

$$K_p = \frac{[HJ]^2}{[H_2] \cdot [J_2]} = \frac{0,9^2}{0,4 \cdot 0,5} = \frac{0,81}{0,20} = 4,05$$

б) Тең салмактуулук концентрациясы  $[H_2] = 0,4$ ;  $[J_2] = 0,5$ ;  $[HJ] = 0,9$  моль/л

Реакцияга 0,45 моль/л  $H_2$  менен 0,45 моль/л  $J_2$  реакцияга киргендө 0,9 моль/л  $HJ$  пайда болот. Демек  $[H_2] + [J_2] = 0,9$  моль/л

Алгачкы концентрация


$$C[H_2] = 0,4 + 0,45 = 0,85 \text{ моль/л}$$

$$C[J_2] = 0,5 + 0,45 = 0,95 \text{ моль/л}$$

Жообу:  $C[H_2] = 0,85$  моль/л;  $C[J_2] = 0,95$  моль/л

**№182.**  $2SO_4 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$  системада тең салмактуулук концентрациясы  $[SO_2] = 0,04$ ,  $[O_2] = 0,06$  жана  $[SO_3] = 0,02$  моль/л болду. Тең салмактуулук константасын жана  $SO_2$ ,  $O_2$ нин алгачкы концентарциясын тапкыла.


Чыгарылышы: Тенденме боюнча 0,02 моль/л  $SO_3$  пайда болуу учун 0,02 моль/л  $SO_2$  жана 0,01 моль/л  $O_2$  керек.  $SO_2$ нин алгачкы концентрациясы  $0,02 + 0,04 = 0,06$  моль/л  $SO_2$  жана  $O_2$ нин алгачкы концентарциясы  $0,01 + 0,06 = 0,07$  моль/л



Жообу:  $K=4,1$

**№183.** Көлөмү 10-л-лик идиште 2/моль хлордуу фосфордун  $\overset{(V)}{\text{1,5моль}}$  молу  $\text{PCl}_{5(r)} \leftrightarrow \text{PCl}_{3(r)} + \text{Cl}_{2(r)}$  реакция боюнча ажыраса, реакциянын төң салмактуулук константасын тапкыла.

Чыгаруу: 1) Реакцияга кирген жана кирбей калган, ошондой эле реакцияда пайда болгон заттардын моль санын-концентрациясын табабыз.



$$y = 1,5\text{моль } \text{Cl}_2$$

$$2\text{моль } (\text{PCl}_5) - 1,5\text{моль } (\text{PCl}_5) = 0,5\text{моль } (\text{PCl}_5) \text{ калды.}$$

$$C = \frac{x}{v} = \frac{0,5\text{моль}}{10\text{л}} = 0,05\text{моль/л } (\text{PCl}_5)$$

$$C(\text{PCl}_5) = \frac{1,5\text{л}}{10\text{л}} = 0,15\text{моль/л } (\text{PCl}_5); \quad C(\text{Cl}_2) = 0,15\text{моль/л}$$

Төң салмактуулук константасын табабыз.

$$K = \frac{[\text{PCl}_3] \cdot [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{0,15 \cdot 0,15}{0,05} = \frac{0,0225}{0,05} = 0,45$$

**№184.** Төң салмактуулук абалындагы реакцияга катышкан заттардын концентрациясы  $[\text{CO}] = 0,16$ ,  $[\text{H}_2\text{O}] = 0,32$ ,  $[\text{CO}_2] = 0,32$  жана  $[\text{H}_2] = 0,32\text{моль/л}$  болсо, реакциянын  $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + \text{H}_2$  төң салмактуулук константасын тапкыла.

Чыгарылышы:

$$K = \frac{[\text{CO}_2] \cdot [\text{H}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]} = \frac{0,32 \cdot 0,32}{0,16 \cdot 0,32} = 2$$

### 3. Химиялык төң салмактуулук жылдыруунун жолдору.

Системаны төң салмактуулук абалдан кантитп чыгарууга болот? Сырткы шарттардын өзгөрүшүү кайталанма химиялык процесстин жүрүшүнө кандай таасир этет?

Сырткы факторлорго жараза химиялык төң салмактуулукту жылдыруунун жалпы законун Фр.химиги А.Ле Шателье 1835-ж ачкан. Немец физиги Ф.Браун 1887-ж формуласын чыгарган.

Химиялык төң салмактуулук абалында турган системаны кандайдыр бир сырткы шартын: температуралы, басымды же заттын концентрациясын өзгөртсөк төң салмактуулук бул өзгөрүүгө тоскоол болуу багытын көздөй өзгөрөт. Бул «делай наоборот и добьешся своего» дегенге ошкош. «Тескерисинче жасасаң максатыңа жетесин» деген сөз.

1) Концентрациянын өзгөрүшү М:  $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$  төң салмактуулук системада реакцияга кирүүчү алгачки заттын  $[N_2] + [H_2]^3$  концентрациясын көбәйтүп реакциянын натыйжасында пайда болгон продукция аммиакты  $[NH_3]^2$  алып турсак, азайтсак төң салмактуулук онго жылат. Себеби эмне? азот жана суутектин санын көбәйтсөк, молекулалар көбейүп, бири-бири менен көбүрөөк урунуп реакция ылдамдайт. Реакциянын продуктасы аммиакты реакциянын чөйрөсүнөн чыгарып турсак ал ажырабайт. Натыйжада реакция онго жылат.

Солго жүргүзүү үчүн тескерисинче жасоо керек.

№185.  $H_2 + J_2 \rightleftharpoons 2HJ$  реакция реакциясында төң салмактуулук андагы заттардын концентрациясы  $[H_2]=0,4$ ,  $[J_2]=0,5$  жана  $[HJ]=0,9$  моль/л болгондо белгиленген. Иод менен суутектин алгачки концентрациясын аныктагыла.

Чыгаруу: а) Реакцияга кирген суутек менен иоддун молъснын аныктайбыз.

$$x \quad y \quad 0,9$$

$$H_2 + J_2 = 2HJ \quad x = y = 0,45 \text{ моль суутек}$$

1 моль 1 моль 2 моль жана иод.

б) Суутек менен иоддун алгачки концентрациясын аныктайбыз.


$$\Upsilon(H_2) = 0,45 + 0,4 = 0,85 \text{ моль } (H_2)$$

$$\Upsilon(J) = 0,45 + 0,5 = 0,95 \text{ моль } (H_2)$$

№186. Бир ампулага иод менен суутектин аралашмасын, экинчисине таза иоддуу суутекти киргизип, оозун ширетишкен. экөөн төң термостатка коюшкан. Бир аз

убакыттан кийин экөөн төң термостаттан алышып, муздатып, реакциялык арапашмага анализ жүргүзүшкөн. Арапашмадагы ар бир заттын концентрациясы туруктуу мааниге ээ болгон. бир тажрыйбада  $425^{\circ}\text{C}$ да сүүтек менен иоддун төң салмактуулук молярдык концентрациясы  $1,14 \cdot 10^{-3}$ , иоддуу сүүтектиki  $8,41 \cdot 10^{-3}$  моль/л болгон. Экинчи төң салмактуулук арапашмада иод жана иоддуу сүүтектин концентрациясы  $1,25 \cdot 10^{-3}$  жана  $15,6 \cdot 10^{-10}$  моль/л болгондогу сүүтектин концентрациясын аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Химиялык реакциянын тенденмесин жазабыз.



2) Биринчи арапашма үчүн ( $t=425^{\circ}\text{C}$ ) реакциянын төң салмактуулук константасын табабыз.

$$K = \frac{(8,41 \cdot 10^{-3})^2}{1,14 \cdot 10^{-3} \cdot 1,14 \cdot 10^{-3}} = 54,4$$

Бул константанын маанисин экинчи арапашмадагы сүүтектин концентрациясын табууга пайдаланабыз.

$$\frac{(15,6 \cdot 10^{-3})^2}{1,25 \cdot 10^{-3} \cdot C_{\text{H}_2}} = 54,4; \quad C_{\text{H}_2} = \frac{(15,6 \cdot 10^{-3})^2}{1,25 \cdot 10^{-3} \cdot 54,4} = 3,58 \cdot 10^{-3} \text{ моль/л}$$

**2) Басымдын өзгөрүшү** реакцияга катышкан газ абалындагы заттар жана алардын санынын өзгөрүшү менен жүрсө төң салмактуулук өзгөрөт. М: Сүүтек менен азоттон аммиакты синтездөө көлөмдүн  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$  төрттөн экиге (4 молдон 2-ге) азаюу менен жүрөт. б.а. 4 моль алгачкы заттан 2 моль аммиак пайда болот. Жабык идиште алгачкы заттарга караганда реакциянын продуктасы аз басымды түзөт. Демек түз реакция аммиактын синтези басымдын азайышы менен жүрөт. Реакциялык арапашманы кысуудан төң салмактуулук онго аммиактын пайда болуу жагына жылат б.а. сырткы таасирге тескери болот. Басымдын көбөйүшү көлөм бирдигинде молекулалардын ( $\text{H}_2, \text{N}_2$ ) санын гана көбейтпөстөн, алардын урунуусу төздөп, реакция онго ылдамдайт.

Алгачкы жана реакциядан кийинки заттардын моль саны (көлөмү) бирдей болсо, ага басым таасир этпейт.




**№187.** Кайталаңма реакция  $2\text{NO} + \text{O}_2 \leftrightarrow 2\text{NO}_2$ , тендеңе боюнча жүрет. Эгер басымды эки эсеге жогорулатсақ реакцияның тең салмактуулугу кайсы жақты көздей жүрет?

Чыгарылышы: Басым жогорулаганга чейинки тең салмактуулук концентрациясы  $[\text{NO}] = a$ (моль/л),  $[\text{O}_2] = b$ (моль/л),  $[\text{NO}_2] = c$ (моль/л); Түз реакцияның ылдамдығы  $\vartheta_1$ , терс реакциянықы  $\vartheta_2$ . Анда  $\vartheta_1 = R^1 \cdot a^2 / b$ ;  $\vartheta_2 = R^2 C^2$ . Басымды эки эсеге көбейткендө  $[\text{NO}] = 2a$ ,  $[\text{O}_2] = 2b$ ,  $[\text{NO}_2] = 2c$ (моль/л). Жаңы шартта онға жана солғо жүргөн реакцияның ылдамдығы.

$$\vartheta_1 = R^1 (2a)^2 \cdot 2b = R^1 8a^2 b$$

$$\vartheta_2 = R^2 (2c)^2 = R^2 4c^2$$





Басымды эки эсеге көбейтсек

Демек тең салмактуулук системаның басымын эки эсеге көбейтүү онг реакцияны 8(сегиз) эсеге, терс реакцияны төрт эсеге ылдамдатат б.а. тең салмактуулук  $\text{NO}_2$  нин пайда болуу жагына жылат.

**№188.** Жабык идиште газ абалындагы фосгендин ажыроосу  $\text{COCl}_2 \leftrightarrow \text{CO} + \text{Cl}_2$  реакция боюнча жүрет. Фосгендин алгачкы концентрациясы 4моль/л, фосгендин 50%ти реакцияга киргендө химиялык тең салмактуулук пайда болот. Бул мезгилде реактордо басым қандай болот?

Чыгаруу: а) Реакцияның шарты боюнча 2моль/л фосген реакцияга кирет б.а. 50%ти.



б) Төң салмактуулук мезгилде реактордо 2моль/л (4-2=2; 50%) фосген калат жана 2моль/л дең СО жана  $\text{Cl}_2$  газдары (баары 4моль/л) пайда болот.

Жалпы (2моль  $\text{COCl}_2$  + 2моль  $\text{CO}+2\text{моль Cl}_2$ ) 6 моль газ аралашма реактордо болот.

в) Газдардың басымы алардың концентрациясына пропорциялаш болот.

4моль/лде басым Р-Па болсо

6моль/л де басым  $P_1$ -Па болот.

$$P_1 = \frac{6P}{4} = 1,5P$$
 Демек реактордо басым 1,5 эсеге көбейт.

**№189.** Төмөнкү  $2\text{NO}_{(n)} + \text{O}_{2(r)} \leftrightarrow 2\text{NO}_{2(r)}$  реакцияда реакциялық идиштин көлөмүн үч эсеге кичирейтсе реакцияның ылдамдығы канча эсеге ылдамдайт?

Чыгаруу: Төңдеме боюнча реакцияга үч моль зат кирет. Анын көлөмүн үч эсеге кичирейтсе, реакция кириүүчү заттардың концентрациясы үч эсеге көбейт. Анда  $9=R \cdot 3^3=27$  эсеге көбейт.

3) **Температуралын өзгөрүшү.** Сүүткө менен азоттон амиактын пайда болуу процесси экзотермикалык, ал эми анын тескери реакциясы амиактын сүүткө жана азотко ажыроосу эндотермикалык болот. Температуралы жогорулатуу менен химиялык төң салмактуулук эндотермикалык, ал эми температуралы төмөндөтүү менен экзотермикалык жакты көздөй жылат. Демек системаны ысытсак жылуулукту сицирип алуу (эндотермикалык), муздатсак жылуулукту бөлүп чыгаруу (экзотермикалык) жак ылдамдайт.

4) **Катализатор** (гр. катализ – бузуу, өзгөрүү). төң салмактуулукту жылдырбайт, бирок төң салмактуулук абалга келүү убагын кыскартат. Катализатор оңго жүргөн реакцияны канча ылдамдатса, тескери жүргөн реакцияны да ошончо тездетет.

**№190.**  $A+B \leftrightarrow C+D$  реакциясында ар бир заттын алгачкы концентрация 2,5моль/л. Төң салмактуулуктан кийин  $[C] = 3\text{моль/л}$ , системанын төң салмактуулук константасын тапкыла.

Чыгаруу: 1) Анализдейбиз реакциянын төндемесинен көрүнүп тургандай  $[C]=[D]$  «С» нын концентрациясы «Д» ныкына барабар. Демек  $[C]=[D]=3\text{моль}/\text{л}$  болот. Ал эми баштапкы реакцияга чейинки заттардын концентрациясы канча молго көбөйсө (3-2,5=0,5моль) ошончого аз болот б.а.  $[A]=[B]=2,5-0,5=2,0$  моль.


2) Төң салмактуулук константасын табабыз.

$$K = \frac{[C] \cdot [D]}{[A] \cdot [B]} = \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

## § 25. Химиялык процесстердин энергетикасы

Химиялык реакциялар энергияны бөлүп чыгаруу же сицирип алуу менен жүрөт. Бул жылуулуктун саны реакциянын жылуулук эффектиси деп аталат.

Химиялык реакциянын жылуулук эффектисин жана реакцияга катышкан жана пайда болгон заттардын агрегаттык абалын көрсөтүү менен жазылган төндемелер термохимиялык төндемелер деп аталат. Жылуулук эффектинин мааниси төндеменин оң жагына экзотермикалык «(+) кошуу», эндотермикалык «(-) минус – алуу» белгиси менен коэффициенттер бөлчөк формасында жазылат.



1) Лавуазе – Лапластын (1784) тын закону

Жөнөкөй заттардан татаал заттардын пайда болуу жылуулугу бул заттын женөкөй заттарга ажыроо жылуулугуна барабар, бирок белгиси бөюнча карама-каршы болот.

$$M: Q(\text{п.б.}) = -Q(\text{ажыр});$$

$$-\Delta H(\text{п.б.}) = \Delta H(\text{ажыр})$$

$$C(k) + 2H_{2(r)} = CH_{4(r)}$$

$$\Delta H(\text{п.б.}) = -74,5 \text{ кДж/моль}$$



$$C(H_4) = C(k) + 2H_2(g)$$

$$\Delta H(\text{ажыр}) = 745 \text{ кДж/моль}$$

Пайда болуу жылуулугу же пайда болуунун  $\Delta H^{\circ}(\text{п.б.})$  стандарттык энтальпиясы деп 1 моль татаал заттын бир

нече жөнөкөй заттардан пайда болушунда бөлүнүп чыккан же сицирилген жылуулуктун саны. Бирдиги кДж/моль  
 $Mg + \frac{1}{2}O_2 = MgO - 601,8 \text{ кДж}$

№191. Төмөнкү маалыматтар негизинде 298к



дагы магний карбонатынын кристаллынын пайда болуу жылуулугун тапкыла.


Чыгарылышы: Татаал заттын жылуулук эффектисин бир нече жөнөкөй заттардын кошулуу реакциясынын тенденции натыйжасында эсептөөгө мүмкүн эмес. Себеби жөнөкөй заттардын пайда болуу жылуулуктары нөлгө барабар. Мындай шарттарда заттардын пайда болуу жылуулугу жылуулук эффектилери көрсөтүлгөн аралык реакциялар аркылуу эсептелет.

$\Delta H^{\circ}(п.б.)298$  ( $MgCO_3$ ) тө (а,б,в) реакцияларды жылуулук эффектилери суммаланат.

$$\Delta H^{\circ}(п.б.) \quad MgCO_3 = (-393,5) + (-601,8) + (-117,7) = 113,0 \text{ кДж/моль}$$

## 2) Г.И.Гесстин (орус аалымы 1840) закону.

Реакциянын суммалык жылуулук эффектиси өз ара аракеттенишкен баштапкы заттардын жана пайда болгон продукталардын жаратылышы менен физикалык абалына көз каранды болот да, процесстин аралык баскычтарына көз каранды эмес. М: Суутектин күйүшү.



Реакциянын жылуулук эффектисин табуу үчүн Гесстин законунан чыккан натыйжалар:


а) Химиялык реакциянын продукталарынын пайда болуу жылуулуктарынын суммасынан  $\Sigma Q$  (п.б.) баштапкы заттардын пайда болуу жылуулуктарынын суммасын (алып салганга)ын айырмасына барабар.

Мында  $Q$  же  $\Delta H$  –реакциясынын жылуулук эффективиси  $q^\circ$  же  $\Delta H^\circ$  (п.б.) реакциясынын продуктларынын пайда болуу жылуулуктары. Бирдиги кДж/моль;  $n_2$ ,  $n_1$ -термохимиялык тенденциелер оң жана сол бөлүгүндөгү стехиометриялык коэффициенттер.

$$Q = \sum n_2 q^\circ(\text{прод}) - \sum n_1 q^\circ(\text{алг-з}) ; \quad \text{же}$$

$$\Delta H = \sum n_2 q^\circ(\text{п.б.пр}) - \sum n_1 \Delta H^\circ(\text{п.б.алг.з})$$

**№192.** Төмөнкү реакциянын жылуулук эффективисин тапкыла.



Темир (III) кычкылынын пайда болуу жылуулук эффективиси  $+821,5$  кДж/моль, ал эми алюминий кычкылыныкы  $+167,5,7$  кДж/моль

Чыгаруу: Гэсттин закону боюнча

Реакциянын жылуулук эффективиси реакциянын продуктларынын ( $\text{Al}_2\text{O}_3$  жана  $2\text{Fe}$ ) пайда болуу жылуулуктарынын суммасынан алгачкы заттардын ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$  жана  $2\text{Al}$ ) пайда болуу жылуулуктарынын суммасынын айырмасына барабар. Мында алюминий жана темир жөнөкөй заттарынын пайда болуу жылуулугу нөлгө барабар.

$$Q = Q(\text{Al}_2\text{O}_3) - Q(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 1675,5 - 821,5 = 854,2 \text{ кДж/моль}$$

Жөнөкөй заттардан 1 моль татаал заттын пайда болушунда бөлүнүп чыккан же сицирилген жылуулуктун саны пайда болуу жылуулугу деп аталат. Бул стандарттык шартта 1 атм (101,2 кПа) басым,  $T=298\text{K}$  ( $25^\circ\text{C}$ ) алынган. Ар кандай жөнөкөй заттын пайда болуу жылуулугу нөлгө барабар.


б) Химиялык реакциянын жылуулук эффективиси алгачкы заттардын күйүү жылуулуктарынын суммасынан реакциянын продуктларынын күйүү жылуулуктарынын суммасын коэффициенттерди эсепке алуу менен алыш салганга барабар.

$$Q(p-y) = Q(\text{башт.зат}) - Q(\text{прод})$$


Күйүү жылуулугу стандарттык шарттарда 1 моль зат күйгөндө элементтин эң жогорку кычкылдануу даражасындагы кычкылы пайда болгондо бөлүнүп чыккан

жылуулуктун саны. Күйбөөчү заттардын күйүү жылуулугу нөлгө барабар.

**№193.** Акиташтын 25 кг массасын суу менен өчүрүү үчүн канча санда жылуулук бөлүнүп чыгат?



Чыгарылышы: 1) Реакциянын төндемесин жазабыз.



б) Гесстин закону буюнча эсептөөлөр жүргүзөбүз.

$$\Delta H^\circ = \Delta H^\circ \text{п.б.}(\text{Ca(OH)}_2) - (\Delta H^\circ \text{п.б.}(\text{CaO}) + \Delta H^\circ \text{п.б.}(\text{H}_2\text{O}))$$

$$\Delta H^\circ = -985,0 - (-635,0 + -285,8) = -64,2 \text{ кДж/моль}$$

в) CaO нун (25кг) моль санын табабыз да, бөлүнүп чыккан жылуулукту табабыз.


$$M(\text{CaO}) = 56 \text{ г/моль}; \quad 9(\text{CaO}) = 2500 \text{ г/моль} = 450 \text{ моль}$$

$$\Delta H^\circ = \bar{n} \Delta H^\circ; \quad \Delta H^\circ = 450 \cdot (-64,2) = -2,89 \cdot 10^4 \text{ кДж}$$




**№194.** Жөнөкөй заттардан графит жана суутектен этандын пайда болуу жылуулук эффективисин түздөн-түз өлчөөгө болбөйт. Аны төмөнкү  $\text{C}_2\text{H}_6(\text{күй}) + 373,0$ .

графит (күй)=+94;  $\text{H}_2(\text{күй})=+136$ ккал маалыматтар негизинде аныктоого болот.


Чыгаруу: 1) Жөнөкөй заттардан этандын пайда болуу төндемесин жазабыз.



2) Бизге белгилүү болгон реакциялардын төндемесин жазабыз.



3) Ушул үч реакцияны суутек менен графит реакциянын сол жагына ал эми этан оң жагына саны дал келгендей кылып бириктириүү керек.



4) (б) жана (в) төндемеден этандын молекуласына дал келгендей кылып - графит жана суутектин күйүү жылуулуктарынын суммасын табабыз.

$$Q(\text{CO}_2) = 94 \text{ ккал/моль} \cdot 2 \text{ моль} = 188 \text{ ккал}$$

$$Q(\text{H}_2\text{O}) = 136 \text{ ккал/моль} \cdot 1,5 \text{ моль} = 204 \text{ ккал}$$

$$Q(2\text{CO}_2 + 1,5\text{H}_2\text{O}) = 188 + 204 = 392 \text{ ккал}$$

5) Графит жана сүттөктин күйүү жылуулуктарынын суммасынан этандын күйүү жылуулугун алыш салуу керек.

$$Q_x = 392 - 373 = 19 \text{ ккал}$$


Демек этандын пайда болуу жылуулук эффектиси +19 ккал

**№195.** Бир кг метил спирти күйгөндө белүнүп чыккан жылуулуктун санын тапкыла. Химиялык реакциянын жылуулук эффектиси 722,3 кДж/моль

Чыгаруу: Химиялык реакциянын термохимиялык тенденмесин жазып, пропорция түзүбэз.

1000г 1,5

$Q$



32г / моль

$$\frac{Q}{722,3} = \frac{1000 \text{ г}}{32}; Q = \frac{722,3 \text{ кДж/моль} \cdot 1000 \text{ г}}{32 \text{ г/моль}} = 22570 \text{ кДж}$$

**№196.** Пропандын 11 г массасын күйгүзгөндө 554 кДж жылуулук белүнүп чыккан. Пропандын пайда болуу жылуулугун тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Пропандын моль санын табабыз.


$$M: (\text{C}_3\text{H}_8) = 44 \text{ г/моль}; m(\text{C}_3\text{H}_8) = 11 \text{ г}$$

$$9(\text{C}_3\text{H}_8) = 11 \text{ г} / 44 \text{ (г/моль)} = 0,25 \text{ моль}$$

2) Реакциянын тенденмесин жазып эсептөөлөр жүргүзөбүз.

0,25 моль

554 кДж




1 моль

$$\Delta H = \frac{1 \text{ моль} \cdot 554 \text{ кДж}}{0,25 \text{ моль}} = -2226 \text{ кДж/моль}$$

Бул - 2226 кДж/моль пропандын күйүү реакциясынын жылуулук эффектиси.

3) Гесстин закону негизинде пропандын пайда болуу жылуулугун табабыз.



1 моль 3 моль 4 моль

-1186,5 -1143,2

$$\Delta H^\circ = 2226 - (-1186,5) + (-1143,2) = -103,7$$

№197. 20 г магний кычкылтекте күйгөндө бөлүнүп чыккан жылуулук менен 1л сууну 0°Cдан 100°Cга чейин ысытууга болот. Сууну ысытканда жылуулуктун жоголушу 16,7%. Магнийдин күйүшүнүн термохимиялык төндемесин түзгүлө.

Суунун салыштырмалуу жылуулук сыйымдуулугу  $C(H_2O) = 4,3 \text{ кДж/(кг·град)}$

Чыгаруу: а) 1 кг сууну ысытуу үчүн керек болгон жылуулуктун санын табабыз.

Берилди

$$C(H_2O) = 4,2$$

$$t_1 = 0^\circ\text{C}$$

$$t_2 = 100^\circ\text{C}$$

$$m(H_2O) = 1 \text{ кг}$$

$$Q?$$

$$Q = C(H_2O) \cdot m(t_2 - t_1)$$

$$Q = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{град}} \cdot 1 \text{ кг} \cdot 100^\circ = 420 \text{ кДж}$$

б) Сууну ысытканда жоголгон жылуулук 16,7% ти түзсө, жалпы жылуулуктун санын пропорция менен табабыз.

$$100\% - 16,7\% (\text{жоголгон}) = 83,3\% \text{ пайдалуу}$$

$$83,3\% - 420 \text{ кДж}$$

$$100\% - x \quad x = 504,2 \text{ кДж}$$

Демек 504,2 кДж энергия керек.

в) Магнийдин күйүшүнүн жылуулук эффективисин табабыз.

$$20 \text{ г}$$

$$2Mg + O_2 = 2MgO + Q; x = \frac{48 \text{ г} \cdot 504,2 \text{ кДж}}{20 \text{ г}} = 1210,0 \text{ кДж}$$

г) Реакциянын термохимиялык теңдемесин түзөбүз



## § 26. Химиялық реакцияларды классификациялоо

1. Реакцияга кирген заттардын жана реакциялардын продуктalaryнын курамына жараша: кошулуу, ажыроо, орун алмашуу жана алмашуу реакциялары (§8. 46-бет)


2. Химиялық реакциянын жылуулук эффектиси боюнча: экзотермикалык жана эндотермикалык (§ 25. 184-бет, §8. 50-бет.)

3. Реакциянын багыты боюнча: кайталанбас жана кайталанма реакциялар. (§ 24. 176-бет.)

4. Реакцияга кирген жана реакцияда пайда болгон заттардын агрегаттык абалы боюнча: гомогендик жана гетерогендик (§ 23. 166-168 бет.).

5. Катализатордун катышуусу боюнча каталиттик жана каталиттик эмес (§ 23. 176-бет).

6. Реакцияга кирген заттардын курамындагы элементтердин атомунун кычкылдануу даражасынын өзгөрүшү боюнча: өзгөрбөй жүргөн жана өзгөрүү менен жүргөн (kychkyldanuu kalybyna kelүү) реакциялар (§ 29 204-бет.)



Не бойтесь от незнание,  
Бойтесь от ложного знание,  
в этом зла мира.  
Л.Н.Толстой

## IX Бөлүм

### Кычкылдануу – калыбына келүү реакциялары

#### § 27. Калыбына келтиргичтер жана кычкылдандырыгычтар

Реакцияга кирген заттын курамындагы атомдордун кычкылдануу даражасы өзгөрүү менен жүргөн реакциялар кычкылдануу-калыбына келүү реакциялар деп аталат. Мында реакция процессинде электрондор бир атомдан экинчисине өтүү натыйжасында элементтердин атомдорунун кычкылдануу даражасы өзгөрөт.

1. Калыбына келтиргичтер булар реакция мезгилинде электрондорду берген атомдор, иондор же молекулалар. Электронду берүү менен кычкылданышат, атомдордун кычкылдануу даражасы ёсөт. бул процесс кычкылдануу деп аталат. Жалаң калыбына келтиргичтер.


а) Эң сырткы катмарында 1,2,3 электрону бар металлдар жана гелий, неон, аргондон башка инергиялы газдар.

б) Курамында кычкылдануу даражасы эң төмөн болгон элементтердин атомдору бар кошулмалар

M: Cl<sup>-</sup>, S<sup>2-</sup>, N<sup>3-</sup>, C<sup>4-</sup> ж.б.

2. Кычкылдандырыгычтар – реакция процессинде электронду кабыл алган атомдор, молекулалар же иондор. Электронду кабыл алуу менен калыбына келет, бул процесс калыбына келүү деп аталат. Мында кычкылдануу даражасы төмөндөйт. Жалаң кычкылдандырыгычтар.

а) Курамында максималдуу оң кычкылдануу даражасын көрсөткөн элементтердин атомдору бар кошулмалар.



б) Жогорку кычкылдануу даражасындағы оң заряддалган металлдардын иондору бар кошулмалар.

M:  $Hg^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Al^{3+}$  жана башкалар кирет.

в) Концентрацияланган кислоталар жана фтор M:  $HNO_3$ ,  $H_2SO_4$ ,  $HClO_4$ ,  $F_2$ .

3. Кычкылданыргыч да калыбына келтиргич да касиетти көрсөткөн кошулмалар.

Булар күчтүү калыбына келтиргичтен таасиринде кычкылданыргыч, ал эми күчтүү кычкылданыргычтын таасиринде калыбына-келтиргич касиетти көрсөтөт.

А) Инерттүү газдардан башка бардык металл эместер.

Б) Курамында аралык кычкылдануу даражасын көрсөткөн элементтердин атомдору бар кошулмалар M. $Fe^{2+}$ ;  $Cz^{+3}$ ;  $Cz^{+2}$ ;  $Mn^{+4}$ ;  $Cu^+$   $HNO_2$ ,  $H^3PO_3$ ,  $H^2SO_4$ ;  $HCl^2$ ;  $HClO$ .

4.а) Демек молекуланын (иондун) курамына кирген элементтин атомунун электронду берүү менен кычкылдануу даражасынын жогорулоо процесси-кычкылдануу деп; ал эми кычкылданууга (электронду тартып алууга) алып келүүчү зат кычкылданырыч деп аталат.

б) Молекуланын (иондун) курамына кирген элементтин атомунун электронду кошуп алуу менен кычкылдануу даражасынын төмөндөшүнө алып келүүчү процесс калыбына-келүү деп, ал эми анын калыбына келүүсүн камсыз кылуучу (электронун берүүчү) зат (ион) калыбына келтиргич деп аталат.

Кычкылдануу-калыбына келүүчү реакцияларда калыбына келтиргич (кычкылданууда) берген электрондун саны кычкылданыргыч алган (калыбына келүүдө) электрондун санына барабар болот. Демек мында электрондор бир атом (ион, молекуладан) дон экинчисине өтөт. Ал электрондордун саны бири-бирине барабар болот.

## §28. Кычкылдануу-калыбыа келүү реакцияларынын төнделемеленин түзүү

### 1 Төнделмелерди түзүүнүн негизги принциптери.

- 1) Реакцияга чейинки жана реакциядан кийинки атомдордун саны барабар болсун
- 2) Алгачкы жана кийинки заттардын заряддарынын суммасы барабар болсун.


3) Калыбына келтиргич тарабынын берген электрондордун жалпы саны кычкылдандырыгыч тарабынан алган электрондордун жалпы санына бәрабар болсун.

4) Кычкылдануу калыбына келүү реациясын кычкылдануу жана калыбына келүү процесстеринин жалпы бириккен системасы катары кароо керек.



**2. Бирдей кычкылдандырыгыч ( $MnO_4^-$ ) жана калыбына келтиргич ( $K_2SO_3$ ) менен чөйрөнүн шартына жараша кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларынын төндемелерин түзүүнүн усулу.**

**№ 198.  $KMnO_4 + Na_2SO_3 \rightarrow$  кычкылдануу- калыбына келүү** реациясын: 1 кычкыл, 2. нейтралдуу, 3 щелочтук чөйрөдөгү төндемесин түзгүлө.

Чыгарылышы. Ар бир кычкылдануу-калыбына келүү реакциясын жарым реакция усулу менен төндөө




1 Кычкылдануу процесси.(Электронду берүү)




в)  $SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+$  реакцияга киругучу жана реацияда пайда болгон заттардын төндештиги-материалдык баланс.

г)  $SO_3^{2-} + H_2O - 2e \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+$  кычкылданууда (2 e)  
электронду берүүдөн, реациянын оң жана сол жагындағы иондордун зарядынын электрдик төндештиги. Кычкылдануу жарым реациясынын акыркы төндемеси.


2. Калыбына келүү (Электрондорду кошуп алуу) процесси



б)  $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ . Сууну кошуп жазуу менен кычкылтектин атомун төндөө. Себеби кычкыл чөйрөдө сол жакка суутектин ионун кошумчалоо менен  $MnO_4^-$  иондору кычкылтектен сууну алууга болот.




в) Оң ( $Mn^{2+}$ ) жана солдогу ( $MnO_4^-$ ) заряддын суммардык айырмасын төндөө үчүн (+5) беш электронду кошуп жазсак электрондук баланс алынат. Бул 2-чи жарым реация-калыбына келүүнүн акыркы төндемеси.




3. Электрондук баланс. Б.а. берген жана алган электрондордун барабар болушу.

Калыбына	$\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} - 2 \bar{e} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$	2	5	кычкыл
келтиргич кычкылдан нөхарныч	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5 \bar{e} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	5	2	дануу. калыбына келүү.




Кычкылданууда берген электрондун санын калыбына-келүүгө, калыбына келүүдө алган электрондун санын кычкылдануу реакцияларына коэффициент калып жазып, сол жана оң тенденции суммалайбыз



Тенденцииде сол жана оң жакта суунун молекуласы ( $5\text{H}_2\text{O}, 8\text{H}_2\text{O}$ ) жана суутектин ( $16\text{H}^+, 10\text{H}^+$ ) иондору бар. Аларды кыскартып, акыркы кыскартылган иондук тенденциини жазабыз.




Бул шартта кислота көрсөтүлгөн жок. Мында кислота өзүнүн аниону менен кычкылдануу-калыбына келүү реакциясына катышыши керек эмес (б.а.  $\text{HCl}$  сияктуу калыбына келтиргич да,  $\text{HNO}_3$  сияктуу кычкылданырыгыч да эмес болсун). Кислотанын аниону өзгөрбөстөн металлдын катионун бириктирип, туз пайда кылсын. Кыскартылган иондук тенденциин астына керектүү катион жана аниондорду жазып, реакциянын толук молекулярдык тенденмесин алабыз.



толук молекулярдык тенденме.

Кычкыл чөйрөдө сол жана оң жакта да  $\text{OH}^-$  иону болбоого тиши.



Кычкылдануу –электрондору берүү процесси.

а)  $\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$  алгачкы жана акыркы зат.

б)  $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$  кычкылтек атомдору тең.

в)  $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$  материалдык тенденция  
 г)  $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} - 2e^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$  Эки электронду алуу менен заряддардын суммасы төң болду. Кычкылдануу жарым реакциясынын акыркы тенденция.

2. Калыбына келүү- электронду кошуп алуу процесси.

а)  $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2$  алгачкы жана кийинки зат.  
 б)  $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$  кычкылтектин атомун сууну кошуп жазуу менен тенденция. Бирок бул тура эмес, себеби сүүткөн бойонча баланс алуу үчүн сол жакка сүүткөн ионун жазуу керек. Бул нейтралдык чөйрө үчүн дал келбейт. Ошондуктан кычкылтектек эки гидрокычкыл ( $\text{OH}^-$ ) ионун жазуу менен тенденция. б.а.  $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{OH}^-$  анда төмөндөгүдөй болот.


в)  $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$  материалдык баланс пайда болду.

г)  $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3e^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$  Оң жана сол ( $4\text{OH}^-$ ,  $\text{MnO}_4^-$ ) жактагы иондордун зарядынын суммардык айырмасынан солго үч электронду ( $+3e^-$ ) кошуп жазуу менен электрондук тенденция алынат. Бул экинчи жарым реакциянын акыркы толук тенденция.


3. Электрондук баланс башкаба айтканда берген жана алган электрондордун барабар болушу

Калыбына- келтиригич кычкылдан- даргыч	$\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} - 2e^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$ $+ 2\text{H}^+$	2	3	кычкыл дануу.
	$\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3e^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$	3	2	калыбына келүү.


Электрондордун санын алмаштырып коэффициент кылышып коюу менен сол жана оң жактагы жарым реакцияларды суммалайбыз.





Тенденция оңдогу сүүткөн иондору менен гидрокычкыл иондору биригип, суунун молекуласы пайда болот.



Солдогу ( $3\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}_2\text{O}$ ) жана оңдогу ( $6\text{H}_2\text{O}$ ) суунун молекулалары кыскарат, анда





Кыскартылган иондук тенденциин астына керектүү иондорду жазып, толук тенденции алабыз.




Нейтралдуу чөйрөдө ашыкча кычкылтек суунун молекуласы менен биригип гидрокычкыл иону ( $\text{OH}^-$ ) пайда болот. Сол жакта суутек жана гидрокычкыл ( $\text{H}^+$ ,  $\text{OH}^-$ ) иону болбайт. Оң жакта гидрокычкыл иону реакциянын продукциясы катары пайда болот.

Демек,  $\text{MnO}_4^-$  иону ( $\text{Mn}^{7+}$ ) нейтралдуу чөйрөдө  $\text{MnO}_2$  ге ( $\text{Mn}^{4+}$ ) көчейин калыбына келет. Перманганат ион ( $\text{MnO}_4^-$ ) эки атом кычкылтектин бирөөн суунун ( $\text{H}_2\text{O}$ ) молекуласына кошуп эки гидрокычкыл ( $\text{OH}^-$ ) тобуна, экинчисин сульфит ионго ( $\text{SO}_3^{2-}$ ) кошуп сульфат ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ионго айланат.




1. Кычкылдануу-электронду берүү процесси.



б)  $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$  Кычкылтек жана суутек атомдорунун материалдык балансы. Бирок щелочтук чөйрөдө кычкылтек атомдорун тендеө (- $\text{OH}^-$ ) гидрокычкыл иону менен камсыз болот. Ошондо  $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

в)  $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^- + 2\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$  ондогу ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) жана солдогу ( $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^-$ ) иондордун, андагы  $\text{S}^{+4}$  жана  $\text{S}^{+6}$  заряддарды тендеө үчүн сол жактан ( $-2\text{e}^-$ ) эки электрондуу алыш салдык. Электрдик баланс түзүлдү. Бул кычкылдануу жарым реакциясынын акыркы тенденмеси.

2. Калыбына келүү-электрондуу кошуп алуу процесси.




б) Жогорудагы тенденме езүү материалдык баланска ээ.



в)  $\text{MnO}_4^- - 1\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_4^{2-}$  Бул жарым реакциянын акыркы электрондук баланс тенденмеси.

3. Электрондук баланс б.а. берген электрондордун санын алган электрондордун санына тендеө.

Калыбына	$\text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{SO}_4^{2-}$	2	1	кычкыл
келиригич	$+ \text{H}_2\text{O}$			дануу.
кычкылдан		1	2	калыбына
дарныч	$\text{MnO}_4^- + 1\text{e}^- = \text{MnO}_4^{2-}$			келүү.



Электрондордун санын алмаштырып коэффициент кылышы менен сол жана оң жактагы жарым реакцияларды суммаладык. Сол жана оң жакта эч кандай кыскартылган иондук тенденциин астына керектүү иондорду жазып, толук молекулярдык тенденциин алабыз.




Щелочтук чөйрөдө сол жана оң жакта да  $\text{H}^+$  иону болбоого тишиш. Тендең гидрокычыл жана суунун молекуласы эсебинен болот. Щелочтук чөйрөдө ашыкча кычкылтек суунун молекуласы менен байланышып гидрокычыл иону пайда болот. Жетишпеген кычкылтек суунун молекуласы менен компенсацияланат.

**№199.** Калий дихроматынын туз кислотасы менен болгон реакциясын жарым реакция усул менен тендеңгиле. Мында хлор газы бөлүнүп чыгат.

Чыгаруу: Жарым реакция усулун колдонообуз.

1) Кычкылдануунун жарым реакциясы




2) Калыбына келүүнүн жарым реакциясы  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}$  Мындан кычкылтектин атомун тендең үчүн суутек ионун кошуп жазып, суунун молекуласына айландырыбыз. Чөйрө кислоталык болот.




Жарым реакциялардын эки жагындагы бардык атомдордун санын тендеңгендөн кийин өтүүчү электрондордун санын аныктайбыз. Буга зарядды тендең менен жетишебиз. Сол жактагы бардык иондордун суммардык ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} = +12$ ) заряды  $+12$ , ал эми ондо ( $2\text{Cr}^{3+} + 6$ )  $+6$ га барабар. Бул заряддар тең болушу үчүн ар бир хром ( $\text{Cr}^{+6} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ ) го үчтөн электрон керек.

Ошондуктан сол жакка 6 (алты) электронду кошуп жазуу керек.





Жарым реакциялардын тенденциелерин бириктирип, бүт кычылдануу калбына келүү реакциясынын тенденмесин алабыз. Бул үчүн берген жана алган (-2 ө, +6 ө) электрондорду алмаштырып жазып, аларды кыскартып коэффициент кылыш коебуз.

Калбына	2Cl <sup>-</sup>	2 ө = Cl <sub>2</sub> ↑	2	6	3
келтиргич	Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> <sup>2-</sup>	+ 14H <sup>+</sup> + 6e <sup>-</sup>			
кычылдан		= 2Cr <sup>3+</sup> + 7H <sub>2</sub> O	6	2	1
дарныч					




Бул кыскартылган иондук тенденме. Бул тенденмеге керектүү иондорду кошуп жазабыз.




Мында суутектин 14H<sup>+</sup> иону 14Cl<sup>-</sup> иону менен бирге 14HCl болуп жазылды. Анын 6 моль Cl<sup>-</sup> иону калбына келүүгө катышып 3CrCl<sub>3</sub> пайда болду, 2 моль Cl<sup>-</sup> калийдин эки моль (2K<sup>+</sup>) ионун (2KCl) бириктirди, алты моль иону хлор газын пайда кылды.

Эми эң акыркы чыныгы заттардын формуласы боюнча тенденмени жазабыз. K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 14HCl = 2CrCl<sub>3</sub> + 3Cl<sub>2</sub> + 3KCl + 7H<sub>2</sub>O

**№200.** Төмөнкү кычылдануу-калбына келүү реакциясын иондук тенденмесин негизинде



Чыгарылыш: 1) Бул кыскартылган иондук формада жазылган тенденмени элементтердин-атомдордун кычылдануу даражасынын өзгөргөнүн көрсөтүү менен жазабыз.



2) Калбына келтиргич жана кычылданыргычтын атомдорунун санын эске алуу менен берген жана алган

электрондордун жалпы санын аныктап аны тенденциине коеффициент кылуу үчүн алмаштырып жазабыз.

$\text{Cr}_2^{+3}-6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{+6}$	6e <sup>-</sup>			Калыбына келтиргич. 34e <sup>-</sup>
$\text{S}_3^{2+}-24\text{e}^- \rightarrow 3\text{S}^{+6}$	24e <sup>-</sup>	34e <sup>-</sup>	3	электронду берип өзү
$\text{Mn}^{2+}-4\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{+6}$	4e <sup>-</sup>			кычкылданды.
$\text{N}^{+5}+3\text{e}^- \rightarrow \text{N}^{+2}$		3e <sup>-</sup>	34	Кычкылдандырыгыч өзү
		3e <sup>-</sup>		калыбына келди.

3) Демек калыбына келтиргичтер ( $\text{Cr}_2\text{S}_3$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ) 34e<sup>-</sup> электронду кычкылдандырыгыч ( $\text{N}^{+5}$ ) азотко берет. Берген электрондун саны алган электронго барабар болушу үчүн 34 менен 3 ту алмаштырып коеффициент кылып жазабыз.

$3\text{Cr}_2\text{S}_3+3\text{Mn}^{2+}+34\text{NO}_3^-+\text{CO}_3^{2-} \rightarrow 6\text{CrO}_4^{2-}+3\text{MnO}_4^{2-}+34\text{NO}+9\text{SO}_4^{2-}+\text{CO}_2 \uparrow$  Коэффициенттерди реакциянын оң жана сол жагына жазып, тенденсек, атомдордун кычкылтектин атому гана дал келбейт б.а. 105 атом(0)=108 атом(0) барабар болбайт.


4) Эгер анализесек карбонат ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) ион менен көмүр (IV) кычкыл газынын курамындагы кычкылтектек атомдорун тендеөө керек. Себеби буларга коеффициент коюлган эмес б.а. 102+3 атом ( $\text{CO}_3^{2-}$ )=106+2 атом ( $\text{CO}_2$ ) болушу үчүн карбонат иону ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) жана көмүр кычкыл газына ( $\text{CO}_2$ ) бирдей коеффициент табуу керек, жалпысынан кычкылтектин атомунун саны барабарлашсын. Мындаай коеффициент төрт боло алат.

$$102+4(\text{CO}_3^{2-})=106+4(\text{CO}_2)=114 \text{ болот.}$$

Анда  $3\text{Cr}_2\text{S}_3+3\text{Mn}^{2+}+34\text{NO}_3^-+4\text{CO}_3^{2-} \rightarrow 6\text{CrO}_4^{2-}+3\text{MnO}_4^{2-}+34\text{NO}+9\text{SO}_4^{2-}+4\text{CO}_2$  реакциясы тенделеп бутту.

**№201.** Активдүү металлдардын бири магний суюлтулган азот кислотасы менен реакцияга киргендө азот газы бөлүнүп чыгат. Реакцияны тендергиле жана жалпы жылышкан электрондордун санын аныктагыла.


Чыгаруу: 1) Реакциянын жалпы тенденесин жазып, кычкылдануу даражасы өзгөргөн атомдордун кычкылдануу даражасын көрсөтөбүз.




2) Жылышкан электрондордун санын аныктап, аны алмаштырып мүмкүн болсо кыскартып, тенденциине коеффициент кылып жазабыз.

Калыбына келтиргич. Кычкылдандырыгыч	Mg-2e <sup>-</sup> $\rightarrow \text{Mg}^{2+}$ 2N <sup>+5</sup> +10e <sup>-</sup> $\rightarrow \text{N}_2$	2e <sup>-</sup> 10e <sup>-</sup>	10 2	5 1	Кычкылдануу Калыбына келүү
--	--	-------------------------------------	---------	--------	----------------------------------


3) Төндемени коеффициенти менен жазабыз.



Мында азоттун атомунун саны төң болбайт. Себеби кислотадагы азоттун эки атому гана калыбына келет ( $\text{N}_2$ ), б.а. 2 моль азот ( $2\text{HNO}_3$ ) кислотадагы. Мындан сырткары магнийдин беш атомун бириктируү үчүн 10 моль ( $10\text{HNO}_3$ ) азот кислотасы керек. Аны төмөнкүдөй жазабыз.




4) Эми суунун молекуласына коэффициент коуп реакциянын толук төндемесин жазабыз.





Бардык атомдордун саны тендешти.

**№202.** Азот кислотасы металл эместер менен реакцияга киргэнде азоттун (II) кычкылына чейин калыбына келет. Төмөнкү реакцияларды толукташ жазып төндегиле.




## § 29. Кычкылдануу калыбына келүү реакцияларын классификациялоо

1. Кычкылдандырыгыч жана калыбына келтиргич реакцияга киргэн ар турдуу заттардын курамында болсо, бул молекула аралык кычкылдануу жана калыбына келүү реакциялары деп аталат.






**№203.** Бир нече элементтер кычкылдануу даражасын езгөрткөн кычкылдануу-калыбына келүү реакцияларын заттар берген жана алган электрондордун алгебралык суммасын эске алуу менен төндесе болот. Төмөнкү реакцияны төндегиле.


Чыгарылышы: а) Реакциянын молекулярдык төндемеси элементтердин кычылдануу даражасы өзгөргөнү көрсөтүлүү менен жазылат.




б) Кычылдандырыгыч жана калыбына келтиргичтин алдына берген жана алган электрондорду көрсөтөбүз.




в) Реакцияда оң жакта эки атомдуу молекулалар пайда ( $\text{N}_2$ ,  $\text{Cl}_2$ ) болгондуктан, электрондордун бардыгынын санын эки эсеп алып, аларды (10 e, 8 e) коэффициент катары алмаштырылып жазабыз. Калгандарында төндейбиз.



2. Реакцияга кирген бир эле заттын курамындағы ар түрдүү элементтердин атомдору кычылдандырыгыч жана калыбына келтиргич болсо, мындаи реакциялар молекула ичиндеги кычылдануу жана калыбына келүү деп аталат.






3. Бир эле заттын курамына кирген бир эле элементтин атомдору кычылдандырыгыч жана калыбына келтиргич болсо, булар диспропорционирленген реакциялар деп аталат.



**№204.** Темир (II) колчеданын кычылтекте құйғузгендөгү реакциянын төндемесин заттар берген жана алган электрондордун алгебралык суммасын эсепке алуу менен төндегиле.



Чыгаруу: 1) Төндемени жазып, электрондордун санын аныктап, алмаштырып коэффициент кылышып жазабыз.







### § 30. Кычкылдануу -калышына келүү реакцияларына шарттардын таасири

1. Реакцияга кирүүчү заттардын жаратылышына. Бирдей концентрациядагы азот кислотасы ар түрдүү активдүүлүктөгү калышына келтиргичтер менен ар түрдүү калышына келет.







Мында азот кислотасындагы азот ( $\text{N}^{+5}$ ) азот +2ге ( $\text{NO}$ ) жана азот -3ке ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ) чейин калышына келет.

2. Ар түрдүү температурадагы азот кислотасы күкүрттүү сүүткө менен  $\text{N}^{+5}$ тен  $\text{N}^{+2}$  ( $\text{NO}$ ) жана  $\text{N}^{+4}$  ( $\text{NO}_2$ ) ге чейин калышына келет.



3. Бирдей эле кычкылдандырыгыч жана калышына келтиргич менен чөйрөнүн шартына жараша ар түрдүү реакцияга кирет.



Реакциянын чөйрөсүнө жараша кычкылдануу-калибына келүү реакцияларында кычкылтектек атомунун тендершигиле.

#### 18-жадыбал

Чөйрө Зат кычкылтектек атому	Кычкыл $\text{pH} < 7$	Нейтралдык $\text{pH} = 7$	Щелочтук $\text{pH} > 7$
Ашыкча	$-2$ $\text{O} + 2\text{H} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ $-2$ $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O} + 2\text{H}^+$	$-2$ $\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ $\rightarrow 2\text{OH}^-$ $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}^{2-} + 2\text{H}^+$	$-2$ $\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{OH}^-$ $-2$ $2\text{OH}^- \rightarrow \text{O} + \text{H}_2\text{O}$
Жетишпесе			

4. Металлдардын активдүүлүгүнэ жана кислотанын концентрациясына жараша.



- a)  $Zn + H_2SO_4$ (суюл)  $\rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$
- б)  $Zn + H_2SO_4$ (70%)  $\rightarrow ZnSO_4 + H_2S + H_2O$
- в)  $Mg + H_2SO_4$ (80%)  $\rightarrow MgSO_4 + S + H_2O$
- г)  $Mg + H_2SO_4$ (90%)  $\rightarrow MgSO_4 + SO_2 + H_2O$

### 19-жадыбал

#### Азот кислотасы төмөнкүдөй №5

Металл $HNO_3$	Актив Li-Al	Орточо акт Mn-Pb	Пассив. $Cu, Hg, Au$	Металл эместер
Сулют концентр 63%	$NH_4NO_3$ $N_2O$	$NO$ $N_2$ $NO_2$	$NO$ $NO_2$	$NO$ $NO_2$

Демек азот кислотасындагы азот



ке чейин калыбына келет.

Легировани	Актив	Концентрация	Коррозия
Магнезий	Li-Al	10-15%	Болшой
Марганец	Li-Al	10-15%	Большой
Марганец	Li-Al	20-25%	Большой
Марганец	Li-Al	30-35%	Большой
Марганец	Li-Al	40-45%	Большой
Марганец	Li-Al	50-55%	Большой
Марганец	Li-Al	60-65%	Большой
Марганец	Li-Al	70-75%	Большой
Марганец	Li-Al	80-85%	Большой
Марганец	Li-Al	90-95%	Большой
Марганец	Li-Al	100%	Большой

Легировани	Актив	Концентрация	Коррозия
Марганец	Li-Al	10-15%	Большой
Марганец	Li-Al	20-25%	Большой
Марганец	Li-Al	30-35%	Большой
Марганец	Li-Al	40-45%	Большой
Марганец	Li-Al	50-55%	Большой
Марганец	Li-Al	60-65%	Большой
Марганец	Li-Al	70-75%	Большой
Марганец	Li-Al	80-85%	Большой
Марганец	Li-Al	90-95%	Большой
Марганец	Li-Al	100%	Большой

## Х Бөлүм

### Электролиттик диссоциация

#### § 31. Электролиттик диссоциация теориясы

Электролиттик диссоциация. Заттардын суудагы эритмеси же балкып эригени – балкымасы электр тогун өткөргөн заттар электролиттер деп аталат. Буга щелочтор, кислоталар жана туздар б.а. иондук жана уюлдуу коваленттик байланыштагы заттар кирет. Суудагы эритмеси же балкымасы электр тогун өткөрбөгөн заттар – электролит эместер деп аталат. Буга молекуласында уюлсуз жана начар уюлдуу коваленттик байланышы бар заттар (орг.заттар, газдар, сүү ж.б.) кирет.

**1. С.Аррениустун (1887) Электролиттик диссоциация теориясы. Жоболору.**


1) Сууда эригенде же балкып эригенде электролиттин молекулаларынын иондорго ажыроо процесси электролиттик (электро-оң жана терс, лит-суюк) диссоциация (ажыроо) деп аталат. Иондор бул заряддуу (оң же терс) бөлүкчөлөр. Оң заряддалган иондор-катион, терс заряддалганы анион деп аталат. Иондордун касиеттери ага дал келген нейтралдуу атомдорунан айырмаланат. Себеби бул заряддуу бөлүкчөлөрдүн электрондук түзүлүшү ар башка.




<i>Атом</i>	$+11\text{Na}$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^1$	$+11\text{Na}^+$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^0$	<i>Ион</i>
	$+11\text{Cl}$	$2e^- 8e^- 1e^-$	$+17\text{Cl}^-$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6$	
	$+17\text{Cl}$	$2e^- 8e^- 7e^-$	$+17\text{Cl}^-$	$2e^- 8e^-$	

2) Эритмелерде жана балкытмаларда иондор баш-аламан-хаотикалық күймүлдө болот. Бирок алар аркылуу электр тогу өткөндө иондор бир бағытта тартипке келтирилип: катиондор – катодго (терс заряддалган), аниондор-анодго (оң заряддалган) электроддорго тартылат.

3) Электролиттик диссоциация кайталанма процесс. Диссоциация –ажыроо менен эле бир мезгилде иондордун молекулага биригүүсү - ассоциация жүрөт. Ошондуктан тенденеси жазылганда карама-каршы барабардык белгіжебе коюлат.




4) Эритме жана балкымадагы катиондордун зарядынын санынын суммасы аниондордун зарядынын санынын жалпы суммасына барабар. Ошондуктан эритме жалпысынан электронейтралдуу болот. Бирок белгиси карама-каршы.



**2. Электролиттик диссоциациянын механизми.** Суу уюлдуу молекула. Суунун молекуласында суутектин атомдору бири-бирине карата кычкылтекке бурч менен жайланашип, жупташкан электрондор кычкылтекке жылышып терс заряд кычкылтек, оң заряд суутек жакта болот. Бул суунун молекуласына уюлдуулук касиетти берет. Бул диполдук түзүлүш болот. Диполдук түзүлүш бул молекуланын бир жагы бир аз оң (суулэк жагы) экинчи жагы бир аз терс (кычкылтек жагы) заряддалган болот б.а. + - .

Суунун диэлектрик өткөргүчтүгү  $20^{\circ}\text{C}$ да 81ге барабар. Эритмедеги диссоциациянын эң негизги себеби уюлдуу эриткич менен эриген заттын иондорунун ортосундагы химиялық аракеттенишүү. Иондук кошулмалар сууда эригенде оң иондорго суунун молекуласы терс жагы, терс иондорго оң жагы менен келип, иондун айланасын толук курчап молекуланы ионго ажыратат. б.а. иондордун суунун молекуласы менен болгон жаңы кошулмасы пайда болот.



Мында эркин иондор эмес, гидратташкан (сольватташкан) суунун молекуласы менен байланышкан иондор пайда болот. Суусуз жез сульфаты ак түстө, себеби  $\text{Cu}^{2+}$  жана  $\text{SO}_4^{2-}$  иондору кристаллда түссүз.  $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$  көк түстө.

Кислоталар сууда эригенде сутек иону менен гидроаксония  $\text{H}^++\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$  иону пайда болот. Бирок иондор менен байланышкан суунун молекуласынын саны белгисиз. Ошондуктан иондук төндеме жазганда суунун молекуласы кошуулуп жазылбайт.

Иондук кошулмалар ( $\text{KCl}$ ,  $\text{LiNO}_3$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  ж.б.) суудагы эритмелеринде толугу менен, уюлдуу коваленттик байланыштапы электролиттер ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HJ}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  ж.б.) уюлдуулугуна жараша толук эмес диссоциацияланышат.

### 3. Электролиттик диссоциация даражасы.

Электролиттик диссоциация карама-карши процесс. Анын

тең салмактуулук абалы

электролиттик диссоциация

даражасы менен белгиленет.

б.а. ионго ажыраган

молекулалардын санынын ( $n$ ) жалпы эриген молекулалардын санына ( $N$ ) болгон катышы.  $\alpha$ - $(\alpha)$  диссоциация даражасы, ал бирдиктүн үлүшү ( $n/N$ ) же  $(n/N) \cdot 100$  менен белгиленет. Диссоциация даражасы  $\alpha=0,2$  же  $\alpha = 20\%$  болсо, бул ар бир эриген жүз молекуланын 20-сы ионго ажырады деген сез. Диссоциация даражасы боюнча электролиттер үчкө белүнөт.

А) Күчтүү электролиттер  $\alpha > 30\%$ ;  $\alpha=0,3$

Б) Орто электролиттер  $\alpha=2-30\%$ ;  $\alpha=0,02-0,3$ ;

В) Начар электролиттер  $\alpha < 2\%$ ;  $\alpha < 0,02$  болот.

**№205.** Чочколордо аз кандуулуктун алдын алуу үчүн ар күнү 10 мл-ден 1 литринде 2,5 г темир (II) купоросу жана 1 г жез купоросу бар эритме берилет. Ушул эритменин 10 мл-деги темирдин жана жездин массасын аныктагыла.

Чыгарылышы: 1) Темир (II) жана жез (II) купоросунун молярдык массасын табабыз.

M:  $(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 278\text{г/моль}$ ; M( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) = 250г/моль

2) Пропорция түзүп металлдардын массасын табабыз.

- а) 10мл эритмеде  $2,5 \cdot 10^{-2}$ г же 25мг  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  бар  
 б) 10мл эритмеде  $1 \cdot 10^{-2}$ г же 10мг  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  бар

$$278\text{мг}(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) - 56\text{мг Fe}^{2+}$$

$$25\text{мг}(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) - x \text{ мг Fe}^{2+} \quad x = 5,04\text{мг Fe}^{2+}$$

$$250\text{мг}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) - 64\text{мг Cu}^{2+}$$

$$10\text{мг}(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) - x \text{ мг Cu}^{2+} \quad x = 2,56\text{мг Cu}^{2+}$$

**№206.** Эритмени анализдегенде  $0,69\text{г/л Na}^+$  жана  $1,86\text{г/л NO}_3^-$  иону бар экени аныкталған. Бул иондордун саны бири-бирине карата кандай?

Чыгарылышы: а) Иондордун моль санын табабыз.

$$M(\text{Na}^+) = 23\text{г/моль}; \quad M(\text{NO}_3^-) = 62\text{г/моль}$$

$$V(\text{Na}^+) = 0,69 \text{ г/23 г} = 0,03 \text{ моль}; \quad V(\text{NO}_3^-) = 1,86 / 62 = 0,03 \text{ моль}$$

Демек  $V(\text{Na}^+) = V(\text{NO}_3^-) = 0,03 \text{ моль}$




### § 32. Электролиттик диссоциация теориясы негизинде кислоталар, нөгиздер жана түздардың аныкташасы жана алардың касиеттери.

Демек электролит болу иондук көрсөткүчтөгү заттар. М:  $\text{HCl}$ ,  $\text{NaCl}$  сууда,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  криолитте ( $\text{Na}_3\text{AlCl}_6$ );  $\text{NaCl}$ ;  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  балқып зригенде, катуу иондук түзүлүштөгү заттар жогорку температурада  $+300^\circ\text{Сда}$ , айнек,  $\text{ZnO}_2 + 800^\circ\text{Сда}$  электролит болот.




Заттар сууда зригенде эритмедеги катиондор суунун молекуласы (кычкылтектек жагы) менен донордук-акцептордук байланыш аркылуу гидраттык (суу менен катталған) кабыкчаны пайда кылат. Мында катион акцептор, ал эми суунун молекуласындагы кычкылтектин атому донор болот.

Эритмедеги аниондор суунун молекуласы менен кулондук күчтөр аркылуу тартылат. Мында аниондор электрондук жуптун донору, ал эми суунун молекуласындагы суутек акцептор болот.

1. **Кислоталар** – деп диссоциация процессинде катион катары жалаң суутектин ионун белүп чыгаруучу заттарды айтабыз. Суутек иону менен кислота калдығынын аниону да пайда болот.






Эритменин жалпы кислоталык касиети суутек ионуна ( $\text{H}^+$ ) байланыштуу. Бирок бул иондор кычкыл туздар диссоциацияланганда жана ошондой эле туздардын кээ бир катионун гидролизинде да пайда болот.






Демек электролиттик диссоциация теориясы боюнча бул туздар өзүн кислота сыйктуу алып жүрет. Б.а. кислоталык касиетке ээ.  $\text{H}^+(\text{H}_3\text{O}^+)$  ионунун болушу индикаторлордун түсүн өзгөртөт жана металлдар, металлдардын кычкылдары, негиздер менен реакцияларды берет.

а) Бардык кислоталар щелочтор менен тузду жана сууну пайда кылуу менен реакцияга кирет. 1-чи жалпы молекулалык, 2-чи жалпы иондук, 3-чү кыскартылган иондук төндемесин жазабыз.










Бул нейтралдашуу реакциянын маңызы ар кандай күчтүү кислоталык эритмеси ар кандай щелочтур эритмеси менен суутек ( $\text{H}^+$ ) жана гидрокычкыл иондорунан ( $\text{OH}^-$ ) суунун ( $\text{H}_2\text{O}$ ) диссоциацияланбаган молекуласына ( $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ) бириктүрүү. Бул кыскартылган иондук төндемеде көрсөтүлгөн.  $\text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 57 \text{ кДж}$ :




Щелочтордо гидрокычкыл ( $\text{OH}^-$ ) иону реакцияга чейин алдын-ала ажырайт. Сууда эрибеген негиздерде реакция процессинде суутек ( $\text{H}^+$ ) ионунун таасиринде ажырайт. М:  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .






б) Эрүүчү кислоталар туздар менен реакцияда пайда болгон жаңы туз кислоталык биреө чекме-эрибөөчү, же начар –тез ажыроочу кислота болсо, алмашуу реакциясы жүрет.



в) Сууда эрүүчү көпчүлүк кислоталар негиздик кычкылдар менен тузду жана сууну пайда қылуу менен реакцияга киришет.




г) Көпчүлүк сууда эрүүчү кислоталар металлдардын электрохимиялык чыңалуу катарында сутекке чейинки жайланышкан металлдар менен реакцияга киргенде жаңы туз жана сутек пайда болот.








Демек, кислоталарга мүнөздүү болгон бардык касиеттер сутек ( $\text{H}^+$ ) ионуна байланыштуу.


2. Негиздер деп-суудагы эритмелеринде анион катары гидрокычыл ( $\text{OH}^-$ ) ионун белүп чыгаруучу татаал заттарды айтабыз.



$\text{CaOH}^+ \leftrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^-$  негиздерге мүнөздүү болгон бардык касиеттер гидрокычыл ( $\text{OH}^-$ ) ионуна байланыштуу.




а) Бардык негиздер (сууда эригени жана эрибегени) күчтүү кислоталар менен тузду сууну пайда қылуу менен реакцияга кирет.






Сүү темир (III) гидрокычкылына караганда да ионго кыйындык менен диссоциацияланат.

б) Жаңы пайда болгон туз же негиздин бирөө сууда эрибесе щелочтор туздар менен реакцияга кирет.



3. Орто туздар-суудагы эритмелеринде металлдын оң ионун жана кислота калдыгынын терс ионун пайда кылуу менен диссоциациялануучу татаал заттар




а) Кычкыл туздар-суудагы эритмелеринде металлдын жана суутектин оң ионуна, кислота кычкылдыгынын терс ионуна диссоциалануучу татаал заттар




б) Негиздик туздар-булар кислота кычкылдыгынын анионуна жана курамында металл жана гидрокычкыл ( $\text{OH}^-$ ) тобу бар татаал катионго диссоциациялануучу электролиттер болот.



Мында татаал катион гидрокычкыл тобун пайда кылуу менен андан ары диссоциацияланат. Булар көп валенттүү металлдар үчүн мүнөздүү жана негиздик, кислоталык калдыкты пайда кылуу менен диссоциацияланат.



в) Комплекстик туздар-суудагы эритмелерде татаал комплекстик ионду пайда кылуу менен диссоциациялануучу электролиттер.



г) Туздардын химиялык касиеттери. Туздардын суудагы эритмелери эгер реакцияда пайда болгон заттардын бирөө эрибөөчү, чөкмө, газ же аз диссоциациялануучу затты пайда кылса кислоталар, щелочтор, туздар, активдүү металлдар менен реакцияга кирет.




№207. 170 мл 5 % ( $\rho=1,318\text{г/мл}$ ) жегич калийдин эритмеси аркылуу 2180 мл күкүрт (IV) кычкылын өткөрүшкөн. Газдын көлемү  $20^\circ\text{C}$  де 1,43 атм. басымда өлчөнгөн. Эритмеде кандай заттар пайда болот жана алардын массалык үлүшү кандай?

Чыгарылыш: 1) Күкүрт (IV) кычкылы эки негиздүү начар кислотанын ангириди. Ал эки түрдүү орто жана кычкыл түздарды пайда кылат. Бул учун реагенттердин моль сандарын табабыз.

$$\text{9 (KOH)} = (170 \cdot 1,318 \cdot 0,05) / 56 = 0,2 \text{ моль}$$


$$\text{9 (SO}_2\text{)} = (1,43 \cdot 2,18) / (0,082 \cdot 293) = 0,13 \text{ моль}$$

2) Орто туз пайда болуу реакциясынын тенденесин жазып, реакцияда пайда болгон жана ашып калган заттардын моль санын табабыз. Эсептөөлөр КОН буюнча жүргүзүлөт.



Реакцияга 0,2 моль КОН менен 0,1 моль  $\text{SO}_2$  кирет, натыйжада  $0,13 - 0,1 = 0,03$  моль  $\text{SO}_2$  ашып калат.

3) Ашыкча 0,03 моль  $\text{SO}_2$  суунун катышуусунда алынган ( $0,1$  моль  $\text{K}_2\text{SO}_3$ ) менен реакцияга кирет. Анда пайда болгон кычкыл жана орто түздүн (ашып калган) моль санын табабыз.



Демек;  $0,1$  моль  $\text{K}_2\text{SO}_3 - 0,03$  моль =  $0,07$  моль.  $\text{K}_2\text{SO}_3$  орто туз ашып калат да,  $0,06$  моль  $\text{KHSO}_3$  кычкыл туз пайда болот.

4) Демек, эритмеде мүмкүн болгон реакциялардын кийин  $0,06$  моль  $\text{KHSO}_3$  жана  $0,07$  моль  $\text{K}_2\text{SO}_3$  пайда болот. Булардын баары сууда зрийт, реакциядан сыртка чыкпайт.

а) Эритменин жалпы массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = m(\text{KOH})_{\text{эрит}} + m(\text{SO}_2)$$

$$m(\text{эрит}) = 170 \text{ мл} \cdot 1,318 \text{ г/мл} + 0,013 \text{ моль} \cdot 64 \text{ г/моль} = 224,9 \text{ г}$$

б) Эриген заттардын массалык үлүшүн табабыз.

$$v(\text{KHSO}_3) = (0,06 \text{ моль} \cdot 120 \text{ г/моль}) / 224,9 \text{ г} = 0,032$$

$$v(\text{K}_2\text{SO}_3) = (0,07 \text{ моль} \cdot 158 \text{ г/моль}) / 224,9 \text{ г} = 0,049$$

Жообуу:  $v(\text{KHSO}_3) = 0,032$  же 3,2%;

$v(\text{K}_2\text{SO}_3) = 0,049$  же 4,9%


**№208.** Цинктин 13 г массасын 0,3 моль концентрацияланган күкүрт кислотасына таасир эткенде күкүрттүү суутек бөлүнүп чыгат. Канча моль күкүрт кислотасы туз пайда кылууга жана кычкылдануу калыбына келүү процессине сарпталат?

Чыгарылыш: 1) Реагенттердин моль санын табабыз.

$$9(\text{Zn}) = 13\text{г} / 65\text{г/моль} = 0,2 \text{ моль}$$

$$9(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,3 \text{ моль берилген.}$$

2) Кычкылдануу-калыбына келүү реакциясынын тенденесин түзүп, тендереп, туз пайда кылууга жана кычкылдануу калыбына келүүгө катышкан кислотанын молун табабыз.



$$0,2/4 = 0,3/5 = 0,05 = 0,06 = \text{Zn жетишпейт.}$$

0,2 моль Zn менен реакцияга киругүү үчүн 0,25 моль H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> керек, демек 0,05 моль H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ашып калат. 9(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 5/4 9(Zn)

Демек, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> түн беш бөлүгүнөн төртөө (0,2 моль) туз пайда кылууга жана бир бөлүгү кычкылдануу калыбына келүү процессине (0,05 моль) катышат. 0,05 моль H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ашыкча. Жообу: 0,2 жана 0,05 моль

**№208.** 1,5 л барий хлоридинин эритмесинде 2,64 моль барийдин жана хлордун иону бар. Эгер диссоциация даражасы 78% ти түзсө эритмеги барий хлоридинин молярдык концентрациясын аныктагыла.

Чыгарылыши:

Берилди:

$$V(\text{эріт}) = 1,5 \text{ л}$$

$$9(\text{Ba}^{2+}) + 9(\text{Cl}^-) = 2,64 \text{ моль}$$

$$\alpha = 78\% \text{ же} = 0,78$$

$$\text{C}(\text{BaCl}_2) - ?$$

Бардык пайда болгон иондордун саны үчүн (1. Ba<sup>2+</sup>+2Cl<sup>-</sup>), эки иондун ар биринин моль санын табабыз.


$$\text{a)} 9(\text{Ba}^{2+}) = 2,64 \text{ моль} / 3 = 0,88 \text{ моль}$$

$$\text{б)} 9(\text{Cl}^-) = 0,88 \text{ моль} \cdot 2 = 1,76 \text{ моль}$$

2) BaCl<sub>2</sub>нин ионго ажыраган моль санын табабыз.

$$9(\text{BaCl}_2) = (\text{Ba}^{2+}) = 0,78 \text{ моль}$$

1) Диссоциациянын тенденесин жазып иондорунун санын аныктайбыз.



3) Пропорция түзүп, эритмедеги  $\text{BaCl}_2$  нин жалпы моль санын жана молярдык концентрациясын табабыз.

a) 0,88моль-78%

$$x \text{ моль-100\%} \quad x=1,128 \text{ моль} (\text{BaCl}_2)$$





$$\text{б) } C(\text{BaCl}_2)=9/V=1,128 \text{ моль}/1,5=0,75 \text{ моль/л}$$

### §33. Иондук алмашуу реакциялары



Электролиттер эригенде карама-каршы заряддалган иондорду пайда кылат. Эгер эритмеде бир нече электролит зат эриген болсо, алар бир нече түрдүү катион жана аниондорду пайда кылып, ал карама-каршы заряддалган иондор өз ара аракеттенишип жаңы электролит эмес, же начар электролит б.а. ионго ажырабаган заттын молекулаларын пайда кылышы мүмкүн. Мындай иондор ортосунда жүргөн реакция иондук алмашуу реакциялар деп аташат. М: Эритмеде эки  $\text{K}_2\text{SO}_4$  жана  $\text{BaCl}_2$  электролит болсо, алар төрт түрдүү ионду пайда кылат.

$$\text{K}_2\text{SO}_4 \leftrightarrow 2\text{K}^+ + \text{SO}_4^{2-} \quad \text{BaCl}_2 \leftrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-$$


Бул иондор ар түрдүү комбинацияда бири-бири менен өз ара аракеттенишет.



Булардын ичинен (төрттөөнөн) бир комбинацияда эрибөөчү-ионго ажырабоочу ( $\text{BaSO}_4$ ) чөкмө пайда болот. Реакция ошол чөкмөнүн пайда болуу жагына жылат. Чөкмө реакциянын тескери жүрүшүнө тоскоол болот. Реакциянын жалпы молярдык төндемеси.



Толук иондук төндемедеги сол жана оң жактагы реакцияга катышпаган иондорду кыскартсак, кыскартылган иондук төндеме кылат.



Бул реакцияны анализдесек  $\text{K}_2\text{SO}_4$  менен  $\text{BaCl}_2$  нин молекуласындағы  $2\text{K}^+$  иону менен  $\text{Ba}^{2+}$  иону же  $\text{SO}_4^{2-}$  иону менен  $2\text{Cl}^-$  иону орун алмашкандай болот. Натыйжада  $\text{BaSO}_4$  чөкмөсү алынат. Ошондуктан мындай реакциялар иондук алмашуу реакциялары деп аталат.

1. Иондук алмашуу реакцияларынын төндемелерин жазуунун эрежелери.

а) Начар электролиттин формуласы молекулалык, күчтүү электролиттики иондук формада жазылат.




б) Заттардын эритмеси реакция үчүн алынгандан аз эрүүчү заттар үчүн да реагенттер ион формада жазылат.

в) Эгер реакция натыйжасында аз эрүүчү заттар пайда болсо, иондук төндеме жазууда аны эрибейт деп эсептейт.




г) Сол жактагы иондордун зарядынын суммасы оң жактагы иондордун зарядынын суммасына барабар.

## 2. Иондук алмашуу реакцияларынын жүрүү шарттары



а) Чөкмө-эрибеген затты пайда кылуу менен жүрүүчү реакциялар



б) Газ абалындагы затты пайда кылуу менен жүрүүчү реакциялар.






в) Начар электролиттин пайда болушуна алып келүүчү ( $\alpha < 2\%$ ) реакциялар.  $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{CH}_3\text{COOH}$



**№209.** Эрибеген кальций фосфиди менен азот кислотасынын эритмеси ортосундагы иондук алмашуу реакциясынын төндемелерин түзгүле.


Чыгарылышы: Заттардын формуласын жазып толук молекулалык жана иондук, кыскартылган иондук төндемелерин жазабыз.




**№210.** Этикасыйз стаканда натрийдин хлориди, иодиди, карбонаты жана сульфаты бар. Ар бир стаканда кайсы туз бар экенин аныктагыла. Керектүү реактивдерди көрсөткүлө.

Чыгарылыш: Анализдейбиз. Бул түздардын баарында натрийдин катиондору бирдей, аниондору ар түрдүү, ошондуктан аниондорго мүнөздүү болгон реакцияларды жүргүзүү керек.


1) Күмүш нитратын жана азот кислотасынын эритмеси менен күйсак, ак быштак сымал ( $\text{AgCl}$ ) эрибеген чөкмө алынса бул  $\text{NaCl}$  болот.




3) Эгер мында сары быштак сымал чөкмө пайда болсо, бул натрий иодиди болот.



3) Барий хлориди менен  $\text{SO}_4^{2-}$  иону аныкталат. Себеби кислотада эрибеген ак чөкмө  $\text{BaSO}_4$  пайда болот.




4) Барий хлориди менен корбанат ион ак чекмөнү  $\text{BaCO}_3$  пайда ( $\text{BaSO}_4$  кө оқшош) кылат. Бирок  $\text{BaSO}_4$  төн айырмасы, ал кислотада эрип, көмүр (IV) кычкыл газы пайда болот.






№211. 0,2 М натрий гидрокычыл жана 0,1 М фосфор кислотасынын суудагы эритмелерин куюштургандан кийин эритмеде негизинен кандай заттар пайда болот.? Жообун керектүү реакциялардын молекулярдык жана кыскартылган иондук тенденмелер менен катышын көрсөтүү аркылуу далилдегиле.



Чыгаруу: 1) Реагенттердин молдук саны катары эритмелердин концентрациясын 0,2 моль/л жана 0,1 моль/л деп алабыз.

2) Мүмкүн болгон реакцияларды жазып, реакцияга кирген заттардын молдук катышын аныктайбыз.





3) Шарт бойонча  $9_{(\text{NaOH})} = 0,2$  моль  $9(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0,1$  моль. Демек, реакциянын катышы 2:1 натыйжасында дигидрофосфат пайда болот. Анын белгилүү бөлүгү гидролизденет.



**№212.** Төрт идиште барий гидрокычкылынын, цинк сульфатынын, натрий карбонатынын жана күкүрт кислотасынын эритмелери бар. Ар бир идиштеги заттарды башка реагенттерди пайдаланбай туруп аныктагыла. Реакциялардын теңдемелерин жазыла. Кантип аныктаганыңарды түшүндүргүлө.






Чыгарылышы: 1) Жадыбал формасында пайда болгон чөкмөлөрдү аныктайбыз.

#### 20-жадыбал

Заттар	$\text{Ba}(\text{OH})_2$	$\text{ZnSO}_4$	$\text{Na}_2\text{CO}_3$	$\text{H}_2\text{SO}_4$
$\text{Ba}(\text{OH})_2$	—	$\text{BaSO}_4 \downarrow$	$\text{BaCO}_3 \downarrow$	$\text{BaSO}_4 \downarrow$
$\text{ZnSO}_4$	$\text{BaSO}_4 \downarrow$	—	$\text{ZnCO}_3 \downarrow$	—
$\text{Na}_2\text{CO}_3$	$\text{BaSO}_4 \downarrow$	$\text{ZnCO}_3 \downarrow$	—	$\text{CO}_2 \uparrow$
$\text{H}_2\text{SO}_4$	$\text{BaSO}_4 \downarrow$	—	—	—

2) Анализдейбиз үч пробирка менен  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ , эки пробирка менен  $\text{ZnSO}_4$ , эки пробирка менен чөкмө жана бирөө менен газды  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ; бир пробирка менен чөкмө жана бирөө менен газды  $\text{H}_2\text{SO}_4$  пайда кылат.


3) Бул реакциялардын теңдемелерин молекулярдык жана кыскартылган иондук формада жазабыз.



**№ 213.** Хлордуу натрий менен жез хлоридинин дигидратынын 2,29г аралашмасына ашыгы менен алынган күкүрт кислотасын таасир эткенде бөлүнүп чыккан газды 17,7


мл 12%түү ( $p=1,13\text{г/мл}$ ) натрий гидрокычкылынын эритмесине сициришкен. Пайда болгон эритме толугу менен 15 мл концентрациясы 0,67 моль/л болгон күкүрт кислотасы менен нейтралдашкан. Алгачкы эритмедеги туздардын массалык үлүшүн жана бөлүнүп чыккан газдын көлемүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Күкүрт кислотасына таасир эткенде жүргөн реакциялардын төндемелерин жазабыз.




Бул реакцияларда кычкыл же орто туз пайда болушу температурага жараша болот.


Бирок хлордуу суутектин пайда болушу, моль саны туздун курамына көз каранды эмес. Себеби  $\text{NaCl}$  менен  $\text{HCl}$  дун молдук катыштары бирдей.



2) Бөлүнүп чыккан хлордуу суутек щелоч менен реакцияга кирет.




б) Щелочтун ашыгы күкүрт кислотасы менен нейтралдашат.



3) Арапашма болгондуктан алгебралык төндемелер системасын түзүп чыгарабыз.

$$\gamma(\text{NaCl}) = \text{а моль}; \gamma(\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = \text{в моль}$$

$$58,5 \text{ а} + 171 \text{ в} = 2,29 \text{ г}$$



$$\gamma(\text{NaOH}) = \frac{m}{M} = \frac{\rho V \varphi}{M} = \frac{1,13\text{г} \cdot 17,7 \cdot 0,12}{40\text{г/моль}} = 0,05 \text{ моль}$$

$$\gamma(\text{H}_2\text{SO}_4) = CV = 0,67 \text{ моль} / 15 \cdot 10^{-3}\text{л} = 0,01 \text{ моль}$$

5) Бардык төндемелер боюнча эсептөөлөрдү жүргүзөбүз.

а) (4) төндеме боюнча 0,01 моль  $\text{H}_2\text{SO}_4$  менен 0,2 моль  $\text{NaOH}$  реакцияга кирет.

б) Анда туз кислотасы менен  $0,05 - 0,02 = 0,03$  моль  $\text{NaOH}$  (3) реакцияга кирет.

в) (1) реакцияда бөлүнүп чыккан  $\text{HCl}$ -а моль (2) реакциядагысы 2 в моль болсо, реакцияда сарпталган  $\text{HCl} = 0,03$  моль б.а.  $a + 2v = 0,03$  моль болот.

г) Булардын баарын ордуна коюп төмөнкү жыйынтыкты алабыз.

$$58,5a + 171b = 2,29g \quad b=0,01$$

$$a+2b=0,03 \quad a=0,01$$

6) Аралашманың проценттик курамын аныктайбыз.

$$\varpi(NaCa) = \frac{m(NaCa)}{2,29} = \frac{0,01 \cdot 58,5}{2,29} = 0,255 \text{ же } 25,5\%$$

$$\varpi(CuCl_2 \cdot 2H_2O) = \frac{m(CuCl_2 \cdot 2H_2O)}{2,29} = \frac{0,01 \cdot 171}{2,29} = 0,747 \text{ же } 74,7\%$$

7) Бөлүнгөп чыккан газдың көлемү

$$V = \bar{v} \cdot V_m = 0,03 \text{ моль} \cdot 22,4 \text{ л/моль} = 0,672 \text{ л.}$$

### § 34. Суунун диссоциациясы. Суутектик көрсөткүч

Суу абдан начар амфотердик электролит. Анын диссоциация даражасы  $22^{\circ}\text{C}$ да  $\alpha=1,8 \cdot 10^{-8}$  сыга барабар.

$$\begin{aligned} H_2O &\leftrightarrow H^+ + OH^- \\ H_2O + H_2O &\leftrightarrow H_3O^+ + OH^- \end{aligned} \quad K = \frac{C[H^+] \cdot C[OH^-]}{C[H_2O]} = 1,8 \cdot 10^{-16}$$

Суунун диссоциация даражасы өте аз, ошондуктан суунун диссоциацияланбаган молекулаларынын төң салмактуулук константасы суунун жалпы концентрациясына барабар. Суунун көлемү 1л болсо, анын моль санын жана суунун диссоциация константасын табабыз.

$$\gamma(H_2O) = 1000 \text{ г} / 18 \text{ г/моль} = 55,56 \text{ моль/л}$$

$$K_{(H_2O)} = [H^+] \cdot [OH^-] = (1,8 \cdot 10^{-16}) \cdot 55,56 = 10^{-14}$$

Сууда  $H^+$  жана  $OH^-$  иондорунун концентрациясы бирдей б.а. суунун диссоциациясы  $0,000\ 000\ 1$  же  $10^{-7}$  моль. Бул демек 1л суунун  $10^{-7}$  молу иондорго ажырайт. Демек  $10^{-7}$  г ион/л суутек жана  $10^{-7}$  г гидрокычкыл ( $OH^-$ ) пайда болот.

$$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-7} \cdot 10^{-7} = 10^{-14}$$

Эритмеги суутек иондорунун концентрациясы кислоталық, ал эми гидрооксид иондорунуку щелочтук касиетті көрсөттөт.  $H^+$  жана  $OH^-$  иондорунун концентрациясы бири-бирине байланышту. Эгер эритмеге кислотаны кошсок  $[H^+]$  иондорунун концентрациясы канчага көбейсе  $[OH^-]$  иондорунун концентрациясы ошончого азаят. Же щелочту кошуу менен  $[OH^-]$  иондорунун концентрациясын көбейтсек, ага жараша  $[H^+]$  иондорунун концентрациясы азаят.

Бул иондордун  $[H^+]$  же  $OH^-$  биригинин концентрациясы белгилүү болсо экинчисинин концентрациясын табууга болот.

$$[H^+] = 10^{-14} / [OH^-] ; \quad [OH^-] = 10^{-14} / [H^+]$$

Ошентип эритменин реакциясы кандай өзгөрбөсүн сутек жана гидрокычыл иондорунун көбейтүндүсү болот. Эгер сууга кислота куюп, сутек иондорунун концентрациясын  $10^{-4}$  моль/литрге көбейтсөк,  $(OH^-)$  гидрокычыл иондорунун концентрация  $[OH^-] = 10^{-10}$  моль/л-ге азаят. Ал эми  $[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-4} \cdot 10^{-10} = 10^{-14}$  моль/л болот. Эсептөөлөр жана жазууга ыңгайлуу болсун үчүн сутек  $[H^+]$  ионунун концентрациясын, анын ондук логорифмасынын терс мааниси  $-lg[H^+]$  менен түюнтуп pH символу менен белгиленет. Бул pH тын мааниси сүүтектик көрсөткүч деп аталат.  $pH = -lg[H^+]$

$$pH = -lg[H^+]$$

Таза суу үчүн  $pH = lg[10^{-7}]$  б.а.

$$pOH = -lg[OH^-]$$

$pH = 7,0$  же  $pOH = -lg[10^{-7}]$  б.а.

$$pOH = 7,0$$

Суунун иондук көбейтүндүсү

$$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \text{ же } pH + pOH = 14$$

$[H^+]$  иону көбейүү менен pH төмөндөйт,  $[OH^-]$  иону көбейүү менен pH көбейет. К  $H_2O = 1 \cdot 10^{-14}$

Нейтралдуу чөйрөдө  $pH = 7,0$   $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

Кычкыл чөйрөдө  $pH < 7,0$ ;  $[H^+] > 10^{-7} > [OH^-]$

Щелочтук чөйрөдө  $pH > 7,0$ ;  $[H^+] < 10^{-7} < [OH^-]$

(Жадыбал 21).

**Реакциянын чейресүнө жараша сутек жана гидрокычыл иондорунун концентрациясы, pH тын мааниси**

### 21-жабыдал

Чейрө	$C[H^+]$ моль/л	$C[OH^-]$ моль/л	pH
Нейтралдуу	$10^{-7}$	$10^{-7}$	7
Кычкыл	$> 10^{-7}$	$< 10^{-7}$	$< 7$
Щелочтук	$< 10^{-7}$	$> 10^{-7}$	$> 7$
	$10^{-1} \ 10^{-2} \ 10^{-3} \ 10^{-4} \ 10^{-5} \ 10^{-6} \ 10^{-7} \ 10^{-8} \ 10^{-9} \ 10^{-10} \ 10^{-11} \ 10^{-12} \ 10^{-13} \ 10^{-14}$		
pH	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		
	$\xleftarrow{\hspace{1cm}}$	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$	
кислоталык касиет күчөйт			щелочтук касиет күчөйт

**№ 214.** Суудагы эритмеде  $[OH^-]$  иондорунун концентрациясы а)  $10^{-12}$  жана б)  $10^{-5}$  ке барабар болсо, эритменин pH канчага барабар.

Чыгарылышы:

а)  $C[OH^-] = 10^{-12}; C[H^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}; pH = 2$

б)  $C[OH^-] = 10^{-5}; C[H^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}; pH = 9$

**№215.**  $[OH^-]=0,02$  моль/л болгон эритмедеги (суудагы)  $H^+$  иондорунун концентрациясын эсептеп чыккыла.

Чыгарылышы:  $KH_2O=[H^+].[OH^-]=1,0 \cdot 10^{-14}$  анда

$$[H^+] = \frac{10 \cdot 10^{-14}}{[OH^-]} = \frac{1,0 \cdot 10^{-14}}{0,02} = 5 \cdot 10^{-11} \text{ моль/л}$$

Жообу:  $5 \cdot 10^{-11}$  моль/л

**№ 216.** Туз кислотасынын 0,01 M эритмесинен суутек ионунун концентрациясын аныктағыла.

Чыгаруу: 1) Суунун молдук көрсөткүчү

$$KH_2O=[H^+].[OH^-]=1 \cdot 10^{-14}$$

2) Эритменин электронейтралдуулугунун шарты

$$[H^+].[OH^-]+[Cl^-]$$

а) Туз кислотасы толук диссоциацияланат

Иондук шарты  $[H^+]=[Cl^-]=0,01$  моль/л

Мындан  $[OH^-]=10^{-14}/10^{-2}=10^{-12}$  моль/л

Демек 0,01 HCl дун суудагы эритмесинде  $[H^+] = 10^{-2}$ , ал эми  $[OH^-]=10^{-12}$  моль/л

б) Тескерисинче эгер сууга щелочтуу куюп

$[OH^-]=10^{-2}$  ге чейин көбәйтсөк анда

$$[H^+] = 10^{-14}/10^{-2} = 10^{-12} \text{ моль/л}$$

**№217.** Кальцийдин гидрокычылдынын 0,01M эритмесиндеги суутектин иондорунун концентрациясын аныктағыла.

Чыгаруу: а) Суунун иондук көрсөткүчү

$$K_{H_2O}=[H^+].[OH^-]=1 \cdot 10^{-14}$$

б) Эритменин электронейтралдуулугунун шарты

$$[OH^-]=[H^+]+Ca^{2+}$$

в) Иондордун концентрациясын аныктоо.

$\text{Ca}(\text{OH})_2 \leftrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$  Кальцийдин ионуна караганда гидрокычыл иону эки көп пайда болот.

$[\text{Ca}^{2+}] = 0,01 \text{ моль/л}; \quad 2[\text{OH}^-] = 0,02 \text{ моль/л}$

Себеби толук диссоциацияланат.

**№218.** Бир литр сууда  $+4^\circ\text{C}$ да 1700 мл көмүр (IV) кычыл газы эрийт, бирок эриген газдын 6,8% ти көмүр кислотасына айланат. Эгер бул шартта диссоциация даражасы 0,08% болсо, биринчи баскыч боюнча көмүр кислотасынын диссоциация натыйжасында пайда болгон сүүткөн иондорунун концентрациясын аныктагыла. Экинчи баскыч боюнча диссоциациясын эсепке албагыла.

Чыгаруу: 1) Реакция боюнча көмүр кислотасына айланган көмүр (IV) кычыл газынын көлөмүн жана моль санын табабыз. Бул үчүн газ абалынын тенденесин пайдаланабыз.

а) Реакцияга киргөн  $\text{CO}_2$ нин көлөмү

$$V(\text{CO}_2) = 1700 \text{ мл} \cdot 0,068 = 115,6 \text{ мл}$$

б) Шарт  $+4^\circ\text{C}$ да 1 атм. Басымда десек

Берилди

$$T_0 = 273^\circ$$

$$V = 115,6 \text{ мл}$$


$$T = 277^\circ\text{C}$$

$$V_0 - ?$$

$$V_0 = V \cdot \frac{T_0}{T} = 115,6 \cdot \frac{273}{277} = 113,9 \text{ мл}$$

$$\gamma(\text{CO}_2) = \frac{V_0}{V_m} = \frac{113,9 \cdot 10^{-3} \text{ л}}{22,4 \text{ л/моль}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ моль}$$

2) Диссоциация даражасы



$$\alpha = \frac{\gamma(\text{H}^+)}{\gamma(\text{H}_2\text{CO}_3)}; \quad \gamma(\text{H}^+) = \alpha \cdot \gamma(\text{H}_2\text{CO}_3) = 0,08 \cdot 10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ моль}$$

Бул 1л эритмеги  $\text{H}^+$  ионунун саны, молярдык концентрация

**№219.** Диссоциацияга жөндөмдүү болгон кээ бир кислоталарда сүүткөн массалык үлүшү 3,06%. Ушул кислотанын натрий тузундагы натрийдин массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Кислотанын негиздүүлүгү -п болсо, кислота калдыгын K менен белгилеп, кислотанын формуласын Hn, Kk деп жазабыз. Анда туздун формуласы Nan Kk болот.

2) Кислотанын анионунун молярдык масасын табабыз.

$$M(HnKk) = \frac{3,06\%}{1 \cdot n} \cdot \frac{(100 - 3,06)}{M(Kk)} \quad \text{Мындан}$$

$$M(Kk) = \frac{1n \cdot 96,64}{3,06} = 31,68n$$

3) Туздун молярдык массасын табабыз.

$$M(Nan Kk) = 23n + 31,68n = 54,68n$$







4) Туздагы натрийдин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(Na) = \frac{23n}{54,68n} = 0,421 \text{ же } 42,1\% Na$$

### § 35. Туздардын гидролизи


1. Гидролиз түшүнүгү жана аны мүнөздөө. Гидролиз (гр «hydror-суу, lyses-ажыроо») суу менен ажыроо» дегенди түшүндүрөт. Кецири мааниде алгандан ар түрдүү заттардын суу менен болгон алмашуу реакциялары гидролиз» деп (Г.П.Хомченко) аталат. Булар органикалык эмес (туздар, гидриддер, галогениддер, халькогениддер ж.б.) жана органикалык заттарды (татаал эфирлер, майлар, углеводдор, белоктор ж.б.) ез ичине алат.

M: Органикалык эмес заттар



б) Органикалык заттар.

O



Уксус этил эфири      уксус кислот. этил спирти

Май

$(C_6H_{10}O_5)_n$

+ 3 H<sub>2</sub>O = глицерин + 3 май-кислота

+ n H<sub>2</sub>O = n C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>

Биз бул жерде туздардын гидролизине токтолобуз. Туздардын гидролизи деп туздардын иондорунун (молекуласынын) суу менен өз ара аракеттенишип, начар электролитти пайда кылуусу. Гидролиз процессинин маңзы туздун сууда эригенде пайда кылган катион жана аниондорунун суунун молекуласындагы гидрокычкыл(OH<sup>-</sup>) же суутек (H<sup>+</sup>) иону (же экөө менен тен) өз ара аракеттенишүү натыйжасында начар электролиттердин пайда болушу. Суунун диссоциация процессинин химиялык тен салмактуулугу иондорунун (OH<sup>-</sup> же H<sup>+</sup>) пайда болуу жагын көздөй жылат, ал H<sup>+</sup> жана OH<sup>-</sup> иондорунун көбөйүшүне алып келет да туздун эритмесинин чейрөсүн аныктайт.

Гидролизге ар түрдүү аалымдар: «Кислота же қычкыл туз, негиз же негиздик туз» (Н.Е.Кузьменко); «туздардын иондору суу менен өз ара аракеттенишип, начар электролиттер пайда болот» (А.Э. Антошин); «туздун иондорунун суу менен аракеттенишүүсүнөн тен салмактуулук суунун электролиттик диссоциация жагына жылат» (А.А.Макаренко) «Эриген заттын курамындагы бөлүкчөлөр суунун бөлүкчөлөрү менен биригет» (Н.Л.Глинко) деп етө ар түрдүү аныктама беришкен. Мында ар бир автор гидролизге аныктама берүү менен бул татаал, көп жактуу процесстин өзүнүн көз карашы боюнча эң маанилүү жагын белгилешкен. Ар бири өзүнүн көз карашы боюнча туура.

Демек гидролиз заттардын суу менен ажырашы, анын себеби заттын жана суунун иондорго электролиттик диссоциациясы жана алардын өз ара аракеттенишүүсү. Суу өтө аз санда иондорго ажырайт (550 000 молекуладан бирөө), бирок гидролиз процессинде ушул иондорунун бирөө (H<sub>2</sub>O↔H<sup>+</sup>+OH<sup>-</sup>) же экөө тен туздар диссоциацияланганда пайда болгон иондор менен байланышып, сууда эрибөөчү - чөкмө, газ-учма, же аз диссоциациялануучу затты пайда кылат.

**2. Гидролиз даражасы** жана гидролиздин жүрүү шарттары. Гидролиз реакциялары кайталанма жана кайталанбас аягына чейин жүргөн болот. Гидролиз сан

жагынан чексиз чондук  $\alpha_x$ -тамгасы менен белгиленип гидролиз даражасы деп аталат.

Гидролиз даражасы – эритмедеги туздун молекулаларынын жалпы санынан канча бөлүгү гидролизденгенин көрсөтүүчү чондук.

N-эритмедеги туздун жалпы молекулаларынын саны.

п-гидролизденген молекулалардын саны. M:  $\alpha_x = \frac{n}{N} \cdot 100\%$  болсо, эритмедеги 1000 молекулаларынын саны  $n = (\alpha_x \cdot N) / 100 = (0,1 \cdot 1000) / 100 = 1$

Гидролиз даражасы температурага, эритменин концентрациясына жана эриген заттын жаратылышына жараша болот.

а) Температуралын жогорулатуу менен комната температурасындагы начар электролитке караганда молекулалардын кинетикалык энергиясы, алардын катион жана аниондорго ажырашы жана суунун иондору менен өз ара аракеттенишүүсү жогорулайт.

б) Эритменин концентрациясына M:  $\text{CH}_3\text{COONa}$  тузунун гидролиз даражасы ар түрдүү концентрациядагы эритмелер үчүн 1 M: эритмеде – 0,003%; 0,1M-де = 0,03%; 0,001де – 0,1%ти түзөт. (Г.Реми). Бул маанилер Ле Шательенин принципине дал келет.


в) Реакцияга киришүү заттардын жаратылышын эсепке алуу менен  $\text{OH}^-$  ионун бириктириүү үчүн туздун эритмесине кислотаны  $\text{H}^+$  ионун бириктириүү үчүн щелочту кошууга болот. Ошондой эле карама-каршы иондорго диссоциациялануучу туздарды кошууга болот. Мында эки туздун өз ара гидролизи күчейт.

Гидролизди температуралын төмөндөтүү, эритменин концентрациясын көбөйтүү, ага гидролиздин бир продуктасын кошуу, сүүтек иону көп чогулса кислотаны кошуу, же гидрокычкыл иону көп чогулса щелочту кошуу менен азайтууга болот. Бардык нейтралдаштуу реакциялары экзотермикалык, гидролиз-эндотермикалык. Ошондуктан биринчи температуралын жогорулатуу менен азаят, 2-чиси жогорулайт.  $\text{H}^+$  жана  $\text{OH}^-$  иондору эритмеде белгилүү концентрацияда бирге боло албайт, алар бири-бири менен суунун молекуласын пайда кылуу менен төң салмақтуулук


онго жылат. Туздардын ажыроосу бул диссоциацияланган түздүн катиону же анионунун дайыма эритмеде болгон суунун иондору ( $H^+$ ,  $OH^-$ ) менен начар электролиттин молекуласына биригүүсү болот. Начар электролиттин, чөкмөнүн, учма газдын пайда болушу же жаңы заттардын толук ажырашы эритмедин түздүн иондорун алып салганга барабар. Бул түздүн диссоциациялануу тең салмактуулугун онго жылдырат да, түздүн аягына чейин ажырашына алып келет.

### 3. Туздардын гидролиз реакцияларынын төндемесин түзүүнүн эрежелери.


1) Туздардын гидролизине катышкан суунун молекуласынын саны түздүн молекуласындагы катиондун саны менен анын валенттүүлүгүнүн (зарядынын санынын) көбөйтүндүсүне барабар.




2) Туздар кандай заттардан (негиз+кислота) пайда болгонун аныктайбыз.




3) Гидролиз кантит жүрүшү мүмкүн.



4)  $Al(OH)_3$  начар негиз, анын катиону  $Al^{3+}$  суунун гидрокычыл  $OH^-$  ионун бириктирец.



5) Эритмеги калган  $H^+$  жана  $OH^-$  иондорунун санын салыштырып, чөйрөнүн реакциясын аныктайбыз.






6) Гидролизден кийин жаңы туз  $(Al(OH))_2SO_4$  же  $Al_2(OH)_4SO_4$  алюминийдин дигидрооксосульфаты (же дигидрооксосульфат диалюминий) негиздик туз пайда болот.


Кээде  $Al(OH)SO_4$  алюминийдин гидрооксосульфаты ете аз санда пайда болот.

### №220. Натрий силикатынын гидролиз төндемесин түзүгүле.

Аткарылышы: Жогорудагы эрежени колдонобуз.



4)  $\text{H}_2\text{SiO}_3$  начар кислота, ошондуктан анын аниону ( $\text{SiO}_3^{2-}$ ) суунун сутек ( $\text{H}^+$ ) ионун бириктирип алат.



5)  $\text{H}^+ + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-$  Щелочтук



6)  $\text{Na}^+ + \text{HSiO}_3^- \rightarrow \text{NaHSiO}_3$  натрийдин гидросиликаты, кычкыл туз.

**4. Түздардын гидролизинин типтери.** Реакция учурунда башка реактивдер кошулбаса жана жаңы заттардын пайда болушу алардын эритмеде эквиваленттик катышта болсо, эритмеде калган  $\text{H}^+$  жана  $\text{OH}^-$  иондорунун саны боюнча чейрөнүн кислоталуулугун-кычкылдыгын же щелочтуулугун-жегичтигин аныктоо ой болот. Эгер  $\text{H}^+$  иону көп болсо, чейрө кычкыл же начар кычкыл. Эгер  $\text{OH}^-$  иону көп болсо чейрө щелочтуу же начар щелочтуу болот. Ошондой эле начар (кучтүү) негиз жана начар (кучтүү) кислотанын диссоциация константасынын мааниси жакын болсо, гидролизден кийин калган эритмедеги  $\text{H}^+$  жана  $\text{OH}^-$  иондору суунун молекуласын пайда кылууга жаңыдан бириксе (натыйжада  $\text{H}^+ = \text{OH}^-$  иондорунун саны барабар болсо) чейрө нейтралдуу болот.

I Күчтүү негиздер ( $\text{NaOH}$ ,  $\text{KOH}$ ,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  ж.б.) жана күчтүү кислоталардан ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$  ж.б.) пайда болгон түздар гидролизденбейт, себеби алардан пайда болгон катиондор жана аниондор эритмеде  $\text{H}^+$  жана  $\text{OH}^-$  иондорун бириктире албайт. Чейрө нейтралдуу  $\text{pH}=7$ ;  $\text{H}^+ = \text{OH}^-$  болот.

M:  $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$  реакция жүрбәйт.



II Күчтүү негиз жана начар кислотадан пайда болгон түздар анион боюнча гидролизденет.




Жалпы:  $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}^+ + \text{OH}^-$


Чейрө щелочтук  $\text{pH}>7$ ;  $\text{H}^+ < \text{OH}^-$

Күчтүү негиз жана көп негиздүү начар кислотадан пайда болгон туз, начар кислотанын негиздүүлүгүнө жараша баскычтуу анион боюнча гидролизденет.







Суммалык.





Чөйрө щелочтук рн>7  $\text{H}^+ < \text{OH}^-$

III. Начар негиз күчтүү кислотадан пайда болгон туз катион боюнча гидролизденет. M:  $\text{NH}_4\text{Br}$ ,  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{AlCl}_3$  ж.б.




Эгер туз көп негиздүү начар негиз жана күчтүү кислотадан пайда болгон болсо, катиондук гидролиз баскычтуу жүрет. (Негиздин негиздүүлүгүнө жарааша).



Чөйрө кычыл рн<7  $\text{H}^+ > \text{OH}^-$

IV. Начар негиз жана начар кислотадан пайда болгон туздар бир эле мезгилде катион жана анион боюнча гидролизге учуртайт. Бул туздун эритмелери нейтралдуу, начар кычыл же начар щелочтук болушу мүмкүн. Анысы гидролиз продуктalaryнын диссоциация даражасына жарааша болот.




Чөйрө нейтралдуу рн=7  $\text{H}^+ = \text{OH}^-$

Кепчүлүк туздардын гидролизи кайталанма процесс, бирок кээ бир туздар суу менен толук ажырайт, алар үчүн гидролиз кайталанбас процесс. M:  $\text{Al}_2\text{S}_3$

Реакциядагы кайталанбас гидролизде эки туздун суудагы эритмелери ортосунда дайыма эле жаңы туздар (иондук алмашууга оқшош) пайда боло бербейт. M: Калий сульфиди менен аммоний хлоридинин суудагы эритмелеринин өз ара аракеттенүшүүсүндө алдын алгачкы


реагенттердин суу менен алмашуу, аナン реакциянын продуктлары ортосунда реакция жүрет. Процесс реакциянын суммардык төндемеси менен жазылат.



№221. Төмөнкү түздардын суудагы эритмелерин кошкондо жүрүүчү процесстерди аныктагыла. Чөйрөсүн белгилегиile.

- а) Хром (III) нитраты менен натрий сульфиди
- б) Алюминий хлориди менен натрий сульфиди.
- в) Темир (III) сульфаты менен натрий корбанаты.
- г) Алюминий сульфаты менен аммоний сульфиди.
- д) Төмөр (III) хлориди менен аммоний корбанаты.

Чыгаруу:  $2\text{Cr(NO}_3)_3 + 3\text{Na}_2\text{S} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Cr(OH)}_3 \downarrow + 3\text{H}_2\text{S} \uparrow + 6\text{NaNO}_3$



№222. Алюминий гидрокычылынын 11,7г массасын 5 М. 45 мл күкүрт кислотасынын эритмеси менен иштетишкен. Алынган эритменин чөйрөсү кандай?

Чыгарылышы: 1) Реагенттердин моль санын табабыз.


$$\text{M}(\text{Al(OH)}_3) = 78\text{г/моль}$$

$$9(\text{Al(OH)}_3) = \frac{11,7\text{г}}{78\text{моль}} = 0,15 \text{ моль}$$

$$9(\text{H}_2\text{SO}_4) = C \cdot V = 5 \text{моль/л} \cdot 0,045\text{л} = 0,225 \text{моль}$$

2) Реакциянын төндемесин жазып, молдук катышын аныктайбыз.

$$0,15 \quad 0,225$$




$$2 \text{моль} \quad 3 \text{моль}$$

$$9(\text{Al(OH)}_3) : 9(\text{H}_2\text{SO}_4) = (0,15/2) : (0,225/3) = 2 : 3$$


Демек молдук катыш бири-бирине дал келет.

3) Эритменин чөйрөсү кандай? Реакциянын продуктасы  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  начар негиз жана күчтүү кислотадан пайда болгон туз. Ал катион боюнча гидролизденет, начар негиздик туз пайда болот. Натыйжада суутек ашыкча болот да чөйрө кычыл болот.  $\text{pH} < 7 \quad \text{H}^+ > \text{OH}^-$



**5. Бул түзду пайда кылган негиз же кислота канчалык начарыраак болсо, туздун гидролиз даражасы ошончолук жогору болот.**

1) Ошондуктан кислоталуулук – кычкылдық жана негиздүүлүк-щелочтуктун азайышына жараза алар пайда кылган аниондор жана катиондордун катарын түзүүгө болот.




Бул катарда ион канчалык оң жакта жайланашибкан болсо, ал пайда кылган туз ошончолук күчтүү гидролизденет б.а. ал пайда кылган негиз же кислота өзүнөн сол жактагыларга караганда начарыраак болот. Айрыкча бир мезгилде начар кислота жана начар негизден пайда болгон туз күчтүү гидролизденет. Гидролиз даражасы 100%ке жетиши мүмкүн. Мындай туздардын суудагы эритмеси болбайт. Кургак түрүндө гана сакталат. Эригичтик жадыбалында буларга (-) сызыкча коюлат. M:  $\text{Al}_2\text{S}_3$ ;  $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ ;  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ;  $\text{Fe}_2\text{S}_3$  ж.б.

Гидролиз даражасы жогору болгон мындай туздар толугу менен кайталанбас гидролизденет. Себеби аларда гидролиз продуктлары аз эрүүчү, эрибеген, чөкмө, газ учуучу, аз диссоциациялануучу зат болот да, эритмедин чыгып кетет же суу менен башка заттарга айланып кетет. Мындай туздарды суудагы эритмелерде алууга болбайт. Себеби иондук алмашууга караганда гидролиз реакциялары бир кыйла активдүү жүрөт.






Ушундай болушу керек, бирок мындай реакция жүрбөйт, болбайт.



Факты жүзүнде ушундай реакция жүрөт.

2). Кислоталардын жана негиздердин күчү боюнча активдүүлүк катары.





а) Бул катарда канчалық оң жакта жайланаңышкан кислота жана негиз ошончолук начар болот.


б) Күчтүү кислота – кычкыл, күчтүү негиз – щелочтук чөйрөнү аныктайт.

в) Көп негиздүү кислоталар жана негиздердин диссоциация жана гидролизин биринчи баскыч боюнча гана жүрөт деп эсептейбиз.

г) Гидролиз начар негизди – катион жана начар кислота - анион боюнча жүргүзөт.

**№223.**  $Fe_2(SO_4)_3$  түн гидролизин түзгүлө.


Чыгарылышы: Эреже негизинде аткарылат.



Калганын өзүнөр улантыла.

**№224.** 8,96л күкүрттүү суутекти күйгүзгөндө алынгандардык күкүрт (IV) кычкылын 25%түү ( $\rho=1,28\text{г}/\text{мл}$ ) 50 мл жегич натрийдин эритмесинде эриткенде пайда болгон эритменин концентрациясы жана пайда болгон туздун курамы кандай?

Чыгарылышы: 1) Күкүрттүү суутектин күйгүзүп пайда болгон  $SO_2$ нин көлөмүн жана моль санын табабыз.




$$\gamma(SO_2) = \frac{V}{Vm} = \frac{8,96}{22,4} = 0,4 \text{ моль}$$

2) Реакцияга кирген  $NaOH$ тын моль санын табабыз.

$$\gamma(NaOH) = \frac{m}{M} = \frac{V\varpi}{M} = \frac{1,28 \cdot 50 \cdot 0,25}{40 \text{г}/\text{моль}} = 0,4 \text{ моль}$$

3) Реакцияга кирүүчү заттардын моль сандарынын  $\gamma(NaOH)$ :  $\gamma(SO_2)$  катышы боюнча кандай туз пайда болоорун аныктайбыз.




0,4 моль 0,4 моль

0,4 0,4

2:1 болбайт

1:1

Демек 0,4 моль



1 моль 1 моль

NaHSO<sub>3</sub> пайда

болот

4) Түздүн концентрациясын табабыз.

$$m(\text{NaHSO}_3) - M \cdot \gamma = 104 \text{ г/моль} \cdot 0,4 \text{ моль} = 41,6 \text{ г}$$

$$m(\text{NaOH}) = 1,28 \text{ г/мл} \cdot 50 \text{ мл} = 64 \text{ г}$$

$$m(\text{SO}_2) = 64 \text{ г/моль} \cdot 0,4 \text{ моль} = 25,6 \text{ г}$$

$$m(\text{эрит}) = 64 \text{ г}(\text{NaOH}) + 25,6 \text{ г}(\text{SO}_2) = 89,6 \text{ г}$$

$$\varpi(\text{NaOH}) = \frac{m(\text{NaHSO}_3)}{m(\text{эрит})} = \frac{41,6 \text{ г}}{89,6 \text{ г}} = 0,464 \text{ же } 46,4\%$$


№225. 107г 20%түү алюминий хлоридинин эритмесине 150г 18%түү натрий гидрокычкылынын эритмесин куюшкан. Эритмени кайнатышкан. Эритмеде кандай заттар жана массасы бойонча процент эсебинде канча санда калганын аныктагыла. Эгерде дигидрофосфат пайда болсо, кайнатуудан белүнүп чыккан газды сицирип алуу үчүн 60%түү фосфор кислотасынын эритмесинен канча керек?

Чыгарылышы: 1) Реагенттердин моль сандарын табабыз.

$$\gamma(\text{NH}_4\text{Cl}) = \frac{m}{M} = \frac{107 \text{ г} \cdot 0,20}{53,5 \text{ г/моль}} = 0,4 \text{ моль}$$

$$\gamma(\text{NaOH}) = \frac{150 \text{ г} \cdot 0,18}{40 \text{ г/моль}} = 0,675 \text{ моль}$$

2) Мында эки маселе бар ар бирин бөлөк-бөлөк чыгарабыз.



Демек  $\gamma(\text{NH}_4\text{Cl}) : \gamma(\text{NaOH}) = 0,4 : 0,675$  катышында 0,4 моль аммиак жана 0,4 моль NaCl пайда болуп ( $0,675 - 0,4 = 0,275$ ) моль NaOH ашып калат.

3) Эритмеги бул заттардын массасын табабыз.

$$m(\text{NaOH}) = 40 \text{ г/моль} \cdot 0,275 \text{ моль} = 11 \text{ г}$$

$$m(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ г/моль} \cdot 0,4 \text{ моль} = 23,4 \text{ г.}$$

$$m(\text{NH}_3) = 17 \text{ г/моль} \cdot 0,4 \text{ моль} = 6,8 \text{ г}$$

4) Эритменин жалпы массасын жана массалық үлүшүн табабыз.


$$m(\text{эррит}) = 107 \text{ г}(\text{NH}_4\text{Cl}\text{эррит}) + 150 \text{ г}(\text{NaOH}\text{эррит}) - \\ 6,8 \text{ г}(\text{NH}_3) = 250,2 \text{ г}(жалпы эритме)$$

$$\varpi(\text{NaOH}) = \frac{11 \text{ г}}{250,2 \text{ г}} = 0,044 \text{ же } 4,4\%$$

$$\varpi(\text{NaCl}) = \frac{23,4 \text{ г}}{250,2 \text{ г}} = 0,094 \text{ же } 9,4\%$$

5) Маселенин шарты бойонча экинчи реакцияны жүргүзүп, эритменин жана фосфор кислотасынын массасын табабыз.

$$0,4 \text{ моль х моль}$$



$$1 \text{ моль} \quad 1 \text{ моль} \quad \text{H}_3\text{PO}_4$$

$$m(\text{H}_3\text{PO}_4) = 98 \cdot 0,4 = 39,2 \text{ г}$$


$$m(60\% \text{ эрит}) = \frac{m(\text{H}_3\text{PO}_4)}{\varpi} = \frac{39,2}{0,6} = 65,3 \text{ г}$$

$$m(60\% \text{ H}_3\text{PO}_4) = 65,3 \text{ г}$$

**№226.** Ацетат аммонийдин жана ацетат алюминийдин ( $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  жана  $\text{Al}(\text{CH}_3\text{COO})_3$ ) эритмесинин чөйрөсүн аныктағыла.

Чыгарылышы: Бул экөө төң начар негиз жана начар кислотадан пайда болгон туз.

а) Ацетат аммонийдин гидролиз реакциясын жазабыз.




Пайда болгон начар кислота  $\text{CH}_3\text{COOH}$  жана начар негиздин  $\text{NH}_4\text{OH}$ тын диссоциация константасын салыштырабыз.


$$\left. \begin{array}{l} K_{\text{дисс}}(\text{NH}_4\text{OH}) = 6,3 \cdot 10^{-5} \\ K_{\text{дисс}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,15 \cdot 10^{-5} \end{array} \right\} \text{Демек } \text{NH}_4\text{OH} - \text{ диссоциация} \\ \text{константасы жогору} \\ (\text{NH}_4\text{OH} \leftrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-)$$

Ошондуктан начар щелочтук болот.

б) Алюминий ацетатынын гидролиз реакциясын жазабыз.



Пайда болгон начар негиз ( $\text{Al}(\text{OH})_3$ ) жана начар кислотанын ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) диссоциация константасын салыштырабыз.




начар кислоталык касиет болот.

### § 36. Электролиз

Электролиттин эритмеси же балкымасы аркылуу электр тогун өткөргөндө электроддордо жүрүүчү кычкылдануу жана калыбына келүү процесси электролиз деп аталат. Электролизде электроддордо заттар бөлүнүп чыгат. Электролизде электроддордо жүрүүчү кычкылдануу-калыбына келүү процессинин мүнәсүз электролиттин курамына, электроддун материалына жана электролиздин режимине (температурага, чыңалууга, токтун күчүнө, жүрүү убактына) жараша болот.

1. Хлордуу натрийдин балкымасын платина электродунда электролиздөө. Мында үч процесс жүрөт.


а) Электролиттин иондорго ажыраши.



б) Иондорунун катиондун ( $\text{Na}^+$ ) терс электрод-катодго, аниондун ( $\text{Cl}^-$ ) оң электрород – анодго тартылышы.


в) Катоддо электронду кошуп алуу менен ( $\text{Na}^+ + \bar{e} \rightarrow \text{Na}^0$ ) калыбына келүү, аноддо электронду берүү менен ( $\text{Cl}^- - \bar{e} \rightarrow \text{Cl}^\circ$ ,  $2\text{Cl}^\circ \rightarrow \text{Cl}_2 \uparrow$ ) кычкылдануу процессинин жүрүшү.

Бүт электролиздин схемасы




II Электролиттин эритесин (суудагы) электролизденгенде суунун молекуласы катышат. Ал электролизденүүчү заттын курамына жана жаратылышына жараша катоддо электронду кошуп алып  $2\text{H}_2\text{O} + 2 \bar{e} \rightarrow \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$  калыбына келет, аноддо электронду берип  $2\text{H}_2\text{O} - 4 \bar{e} \rightarrow \text{O}_2\uparrow + 4\text{OH}^+$  кычкылданат. Демек электролизде суунун калыбына келиши же кычкылданышына жараша электролиттин чөйрөсү (щелочтук же кислоталық) аныкталат.

**1. Катоддогу процесс металлдардын электрохимиялык чыңалуу катарында жайланышкан ордунан жараша жүрөт.**





### Калыбына келтиргич касиет өсөт



### Кычкылдандырыгыч касиет өсөт.



1) Сүттекке қараганда электрондук потенциалдын чоң стандартына ээ болгон жездөн ( $\text{Cu}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Cl}^{2+}, \text{Au}^{3+}, \text{Au}^+$ ) алтын кошо металлдардын катиондору электролизде катоддо толугу менен калыбына келет.






**№227.** Жездин (II) хлоридинин суудагы эритмесин электролиздөө









2) Электрондук потенциалы анчалык чоң эмес литийден ( $\text{Li}^+, \text{Cs}^+, \text{K}^+, \text{Ca}^{2+}, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Al}^{3+}$ ) алюминийге чейинки металлдардын катиондору катоддо калыбына келбейт, анын ордунан суунун молекуласы сүттекке чейин калыбына келет.

**№228.** Натрий сульфатынын суудагы эритмесин платина электродунда электролиздөө.











**№ 229.** Алюминий сульфатынын суудагы эритмесин платина электронунда электролиздөө.







3) Электрондук потенциалынын стандарты суутектен аз болгон бирок алюминийден көп болгон (алюминийден  $\text{Mn}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Sn}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$  суутекке чейинки) металлдардын катиондору электролизде катоддо суу менен кошо бир мезгилде калыбына келет.


**№230.** Темир (III) нитратынын суудагы эритмесин платина электроддорунда электролиздөө.



4) Эгер суудагы эритмеде бир нече ар түрдүү металлдардын катиондору болсо M:  $\text{Ag}^+, \text{Cu}^{2+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Pb}^{2+}$  ж.б. анда мындай аралашмада металлдардын электрондук потенциалынын чоңдугуна жараша (эң чоңунан азын б.а. ондон солду карай) кезеги менен калыбына келет.



Бирок коргошун жана темирдин иондору менен кошо сууда калыбына келет.



**2. Аноддогу процесс кычкылдануу** б.а. электронду берүү. Ал аноддун материалына жана аниондун жаратылышина жараша болот. Анод эки түрдүү: эрүүчү жана эрибөөчү.

1) Эрүүчү ( $\text{Fe}, \text{Cu}, \text{Zn}, \text{Ag}$  ж.б. электролиз процессинде кычкылдануучу бүт металлдар анод, анда аниондун жаратылышина көз карандысыз эле анод (металл) өзү кычкылданат б.а. электронду сырткы чынжырга берип, тең салмактуулук электрод мөнен эритмеге жылышат, анод эрийт.

№231. Жез (II) сульфатынын суудагы эритмесин жез электроддордо электролиздеэ-электрохимиялык рафинирлөө




Анод  $\text{Cu}^{\circ}-2e \rightarrow \text{Cu}^{2+} \rightarrow$  эритмеге кычкылдануу

Катод  $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu} \downarrow$  калыбына келүү

Жалпы  $\text{Cu}^{\circ}-\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Cu} \downarrow$


Эритмеде  $\text{CuSO}_4$  түн концентрациясы өзгөрбөйт, процесс аноддун материалынан катодго өтөт. Аноддогу жез катодго өтөт.

2) Эрибөөчү же инерттүү (көмүр, графит, платаина, алтын) анод болсо аниондордун жана суунун молекуласынын кычкылдануусу жүрөт. Кычкылтексиз (фтордон башкасы) аниондор ( $\text{S}^{2-}, \text{I}^-, \text{Br}^-, \text{Cl}^-$ ) оңой кычкылданат.




3) Кычкылтектүү аниондор  $\text{SO}_4^{2-}, \text{NO}_3^-, \text{PO}_4^{3-}, \text{CO}_3^{2-}$  же фториддер болсо, мында анион кычкылданбайт, эритмеде калат да суунун молекуласы кычкылданат, кычкылтек пайда болот.  $2\text{H}_2\text{O} - 4e \rightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}_+$ ;

Щелочтордун эритмесин электролиздеэде гидрокычкыл иону кычкылданат.



4) Балкымада кычкылтексиз кислотанын аниондору (F- башкасы) ага ылайык келүүчү жөнөкөй заттарга чейин кычкылданат.  $2\text{Br}^- - 2e \rightarrow \text{Br}_2 \uparrow$

Кычкылтеги бар аниондор кычкылтекти бөлүп чыгаруу менен кычкылдардын бирөөнө айланат.





**№232.** Барий хлоридинин суудагы эритмесин электролиздөө.




Катод

анод






же  $2\text{H}^+ - 2e \rightarrow \text{H}_2\uparrow$   
калбына келүү

кычкылдануу




Демек катоддо суутек, аноддо хлор пайда болот.

Эритмеде  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  калат.




**№233.** Коргошун (II) нитратынын суудагы эритмесин электролиздөө.




Катод

Анод



Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.



Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.

Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.

Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.

Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.

Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.

Демек  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  нин электролизинде катоддо  $\text{Pb}(\text{OH})_2$  жана  $\text{H}_2\uparrow$ , анод мейкиндигинде  $\text{O}_2\uparrow$  жана  $\text{HNO}_3$  пайда болот.

## Электролиз

<b>K</b> $Li^+$ $K^+$ $B^{2+}$ $C^{2+}$ <b>A</b> $Na^+$ $Mg^{2+}$ $A^3I^4$ <b>T</b> $Zn^{2+}$ $C^{3+}r^+$ $Fe^{2+}$ $Sn^{2+}$ $P^{2+}g^+$ $H^+$ $Cu^{2+}$ $Ag^+$ $Hg^{2+}$	$Li^+$ $K^+$ $B^{2+}a^+$ $C^{2+}a^+$ $Na^+$ $Mg^{2+}$ $A^3I^4$ $Zn^{2+}$ $C^{3+}r^+$ $Fe^{2+}$ $Sn^{2+}$ $P^{2+}g^+$ $H^+$ $Cu^{2+}$ $Ag^+$ $Hg^{2+}$	<b>Суунун калбына келиши</b> $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow + 2OH^-$ <b>Су жана металлдар калбына келет</b> $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow + 2OH^-$ $Me^+ + ne^- \rightarrow Me^-$ $H + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow$ <i>кислоталар</i> $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu^0$ $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu^0$	<b>Суунун кычкылданышы</b> $2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 \uparrow + 4H^+$ <b>Аниондордун кычкылданышы</b> $2f^- - 2e^- \rightarrow F_2$ $SO_4^{2-} + 2OH^- \rightarrow SO_4^{2-} + H_2O$ <i>SO<sub>4</sub><sup>2-</sup></i> $4OH^- - 4e^- \rightarrow O_2 \uparrow + 2H_2O$ <i>1OH<sup>-</sup> щелочтор</i> <b>Эрүүчү анод</b> $Cu^0 - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$	<b>A</b> $z^-$ $SO_4^{2-}$ $NO_3^-$ $PO_4^{3-}$ $CO_3^{2-}$ <b>H</b> $Cl^-$ $Br^-$ $z^-$ <b>O</b> <b>D</b>
--	--	--	---	---

### Балкып эригендер



### **§ 37. Электролиз закондоруна маселелер чыгаруунун усулу**

Электролизде айланууга учуроочу электролиттин массасы, ошондой эле электроттодордо пайда болуучу заттын массасы электролиттин эритмеси же балкымасы аркылуу өткөн электр тогунун күчүнө жана ошол заттын эквиваленттик массасына түз пропорциялаш болот. Электрохимияны негиздөөчү М.Фарадей (1791-1867) 1833-жылы 130 түрдүү затты 300 жолу электролиздеп электролиздин закондорун ачкан.

1. Электролизде бөлүнүп чыккан заттын массасы эритме аркылуу өткөн электр тогунун санына түз пропорциялаш.

2. Электролизде бирдей сандагы электр тогу ар түрдүү химиялык кошулмалардын бирдей эквиваленттик заттын санын бөлүп чыгарат.

Электролиттин эритмесинен бир грамм эквиваленттүү кандай затты бөлүп чыгаруу үчүн эритмедин 96500 кулон заряд өткөрүү керек. Электрдин бул саны Фарадейдин тұрактуусу деп аталат.  $\mathfrak{F}=96500$  кулон. Электролиздин

математикалык формуласы.

$$m = \frac{\mathfrak{E} \cdot \mathfrak{J} \cdot t}{F}$$


$\mathfrak{E}$  - заттын эквиваленти (г/моль)

$\mathfrak{J}^{\circ}$ -ток күчү (А);  $t$ -электролиз

процессинин убагы (сек).

**№234.** Никель нитратынын эритмесин 20А ток күчү менен бир saat электролиздесек канча масса никель бөлүнуп чыгат?

Чыгарылышы: а) Никель нитратынын эритмесинин электролизинин тәндемеси.



$\text{Ni}^{2+}$  иону эки электронду кошуп алып катоддо атомго айланат.

б) Никелдин эквиваленти.  $\mathfrak{E}(\text{Ni})=59\text{г/моль}/2=29,5$ .

Берилди:

$\mathfrak{E}=29,5\text{ (г/экв)}$

$\mathfrak{J}=20\text{ А}$

$t=3600\text{ сек}$

$F=96,500$


$m(\text{Ni})=?$

$$m = \frac{\mathfrak{E} \cdot \mathfrak{J} \cdot t}{F} = \frac{29,5 \cdot 20 \cdot 3600}{26500} = 22\text{ г}$$

$$m=22\text{ г Ni}$$

**№235.** 10 saat убакытта 0,005 кг таза күмүшту алуу үчүн күмүш нитратынын эритмесин кандай ток күчү менен электролиздөө керек?

Чыгарылышы: 1) Электролиз процессинде күмүштүн катиону бир электронду кошуп ( $\text{Ag}^+ + 1e \rightarrow \text{Ag}$ ) алып атомго айланат. Тәндемесин жазабыз.



2) Ток күчүн табабыз.  $\mathfrak{E}(\text{Ag})=108\text{ (г/экв)}$


Берилди:  
 $\text{AgNO}_3$ -эрит  
 $t=10\text{с}-36000\text{сек}$   
 $m(\text{Ag})=0,005\text{кг}$   
 $J?$

$$m = \frac{\mathcal{E} \cdot J \cdot t}{F};$$


$$J^* = \frac{m \cdot F}{\mathcal{E} \cdot t} = \frac{5 \cdot 96500}{108 \cdot 36000} = 0,12A; J = 0,12A$$

**№236.** Күкүрт кислотасынын эритмеси аркылуу 10 мин. 1,5А ток күчү өткөндө электролиздөөдөн аноддо бөлүнуп чыккан газдын массасын аныктагыла.

Чыгаруу: а) Электролиздин схемасы.




Анод  $\text{OH}^-$   
 Катод  $\text{H}^+$



Кычкылдануу  
 калыбына келүү

Мында электролизге суу учурайт. Электролиздин тенденеси.



б) Кычкылтектин массасын табабыз.

Берилди  $\mathcal{E}(0)=16\text{г/моль}\cdot2=8\text{г/экв}$

$\mathcal{E}(0)=8\text{г/экв}$

$t=10\text{мин}=600\text{сек}$

$F=96500\text{k}$

$J=1,5\text{А}$


$m(\text{O}_2)?$

$$m(\text{O}_2) = \frac{1,5A \cdot 600\text{сек} \cdot 8\text{г/экв}}{96500} = 0,075\text{г}$$

$$m(\text{O}_2)=0,075\text{г}$$

**№237.** Темир (III) сульфатынын эритмесин 0,5 саат 10А ток күчү менен электролиздөөдөн алынган темир менен толук өз ара аракеттенишиүү үчүн 30%туу туз кислотасынын эритмесинен канча грамм сарталат?

Чыгарылышы: 1) Электролиздин тенденеси.



Электролиз процессинде темирдин катиону үч элекtronду кошуп алып, атомго айланат.


2) Бөлүнүп чыккан темирдин массасын табабыз.

$$\mathcal{E}(\text{Fe})=56/3=18,7\text{(г/экв)}$$

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$   
 эритм  
 $t=0,5\text{c}=1800\text{сек}$   
 $J=10\text{A}$   
 $m(\text{Fe})=?$

$$m(\text{Fe}) = \frac{18,7 \cdot 10 \cdot 1800}{96500} = 3,48\text{г}(Fe)$$



3) Ушул массадагы темир (3,48г) менен толук реакцияга киругү үчүн керек болгон суусуз туз кислотасынын массасын табабыз.



4) 30%түү HCl дун эритмесинин массасын табабыз.  
 $m(30\% \text{HCl}) = (4,5\text{г} \cdot 100\%) (30\% = 15\text{г})$

№237. Бир валенттүү металлдардын кошулмасынын 8г балкымасын электролиздегенде аноддо 11,2л(н.ш.) суутек пайда болот. Кошулманы аныктагыла.

Чыгаруу: 1) Суутек аноддо жалаң гана металлдардын гидриддерин электролиздегенде пайда болот.



2) Суутектин моль санын таап, анын негизинде металлдын молярдык массасын табабыз.

$$\gamma(\text{H}_2) = 11,2\text{л} / 22,4(\text{л}/\text{моль}) = 0,5\text{моль H}_2$$

0,5моль·H<sub>2</sub>=бир атом суутекке дал келет. Бир валенттүү металл суутектин бир атому менен гана байланышат. Демек бир атом суутекке металлдын бир атому дал келет.


$$M(\text{MeH}) = 2\gamma(\text{H}) = 1\text{моль}; \quad M(\text{MeH}) = \frac{8\text{г}}{1\text{моль}} = 8\text{г / моль}$$

$$M(\text{MeH}) = 8\text{г/моль}$$

$$\text{Демек MeH} = 8\text{г} - 1\text{г(H)} = 7\text{гMe}^\circ$$


$$\text{Бул литий M(Li)} = 7\text{г/моль}$$

LiHтын суудагы эритмеси электролизденбейт. Себеби суу менен ажырап кетет.



**№238.** Натрий нитратынын 5%түү 1000 г эритмесин электролиздегенде 80 л кычкылтек пайда болот. Ал 25°Сда  $1,24 \cdot 10^5$  Па басымда өлчөнгөн. Электролиз болгондон кийин эритмедеги натрий нитратынын массалық үлүшүн тапкыла.

Чыгаруу: 1) Электролиздин схемасы



Мында суунун электролиттик ажыроо процесси жүрет. Натрий нитратынын массасы езгербейт.

2) Суунун электролиттик ажыроосу натыйжасында бөлүнүп чыккан кычкылтектин моль санын табабыз.

Берилди	$2, \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2$
$p=1,24 \cdot 10^5$ Па	$v = \frac{P \cdot V}{R \cdot T};$
$v=0,08\text{m}^3$	
$R=8,314\text{Дж(моль}\cdot\text{К)}$	
$T=298^\circ\text{K}$	$v = \frac{1,24 \cdot 10^5 \cdot 0,8}{8,314 \text{Дж/(моль}\cdot\text{К}\cdot 298\text{K)}} = 4 \text{моль(O}_2\text{)}$
$v(\text{O}_2)\text{-?}$	

3) Кычкылтектин моль саны аркылуу ажыраган суунун массасын табабыз. 4 моль кычкылтек 8 моль судан пайда болот.  $m(\text{H}_2\text{O})=18\text{г/моль}\cdot 8\text{моль}=144\text{г(H}_2\text{O)}$

4) Су ажырагандан кийинки эритменин массасын табабыз.

$$1000\text{г(эрит)} - 144\text{г(H}_2\text{O)} = 856\text{г(эрит)}$$

5) Баштапкы эритмедеги туздун массасын табабыз. Ал езгергөн жок.

$$m(\text{NaNO}_3)=1000 \cdot 0,05=50\text{г(NaNO}_3)$$


6) Эритменин массалық үлүшүн табабыз.

$$\varpi\%(\text{NaNO}_3) = \frac{50\text{г} \cdot 100\%}{856\text{г}} = 5,8\%$$

**№ 239.** Алюминий сульфатынын эритмесин 25А ток күчү менен 300 мин электролиздөөдөн алынган алюминий менен ез ара аракеттенишүү үчүн 12%түү ( $p=1,11\text{г/мл}$ ) калий гидроксидынын канча мл эритмеси керек? Мында

тетрагидроокси алюминат калий-калийдин тетрагидроокси алюминаты алышат.

Чыгарылышы: 1) Алюминий сульфатынын суудагы эритмесинин электролиз тенденеси.



Мында алюминийдин катиону үчүн электронду ( $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al^0$ ) кошуп алыш, атомго айланат.

2) Бөлүнүп чыккан алюминийдин массасын табабыз. Фараадейдин закону боюнча.

Берилди

$t=300\text{мин}$

$J=25\text{А}$


$F=96500$

$\dot{\Theta}(Al)=9$

$m(Al)=?$

$$m = \frac{9 \cdot 25 \cdot 18000}{96500} = 42\text{г}$$

3) 42г Al алюминий менен толук реакцияга киругүү үчүн зарыл болгон калий гидрокычкылынын массасын табабыз.



$$54\text{г} \quad 112\text{г} \quad x = 87,11\text{г}$$

4) Концентрациясы 12% болгон KOHтын эритмесинин массасын табабыз.

$$m(12\%KOH) = (87,11/12) \cdot 100 = 725,9\text{г}$$

5) Щелочтурн эритмесинин көлемүн табабыз.

$$V(12\%KOH) = m/p = 725,9/1,111 = 653,4\text{мл}$$

Демек 653,4 мл 12%туу KOHтын эритмеси керек.

№240. Лабораторияда 800 мл 3%туу ( $p=1,02\text{г}/\text{мл}$ ) күкүрт кислотасынын эритмеси бар. Андан электролиз жолу менен 15%туу эритме алуу үчүн күчү 2,68А болгон электр тогун канча убакыт эритмеден еткөрүү керек?

Чыгаруу: а) Эритменин жана эриген заттын массасын табабыз.

$$m(\text{эрит}) = 800\text{мл} \cdot 1,02\text{г}/\text{мл} = 816\text{г}$$

$$m(H_2SO_4) = 816 \cdot 0,03 = 24,4\text{ г}$$

б) Электролизден кийинки эритменин массасын табабыз. Күкүрт кислотасынын массасы электролизге чейин да кийин да өзгөрбөйт.

$$24,48\text{г } H_2SO_4 - 15\%$$

$$xg \text{ (эрит)} = 100\% \quad x = 163,2g$$

в) Электролизде ажыроого туура келген суунун массасын табабыз.

$$m(H_2O) = 816g (3\% \text{ эрит}) - 163,2g (15\% \text{ эрит}) = 652,8$$

же болбосо буларды эритмедин суунун  $x$  массасын буулантуу керек десек, бир белгисиздүү төндеме менен чыгарабыз. Мында кислотанын массасы эки эритмедин төңөзгөрбөйт. Анда

$$816 \cdot 0,03 = (816 - x) \cdot 0,15; \quad 24,48 = 122,4 - 0,15x$$

$$0,15x = 122,4 - 24,48; \quad 0,15x = 97,92$$

$$x = 97,92 / 0,15 = 652,8g H_2O$$

г) Демек 652,8g сууну электролиздөө үчүн керек болгон убакытты табабыз.

Берилди

$$m(H_2O) = 652,8g$$

$$\mathcal{E}(H_2O) = 9g/\text{экв}$$

$$F = 96500$$

$$\text{кулон}$$

$$J = 2,68A$$


$$t?$$

$$m = \frac{\mathcal{E} \cdot J \cdot t}{F}; \quad \text{Мындан}$$

$$t = \frac{m \cdot \mathcal{E}}{\mathcal{E} \cdot J} = \frac{652,8 \cdot 96500}{9 \cdot 2,68} = 2,6 \cdot 10^6 \text{ сек} = 30 \text{ сутка}$$

**№241.** Хром (III) сульфатынын эртмесин 75A ток күчү менен 100 мин электролиздөөдөн алынган хромго ашыгы менен ысык концентрацияланган азот кислотасын таасир этсе канча көлөм н.ш.) азот (IV) кычкылы алынат?

Чыгарылышы: 1) Электролиздин төндемеси



Мында хромдун катиону ( $Cr^{3+} + 3 e^- \rightarrow Cr^0$ ) үч электронду кошуп алып атомго айланат.

2) Электролизде алынган хромдун массасын табабыз.

Берилди

$$t = 100 \text{ мин} = 6000$$

$$J = 75A$$


$$F = 96500$$

$$\mathcal{E}(Cr) = 17,33$$

$$M(Cr) = ?$$

$$m = \frac{17,33 \cdot 75 \cdot 6000}{96500} = 80,84g Cr$$


3) Ушул массадагы хромду концентрациялаган азот кислотасы менен ысытуудан алынган азот (IV) кычкылынын көлөмүн табабыз.



$$X=104,47\text{л}(\text{NO}_2)$$

**№ 242.** Калий хлоридинин балкымасын 2 saat бою 5A ток күчүндө электролиздешкен. Алынган металл 2кг суу менен реакцияга кирген. Мында кандай концентрациядагы щелочтун эритмеси пайда болот?

Чыгаруу: 1) Электролиздин төндемеси



Калийдин катиону бир электронду кошуп алып, калийдин атомуна айланат.


б) Калийдин массасын табабыз.

Берилди	
t=2 saat	= 7200с
J=5А	
Э(k)=39	
F=96500	
m(k)-?	

$$m = \frac{39 \cdot 5 \cdot 7200}{96500} = 14,55\text{г}$$

$$m(k) = 14,55\text{г}$$

в) Калий суу менен реакцияга киргендө пайда болгон щелочтун жана сутектин массасын табабыз.



г) Щелочтун эритмесинин жалпы массасын жана эритменин массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{эрит}) = 2000\text{г}(\text{H}_2\text{O}) + 14,55\text{г}(k) - 0,37\text{г}(H_2) = 2014,18\text{г}$$

$$\varphi(\text{KOH}) = 20,89\text{г(KO}i\downarrow)/2014,18\text{г(эрит)} = 0,0104$$

**№243.** Жез (II) нитратынын 8%туу эритмесинин 470г массасын 19,6га азайганга чейин электролиздешкен. Электролиз бүткөндөн кийин инерттүү электроддордо белүнүп чыккан заттын массасын жана эритмедеги кошулмалардын массалык үлүшүн тапкыла.


Чыгаруу: 1) Эритмеги жез (II) нитратынын массасын жана моль санын табабыз.

$$m(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2) = 470 \cdot 0,08 = 37,6\text{г}$$

$$\gamma(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2) = 37,6\text{г}/187,5\text{г/моль} = 0,2\text{моль}$$

2) Электролиздин схемасын түзүп бөлүнүп чыккан заттардын массасын аныктайбыз.

0,2моль                    хг    уг                    Zr



375                        172г    32г                        x=12,7г Cu

Жалпы масса 12,7+3,2=15,9г                        y=3,2 O<sub>2</sub>

3) Азайган массасын айырмасын табабыз.

19,6г=15,9г=3,7г масса жетпейт.

Эсептөөлөр бойонча жез толугу менен бөлүнүп чыкты.  
Эритмеде жалаң азот кислотасы калат.  $2\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightarrow \text{HNO}_3$

4) Азот кислотасынын таасиринде суу электролизденет.

Жетпеген 3,7г масса электролизденгенде бөлүнүп чыккан суутек жана кычкылтектин массасына туура келет.

3,7                        хг    уг



36г                        32г    40г                        x=3,28=O<sub>2</sub>

36г                        32г    40г                        y=0,41г H<sub>2</sub>

Баары 12,7г Cu+3,29г O<sub>2</sub>+0,41г H<sub>2</sub>=19,6г

5. Эритменин массалық үлүшүн табабыз.

Эритме 470г-19г=450,4г суу +кислота

450,4г эритмеде 25,2г HNO<sub>3</sub>


100,0г - // - эг                                x=5,6% HNO<sub>3</sub>

### § 38. Эритмелерге металл пластинканы матырууга байланышкан маселелерди чыгаруунун усулу

**№244.** Күмүш нитратынын эритмесине алгачкы массасы 38,4г болгон жез пластинканы салганда массасы 15,8г-га көбөйгөн. Стержени суу менен жууп, кургатып 93%туу ( $p=1,81\text{г}/\text{мл}$ ) күкүрт кислотасынын эритмесинде эритишкен. Пластинканы толук эритүү үчүн зарыл болгон кислотанын көлөмүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Жездин эритмеги реакциясын жазып, жездин моль санын жана массасын табабыз. Жезди x менен белгилейбиз.

хг



64г                        2.108г

Мында көбөйгөн масса 15,8г бул жез менен күмүштүн айырмасы. Анда төмөнкү төндеме алынат.

$$108 \cdot 2x - 64x = 15,8 \text{ г} \\ 152x = 15,8 \text{ г}$$

$$X = 15,8 \text{ г} / 152 = 0,104 \text{ моль}$$

$$m(\text{Cu}) = 64 \text{ г/моль} \cdot 0,104 \text{ моль} = 6,66 \text{ г(Cu)}$$

2) Реакцияга бир моль жез кирсе, эки моль күмүш пайда болот. Анда 0,104 моль жезден 0,208 моль Ag-пайда болот. Күмүштүн массасын табабыз.

$$m(\text{Ag}) = 108 \text{ г/моль} \cdot 0,208 \text{ моль} = 22,46 \text{ г(Ag)}$$

3) Реакция бүткөндөн кийинки пластинканын курамын аныктайбыз.

$$m(\text{Cu}) = 38,4 \text{ г} - 6,65 \text{ г} = 31,74 \text{ г}$$



Демек 38,4 г жездин 6,66 г массасы реакция киргенде жез пластинкада 31,71 г жез калат. Анын молун табабыз.

$$\gamma(\text{Cu}) = 31,71 \text{ г} / 64 \text{ г/моль} = 0,50 \text{ моль}$$

Жез пластиндан 6,66 г масса эритмеге өтүп, ал пластинкага 22,46 г күмүш белүнүп чыккан. Күмүштүн моль санын табабыз.

$$\gamma(\text{Ag}) = 22,46 \text{ г} / 108 \text{ г/моль} = 0,208 \text{ моль}$$

4) Пластинкадагы жез да, күмүш да реакцияга күкүрт кислотасы менен кирет. Реакциянын төндемесин жазып, күкүрт кислотасынын массасын табабыз.



Төндемеден көрүнүп турғандай 1 моль жез менен эки моль  $\text{H}_2\text{SO}_4$  б.а. 0,5 моль жезге  $(2 \cdot 0,50) = 1$  моль  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , ал эми эки моль күмүшке эки моль  $\text{H}_2\text{SO}_4$  б.а. 0,208 моль Ag-га 0,208 моль  $\text{H}_2\text{SO}_4$  сарталат. Күкүрт кислотасынын моль санын жана массасын табабыз.

$$\gamma(\text{H}_2\text{SO}_4) = (0,5 \cdot 2)(\text{Cu}) + 0,208(\text{Ag}) = 1,208 \text{ моль}$$

$$m(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1,208 \text{ моль} \cdot 98 \text{ г/моль} = 118,4 \text{ г}$$

5) 93% түү күкүрт кислотасынын массасын жана көлемүн табабыз.

$$M(93\% \text{ H}_2\text{SO}_4) = \frac{(100 \cdot 1,81)100\%}{93\%}$$


$$= 127,3 \text{ г}$$

$$V(\text{H}_2\text{SO}_4) = 127,3 / 1,81 = 70,3 \text{ мл.}$$

Демек 93% түү 70,3 мл.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  керек.

**№245.** Темир пластинканын массасы 5 г. Курамында 1,6 г жез (II) сульфаты бар жез купоросунун эритмесине ушул пластинканы салса массасы кандай өзгөрет.

Чыгарылышы: 1) Реакциянын тенденесин жазып, заттардын молдук катыштарын аныктайбыз.



1 моль 1 моль 1 моль 1 моль

$$\gamma(\text{Cu}) = \gamma(\text{Fe}) = \gamma(\text{CuSO}_4) = m(\text{CuSO}_4) / m(\text{CuSO}_4)$$

Демек реакцияга киргөн жана реакцияда пайда болгон заттардын моль сандары бирдей б.а. жез (II) сульфатынын моль санына барабар болот. Анда

$$\gamma(\text{CuSO}_4) = 1,6\text{г} / 160\text{г/моль} = 0,01\text{моль}$$

$$\text{Демек } \gamma(\text{Cu}) = \gamma(\text{Fe}) = 0,01\text{моль}$$

Анда массалардын айырмасы.

$$\Delta m = \gamma(\text{Cu}) \cdot M(\text{Cu}) - \gamma(\text{Fe}) \cdot M(\text{Fe}) = 0,01 \cdot 64 - 0,01 \cdot 56 = 0,08\text{г}$$

Пластинканын масасы 0,08 г-та көбөйт.

№246. 250г сууда 70 г жез купоросун эритишкен.

Алынган эритмеге 10 г массадагы темир пластинканы салышкан. Бир күйла убакыт өткөндөн кийин пластинканы жууп кургатканда массасы 11,4г болгон. Алынган эритмегедеги заттардын массалық үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: а) Кристаллогидраттын моль санын табабыз.


$$\gamma(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 70\text{г} / 250\text{г/моль} = 0,28\text{моль}$$

б) Темир эритмеге жез пластинкага белүнүп чыгуунун натыйжасында пластинканын массасынын езгерүшүн табабыз.

$$1m = m(\text{кийинки}) = m(\text{алг}) = 11,4\text{г} - 10\text{г} = 1,4\text{г}$$

в) Реакциянын тенденесин жазып темирди  $x$  менен белгилеп, моль санын табабыз.  $\gamma(\text{Fe}) = x$

$x$



56x 65x

$$-56x + 64x = 1,4; \quad 8x = 1,4$$

$$X = 1,4 : 8 = 0,175\text{моль}$$

г) Пайда болгон  $\text{FeSO}_4$  түн жана алгачкы эриген  $\text{CuSO}_4$  түн массасын табабыз.

$$m(\text{FeSO}_4) = 0,175\text{моль} \cdot 152\text{г/моль} = 26,6\text{г}$$

$$m(\text{CuSO}_4) = 0,28\text{моль} \cdot 160\text{г/моль} = 44,8\text{г}$$

Себеби  $\gamma(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = \gamma(\text{CuSO}_4) = 0,28\text{моль}$  зе.

д) Демек алынган эритмеде 0,28 моль CuSO<sub>4</sub> эрип, анын 0,175 молу темир менен орун алмашуу реакциясына кирди, калганы 0,28-0,175=0,105 молу эритмеде калды. Анын массасы

$$m(CuSO_4)=0,105 \text{ моль} \cdot 160 \text{ г/моль} = 16,8 \text{ г}$$

м) Эритменин жалпы массасы алгачкы суунун массасына (250г) кристаллогидраттын массасын (70г) кошуп, пластинкага бөлүнүп чыккан массаны (1,4г) алып салганга барабар б.а.

$$m(\text{эрить})=250 \text{ г}(H_2O)+70 \text{ г(крист)}-1,4 \text{ г(пласт)}=318,6 \text{ г}$$

Темир жана жез сульфаттарынын массалык үлүштөрүн табабыз.

$$\varphi(FeSO_4)=26,6/318,6=0,0835 \text{ же } 8,35\%$$

$$\varphi(CuSO_4)=16,8/318,6=0,0525 \text{ же } 5,25\%$$

№247. Эгерде 1,64% кальций нитраты, 1,89% цинк нитраты жана 1,7% күмүш нитраты бар эритменин 100 г массасына 0,48г магний таарындысын салышкан. Реакция бүткөндөн кийики чекмөнүн курамын аныктагыла. (2005/2006 гимн хим.олимп)

Чыгарылышы: 1) Анализдейбиз. Электрохимиялык чыңалуу катарындағы орду боюнча магний ушул үч түздүн экөө: күмүш жана цинк нитраты менен реакцияга кирет. Кальций нитраты менен реакцияга кирбейт. Себеби активдүүлүгү кальцийге караганда төмөн. Ошондуктан үч реагенттин моль санын аныктайбыз.


$$\gamma(Mg)=0,48 \text{ г}/24 \text{ г моль}=0,02 \text{ моль}$$

$$\gamma(AgNO_3)=(m(\text{эрить}) \cdot \varphi)/m=(100 \cdot 0,017)/170=0,01 \text{ моль}$$

$$\gamma(ZnNO_3)=(m(\text{эрить}) \cdot \varphi)/m=(100 \cdot 0,0189)/189=0,01 \text{ моль}$$

2) Реакциянын төндемесин жазып, реакцияга кирген магнийдин жана реакцияда пайда болгон заттардын (Ag,Zn) моль сандарын жана массасын табабыз.

0,02 моль 0,01 моль




Демек 0,01 моль AgNO<sub>3</sub> үчүн 0,005 моль Mg сарпталат.

$$\gamma(Mg)=0,005 \text{ моль} \cdot 24 \text{ г/моль}=0,12 \text{ г}$$

Демек 0,02 моль Mg-0,005 моль=0,015 моль калат. Натыйжада 0,01 моль Ag пайда болот.

$$m(Ag) = 0,01 \cdot 108 = 1,08 \text{ г Ag}$$

б) Калган магний цинк нитраты менен реакцияга кирет.



$$m(Zn) = 0,01 \text{моль} \cdot 65 \text{г/моль} = 0,65 \text{ г Zn}$$

Демек 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реакцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(Mg) = 0,005 \text{моль} \cdot 24 \text{г/моль} = 0,12 \text{ г}$$

в) Баары чөкмөнүн массасы.

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

г) Ар биринин массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(Ag) = 58,4\%; \quad \varpi(Zn) = 35,1\%; \quad \varpi(Mg) = 6,5\%$$

и) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Чөкмөнүн массалык үлүшүн табабыз.

$$\varpi(Ag) = 58,4\%; \quad \varpi(Zn) = 35,1\%; \quad \varpi(Mg) = 6,5\%$$

ж) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Чөкмөнүн массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Чөкмөнүн массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Чөкмөнүн массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Чөкмөнүн массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Чөкмөнүн массалык үлүшүн табабыз.

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

ж) Сондай-аң 0,015 моль Мддин 0,01 молу Zn менен реа-

кцияга кирет 0,005 молу ашып калат. Анын массасы

$$m(\text{чөкмө}) = m(Ag) + m(Zn) + m(Mg) = 1,08 + 0,65 + 0,12 = 1,85 \text{ г}$$

**Акылдуу адам душманынан да акыл үйрөнүүнү билет.**

**Бидеба.**

**Эң чоң катаа бул катаа кетирүүдөн коркуу**

## XI Белүм


### Стандарттык эмес комбинирленген маселелерди чыгаруунун усулу

**№248.** Курамы 9,4г жез (II) нитраты жана 9,75г сымап нитратынан турган эритмеге массасы 50г болгон кадмий пластинкасын салышкан. Кадмий жез менен сымаптү толугу менен суруп чыгарса, жез менен сымап толугу менен пластинкага чөксө, пластинканын массасы канча процентке жогорулайт?

Чыгарылышы: 1) Кадмий пластинкадан 112г эритмеге ётсө, ага жараша эритмедин жез 64г пластинкага ётет. Натыйжада пластинканын массасы  $112\text{г}-64\text{г}=48\text{г}$ -га азаят. Реакциянын төндемесин жазып, пластинканын массасы канчага азайганын табабыз.

9,4г

$\Delta m=-2,4\text{г}$



Б.а. 188г  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 - 48\text{г. пласт}$


98г  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 - x\text{г пласт}$

$x=2,4\text{г азаят}$

Демек 2,4г Cd эритмеге ётет.

2) Эритмеге 112г кадмий ётуп, эритмедин 201г сымап пластинкага ётсө, масса  $201\text{г}-112\text{г}=89\text{г}$ -га пластинкага көбөйт.

9,75г  $\Delta m$



9,75г  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ -түг пласт  $x=2,67\text{г}$

3) Пластинканын массасын табабыз.

Пластинка жез менен 2,4г –га азайса сымап менен 2,67г-га көбөйт.

$\Delta m = 2,67\text{ г} - 2,4\text{ г} = 0,27\text{ г}$  б.а. Кадмий пластинканын массасы жалпысынан 0,27г-га көбейет.


Пластинканын жалпы массасы  $50\text{ г} - 0,27\text{ г} = 50,27\text{ г}$  болот б.а.

$$\phi(\text{пласт}) = (0,27\text{ г} \cdot 100) / 50,27 = 0,54\%$$


Пластинканын массасы 0,54%ке көбейет.

**№249.** Эки зарядду ионду пайда қылуучу металлдардан жасалган бирдей массадагы эки пластинканы бириң жез (II) сульфатынын 2-чисин сымап сульфатынын эритмесине салышкан. Бир аз убакыттан кийин жез (II) сульфатына салынган пластинканын массасы 3,6%ке азайган, экинчи пластинка 6,675%ке көбейген. Эки эритменин төң молярдык концентрациясынын азайышы бирдей. Металлдың эквивалентин жана атын тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Анализдейбиз. Белгисиз металлдың атомдук массасы жездин атомдук массасынан чоң жана сымалтын атомдук массасынан кичине болот. Металлдың атомдук массасы  $x$  болсо



$$(x-64) \cdot 100\% / 3,6\% \text{ г пластинканын массасы.}$$



Анда пластинканын массасы

$$(201-x) \cdot 100\% / 66675\% \text{ г}$$

2) Эки эритменин төң молярдык концентрациясынын азайышы бирдей. Шарт боюнча алар барабар болот.

$$(x-64) \cdot 100 / 3,6 = (201-x) \cdot 100 / 6,675$$

$$100x - 6400 / 3,6 = 20100 - 100x / 6,675$$

$$\frac{100x - 6400}{3,6} = \frac{20100 - 100x}{6,675}$$

$$6,675 \cdot (100x - 6400) = 3,6 \cdot (20100 - 100x)$$

$$667,5 - 42720 = 72360 - 360x$$

$$667,5e + 360x = 72360 + 42720$$

$$1027x = 115080$$

$$X = 115080 / 1027 = 112 \quad \text{Ar}(x) = 112$$

Б.а. Бул кадмий  $\text{Ar}(\text{Cd}) = 112$ ;  $n=2$


$$\exists(Cd)=Ar/n=112/2=56$$

Жообу: кадмий  $\exists(Cd)=56$

**№250.** 0,2г кальцийдин галогенидин күмүш нитратынын эритмеси менен өз ара аракеттендиргенде 0,376г күмүш галогениди алынган. Кальцийдин кайсы галогениди алынган?

Чыгарылышы: Белгисиз галогениддеги галогенди ГХ менен бөлгилеп, реакциянын тенденесин жазып, эсептөөлөр жүргүзебүз.

$$0,2\text{г} \quad 0,376$$



$$40+2x \quad 216+2x$$

$$0,2(216+2x)=0,376(40+2x);$$

$$43,2+0,4x=15,04+0,752x;$$


$$0,4x-0,752x=15,04-43,02; \quad -0,352x=-28,16$$

$$X=-28,16/(-0,352)=80$$

$Ag(\Gamma)=80$ ; Бул бром Br;  $CaBr_2$

**№251.** Щелочтуу металлдардын нитратын толук ажыратканда белүнүп чыккан кычкылтектин массасы нитраттын алгачкы массасынын 8,2%тин түзгөн. Нитраттын формуласын түзгүлө.

Чыгарылышы: 1) Реакцияга кирген нитраттын массасын 100г деп алсак, белүнүп чыккан кычкылтектин массасы 8,2г болот. Белгисиз металлды –Me менен белгилеп, ажыроо реакциясынын тенденесин жазабыз.



$$(Me+62)\text{г/моль} \quad 32\text{г/моль}$$

2) Щелочтуу металлдын нитратынын жана кычкылтектин моль санын табабыз.

$$\gamma(MeNO_3)=100/(Me+62)\text{моль}$$

$$\gamma(O_2)=8,2/32\text{моль}$$

Реакциянын тенденеси боюнча эки моль нитраттан бир моль кычкылтек пайдада болот. Мындан

$$2(82/32)=100/(Me+62); \quad 0,512=100/(Me+62)$$





$$100=0,512(Me+62) \quad 100-31=0,512Me$$

$$Me=63/0,512=133; \quad Ar(Me)=133$$

Бул щелочтуу металл цезий  $Ar(Cs)=133$ .

**№252.** Ортофосфор кислотасынын 49%түү эритмесин даярдоо үчүн 213г фосфор (V) кычкылын канча масса сууда эритүү керек.

Чыгарылышы: 1) Фосфор (V) кычкылы фосфор кислотасына айланууда реакцияда сарталган суунун жана пайда болгон фосфор кислотасынын массасын табабыз.



2) 49% түү фосфор кислотасынын эритмесинин массасын табабыз.

$$\varpi(\text{H}_3\text{PO}_4) = \frac{m(\text{H}_3\text{PO}_4)}{m(49\%\text{H}_3\text{PO}_4)} \cdot 100 = 49\%$$

$$M(49\%\text{H}_3\text{PO}_4) = (294 \cdot 100)/49 = 600\text{г.}$$

4) 600г 49 % түү  $\text{H}_3\text{PO}_4$  түн эритмесинде 294г  $\text{H}_3\text{PO}_4$  болот. Калганы 600г-294г=306г( $\text{H}_2\text{O}$ ) суу болот. Дагы 81 г суу фосфор кычкылынан фосфор кислотасын алууга сарталат.

$$5) M(\text{H}_2\text{O}) = 306\text{г} + 81\text{г} = 387\text{г}(\text{H}_2\text{O})$$

Жообу: 213г  $\text{P}_2\text{O}_5$  ке 387г сууну кошкондо 49% түү 600г фосфор кислотасынын эритмеси алынат.

**№253** Кычкылтектин менен озондун аралашмасынын суутек боюнча тыгыздығы 17 ге барабар. Аралашмадагы кычкылтектин көлөмдүк жана массалық үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1) Газ аралашманын молярдык массасын табабыз.

$$M(\text{аралашма}) = 2/17 = 34\text{г/моль}$$

2) Газ аралашманын жалпы көлемүн, 1 деп алсак, анда  $V(\text{O}_2) = 32\phi$  жана  $V(\text{O}_3) = 48(1-\phi)$  болот.  $M_1(\text{O}_2) = 32 \text{ г/моль}$

$$M_2(\text{O}_3) = 48\text{г/моль}$$

$$34 = 32\phi + 48 \cdot (1-\phi); \quad 34 = 32\phi + 48 - 48\phi$$

$$34 - 48 = 32\phi - 48\phi \quad -14 = -16\phi$$

$$\phi = 14/16 = 0,875 \quad \text{демек } \phi(O_2) = 87,5\% \text{ O}_2$$

$$3) \text{ Озондук көлөмдүк үлүшүн табабыз.}$$

$$\phi_2(\text{O}_3) = 1 - \phi(\text{O}_2) = 1 - 0,875 = 0,125$$

$$\phi(\text{O}_3) = 0,125 \text{ же } 12,5\% \text{ O}_3$$

4) Аралашманын массалық үлүшүн табабыз. Алдын аралашманын тыгыздығын табабыз.

$$\rho = M/M_m = 34/22,4 = 1,518\text{г/л}$$

Кычкылтект 0,875л, озон-0,125л

$$22,4\text{л}(\text{O}_2) = 32 \text{ г}$$

$$0,875\text{л}(\text{O}_2) - x\text{г} \quad x = 1,25\text{г.} \quad \text{Анда кычкылтектин массалық үлүшү.}$$

$v(O_2) = 1,25 \cdot 1,518 = 0,823$  же 82,3%  
Жообу:  $v(O_2) = 82,3\%$        $v(O_2) = 87,5\%$

**№254** 400г 40% түү күкүрт кислотасынын эритмесин алуу үчүн 96% түү жана 10% түү кислоталардын эритмесин канча массадан аралаштыруу керек?

Чыгаруу: 1) Таблица түзүп эритмелерди канчалык катышта аралаштыруу керек экенин табабыз.

зат	$v, \%$	$v(\text{арал})$	диог айыр	$m_1:m_2$	$m(40\%)$
$H_2SO_4$	96		30	15	139,5
$H_2SO_4$		40			
$H_2SO_4$	10		56	28	260,5
$\Sigma$			86	43	400

30:56 массалардын жөнөкөй катышын кыскартсак 15:28 алынат.

Массалардын суммасы  $\Sigma = 15 + 28 = 43$ . Аны 400 г эритмеге пропорция түзөбүз.

$$400g - 43(40\%)$$

$$400g - 43(40\%)$$

$$Xg - 15(96\%)$$

$$x = 139,5g;$$

$$Xg - 28(10\%)$$

$$x = 260,5$$

Демек, 139,5 96% түү эритмени 260,5 г 10% түү эритмелерди аралаштырасак 400г 40% түү эритме алынат.


**№255.** Абадагы кычкылтектин көлемүн аныктоо үчүн 100мл абаны 50мл суутек менен аралаштырып жардырышкан. Суу сүүлтүлгөн кийин баштапкы температурага келгенде 87мл газ аралашма калган. Изилденген абадагы кычкылтектин канча экенин көлемү боюнча процент менен эсептегилеме.

Чыгарылышы: 1) Күйүү үчүн сарпталган абанын көлемүн табабыз.

$$V(\text{жалл}) = 100\text{мл}(аба) + 50\text{мл}(H_2) = 87\text{мл} + H_2O$$

$V(\text{сарп}) = 150\text{мл} - 87\text{мл} = 63\text{мл}$ . Демек 150 мл аба жана суутектин аралашмасынын 63 мл сууну пайда кылууга сарпталган.

2) Реакциянын төндөмесин жазып, кычкылтек жана суутектин көлемүн табабыз.



Мында 2 мл

сүттөк менен 1 мл кычкылтектен суу пайда болсо  $63:3=21$  мл  
дин 2:1 катышы  $2 \cdot 21$  мл  $(H_2):1 \cdot 21$  мл  $(O_2)$  б.а. 42  
мл( $H_2$ ) $+21$  мл( $O_2$ ) сууга айланат.

3) Демек, 100мл абада 21мл кычкылтек бар, ал күйүгө сарпталган. 50мл  $H_2$ нин 42 литри күйүгө сарпталган болсо  $50\text{мл}-42\text{мл}=8\text{мл}$  ашып калат. 87 мл ашып калган газ аралашманын 8 мл реакцияга кирбекен сүттөк болсо, калганы  $87\text{мл}-8\text{мл}=79\text{мл}$  күйгөндөн калган аба, ал күйбөйт.

Демек 100мл абанын 21 мл кычкылтек, калганы 79 мл күйбекен аба бул азот.

**№256.** Абасыз жабык идиште бирдей массадагы алюминий жана кычкылтектин аралашмасын ысытышкан. Реакция бүткөндөн кийин аралашмага ошондой массадагы күкүрттүн балыған эритмесин кошушкан. Алгачы аралашманын массасы ( $Al+O_2$ ) алынган заттардын массаларынан канча эсеге айрмаланат?


Чыгарылышы: 1) Реакцияга кирген алюминий жана кычкылтектин массасы белгисиз болгондуктан биз анын ар бириң 100г дан деп алып, алардын моль санын табабыз;

$$m(Al)=100\text{г} \quad M(Al)=27\text{г/моль}$$

$$M(O_2)=100\text{г} \quad M(O_2)=32\text{г/моль}$$

$$v(Al)=100/27=3,7\text{моль} \quad v(O_2)=100/32=3,1\text{моль}$$


2) Реакциянын төндемесин жазып, пайда болгон жана ашып калган заттын массасын табабыз.



$$y=1,85 \text{ моль Al}$$

Демек реакцияга 2,8моль  $O_2$  кирсө ( $3,1-2,8=0,3$ моль)  $O_2$  ашып калат.

3) Бул ашыкча (0,3 моль) кычкылтек күкүрт менен реакцияга кирет.



$SO_2$  пайда болот. Реакцияга кирген күкүрттүн массасында

100 г дөп алып, моль санын жана реакциядан ашып калган моль санын табабыз.  $M(S)=100\text{г}$ ;  $M(S)=32\text{г/моль}$

$$v(S)=100/32=3,1\text{моль} \quad \Delta v(S)=3,1-0,3=2,8\text{ моль}\cdot S$$

4) Бүтүн реакциялар бүткөндөн кийин аралашмада 1,85 моль  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 2,8 моль күкүрт жана 0,3 моль  $\text{SO}_2$  калат. Алардын массасын табабыз.

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3)=1,85 \cdot 102 = 188,7\text{г}$$

$$m(\text{SO}_2)=0,3 \cdot 64 = 19,2\text{г}$$

$$m(S)=2,8 \cdot 32 = 89,6\text{г}$$

$$\Delta m=188,7+89,6+19,2=297,5\text{г}$$

Демек, алгачкы заттардын ( $\text{Al}+\text{O}_2$ ) массасы 200г, алынган аралашма 297,5г б.а. 1,5 эсеге оор.

**№257** Натрий хлориди жана иодидинен 104,17 г массасын сууда эритишкаен. Алынган эритмеден ашыры менен алынган хлордон еткөрүшкөн. Кийин эритмени туруктуу массадагы калдык калганга чейин бууландырышкан, натыйжада 58,44 калдык алынган. Туздардын аралашмадагы массалык үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: 1 –чи жол 1) Эритмедеги заттардан  $\text{Na}-\text{J}$  хлор газы менен реакцияга кирет, ал эми  $\text{NaCl}$  реакцияга кирбейт. Кургак ысытуудан иод бууланып,  $\text{NaCl}$  калдык формасында калат.

Эгер алгачкы аралашмадагы  $\text{NaCl}$ -х моль болсо,  $\text{NaJ}$ -У моль болот. Алардын молярдык массалары  $M(\text{NaCl})=58,44\text{г/моль}$ ,  $M(\text{NaJ})=149,89\text{г/моль}$ . Реакциянын тенденеси.

$2\text{NaCl}+\text{Cl}_2=2\text{NaCl}+\text{J}_2\uparrow$  Демек У моль  $\text{NaJ}$  хлор менен реакцияга кирип У моль  $\text{NaCl}$  реакция натыйжасында пайдаланылган болот. Демек 58,44 г калдык бул реакцияга чейинки 58,44x жана реакцияда пайдаланылган 58,44 У  $\text{NaCl}$  дун суммасы болот.

$58,44x+58,44$  У  $= 58,44$  г Анда аралашмадагы туздардын массасы.

$$58,44x+149,89y=104,17\text{г болот.}$$

Булардан тенденмелер системасын түзөбүз

$$58,44x+58,44$$
 У  $= 58,44 \quad x=0,5 \text{ моль NaCl}$

$$58,44x+149,89y=104,17\text{г} \quad y=0,5 \text{ моль NaJ}$$

Демек аралашма 0,5 моль  $\text{NaCl}$  жана 0,5 моль  $\text{NaJ}$ дан турат.

2) аралашмадагы заттардын массалык үлүшүн табабыз.

Ал үчүн ар бир заттын массасын табабыз.

$$m(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ г/моль} \cdot 0,5 \text{ моль} = 29,22 \text{ г}$$

$$m(\text{NaJ}) = 149,89 \text{ г/моль} \cdot 0,5 \text{ моль} = 74,94 \text{ г}$$

$$m(\text{арла}) = 29,22 \text{ г}(\text{NaCl}) + 74,94 \text{ г}(\text{NaJ}) = 104,17 \text{ г}$$

$$\upsilon(\text{NaCl}) = 29,22 / 104,17 = 28,1\%$$

$$\upsilon(\text{NaJ}) = 74,94 / 104,17 = 71,9 \%$$

**№258.** Хром (III) кычкылы жана хром (III) сульфатынын кристаллогидратынын бирдей массалык катыштагы эки кошулмасын алуу үчүн кычкылдын саны 4,71 эсеге кристаллогидраттан көп алынган. Кристаллогидратын курамын аныктагыла.

Чыгарылышы: 1) Кычкылдын жана кристаллогидраттын молярдык массасын табабыз.

$$M_1(\text{Cr}_2\text{O}_3) = 152 \text{ г/моль} \quad M_2(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}) = (392 + 18n) \text{ г/моль}$$

2) Маселенин шарты боюнча булар бири-бирине барабар болушу керек.

$$\upsilon_1(\text{Cr}_2\text{O}_3) = \upsilon_2(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}) \text{ Демек}$$

$$m_1(\text{Cr}_2\text{O}_3) = m_2(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O})$$

$$m_1 = 152 \text{ г} \text{ анда } m_2 = m_1 = 152 \text{ г}$$

$$\upsilon_1 = m_1 / M_1 = 152 / 152 = 1 \text{ моль}$$

Маселенин шарты боюнча

$$\upsilon_1 = 1 \text{ моль} \quad \upsilon_2 = 1 / 4,71 = 0,2123 \text{ моль}$$


Анда

$$M_2 = m_2 / \upsilon_2 = 152 / 0,2123 = 716 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 716 - 392(\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3) = 324 \text{ г}(\text{H}_2\text{O})$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = m(\text{H}_2\text{O}) / M(\text{H}_2\text{O}) = 324 / 18 = 18(\text{H}_2\text{O})$$


Кристаллогидраттын формуласы



**№259.** Суутек көмүр (II) кычкылы жана метандын газ абалындағы 60 мл аралашмасын толук күйгүзүү үчүн 75 мл кычкылтек сарпталып, 50 мл көмүр (IV) кычкыл газы алынган. Алгачкы аралашмадагы ар бир газдын көлемдүк үлүшүн тапкыла.

Чыгарылышы: а) Арапашмадагы газдардын көлемүн: суутек-Хл, көмүр(II) кычкылы-Ул жана метанды-Zл менен белгилейбиз. Анда  $x+y+z=60 \text{ мл}$  аралашма болот.

б) Ар бир газдын күйүсүнө сарпталған кычкылтектин көлемүн төндеме боюнча табабыз.



$\frac{1}{2}x$

$\frac{1}{2}y$

$y$

$2Z$

$Z$

$$M(O_2) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + 2Z = 75 \text{ мл}(O_2)$$

в) Бөлүнүп чыккан көмүр (IV) кычыл газынын көлемүн табабыз.  $V(CO_2) = y + Z = 50 \text{ мл}$

г) Ушул үч төндемени бириктирип, чыгарсак.

$$V(\text{ар-ма}) = x + y + z = 60 \text{ мл}; \quad x = 10 \text{ мл } (H_2)$$

$$V(O_2) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + 2Z = 75 \text{ мл} \quad y = 20 \text{ мл } (CO)$$

$$V(CO_2) = y + Z = 50 \text{ мл}; \quad z = 30 \text{ мл } (CH_4)$$

Бул үч белгисиздүү төндемени Крамердин жолу менен чыгарабыз.

(+)

(-)

$$1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ O & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{bmatrix} \quad 2) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ O & O & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{bmatrix}$$

1) 1-чиси кебейтүлүп кошулат.

2) 2-чиси кебейтүлүп, 1-чиден алышат.

Бул точкалардын ордуна жогорку үч белгисиздүү төндемелердин маалыматтарын коуп, эсептөөнү жүргүзөбүз.

$$\Delta = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} + O + \frac{1}{2} - O - \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

Үчи белгисиздүү төндеменин маалыматтарын (60мл, 75мл, 50мл) катары менен тикесинен үч жолу коуп эсептейбиз.

$$D_1 = \begin{bmatrix} 60 & 1 & 1 \\ 75 & \frac{1}{2} & 2 \\ 50 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 30 + 100 + 75 - 25 - 75 - 120 = -15$$

$$x = D_1 / \Delta = -15 / -\frac{3}{2} = 30 / 3 = 10 \text{ мл } (H_2)$$

$$D_2 = \begin{bmatrix} 1 & 60 & 1 \\ \frac{1}{2} & 75 & 2 \\ 0 & 50 & 1 \end{bmatrix} = 75 + 0 + 25 - 0 - 30 - 100 = -30$$

$$y = D_2 / \Delta = \frac{-30}{-\frac{3}{2}} = \frac{60}{3} = 20 \text{ мл } (CO)$$

$$D_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 60 \\ 1/2 & 1/2 & 75 \\ 0 & 1 & 50 \end{bmatrix} Z = \frac{D_3}{D} = \frac{-45}{-3/2} = \frac{90}{3} = 30 \text{ мл} (CH_4)$$

д)  $\phi = V(\text{газ})/V(\text{ар-ма})$  менен ар бир газдын көлөмдүк процентин табабыз.

$$\phi(H_2) = 10/60 = 0,167 = 16,7\%$$

$$\phi(CO) = 20/60 = 0,333 = 33,3\%$$

$$\phi(CH_4) = 30/60 = 0,50 = 50,0\%$$

$$\text{Текшерүү: } V(\text{ар-ма}) = x + y + z = 10 + 20 + 30 = 60 \text{ мл}$$

$$V(O_2) = 1/x + 1/4 + 2z = 1/10 + 1/20 + 2 \cdot 30 = 75 \text{ мл}$$

$$V(CO_3) = y + z = 20 + 30 = 50 \text{ мл}$$

**№260.** Темир, алюминий жана жездин арапашмасын хлордогондо 8,96г(н.ш.) хлор сарпталган. Ошол эле масса туз кислотасынын 18,25г массасы бар эритме менен реакцияга кирген. Ошол эле массага 2г натрий гидрокычкылы бар эритме сарпталган. Алгачкы арапашмадагы жездин массалык үлүшүн тапкыла.


Чыгарылышы: 1) Реагенттердин моль санын табабыз.

$$9(Cl_2) = 8,96/22,4 = 0,4 \text{ моль } Cl_2$$

$$9(HCl) = 18,25/36,5 = 0,5 \text{ моль } HCl$$

$$9(NaOH) = 2/40 = 0,05 \text{ моль } NaOH$$


2) Анализдейбиз: Бир реагент менен реакцияга кирген (Fe, Al, Cu) алюминий натрий гидрокычкылы менен реакцияга кирет: Алюминийдин молун, массасын табабыз.



$$x = 0,05 \text{ моль (Al)}$$

$$m(Al) = 27 \text{ г/моль} \cdot 0,05 \text{ моль} = 1,35 \text{ г (Al)}$$

3) Туз кислотасы менен жez реакцияга кирбейт алюминий жана темир кирет. Алюминийдин моль (0,05моль) саны менен реакцияга кирген HCl дун моль санын, массасын табабыз.




$$m(HCl) = 36,5 \cdot 0,15 = 5,475 \text{ г}$$

4) Калган туз кислотасынын молу темирдин молун жана массасын табабыз.


$$9(HCl) = 0,5 - 0,15 = 0,35 \text{ моль}$$

$$m(HCl) = 18,25 \text{ г} - 5,475 \text{ г} = 12,77 \text{ г}$$




$$m(Fe)=56 \cdot 0,175=9,8\text{г Fe}$$

5) Хлор бардык металлдар менен реакцияга кирет. Алюминий жана темир менен реакцияга кирген хлордун моль санын, массасын табабыз.



$$V(Cl_2)=22,4 \cdot 0,075=1,68\text{л}$$




$$V(Cl_2)=22,4 \cdot 0,2625=6,07\text{л}$$

6) Хлордун калган көлемү бөюнча жөздин массасын табабыз.

$$9(Cl_2)(\text{калг})=0,4-(0,075+0,2625)=0,0625\text{моль(Cl}_2)$$

хмоль 0,0625 моль



$$m(Cu)=64 \cdot 0,0625=4\text{г Cu}$$

7) Жапы арапашманын массасын табабыз.

$$m(\text{ар-ла})=1,35\text{г(Al)}+9,8\text{г(Fe)}+4\text{г(Cu)}=15,15\text{г}$$

$$v(Cu)=4r/15,15=0,2642 \text{ же } 26,42\%$$

**Есть друзья и есть враги значит,  
встал на две ноги**

### **Народная мудрость**

**Д.И.Менделеев был «несомненно  
самой яркой и, быть может,  
наиболее сложной фигурой в  
русской науке XIX века.**

**С.П.Калица**

### **Д.И.Менделеевдин өмүру жана ытгармачылығы**

Д.И.Менделеев (1834-1907) Тобольскіде гимназиянын директорунун үй-бүлесінде 17-чи бала болуп туулган. 1855-ж оқмуштуулар көңеші Д.И.Менделеевге «Улук оқутуучу» титулун берип, алтын медал менен сыйланат. 1857-ж бакалаврдык, 1865-ж докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргойт. Д.И.Менделеев 1869-ж 1-марта «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химических сходстве» деген эмгегинде элементтердин мезгилдик системасынын биринчи таблица жадыбалын түзген. Орус химия коомунун чогулушунда Н.А.Меншуткин 19-марта Д.И.Менделеевдин ордуна мезгилдик система жана закон жөнүндө билдириүү жасап, биринчи жолу мезгилдик законду формулировкалаган жана XIXжылымда белгисиз болгон элементтер жөнүндө айтып, алардын касиеттерин толук маалымдаган. Д.И.Менделеев немец тилинде ытгаруу эл аралык журнал «Анналах» ка (редактору Ю.Либих) «Применение периодического закона для определения свойств еще не открытых элементов» деген статья жазып али илимде ачыла элек белгисиз болгон үч элемент: экабар, эккалюминий жана экасилицийдин касиеттери жөнүндө эң жакшы баяндаган.

Бул идеялар биринин артынан бири 1875-ж Францияда П.Э.Лекок де Бубодрон жаңы элемент эккалюминиди ачып, Галлий, 1879-ж Щвед химиги Л.Нильсон экаборду-скандиди жана 1885-ж Германияда К.Винклер экасилицийди-германийди ачышты. У.Рамзай (1894-1898-ж) инертуу газдарды ачып, металл зместер- металлоиддер менен щелочтуу металлдардын ортосундагы байланышты түзүп, мезгилдик таблицаны толуктайт. Бул илимий ачылыштар мезгилдик закондун тууралыбын эң жакшы, ишенимдүү далилдеди. Д.И.Менделеев 400 дән ашык илимий эмгек жазып, даңқы дүйнөлүк болгон. Ал 100ден ашык илимий коомдордун, университеттердин жана академиялардын ардактуу мучесүү. Бирок вузунун родинасы Петербург илимдер академиясына эки жолу көрсөтүлүп, Императордук Академиянын «немец» партиясынын интригалары негизинде мүчөлүккө етпей калган. 1874-ж академик Б.С.Якоби елгендөн кийин анын ордуна академиктикке Д.И.Менделеевди Н.Н.Зинин менен А.М.Бутлеров сунуш кылган. Бирок немец партиясынын өкүлдерүү Д.И.Менделеев физик буюнча академиктикке Д.И.Менделеевди А.М.Бутлеров менен П.А.Чебышев кайрадан көрсөттөт. Менделеев физик, ал химик змес деп макул болушпайт. 1880-ж Н.Н.Зинин елгендөн кийин химия беше А.Муассонго, төртөө Д.И.Менделеевге добуш берет. Биреө эч кимге добуш бербейт. Ошентип А.Муассон сыйлык алып Д.И.Менделеев албай

калат. Себеи эмне? А.Нобелдин көрзүү боянча, анын сыйлыгы биринчиден эң жаш окумуштууга жана экинчиден эң ақыркы беш жылдыкта ачылган илимий эмгеккө берилиши керек. 1906-жылы Д.И.Менделеев 72жашта, илимий ачылышан 37 жыл, А.Муассон 54 жашта, илимий ачылышына 20 жыл болгон эле. Ошол себеп болгон. Кийинки жылы 1907-жылы Д.И.Менделеев 73 жана А.Муассон 55 жашында дүйнөдөн кайтышкан. Бул Нобелдик комитеттин мүчелерүн абдан ойго салган. Биринчиден беш жылдык етө кыска мөөнөт, мындагы илимий ачылыштын келечеги жөнүндө ойлонууга туура келет. Келечеги барбы же жокту? Экинчиден аалымдар узак мезгилдик илимий изилдөөлөр натыйжасында жашы бир кыла жогорулап калганда улуу илимий ачылышты жасашы мүмкүн. Бута эмне жашы себеп боло алабы? -деген суроо туулат. Нобелдик комитет бул маселени кийин эң туура чечти деп ойлом. Илимий ачылыштын убагы жөнүндө: Ярослов Гейровск илимий ачылышынан 37 жылдан (1922), Ганс Бете 28 -жылдан, С.П.Капица 50 жылдан, Френсис Гаус 55 жылдан (1966) кийин Нобелдик сыйлыктарды алышкан. Аалымдардын жашы боянча: Дж X Van Флек (1977-ж.) 88жашында физикада, П.И.Капица 84 жашында, аялдардан Б.Маккленток (1983) 81 жашында Нобелдик сыйлыктын лауреаттары болушкан.

1964-ж АКШнын Бридж порт университетинин Дүйнөнүн улуу окумуштууларынын тизмеси жазылуучу «Доска почета-Ардак тактага» Д.И.Менделеевдин фамилиясы киргизилген.

**«Человек живет поисками»     «Наука не знает, что есть время»**  
**Роберт Вальзер.**                          **В.Набокова «Ада»**

### Химиялык элементтер жөнүндө

**1. Химиялык элементтердин ачылуу тарыхы.** Биздин заманга чейин адамзат тогуз элементти: жети металл жана эки металл эмести М: Алтын, темир, цинк, сурьма, мышьяк, висмут ж.б. билип турмушта колдонуп келишкен. Ушул элементтердин алгачкы окуучулары белгисиз. Доминикалык манах А.Магнус 1250-ж мышьякты эркин түрүнде белүл алган. Гамбург алхимиги Х.Бранд (1630-1710) философиялык ташты изилдеп жатып, 1639-ж фосфорду ачкан.

Химиялык элементтерди ачууга Швед аалымдарынан 22, Англия-19, Француз-15, Орус аалымдарынан биреө (Рутений 1844-ж К.К.Клаус) катышкан. XII-к-га чейин-13, XVII-к-да 30, 1814-ж Я.Берцелиус мезгилинде-46, Д.И.Менделеев таблицаны түзгендө-62, XX-кылымдын башында 84-элемент белгилүү болгон. Азыр химиялык элементтердин саны 110ден ашты.

**2. Химиялык элементтерди ачышкан аалымдар.** 1) Жаратылышта кездешкен химиялык элементтерди эң көп ачкан Швед аалымы Стокгольм академиясынын академиги К.В.Шееле (1742-1786) алты: фтор, хлор, молибден, вольфрам, барий жана магнийди ачкан. 1772-ж кычкылттеки алган.

2) Англиялык физик жана химик У.Рамзай (1852-1916 беш химиялык элементті: гелий, неон, аргон, криптон жана ксенонду 1894-1896 жылдары ачкан. Буларга М.Траверс, В.Крукс, Д.Рэлей ж.б. авторлош болған.

3) Гемиффи Деви (1748-1829) Англиялык физик жана химик төрт химиялык элементті: калий, натрий, кальций, литийди ачкан. Гей Люссак жана Тернер менен байланышсыз борду бириңиң жолу белгүл алған.

4) Француз аалымы П.Э.Лекок де Буабодрон (1838-1912) төрт элементті: галлий, самарий, гадолиний, диспрозийди ачкан.

5) Щвед химиғи И.Я.Берцелиус (1779-1848) энциклопедиялык билимдеги аалым: церий, селен, торий жана кремнийди ачкан. Атомистик теорияның жактоочусу болған.

6) М.Клапрота үч титан, цирконий, уранды; К.Масандера: лантан, тербий жана эрбиди ачкан.

7) Экіден химиялык элементтерди: Л.Воклен: бериллий, хромду; У.Валластон: родий, палладийди, фон Вельбан: празеодим, неодимди, П.Клеве: голмий, тулийди; С.Теннах: осмий, иридийди жана Р.Бунзен: рубидий жана цезийди ачкан.

8) Аялдардан М.Ск.Кюри күйесү менен 1898-ж полоний, радиийди, Лизе Мейтнер 1918-ж протактинийди, Ида Такке 1925-ж ренийди (күйесү менен бирге); Маргарита Пьер 1939-ж Францияди ачкан.

Жаратылыш объектілеринен химиялык элементтерди ачууга 52; радиоактивдүү элементтерди жаратылыштан ачууга сегиз аалым катышкан. Жасалма радиоактивдүү элементтерди ачууга көптөгөн аалымдар М.Менделеевийге беш, 109-чу элементке он тогуз, баары биригип Америкалық Альберт Тиорс, Г.Т.Сиборг, Советтик Г.Н.Флеров, Ю.Ц. Огонесян жетекчилик кылган 90дан ашык аалым катышкан.

Эң жаш аалым А.Ж.Балар 23 жашында бромду, эң кары аалым Щвед Ю.Г.Ган 72 жашында селенди (И.Я.Берцелиус менен бирге) ачкан.

Жаратылыштын эң майда «кирпичтерин-элементтерді» изилдөөгө ар түрдүү өлкөлөрдүн жүздөгөн аалымдарды уйку, тамак-аш, эс алуу жөнүндө унтуушуп, канчалаган убакыт, күч, эмгек сарпташкан. Качан гана езүнө чейин эч ким көрбөгөн, билбеген жаңы заттын-химиялык элементтин склянкасын колуна кармап турганда к аңдай гана бактылуу болушпаган. Бүгүнкү Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасындағы элементтер ушунчалык чымырканган эмгек, талықлаган изденүү, кайталанғыс ойлоп табуулардын жана кече-күндүзү билбей тынымсыз иштеген адам өмүрүнүн наыйжасы.

### 3. Химиялык элементтердин аттарынын келип чыгышы жөнүндө.

1) Кээ бир химиялык элементтердин аттары алардын негизги касиеттерин жана қандай затты пайда қылаарын аныктайт. М.Суутек-гидрогениум сууну; қычылтек-оксигениум кислотаны, қычылды: көмүртек-карбонеум-көмүрдү пайда қылуучу, фосфор-жарыкты алып жүрүүчү, азот-жаныбарга каршы дегенді түшүндүрет.

2) Күн системасындағы планеталардын мифологиялык каармандардын жана күдайлардын аттарына коюлган химиялык элементтер. М.Селен(Selena)-Ай, Теллур(тепллурис)-Жер, Гелий(гелиос)-күн, Уран-планета-асмандағы байыркы грек күдайы-Уран. Плутоний-планета-Жер астындағы дүйненүн күдайы-Плутон: Церий-планета-Церара Жерди иштетүүнүн жана түшүмдүүлүктүн байыркы Рим күдайы-Цераранын; Ванадий-сулуулуктун байыркы Скандиновияндағы күдайы-Ванадис; титан-

байыркы грек күдайлары Уран жана Гэчин баласы-Титандын; Тантал грек мифологиясындагы-Танталдын Ниобий-Танталдын кызы-Ниобийге; Прометий-адамдар үчүн күдайдан отту уурдаган мифологиялык-тистан-Прометийдин жана Торий-громдун байыркы Скандинавиялык күдайы-Торанын атына коюлган.

3) Географиялык аттар: Материктер, аралдар, мамлекеттер ж.б. М: Германий-Германия, Галлий-Франциянын эски аты, Скандинавия жарым аралы; франций-Франция, Полоний-Польша; Рутений-Россиянын латынча атальышы; Америций, Европий-материктер; Жез-Күпрум-Кипр аралы; Калифорний-АКШнын бир штаты ж.б.

4) Шаарлардын атына коюлган химиялык элементтер: Гафний-Копенгаген, Лютеций-Париждин эски аты; Берклий-АКШдагы шаар жана Швециядагы шаарларга Иттербий-Иттрий, Тербий, Эрбий ж.б.

5) Женекей заттардын же алардын кошулмаларынын же спектрлердин тусу менен аталган элементтер: Хлор-сары жашыл, рубидий-кызыл, Родий-кызылтт, Индий-кек, Иод-фиолетовый-сия тус, Цезий-кек; иридий-радужный ж.б.

6) Химиялык элементтердин жекече касиеттери, езгерчелгүү жана химиялык активдуулугуне жараши коюлган аттар: М: Астат-гр astalos-туруксуз, Бром-бромос-зловение, Фтор-фторос-бузуучу, талкалоочу; Аргон-жалкоо, аракетсиз; Неон-помут-жаны; криптон-крипто-жашыруун, белгисиз; марганец-марганес-түссүздөндүрөм, жалтырак алып келем ж.б.

7) Улуу алымдардын аттарына коюлган химиялык элементтер: М: Кюрий, Фермий, Эйнштейний, Менделеевий, Лоуренсий, Гадолиний, Резерфордий, Нобелий, Борий, Мейтнерий ж.б. Мындан сырткары Никель-дарактын, платина-саз балырынын атына коюлган.

Первое условия для получения  
Нобелевской премии-намичие  
хорошего учителя

Т.Самузльсин

П.Л.Капица.

Нобелдик сыйлык жана анын лауреаттары жөнүнде

## 1. Нобелдик сыйлыктын автору жана тарыхы

Альфред Бернхард Нобель (1833-1896) Щаед химик-инженери, ойлоп табуучу енер жайчи, дүйнөдө-бириңиң жолу нитроглицеринди өндүрүү буюнча заводду түзген, жарылгыч зат-динамитти ойлоп тапкан, түтүнсүз порохту иштеп чыккан. 1895-ж 27-ноябрда Парижде «Мен Альфред Нобель кол коюп керзэз калтыруучу. Менин бардык байлыктарым баалуу кагазга айландырып, Фонд түзүлүп, андан түшкөн проценттик-пайыз төле төң беш белүкке белүнүп: физика, химия, физиология же медицинада улуу ачылыштарды жасаган жана ойлоп табуучу алымдарга; адамзаттын идеалдарын чагылдырган чыгарма жазған адабиятчыларга жана элди кулчулуктан бошоткон, армиянын жана куралдардын санын азайткан, тынчтык келишимин түзүүтө катышкан, элдердин биригүүсүне чоң салым кошкон тынчтыкты сактоочуларга берилсін. Сыйлык улутуна жана жерине

карабай татыктууларга берилсін. Бул менин эң акыркы көрәзим, мурдагылары жараксыз деп табылсын.

А.Б.Нобель Париж 27-ноябрь 1895-ж.

Фондго 33 млн Щвед крону (9млн доллар-азырык 100 млн доллардан ашык) түшкөн. Анын 28 млн кронунун проценти сыйлықка берилет. 1901-ж бери сыйлық берилет. 1905-жылы Щвед академиясынын Нобелдик института бириңчи директор болуп Арренеус шайланат.

Нобелдик сыйлыктын жаңы лауреаттары жөнүндө маалымат ар жылы 21-октябрда Нобель туулган күнү М.М.К-рына жарыяланат жана сыйлык 10-декабрда Нобель елгән күнү кечинде салтанаттуу тапшырылат.

2009 жылға чейин бул сыйлыкты 809 АКШ-дан276, Ултуу Британия-103, Германия-76, Франция-49, Щвеция-30, ССРден 19 адам алышкан. Нобелдик сыйлыктын лауреаттарынын орточо жашы 39, физиктер-36, химиктер-39, медиктер-41 жаш болгон. Бугунгү чейин бул сыйлыкты эки жолу төрт, атабала жети аалым алган:(Жеке адамдар 789, 20 ар түрдүү уюмдар) Энрико Ферминин алты, ЭЛоуренс менен Н.Бордун төрттөн окуучусу Нобелдик лаурет болгон. Эң жаш лаурет Уильям Брејт 25, эң кары Э.Х.Ван Флек 88, аялдардан Б.Макклонтон 81 жашында болгон.

Кавендиш лабораториясынан 17 аалым бул сыйлыкты алган. Бир гана 1962-ж Макс Перутц жана Джон Кендрио гемоглобиндин жана миоглобиндин кристаллдык структурасы; М:Уилкинс, Ф.Крик, Дж Устсон(физиология жана медицина) ДНКнын структурасы үчүн; Лайнус Полинг тынчтыкты сактоодогу салымы үчүн алтоо бир мезгилде Нобелдик сыйлык алышкан. Ковендиш лабораториясынын жетекчиси болуп, 1884-1919-35 жыл Дж.Джон Томсон, 1919-1929-ж-20жыл. Эрнест Резерфорд, 1938-1953ж-15жыл Уильям Лоуренс Брејт иштеген.

## 2. Эки жолу Нобелдик сыйлык алган аалымдар

1) Мария Ск.Кюри 1903-ж күйөсү П.Кюри жана А.Беккерель менен бирге радиоактивдүүлүкти изилдегендиги үчүн физикада жана 1911-ж Полоний жана радий элементтерин ачкандыгы, радииди металлдык формада белүп алгандыгы жана анын касиеттерин изилдегендиги үчүн химияда алган.

М.Ск.Кюри (1867-1934). Бүт өмүр боюу илимге иштеген, бүт эмгегин жана күчүн илимге арнаган аял. XX-к-дагы аял окумуштуулардан эч бири Жер шаарында М.Ск.Кюридеги даңталган змес. Ал эл аралык 10 сыйлыктын жана 16 медалдын зэси, 106 академия жана илимий мекемелердин 1914-ж дан Россия Илимдер Академиясынын ардактуу мүчесү.

2) Америкалык аалым Л.Полинг 1954-ж химиялык байланыштын жаратылышы жана татаал молекулалардын структурасын аныктоодогу ролу үчүн химияда, 1962-ж Тынчтыкты сактоодогу салымы үчүн Нобелдик сыйлыктарды алган.

3) Америкалык физик Джон Бардин 1956-ж Жогорку еткөрүүчүлүктүн микроскоптук теориясын түзгендүгү жана 1972-ж бириңчи жарым еткөрүч прибор транзисторду түзгендүгү үчүн физикада эки жолу Нобелдик сыйлык берилген.

4) Фредерик Сэнгер 1958-ж Инсулиндин молекуласындағы аминокислоталардың ырааттуулугун аныктагандыгы жана 1980-ж Нуклеин кислотасынын структурасын жана биополимерлердин молекуласындағы мономерлердин ырааттуулугун изилдөө усуулун ачкандыгы үчүн химияда эки Нобелдик сыйлыкты алган.

### **3.Ата-бала(эн-кызы) Нобелдик сыйлыктын лауреаттары.**

1)Пьер жана М.Кюрилер 1903-ж радиоактивдүүлүк кубулушун үйрөнгөндүгү 1911-ж М.Ск.Кюри металлдык радииди алгандыгы жана алардын кызы жана күйөе баласы Ирен Жолио Кюри жана Фредерик Жолиопор 1935-ж жаңы радиоактивдүү элементтерди синтездегендиги үчүн физикада Нобелдик сыйлыкты алышкан.

2)Джозеф Джон Томсон 1906-ж Газ аркылуу электр тогунун етүшүн эксперименталдык жана теориялык изилдеөлөрү үчүн, уулу Джорд Паджет Томсон 1937-ж электр менен нурландыруудан кристаллдагы интерференциялык кубулушту эксперимент жүзүндө ачкандыгы үчүн физикада алышкан.

3)Даниялык аалымдар Нильс Бор 1922-ж атомдун кванттык теориясын түзгөндүгү, уулу Оге Бор ядролук физиканын өнүгүшүнө сицирген эмгеги үчүн 1975-ж физикада алышкан.

4) К.М.Георг Сигбан 1924-ж Рентгендик спектроскопияны жана уулу Кай Сигбан электрондук спектроскопияны 1981-ж ачкандыгы үчүн алышкан.

5) Англиялык физиктер Уильям Генри Брэйт жана уулу Уильям Лоренс Брэйт рентгеноструктуралык анализ усуулун иштеп чыкандыгы үчүн Физикада 1915-ж Нобелдик сыйлык алышкан.

6) Ханс фон Эйлер Хельпин 1929-ж химияда канттын ферментациясын жана бул процесске катышуучу ферменттерди изилдегендиги үчүн, уулу Ульффон Эйлер Хельпин 1970-ж физиология жана медицинада медиаторлорду жана нерв импульсун берүүдөгү анын ролун изилдегендиги, нерв клеткасынын контакттык органдардагы сигналдык заттарды ачкандыгы жана алардын жыйналуу, бошоо, дезактивациялануу механизмин ачкандыгы үчүн сыйлык алышкан.

7) Артур Корнберг 1959-ж РНКа жана ДНКа нын биосинтез механизмин изилдегендиги жана уулу Роджер Корнберг 2006-ж зукариоттордо молекулалык деңгээлде транскрипция механизмин изилдегендиги үчүн физиология жана медицинада экөө төң Нобелдик сыйлык алышкан Атасы менен бирге Роджер 12 жашында Стокгольмга келип сыйлык алуу салтанатына катышкан (1959-ж). Роджер бул сыйлыкка мурда да бир нече жолу көрсөтүлгөн. Атасы баласынын Нобелдик сыйлык аларына ишенген.

Трудился всю жизнь-потому Сиздин ийгилициздин сыры эмнеде?

Гений Д.И.Менделеев

Бул етө женекей эле, мен бут ёмур бою окудум жана иштедим, иштедим жана окудум. Майкл Фарадей.

### **Химия илимине негиз салган аалымдар**

#### **жөнүндө кысқача маалымат**

1. М.В.Ломоносов (1711-1765). Орус салымы атом-молекулалык окууну негиздөөчү, массанын сакталуу законун ачкан. М.М.Утин уюштуруучу.
- 2.Г.Кавендиш (1733-1810) Англиялык аалым. Таза түрүндө сүүткөти алган жана касиетин изилдеген
- 3.Дж.Пристли(1733-1804) Англиялык. Сымап кычылын ажыратып кычылтекти алган жана касиеттерин изилдеген.

- 4.А.Лоран Лавуазе (1742-1794) француз аалымы. Аба менен суунун курамын эксперимент жүзүнде химиялық элемент эмес экенин далилдеген. Абданын курамы кычылтекса жана азоттон турарын аныктады.
- 5.Ж.Луи Пруст (1754-1826) Англия. Ар түрдүү кычылдар жана сульфиддердин курамын изилдеп, химиялык кошулмалардын курамынын туруктуулук законун ачкан.
- 6.Джон Дальтон (1766-1844) Англия. Атомдук массалардын салыштырмалуус жадыбалын түзгөн. Атом-молекулалык окууга негиз салган. Газдардын эригичтигинин алардын парционалдык басымына көз карандылыгын ачкан.
2. А.Авагадро (1776-1856) Италиялык аалым. Газ закондордун жана Авагадро тұрактуусун ачкан.
3. И.Я.Берцелиус (1779-1848) Швед химиги. Химиялық элементтердин тамгалық символикасын (1814) киргизген. Белгилүү химиялық элементтердин атомдук массасынын жадыбалын түзгөн. Химиялық кошулмалардын номенклатурасын енектүргөн, миндегөн ар түрдүү заттардын химиялық курамын, 45 элементтін атомдук массасын аныктады. Химияга «органикалық химия, катализ, аллотропия, изомерия» терминдерин киргизген. Кремний, церий, селен, торий элементтерин ачкан.
- 9.Гельфри Дэви (1788-1829) Англиялык физик жана химик. Электрохимияны негиздеочу. Электролиз жолу менен K, Na, Ba, Ca, Sr, Mg, Li-ди таза түрүндө алган.
- 10.Майкл фарадей (1791-1867) Электро техникага негиз салып электролиздин закондорун ачкан. Стереохимияны негиздеген. Каучуктун жана бензолдун сапаттық жана сандық курамын изилдеп, молекулярдық формуласын түзгөн. Көп органикалық эмес жана органикалық заттарды синтездеген.
- 11.Г.И.Гесс (1802-1850) Термохимиянын негизги закондорун ачып, термохимияны негиздеген.
- 12.Н.Н.Зинин (1812-1880) Нитро кошулмалардын калыбына келүү реакцияларын ачып, ароматтық нитрокошулмаларды ароматтық аминдерге айландырган. Анилиндик боек ендерүү ener жайына негиз салган.
- 13.Н.Н.Бекетов (1826-1911) Орус аалымы. Физхимияны негиздеочу. Металлдардың чыңалуу катарын түзгөн.
- 14.М.Бертало (1827-1907) Глицерин жана жогорку май кислоталарынан ыстыту менен майды жана сууну алган. 2800-ден ашык илимий земгек жазған.
- 15.А.М.Бутлеров (1828-1886) Орус аалымы. Органикалық заттардын химиялық түзүлүш теориясын түзгөн.
- 16.Август Кекуле (1829-1896) Бензолдун мейкиндиктик-шакектик түзүлүшүн жана еки орун алмашуудан орто, мета жана пара изомерди пайда кылаарын далилдеген. Валенттүлүк жөнүндө окууну негиздеген. Карл срудеги (1860) химиктердин бүткүл дүйнөлүк биринчи конгрессин уюштурған. Мектепте окуп жүргендө зле тәрт чет-тилде эркин сүйлөгөн. Кекуленин долбоору буюнча үч үй курулған.
- 17.М.Э.Шеврель майлар суунун таасиринде глицерин жана май кислоталарына ажырарын далилдеген.
- 18.Э. Франкланд Англия аалымы. Илимге валенттүлүк түшүнүгүн киргизген.
19. В.В. Марковников (1838-1904) Этилендин гомологорунун галогендүү сүтек жана суу менен болгон реакциясында сүтек атому кош байланыштын көбүреек гидрленген атомуна коштууларын далилдеген.

- Теориялык органикалык химиянын, органикалык синтез жана нефтехимиянын негиздеңчесүү.
20. А.А.Беккерель (1852-1908) Француз аалымы. Урандын түздары өзүнен өзү өзгечө нур белүп чыгарарын далилдеп, радиоактивдүлкүттү ачты.
21. Э.Г.Фишер (1852-1919) Углеводдор, белоктор жана пуриндик кошулмалардын химиясын изилдеген.
22. Якоб Генри Вант-Гофф (1852-1911) Метандын мейкиндиктік тетраздрдин түзүлүшүн ачып, стереохимияга негиз салган. Оптикалык жана геометриялык изомерияны түшүндүргөн. 1901-ж Химиялык динамика жана зритмадеги осмостук басым закондорун ачкандағы үчүн Нобелдик сыйлык алган.
23. Сванте Аррениус (1859-1927) Щвед аалымы. 210 ден ашык илимий эмгек жазган. Электролиттик диссоция теориясын түзгөн. Бул теорияны П.Клема кабыл алган эмес. Бирок 1903-ж бул теория боянча Нобель сыйлыгын С.Аррениуска П.Т.Клеме тапшырган.
24. Эрнест Резерфорд (1871-1937) Жаңы Зеландия. Атомдун планетардык моделин сунуш кылган. Урандын коргошунга айланнарын эксперимент жүзүнде далилдеген. Урандын радиоактивдүү жарым ажыроо концепциясын иштеп чыккан.
25. Альберт Эйштейн (1879-1955) 1905-ж «К электродиномика движущих тел» деген илимий эмгегин жарыялап  $E=mc^2$  формуласын түзтөн. 1905-1916 жылдары салыштырмалуулук теориясын түздү.
26. Нильс Бор (1885-1927) Даниялык аалым. Атомдун түзүлүшүн сунуш кылғып постулаттарын түзгөн.
27. Дж.Дж. Томсон Кавендиш лобароториясынын 35 жыл бою (1884-1919) жетекчиси болуп иштеген. Атомдун татаал түзүлүшүн аныктады. Газдар аркылуу электр тогунун етүшүн, металлдардын электрондук түзүлүшүн, ар түрдүү нурлардын жаратылышын изилдеди.
28. Н.Н.Семенов орус аалымы чыңқырлуу реакциялар теориясын түзгөн.
29. Александр Вольта (1745-1827) Италиялык физик, химик жана физиолог. Эки металлды түздуу суу синирилген борпон материалга кооп, зым менен туташтырып Вольт столбасын түзгөн. Аны италиялык окумуштуунун атына Гальваникалык элемент деп атаган. Мында химиялык реакция электр энергиясынын булагы болот.

**САРКУЛОВ АЛЫМ ТАШТАНОВИЧ**

Саркулов Алым Таштанович (1951) Араван ОшМУнун мыкты медотисти. Жогорку категориядагы мугалим, доцент. 1975-жылы ОМПИнин биология жана кошумча химия адистигин бүткен. 1975-жылы Араван районундагы «Октябрдын 50 жылдығы орто мектебинде мугалим, 1977-жылдын 15-августунан 1989-жылдын 30-мартына чейин Л.Н.Толстой атындагы орто мектепте директор жана 2000 жылга чейин химия биология мугалими болуп иштеди. 1991-жылы 6-февралдан баштап ОшМУнун Табият таануу факультетинде окутуучу, улук окутуучу жана доцент болуп иштее менен Ош шаарынын №18 мектебинде, азыр Ош областык таланттуу балдардын У.Салиева атындагы лицей интернатында химия жана биологиядан сабак берүүде.

ОшМУнун 2003-ж «Окутууну жаңы технологиялары» кароо-сынағында III орунду, 2006-ж жана 2008-ж «Окуу илимий эмгектери («Биологияны окутуу усулу» 240 бет; «Жалпы биология» 260 беттен турган); 2009-ж (Химиялык маселелер чыгаруу усулу); 2007-жылдагы «Мыкты методист» конкурстарынын жөнүүчесү (2036-ж).

**Автордун жазған илимий, усулдук колдонмолову жана китеңтери:**

1. Биологиядан тест суроолор 140 бет 9 б/т. Ош.ш.1995-ж
2. Химияны кандай билесиң 105бет 7 б/т Ош.ш.1996-ж
3. Биологияны кандай билесиң 180 бет 12 б/т. Ош.ш. 1998-ж
4. Химияны кандай билесиң 188 бет 12 б/т. Ош.ш. 1998-ж
5. Биологияны окутуу усулу 105 бет 7 б/т. Ош.ш.1998-ж
6. Химиядан маселелер чыгарууну үйрән. 210 бет 15 б/т. Ош.ш. 2000-ж.
7. Генетиканы, генетикадан маселелер чыгарууну үйрән 105 бет 7 б/т. Ош.ш.2001-ж
8. Биологияны окутуу усулу (план-программалар) 105 бет 7 б/т. Ош.ш.2006-ж.
9. Биологияны окутуунун жалпы усулу 160 бет 10 б/т. Ош.ш.2006-ж
10. Биологияны окутуунун жеке усулу 80 бет.5 б/т.Ош.ш.2006-ж
11. Жалпы биология 260 бет 16 б/т. Ош.ш. 2008-ж
12. Химиядан маселелер чыгаруунун усулу 284 бет 18 б/т. Ош.ш. 2009-ж
13. Биология Энциклопедиялык сөздүк (авторлыш) 2004-ж Бишкек 560 бет.

# Физикалық өнімдер ортосундагы байланыш

<b>Физикалық өнімдер</b>	<b>Физикалық өнімдердің формуласы</b>
<b>1. Масса (m)</b>	$M = V \cdot \rho; m = \varrho \cdot M; m = M \cdot \frac{V}{Vm};$ $m = M \cdot \frac{N_A}{N_A}; m = m_0 \cdot N_A; m = C \cdot M \cdot \varrho$
<b>2. Заттың саны (g)</b>	$\varrho = \frac{m}{M}; \quad \varrho = \frac{V}{Vm}; \quad \varrho = \frac{N}{N_A}; \quad \varrho = \frac{Q}{Qm}.$
<b>3. Көлөм (V)</b>	$V = \frac{m}{\rho}; \quad V = \varrho \cdot Vm; \quad V = Vm \cdot \frac{m}{M};$ $V = Vm \cdot \frac{N}{N_A}.$
<b>3. Бирдиктін саны (No)</b>	$No = \frac{m}{m_0}; \quad No = \varrho_0 \cdot N_A; \quad No = N_A \cdot \frac{m}{M}.$ $No = N_A \cdot \frac{V}{Vm};$
<b>4. Белгіліңүйнүн массасы (Mo)</b>	$mo = \frac{m}{No}; \quad mo = \frac{M}{N_A}; \quad mo = N_A \cdot \frac{m}{M};$ $mo = Ma \cdot \frac{V}{Vm} \quad m = Mr \cdot (1/12) m(c)$
<b>5. Молярдық көлөм (Vm)</b>	$Vm = \frac{V}{\varrho}; \quad Vm = \frac{M}{\varrho}; \quad Vm = V \frac{M}{m};$ $Vm = V \cdot \frac{Na}{No}; \quad Vm = \frac{M}{\rho}$
<b>6. Молярдық масса (M)</b>	$M = \frac{m}{\varrho}; \quad M = V_0 \cdot \rho; \quad M = mo \cdot N_A;$ $M = mo \cdot \frac{V}{Vm}; \quad M = mo \cdot \frac{No}{N_A}$
<b>7. Салыштыр. Молекулалық масса (Mr)</b>	$Mr = \frac{mo}{1/12 m(c)}; \quad Mr = 2d(H_2)$ $Mr = 29d(аба).$

8. Салыштырмалуу тыгыздык ( $\rho$ ) же (d)	$d = \frac{\rho_1}{\rho_2}; \quad d = \frac{Mr(1)}{Mr(2)}; \quad d(H_2) = \frac{Mr}{Mr(H_2)}$
9. Аваагадронун саны (NA)	$NA = \frac{N_A}{g}; \quad NA = \frac{M}{mo}; \quad NA = No \cdot \frac{M}{m}$ $NA = No \cdot \frac{V}{Vm}$
10. Эритмедеги заттын массалык үлүшү ( $\varpi$ )	$\varpi = \frac{m(\text{зат})}{m(\text{эрит})}; \quad m(\text{эрит}) = m(\text{зат}) + m(H_2O)$ $\varpi = \frac{m(\text{зат})}{m(\text{зат}) + m(H_2O)}; \quad \varpi = \frac{m(\text{зат})}{v \circ \rho}$
11. Заттагы элементтин массалык үлүшү ( $\varpi$ )	$\varpi = \frac{m(\text{зат})}{m(\text{элем})}; \quad m(\text{элем}) = m \circ Ar$ $\varpi = \frac{n \circ Ar}{Mr}$
12. Молярдык концентрация (Cm)	$Cm = \frac{V}{V(\text{эрит})}; \quad g = \frac{m}{M}; \quad C = \frac{m}{M \cdot V}$ $V(\text{эрит}) = \frac{m}{C \cdot M}; \quad m = C \cdot V \cdot g$
13. Эритменин тыгыздыгы ( $\rho$ )	$\rho = \frac{m}{V}; \quad \rho = \frac{M}{Vm}$
14. Молярдык концентрация (C)	$C = \frac{g}{V}; \quad g = \frac{C}{V}$
15. Эквиваленттик молярдык концентрация (Ce)	$C(\text{e}) = \frac{n}{Z \cdot V}; \quad h[(1/2)x] = Z \cdot V(x)$ $C(\text{e}) = \frac{V}{Z \cdot V}; \quad V = \frac{m}{M}; \quad C = \frac{m \cdot Z}{M \cdot V}$
16. Заттын чыгуу үлүшү ( $\tau$ )	$\tau = \frac{m(\text{прак})}{m(\text{теор})}; \quad m(\text{прак}) = \tau \cdot m(\text{теор})$
17. Көлемдүк үлүш ( $\phi$ )	$\phi = \frac{V(\text{газ})}{V(ap - ma)}$

## Колдонулган адабияттар

I издательский дом. Первое сентября серия «Химия»

1. Богатова Т.В. Юбилей 2007-ж №7 2007-ж 1-9
2. Баранкова Д.А. Стимулирование обучения как один из способов решения проблем преподавания №18 2008 с 17-20
3. Быкова Т. И др. Заглянем в чашку чая №21 2008 с 43-47
4. Виноградова Н.А. Учим решать расчетные задачи №3 2004 с 51,56
5. Гордеев А.С. Гимназическая химическая олимпиада школьников 2005/2006 учеб. Год. №8 2007 с 33-39
6. Габриелян О.С. и др. Старт в химию №12 2006 с 4-8
- Современная дидактика школьной химии №17-24 2006г.
7. Гузей Л.С. Окислительно-восстановительные процессы Лекц.№5
8. Александрова М.А. Электролиз растворов и расплавов солей №14 2007 с 32-37
9. Дружинин С.В. Наглядно о решений задач по химии №1 2006 с 35
10. Демидов В.А. Решения химических задач на закон Фарадея в курсе средней школы Авторская разработка №5 2005, с 44-47, №10 2005 с 46-48
11. Демидов В.А. Методика решения задач на «избыток-недостаток» в курсе основной обще образовательной школы №11 2004 с 25-27
12. Губская Скорость химической реакций и ее зависимость от различных факторов №3 2007 с 30-39
13. Епифанова Т.Н. Решение задач на смеси и сплавы с помощью схем и таблиц. №9 2006 с 32-35
14. Журавлева Т.А. Первоначальные представления о строении атома и химических элементах №10 2005 с 15-19
15. Ильичева Е.В. Решение химических задач программа элективного курса по химии 10 кл. №6 2007 с 30-33
16. Иванова Л.А. Упражнения и химические расчеты на связь между классами не органических соединений №3-4 1994г.
17. Каприна Г.А. Химическая лихорадка Обобщение знаний №4 2007 с 38-39
18. Калашникова Л.А. Углеводороды школы детективов. Урок обобщение заданий №6 2007 с 26-30
19. Казлович Ю.П. Полисахариды, крахмал и целлюлоза №9 2007 с 8-22
20. Кузнецова Л.М. Проблемы экспертизы школьных учебников №24 2007 с 14-18.
21. Микрюк А.Д. Конкурсные вопросы в ВУЗ №8 2007 с 6-10, №6 2005 с 14-18
22. Мартынов В.И. Расчеты концентраций растворенных веществ в растворах. №3 2005 с 46-48.
23. Мартынов В.И. Метод решения задач по химическому уравнению реакций №24 2005 с 33-35
24. Малькова Н.М. Трудная задача Начнем №15 с 8-11
25. Морозова Е.Г. Электрохимические системы №23 2007 с 23-28

26. Новоселов А.В. Учимся решать задачи на смеси органических веществ №7. 2005 с.18-21
27. Олимпиады №1 2005 с 6-8 №8 2005 с 32-36
28. Пахомова Н.Г. Занимательные задачи по химии. Вещество содержит примеси №1 2007, с 28-31 №2 2007 с 20
29. Пахомова Ю.И. Состав и электронная структура атома. №4 2005 с 32-34 №23 2005 №6 с 43-45 №13 с 25
30. Ракина Т.К. Расчеты по формулам при решении химических задач. №14. 2006 с 43.
31. Сугатов А.Т., Сугатова В.Ф. Решение задач на уменьшение-увеличение массы, объема, число молей №1 2005
32. Савинкина Е.В. Скорость химической реакций №5 2005 с 5-9
33. Тимофеева Н.А. Домашняя аптечка (решения задач) программа элективного курса по химии для 9-го класса в рамках предпрофильной подготовки №1 2007 с 11-13
34. Тригубчик И.В. Пособие репетитор по химии №22 2005 с 21-26 №1 с 8-11, №2 с 9-11, №3 9-12, №5 с 16-21, №6 с 22-27, №8 с 6-8, №9 с 9-12, №11 с 12-17, №13 с 12-17, №15 с 7-10, №16 с 8-11, №18 с 16-18, №22 с 16-20 2006г, №21 2007 с 14-19 №3, 4, 7, 10, 11, 21 2007г; №2, 7, 11, 18, 19 2008 г №21 с 18-25, №15 с 14-19 2008 г
35. Телешов С.В. и Кутумов И.В. В раствор погружена пластика №3 с 40-43, №316 с 38-40, №20 с 42-45 2005г
36. Трускова А.А. Методика решения задач на растворы с применением правила креста №4 2005 с 43-46 №4 2004 с 1-7
37. Д.А. Урумова-Баранукова Авторская программа углубленного курса химии для 11 кл хим-био-го профиля. №4 2007 с 14-17
38. Урумова-Баранукова Д.А. Общие свойства металлов №1 24-25 №2 с 6-10, №7 с 6-7 2004 г
39. Демидова В.А. Решение задач по разделу «Химическая термодинамика и кинетика» №18 2006 с 38-41
40. Фундаментальные понятия общей химии в школьном курсе №21 2005 с 9-17
41. Френкель Е.Н. Самоучитель по химии №13 2007 с 13-18, №13 2008 с 9-12
42. Харчева И.М. Учебно- методическое пособие по органической химии 10-кл №6 2007 с 35-39 №9 2007 с 14-17
43. Сорокин В.В. Злотников Е.Г. Строение атома и химическая связь №21 1994 с 6-7
44. Штремплер Г.И. №26 1994 с 6-7
- II Химия методика преподавания**
1. Расулова Г.Л. Методическая помощь учащимся в решении задач №3 2005 с 66-70
  2. Стереохимия 130 лет №1 2005 с 13-17
  3. Медведов Ю.Н. В мире реакций и веществ к Столетию Нобелевской премии А. Муассона №1 2006 с 56-58

4. Иду на экзамен Единый Государственный экзамен (ЕГЭ) №1  
2006 с 1-17

III. Журнал «Химия в школе»

- Арковенко А.И. Гапашев В.А. Для чего классифицировать расчетные задачи №3 1998 с 60-63
- Архангельская О.В. Решение задач Чем проще тем изящнее. №4 1996 с 16-19
- Архангельская О.В. Тюлков И.А. Трудная задача. Начнем по порядку №2 2005 с 51-55
- Ахметов М.А. Решение задач повышенной трудности с использованием таблиц №4 2005 с 56-58
- Бердоносов С.С. Изучения галогенов в базовом курсе химии №2 2005 с 31-37
- Беляев Н.Н. О рациональных приемах расчета массы растворов №9 2003 с 51-56
- Бондарь Д.А. Гарив И.А. Трудная задача. Начнем по порядку №7 1997 с 55-57 с 57-59
- Булавин Ю.И. №5 1997 с 37-88
- Бобков А.В. Попков В.А. Стехиометрические правила химических реакций №7 1997
- Выбирать оптимальные варианты решения задач №1 1984
- Все союзная химическая олимпиада школьников (С.С.Чуриков, МГУ им. Ломоносова) с 67; Все союз.хим.олимп.1993г. №4 1993г с 53, №6 1993г; В 1994г №3 1994 с 68-73, в 1995 хим. Газета №11 1995г с 1
- Вступительное задание. Заочная школа юного химика. №5 1989г с 69
- Вальеров Г.Б. «О разных подходах к решению расчетных задач по химии» №5 1989 г с 135-144
- Гневина Н.А. Две Нобельские премии мадам Кюри №2 2005 с 74-80
- Герщенко И.И. Решение задач на растворы №5 1994 с 47-49
- Дроновы Е.Ю. Чем занять ученика. Не стандартные задачи по теме «Кислород» №5 2004 с 55-56
- Дайнеко В.И. Учителям о книге «Как научить школьников решать задачи по органической химии» №4 с 111-114
- Додонов Ю.Б. Областной этап Виrossийской олимпиады школьников №1 1994 с 54-56
- Буцкая Н.Н. Алгебраический метод решения задач на нахождения формулы вещества №5 1994 с 48
- Еняков Т.М. Алгоритм как инструмент дифференцированного подхода к учащимся №1 2004 с 33-37
- Жумагулов Ш. Кыдырымышев Э. Химиялық олимпиадалар бойнча маселелер жыйнагы к.140бет Ф.1985-ж
- Емельянова Е.О Подготовка учащихся к решению расчетных задач №3 1998 с 53-59

23. Заочный тур школьной химической олимпиады. Махмудов Т.А., Бетанелли В.И., Лисичкин Г.В. №5 1988
24. Задачи для заочного тура школьной олимпиады. О школьном этапе союзной химической олимпиады 1989/1990 уч. год. №3 1989г с 133 №4 1989 с 105
25. Заключительный тур XXII все союзной химической олимпиады школьников Е.М. Соколовская , В.В.Сорокин, МГУ им. Ломоносова №3 1989
26. Иванова Л.И. Трудные задачи по химии. Химия газета. №7,8 с 6-19-20 1994г
27. Итоговая контрольная работа С.Е.Макроусова «Химия газета» №7,8 1994 с 7
28. Коривощапов В.Б. Процесс обучения через призму гуманной подготовки №8 2004 с 31-33
29. Кананович Ю.С. Решение задач на смешивание и разбавление растворов №3,4 1992г с 135-144
30. К решению задач на нахождение молекулярной формулы вещества №3 1984г с 32-35
31. К решению расчетных задач №1 1988 с 47
32. К методике изучению химического равновесия на факультативных занятиях. Ю.И. Уманский БГУ г Уфа №1 1991
33. Кушнаров А.А. Учимся решать задачи по химии №5 с 46-53, №6 с 39-45 1995г №1 с 53-60, №2 с 44-53 1994 №6 1994 с 56-64
34. Комбинированные и усложненные задачи по химии в средней школе «Химия» газета. №15-16 1994
35. Леенсон И.А. К методике изучения темы. «Скорость химической реакций» №1 1991 с 18-28
36. Лисичкин А.В. Попробуйте так, №7 1997 с 25-26
37. Кукова Г.Г. Из опыта составления тестовых заданий №2 1995 с 43-46
38. Кушнаров А.А. Задачи по физической химии №2. 1995с.51-57
39. Махмудов Т.А. Из опыта подготовки учащихся к химической олимпиаде №1 1988 г с 62
40. Медведев Ю.Н. и др Молярная концентрация эквивалента (нормальная концентрация раст-ров) №3.1997.№1.1995с.27-30
41. Незаментимова Л.Е. и др. К методике формирования понятия «эквивалент» №1 1995 с 23-26
42. Рунова Л.М. и др. Важнейшие общехимические термины, происхождения, и история развития значение
43. Строкатова С.Ф. и др. Об энергетике химических процессов №2 2004
44. Вогожников С.И. «Об авторах открытия некоторых химических элементов» №6 1993 с 73-76
45. Спасибенко Т.П. Хочу поделиться опытом №3 1989
46. Сосновский Б.А. Как и зачем человек учиться №1 1995 с 12-22

47. Тишкова Н.В. Об изучении материала укрепненными дидактическими единицами №4 с 46-53
48. Трушин Б.Н. От смеси к растворам от растворов к смесям. №1 1997 с 43-48
49. Примерное тематическое планирование учебного материала по химии для 9-го класса. Стхиометрия №1 2005 с 15-18
50. Прокопенкова Т.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках. №1,2 1992 с 20-23
51. Прошлякова А.А. От закона к способу решения задачи №7 1997 с 28
52. О методе полуреакций №5 1993 с 10-15
53. Ореховский П.А. О заданиях по химии IV этапа Всероссийской олимпиады школьников №1 с 66-69
54. Чон-Тон-Ха, Голубева Р.М. Расчеты в титрометрическом анализе без применения понятия «Эквивалент» №3 1997
55. Лалаянц И.Э. «Географические» названия химических элементов. №4 1990 с 18-19

#### **IV. Илимий китептер**

1. Абкин Г.А. Методика решения задач по химии М. 1971
2. Большая Советская Энциклопедия (гл.ред. А.М. Прохоров) м. Советская энц 1970
3. Бусов А.И., Ефимов И.П. Определения, понятия, термины в химии. М.Прос. 1977
4. Врублевский А.И. «1000 задач по химии с цепочками превращений и контрольными.» Минск. 2003г
5. Гольдфарб и др. Сборник задач и упражнений по химии. 7-10 кл. М Прос 1988
6. Габриелян О.С. Химия 8-кл М. Дрофа 2000г
7. Гадмен А. Иллюстративный химический словарь. М Мир 1988
8. Кнуниянц И.А. Химический энциклопедический словарь М.Сов.Энц. 1988
9. Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. Химия (8-9-10-11-кл) М.Прос 1989г
10. Ерохин Ю.М.Химия М. Пр. 2000
11. Задачи и упражнения по общей химии Под.ред.прообр. Н.В. Коровина.
12. Саркулов А. Химиядан маселелер чыгарууну үйрэн. Ош 2000
13. Саркулов А. Химияны кандай билесин? Ош 1998г

#### **V. «Күт билим» газета**

1. Ахметов С. Развитие критического мышления через чтение и письма №19 в июнь 2008
2. Лантухова И.В. и др. «Рекомендаций для преподавателей химии по подготовке школьников к общереспубликанскому тестированию №43 17/XI 9 с 2006г
3. 2003-2005 жылдардагы химия боюнча тестирлөөнүн жыйынтыгын анализдөө №43 17/XI 2006 9 бет

4. Тажибаев А. Мектепти турмуштан алыстатпайлыш №19 6-июнь 2008  
12-13 бет
5. Мамаисупов М.Ш. Окутуу мезгил чындыгына шайкеш болушу зарыл  
№19 6-июнь 2008 6-7 бет
6. Максутов Б. «Кыргыз деп соксун жүрөгүн» «20 13-июнь 2008 9 бет
7. Убукеева А. Академическая честность-залог качественного  
образования №19 6-июнь 2008г 15бет
8. Турмуш таануу сабагы №16 27.04.07.

# Мазмуну

Бардык окурумандарга	3
Химиядан маселелер чыгаруунун усулу	6
Жалпы химия	
I белум. Химиялык алгачкы түшүнүктөр.	10
§1. Таанышып алғыла химия. Химия илми. Зат жана анын касиеттери	10
§2. Атомдор жана химиялык элементтер. Символикасы.	
Салыштырмалуу атомдук масса.	13
§3. Химиялык формула. Молекулалар жана салыштырмалуу молекулалык масса.	16
§4. Химиядагы атом молекулалык окуу	22
§5. Моль-Заттын санынын чени. Молярдык масса	23
§6. Химиянын негизги стехиометриялык закондору.	28
§7. Газ закондору. Молярдык көлем.	29
§8. Химиялык реакциялар. Химиялык тенденделер	45
II белум. Органикалык эмес кошулмалардын негизги классстары	
§9. Кычылдар	51
§10. Гидрооңкылдар-гидрооксиддер	53
§11. Туздар.	57
III белум. Эквиваленттер закону	65
§12. Эквиваленттер закону жана аларга маселелер чыгаруу.	
IV белум. Эритмелер	
§13. Эритмелер жөнүндө жалпы түшүнүк.	78
§14. Эритмелердин концентрациясын туюнтуунун жолдору (ЮИПАК бюонча)	83
§15. Эритмелерди куюштурууга байланыштуу маселелер.	95
V белум Д.И.Менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик закону жана мезгилдик системасы.	121
§16 Д.И.Менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик закону.	121
§17. Д.И.Менделеевдин химиялык элементтердин мезгилдик системасы.	123
VI белум. Атомдун түзүлүшү	129
§18. Атомдук ядронун курамы.	
§19. Атомдун түзүлүшү.	140
§20. Атомдун электрондук катмарларынын түзүлүшү.	146
VII белум. Химиялык байланыштыш	
§21 Химиялык байланыштын жаратылышы	157
§22. Химиялык байланыштын түрлөрү.	159
VIII белум. Химиялык реакциялар.	
§23. Химиялык реакциянын ылдамдыгы.	164
§24. Химиялык тең салмактуулук.	174
§25. Химиялык реакциянын энергиясы	182
§26. Химиялык реакцияларды классификациялоо.	188
IX белум. Кычылдануу-калыбына келүү реакциялар.	
§27 Калыбына- көлтиригичтер жана кычылдандырыгычтар.	190
§28. Кычылдануу-калыбына келүү реакцияларынын тенденделерин	

<b>тузуу.</b>	<b>191</b>
<b>§29. Кычкылдануу калыбына келүү реакцияларын классификациялоо.</b>	<b>199</b>
<b>§30. Кычкылдануу калыбына келүү реакцияларына шарттардын таасири</b>	<b>201</b>
<b>Х бөлүм. Электролиттик диссоциация.</b>	
<b>§31. Электролиттик диссоциация теориясы.</b>	<b>203</b>
<b>§32. Электролиттик диссоциация теориясы негизинде кислоталар, негиздер жана түздардын аныктамасы жана алардын касиеттери.</b>	<b>206</b>
<b>§33. Иондук алмашуу реакциялары</b>	<b>212</b>
<b>§34. Суунун диссоциациясы. Сүүтектик көрсөткүч.</b>	<b>217</b>
<b>§35. Түздардын гидролизи.</b>	<b>221</b>
<b>§36. Электролиз.</b>	<b>232</b>
<b>§37. Электролиз закондоруна маселелер чыгаруунун усулу.</b>	<b>237</b>
<b>§38. Эритмелерге металл пластинканы матырууга байланышкан маселелерди чыгаруунун усулу.</b>	<b>245</b>
<b>XI бөлүм. Стандарттык эмес комбинирленген маселелерди чыгаруунун усулу.</b>	<b>250</b>
<b>Д.И.Менделеевдин өмүрү жана чыгармачылыгы.</b>	<b>261</b>
<b>Химиялык элементтер жөнүндө маалымат.</b>	<b>262</b>
<b>Нобелдик сыйлык жана анын лауреаттары жөнүндө.</b>	<b>264</b>
<b>Химия илимине негиз салган аалымдар жөнүндө кыскача маалымат.</b>	<b>266</b>
<b>А.Т.Саркулов</b>	<b>269</b>
<b>Колдонулган адабияттар</b>	<b>272</b>

## Алдын алаңында

Химияның макромолекулалары

Макромолекулалардын

# ГУЗДАРДЫН, КИСЛОТАЛАРДЫН ЖАҢАРАЛЫКТАРЫ

## РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ, КИСЛОТАЛАРДЫН

**ИОНДОР  
ИОНЫ**

**ОН<sup>-</sup>**

**F<sup>-</sup>**

**Cl<sup>-</sup>**

**Br<sup>-</sup>**

**I<sup>-</sup>**

**NO<sub>3</sub><sup>-</sup>**

**S<sup>2-</sup>**

**SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>**

**SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>**

**CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>**

**SiO<sub>3</sub><sup>2-</sup>**

**PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>**

**HC<sub>OO</sub><sup>-</sup>**

**CH<sub>3</sub>C<sub>OO</sub><sup>-</sup>**

**C<sub>17</sub>H<sub>35</sub>C<sub>OO</sub><sup>-</sup>**

	H <sup>+</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	Ag <sup>+</sup>	Hg <sup>+</sup>	Hg <sup>2+</sup>	Ba <sup>2+</sup>
H <sup>+</sup>	+							
OH <sup>-</sup>					-	-	-	
F <sup>-</sup>								
Cl <sup>-</sup>								
Br <sup>-</sup>								
I <sup>-</sup>								
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>								
S <sup>2-</sup>								
SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>								
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>								
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>								
SiO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	-							
PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	-							
HC <sub>OO</sub> <sup>-</sup>								
CH <sub>3</sub> C <sub>OO</sub> <sup>-</sup>								
C <sub>17</sub> H <sub>35</sub> C <sub>OO</sub> <sup>-</sup>								

ЭРҮҮЧҮ  
(РАСТВОРИМЫЕ)

АЗ ЭРҮҮЧҮ  
(МАЛОРАСТВОРИМЫЕ)

ЭРИБЕ  
(НЕРАСТВОРИМЫЕ)

# НЕИЗДЕРИН СУУДАГЫ ЭРИГИЧТИГИ

## ЛСГ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ

2+ Mg	2+ Zn	2+ Mn	2+ Sn	2+ Pb	2+ Cu	2+ Fe	3+ Fe	3+ Al	3+ Cr	3+ Bi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОРГАНД  
РИМЫ



СУУ МЕНЕҢ АЖЫРАЙТ ЖЕ ЖОК  
НЕ СУЩЕСТВУЮТ

Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H<sub>2</sub>, Sb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au



964107